



Жаңы Алғатоо

2010, 12 (20)

ЭЛ АРАЛЫҚ АДАБИЙ-КӨРКӨМ ЖУРНАЛ

Директор, башкы редактор Тилек МУРАТАЛИЕВ

РЕДАКЦИЯЛЫК КЕҢЕШ:

СУЛТАНОВ Омор – редакциялык кеңештин төрагасы,
АБДУЛЛАЕВ Чингиз (Азербайжан), ДЕЛИӨМЕРОГЛУ Якуп (Түркия),
ОРОЗАЛИН Нурлан (Казакстан), МАРКИШ Давид (Израиль),
МЕХМОН Бахти (Тажикстан), КОВСКИЙ Вадим (Россия)
Кыргызстан: АБЫЛКАСЫМОВА Майрамкан, АКМАТАЛИЕВ Абдылдажан,
БОНДАРЕНКО Олег, Даутов Кадыркул, ЖЕТИМИШЕВ Сейит,
КАЛБАЕВ Абдымомун, КУЛТЕГИН Кожогелди, ТОКТОМУШЕВ Алым,
ҮКУБАЕВА Лайли

Бул санда

Токтош АБДИЕВА Жиндинин жазғандары	3	Омор СУЛТАНОВ Ак жол, көк асман	135
Аскер КАРЫБАЕВ Ырлар	43	Элдар АТТОКУРОВ Ырлар	159
Интернаттык Шеке Шапа аканин жоруктары	54	Жибек КУДАЙБЕРГЕНОВА Жапайы бала, ит эне	166
Толкунбек Ырлар	84	Уркаш МАМБЕТАЛИЕВ Семетейдин жылкы тийүүсү	194
Чыңгыз АЙТМАТОВ Делбирим	91	Уильям ФОЛКНЕР Закат	208

Абды Жусуп Өзү	Балтазар ГРАСИАН
Не карып? 214	Афоризмдер 220
Бозум АЛЫШБАЕВ	
Тұпкү тегін теренден 216	Адабият жаңылыштары 222

Редакциялық жамаат:

Айдарбек САРМАНБЕТОВ –
башкы редактордун орун басары
Жылкычы ЖАПИЕВ –
редактор
Жакин ТЕҢІРБЕРГЕНОВА –
корректор
Рахим ТӘЛӘБЕКОВ – дизайнер
Нурлан КЫДЫКОВ – дизайнер
Альбина КАСЫМОВА – оператор

Кол жазмаларга пикир айтылбайт жана кайтарылып берилбейт. Редакция бардық авторлор жана заказчылар (кител, жарнама, плакат, буклет ж.б.) менен кызметташууга дайыма кызықдар.

Журнал редакциянын басма-компьютердик борборунда даярдалды.

Редакциянын дареги:

720054, Бишкек шаары,
Жибек жолу пр. – 466
Тел: 34-55-86
Электрондук дареги:
Jany.alatoo@gmail.com

Терүүгө 10.11.2010. берилди
Басууга 28.12.2010. кол коюлду.
Форматы 70x100¹/₁₆
Көлөмү 14 б.т.
Заказ № 614
Нускасы 2000

«Туарар» басмасынын
басмаканасында басылды.
Бишкек ш. 720054,
Жибек жолу пр. 466
Телефону: 34-49-90;
Факс: 34-45-04

Күбөлүк: № 1510

УРМАТТУУ ОКУРМАНДАР!

Бардык почта түйүндөрүнде

«Жаңы Ала-Тоо» журналына жазылуу жүрүп жатат.

**Ар айдын он бешине чейин жазылып алсаныз
келерки айдан баштап колунузга аласыз.**

Жазылуу индекси – 77324

Келерки жылдын 6 айга – 480 сом

3 айга – 240 сом (редакциялык баа)

**«Жаңы Ала-Тоо» журналын 1-санынан баштап окуйм деген
окурмандар редакциядан алышса болот.**



Проза



**Токтош
АБДИЕВА**



ЖИНДИНИН ЖАЗГАНДАРЫ

Чоң шашкеде айыл ичинен өкүрүк чыгып, кыштак ичи көз ирмемге тунжурай түштү. «Ким учту?» – Бул суроо ооздон чыгып-чыгалекте куюндай удургуган жооп ар бир үйдүн терезесин каккылады да, элдин баарын тегереги бак-даракка чүмбөттөлгөн, айылдын чок ортосундагы алты көмүт үйгө алып жөнөдү.

- Абыракман өлүптүр!
- Койчу ботом, кечинде эле көргөм.
- Кечинде түгүл эл жатаарда биздикинен чыккан.
- Ооруп жүргөн го байкуш.
- Ким билет... Акыркы күндөрү суз болчу.
- Төрөлгөн боюнча көзү ачык кетти бечара...
- Очогун ким ээлер экен?..
- Баса, ошону айт! Эжесинин балдары да шаарлап кетти. Шордуу, жанын кууратып мынчалык үйдү эмнеге курду?

– Өзү куурадым деп айтчу эмес. Таза, тың жүрчү. – Айылдын туштарабынан чыккан аялдардын ар бир тобу ушул сөздөрдү секин кобурашып, Абыракмандыкын көздөй келе беришти.

– Адел маркумдун алыс, жакын туугандарына дилгирем уруп, анан конок камын көрөлү. – Өлүк ээси аталган беш-алты эркек өздөрү бүткөрчү түйшүктүн жол-жобосун үйдүн көчө жагындагы өрүктүн түбүндө сүйлөшүп атты.

- Түзүгүрөөк боз үй тигилсе жакшы болоор эле, – деди бири.
- Уч күндөн эзилип кетмекпи, биздин өргөөнү алдырып келейин.
- Мунун туура, Байкабыл.
- Маркумдун сөөгү ыраазы болсун.



- Алыстын да жакындын адамкерчилиги ушундайда билинет.
- Адам жамандыгынан өлмөк беле. Сообу өзүңө тийсин!

Өлүк ээлери буурул мурут, субагай адамга ыраазылыктарын айтуу менен жылуу карашты.

«Тигини атакөйү, барсынып, бапырандап...» – Өгүнү Үйдүрүс өлгөндө боз үйүн бербей койгон Усуп жанатан бир нерседен шексингендей көпчүлуктөн чөттебирээк туруп, эми мени карма деп асманга көтөрүлө түшчү кадыр-баркын Байкабыл колунан жулуп алгансып, ичи тарыды.

– Союшун кантебиз? – Баятадан үндөбөй турган Манап сөзгө араплашты.

– Өзүнүн бээси кеминде эки эли чыгат. Майда жандыктары да бар, – деди Абдыракмандин кошунасы Жанузак.

– Анда айыл ичиндеги ынтымакты эстелигине коёлу. Буга кандай дейсинар? – Самак тургандарды суроолуу карады.

– Айтканың туура. Эстелигин тургuzганда каражатты артыштырып, ашын чогуу өткөрөлү. – Байкабылдын сунушун бардыгы илгиртпей коштоду.

– Эмесе сөз бүттү, туугандар. Ишке киришели. – Самак тонунун жакасын кымтылай короону көздөй басты.

– Токтогулачы! – Жанузак чочугандай үн катты. Чачырай баскандар бүйдала калды. – Катындарга айтып, кийим-кечесин каратып дегендей... Кем-карчы болсо...

– Ооба, ооба, толукташ керек. – Манап Жанузактын бул маанилүү делинчү нерсени эстей койгонуна кубанды. – Келген-кеткендер сөз кылбасын. Ээ болуп, жоон топ жолдоштору турабыз.

– Муну, Жанузак, өзүң колго ал. Манап Чачыла байбичеден Абдыракмандин алышкан-катышкандарынын, жээн-таякелеринин бирин койбой тизмесин алышп, эки жакка дилгирэм урсун. Биз үй тикирип, союлчу малды карайлы, – деди Самак.

Эркектер ушундай бүтүмгө келгенче аялдар короону иретке келтирип, алты көмүт үйдүн ичин жыйып-терип, тактайларын жууп жиберишити.

– Токтой турчу, Батыйна? – Төр төшөктөрдү машине өтчү жолдогу нык карга құбұп, кайра тарткан аялды утурлай басты Жанузак. – Бизге караганда сilerдин көзүңөр канык. Абдыракмандин кийим-кечеси кандай эле? Эски, жанысын иреттесенер. Жетпесе толуктайлы.

Батыйна күнгө чагылышкан аппак карды сыйыра тиктеп алышп, кези келгенде адам өмүрүнүн да алашалбырттанып эрип кетээрин элестете муңца түштү.

– Макул, карайлы, – деди анан өмүр жөнүндөгү оюн улаткысы келбей башын чулгуп, – боюна тың болчу. А көрөк жайына жашырганча күндүн үрөйү бузулбаса экен.

– Сууктун ызгаары билинбейт. Аяк-башы кымырыла тунжураган мындай жылуулук кеминде үч-төрт күнгө созулат.

– Ошондой болсун!

Тәэ-э илгери Батыйнанын өз атасы мертингенде жайына жуп коёрдо күрөк бетине топурак токтотпогон шыргалаң шамал башталган. Эл казанактын оозун жабалбай сүй жыгылганда айылдан кийиз алдыртып, бейитти тегеректей чиңдей калашкан да, токсон жылдын ашуусун тоотпой ашып, токсон бириnde мұдұрұлғөн адамдын денесин тозок менен жашырышкан. Батыйна ошондон бери жылдын кайсы мезгили болbosун мындаі күндөрү тобо келтирип, күндүн булутсуздуғун тилейт.

– Самак ата, Батыйна апам муны сиздерге берди. – Өлтүк каадасын жасап өкүрүп келгендерди коштогон аялдардын жоктоо ыйы басылаар замат тогуз-он жашар бала гезитке оролгон төрт бурч нерсени Самакка кармата салды.

– Бул эмне? – Абыракманды боз үйдөгү чийге алып, анын сулкуйған муздақ денесине кол тийгизүү менен өлгөнүнө эми гана ишенгендей чөгө түшкөн Самак балага кайдыгер карады.

– Абыракман атамдын дептери экен. Батыйна апам кийим салған сандығынан таалтыр. Окуп көрүшсүн дейт.

– Эмнесин окуйбуз? – Самак өзүнө келалбай атып, дептерди кайра балага сунду. – Ордuna коюп коюшсун же сен ал...

– Коё тур, Самак. – Өкүрчү балдарга таяк сомдол аткан Манап көлүндагы тоң тищеген четиндин кесиндисин кырчоого жөлөп, макисин чөнтөгүнө салды. – Берчи мага, мүмкүн керез-мураздарын жазып калтыргандыр...

– Мүмкүн... – Анын сөзүн тургандардын бирөө коштоду. Самак Абыракмандын керез-мураз жазғанына ынана бербей, бирок саал ойлоно дептерди Манапка сунду. Манап гезитти үбөлөнүп кетчүдөй этиет ачып, күрөң тыш калың дептердин беттерин барактады.

– Оу-у, майда жазылыптыр. Айнексиз көрчүдөй эмесмин. – Манап төш чөнтөгүн сыйпалап, колуна куту урунбаган соң, эңкее калып, балага жазууну көрсөттү. – Карабы, окай аласыңбы?

– «...Мени айылдаштарым жинди дейт». – Бала доскада тургансып, кырааты менен занқылдай окуду. – «Жинди...»

– Чш-ш, үйгө кирип окуйлу, – Самак эки жагын жалтаң карап, шаша сүйлөдү, – бул жерде турсак абагайыбыз Айга жетип, дөөлөстөр өлгөн адамын жерге өз ысымы менен жаткырбайт деген сөзгө калабыз...

– Тиги жакка баралы, – деди Манап башын экчей. Алар Абыракман устакана деп атачу кичине үйгө кириши. Үйдүн ичинdegи балка, керки, сүргүч сыйктуу шаймандар ээси эми эле чыгып кеткенсип, чачылып жаткан.

– Кана, оку эми! – Эшик жабылаар замат Самак буюра сүйлөдү.

– «...Мени айылдаштарым жинди дейт. – Бала башынан кайра окуду. – Жиндиминби, жокпу аны өзүм да билбейм. Бала кезимде апам бир



жолу жинди, калжаң деп урушкан. Ал мындаи болгон эле. Атам өлгөндөн кийин апам тоок багып, Кара-Сазга туруп калдык. Жалғыз үйбүз. Кечке ойноор бала жок, зериккенимден оюма келгендердин баарын жасачумун. Бир күнү тоокторго чогулуш өткөрүүнү чечитим. Жемди канчалык көп часам да тооктор тооктугун карматып, акшылындан жер чапчыганын койчу эмес. Ошондуктан чогулуш алардын алкынын бузуктугу жөнүндө болмок. Адеп тоок сарайга кирип баратып, эшигин кайра жалтый. Оюмда аларга сүрдүү, келишимдүү көрүнгүм келди. Ары карап, бери карап колума урунаар эч нерсе таппаган соң арпанын аңызында аркандалып турган кара эчкини чечип алыш, кийим-кечектерим менен токулгаладым да башына эски кырчоодон нокто жасап, чалгы менен калбырды эки колума алыш: – Так, так жаныбар, Аккуладай арбагы бийик ат болуп, баш бурган багытындан кайтпагын! – деп минип калдым. Ныксыраган эчки курсагын жер чийдире мекиренип, ордунда кайкактады. – Чү жаныбар! – Аргымак минип, Алтайга чапчудай делөөрүп турган чагымда эчкинин тейине кеткенине ачуум келип, жерге тийип, тийбей солоктогон бутум менен «Аккуланы» курсакка тептим. Кайкалаган жаныбар үнүнүн же-тишинче маарал жиберип, сойгоктоп жөнөдү. Тизгинди сарайды көздөй буруп, ондонуп, келбеттүү отурдум. Эшиктен киргенибизде эле алкы бузук тооктор дүпүрөп тегеректей калды. – Эй, кунарсыздар, – дедим үзөнгү тепкендей чиренип, «калканым» менен «кылышымды» ыңгайлуу кармап, – тууганыңар бармактай бирден жумуртка да, жегениңер кап-кап арпа. Силерден көрө томурандатып торопой баксак бул сарайды небак түмшуктарына илип алыш, биз айылга көчүп кетмекпиз. Мен дагы элдин балдарына окшоп, колхоздун алма, өрүктөрүнөн көйнөгүм айрылганча уурдал алыш, тайрандап талдын түбүндө жеп отурмакмын. Эми минтип жемсөөсү ташка тилинбей кукулуктаган силердин азабыңарды тартып, Кара-Саздын казындаи каркылдан турам! Сөзүмө удаа кара «аргымакты» кайта-кайта теминдим. «Аргымак» бутун серпней үздүк-создук мааралганда маңдайындагы аппак мекиян түмшугунан апчыды. Мен мекиянды «кылышым» менен жапшира чаптыйм. Кызыл короз чабуулга кирди. Карап турбай ага тап бердим. Кызыл короз моюн жүндөрүн түксөйтүп бирде он жагымдан, бирде сол жагымдан серпип өтүп, мекияндарга сактангыла дегендей канаттарын жая какылыктады эле мурда бири-бирине кыйынсынган абройлуу короздун баары чогула түштү. Мен «аргымагымды» чалгынын сабы менен сооруга басып калдым. Ал мекиренип, тайтактай басканда короздор жалпы чабуулга өтүп, жылаңаяк бутумду чокулап, тепкилеп киришти. Ичим ачышканынан: – Алга, Абдыракман, алга! – дедим да «калканымды» бетиме тосо «аргымагымды» кайыштыра теминип, «кылышымды» ой келди шилтедим. Бара-бара каным кызып, «кылышымдын» канча ирет серпилгенин билбейм. Айтор, сарайдын ичи чуру-чууга түнүп, кызыл жаян болду да калды. Ошентип «душмандарым-



дан» кегимди алып, өлүктөрдү аралай «аргымагымды» келберсий жетелеп тышка чыктым. Кечкурун чай, туз алмакка айылга кеткен апам келди.

– Тоокторго жем чачтыңбы? – Эшиктин алдындағы дөңгөчтө отурған мени жылмая карады.

– Чачтым, күндөгүдөн аз жешти, – дедим камарабай.

– Суу берген жок белен?

– Калооттордун түбү тешилип калыптыр.

– Жаңы жасалған калооттор эмнеге тешилет? – Апам не баләэ кылдың дегендей кабагын үйүрдү.

– Ким билет... Мүмкүн сууда уу бардыр.

– Кайдагы уу? – Апам үрөй уча бакырайып, колундагы түйүнчөгүн жерге таштады да, тоок сарайды көздөй шашыла басты.

– Ой, шумдук! – Апам сарайдын эшигин ачаар менен кайра жаап мага кылчайды. – Бул эмне кылганың, жинди?! – Кашекке жөлөнө абдаарыды. Өлтүп калдыбы деп корктум. Жұғұрұп жетип, кемселинин этегинен тартқыладым.

– Апа, апа дейм, барсыңбы?!

– Үнүңөчкүр! – Мени еки каруудан аткый кармап, тұртұп жиберди. Тирүү экенине сүйүндүм.

Эртеси бир аттық арабасына жарым-жартылай чөп салған мал додгур келди. «Ики, чөптүн алдындағы еки чабыра, бир мүшөгүңө бүгүн канча жумуртқа, канча тоок салаар экенсің?.. Сенин ашқазаның да күдүм тооктун жемсөөсүндөй бышық көрүнөт же төөнүн шиисиненбі, ья? Баары бир аның жарылат», – деп табалап, тиldенип турдum.

– Амансыңарбы-ы, жене? – Мал додгур көнүмүш саламын чөй айтты.

– Шұғұрчұлұқ... – Апам ооз учунан бұлк этти. Мал додгур арабадан түштү да, тоокторго жем чаччу аянтты шыпырып аткан апамды көздөй басты. Апам коркок билиш карады ага. Апамдын басынганына ызаланып, еки колумду шымымдың чөнтөгүнөн чыгарбай, сандарымды атқыладым.

– Мал-жаныңыз түгөлбү? – Мал додгур сага эмне болду дегендей, бирок төрөпейил көз жүгүрттү апама. Апам унчукпай барып, сарайдын көлөкө жагындағы эски калооттун үстүнө жабылған таарды алып таштады.

– Кокуй, кара тумообу? – Мал додгур кетенчиктей көзүн чекирайте апама тигилди.

– Онобу жиндинин кылганы. – Апам аргасы куруй күрсүндү. – Айыл арасына кетсекпи дейм. Буларыңды төлөп берем. Жалғыздықтан жинди болот го тиги калжаң.

– Тaa-ак... – Мал додгурдун кебетеси ордуна келип, саал ойлонгондой мага бурулду. – Бул эмне?! – Үнү опузалай өкүм чыкты.

– Көрүп турбайсыңбы. – Качып кетүүгө ыкыстанып, бурк эттим.

– Канча? – Мал додгур орой айтуудан апамдан айбыгып, көзүнүн чаарын чыгара карады мага.



- Жыйырма үч. – Апам күнөөлүдөй жоош унчукту.
- Таа-ак... – Мал додгур колдорун бири-бири менен укалас, ары-бери басты.
- «Өзүн Конурбай туткан атаңды...» – Ичимден аны сөгүп аттым.
- Болоору болуптур. Эми... – Ал майда басыгын токтотуп, апамды жубатты. – Тоок бакканга көнүп алдыңыз... – Таптай мурду менен сүйлөп атты. – Ишиңиз иш... Буларга эптеп акт чийип берейин.
- Кантип? – Апам ишенээр-ишенбесин билбей делдейди.
- Ушинтип эле... Короого түлкү кирип, бул жиндиге ээ қылбай тоокторду жара тартып кетиптирип дейбиз. Токой жакын да силерге.
- Ошентесиндерби?.. – Апам арсарсыды. – Кеткенибиз жакшы эле. Өткөрүп алгылачы?
- Болбойт. – Мал додгур кесе айтып, өз билгенин иштеп, актынын бир көчүрмөсүн апама карматты да, чабыраларын тоок менен жумурткага толтууртту.
- Түлкү! – дедим ал арабасына отурганда турган жеримде ойдолой, үнүмдү бийик чыгарып.
- Эмне?! – Одуряя карады мага.
- Түлкү! Тигине! Саздын жәэгиндеги чириген камышка кирип кетти. Семиз экен! – дедим чимириле секирип. – Өлгөн тооктор менен жумуртка жейт го, тигине!
- Бач-чагар! – Мал додгур күшүлдөй сөгүнүп, арабада отуруп, атка мингендей теминди. Эртеси эле айылга Шооруктун уулу ажына экен. Колхоздун тоогун қырып атыптыр деген сез тарады. Ошондон баштал Абыракман атым өчүп, ажына, жинди атка кондум...»
- Ооба, ооба, – деди Жанузак, – бул жазғандары туура. Анда биз бешинчи класста окучубуз. Абыракман экөөбүз парталаш элек. Мал додгурдун аты эсимде жок. Айтор, көл тарааптан болчу. Ал жанагы актысына алтымыш тоок деп жазыптыр да бардыгын өзү алыштыр. Абыракман аны көргөндө: «Түлкү!» – деп итатайы тутула кыйкырчу. Мал додгур Абыракманды көзүн акшындана, оозу-мурдун кыйшайтып эликтечү. Балага тенелген малгун да. «Өзүң ажына!» – дечү Абыракман уугуп.
- Оку бала! – Самактын үнүнөн жазылгандарды анча жактырбаганы түюлду. Бала көзүн аландата, сөөмөйүн барак бетине жөргөлөтүп, токтогон жерин издеди.
- «...Эр-эртең менен турсам, – бала шашкалактап окуп кирди, – менин «Аккулам» улак салып коюптур. Болгондо да жүндөрү тармалданышкан, кулактарынын учтары аппак кара улактар экен. Апам аларды эшиктин алдындағы саманга ыргытып коюп, өзү обочороокто әчкиге суу берип атыптыр.
- Эмне қылганынды көрдүңбү? – деди мени кекете карап. Бирок көзүнөн катаалдық анча сезилбей, үнү конур чыкты.



– Көрдүм, – дедим мен шак жооп берип, – бул эчки эмдиги жылы төрттү тууйт, абдан чыдамдуу.

Апам күлкүсүн зорго токtotконсууду.

– Тоокторду го түлкү жептири. Эчкиге эмне болгон? – Апам калай табактагы эчкiden калган сууну жан жагына серпе мени тааныбай аткандай кадала тигилди. Артыма чым коёон десем буттарым жерге батып калгансып көтөрүлбөдү.

– Кана, чыныңды айтчы? – Апам салмактуу басып келип, мандаіымда турду. – Эчкиге эмне болгон?

– Мингем. – Өмүрүмдө биринчи ирет чынымды айттым.

– Эмне-е? – Апамдын көздөрү чакырайып, мени кыймылсыз тиктеди. – Курсагы жер чийип, эмчегинен сүтү ағып турган малды кантип миндин, ыя, жинди?!

– Ошентип эле... Тоокторго чогулуш өткөрүп атып, согушуп кеткем.

Сөз арасында денемди чыйралта: «Чыда, чыда», – деп өзүмө-өзүм кайрат берип, куйругума чып кадалчу камчынын үнүн эрксизден эшитип турдум. Бирок апам кырчоого кыстарылган табылгы сап эски камчыга карабай үйгө кирип кетти. Ушундан баштап калп айттуу дегенди тапта-кыр койдум. Ошентсе да кадамым бирде шыдыр шилтенсе, бирде бутум ташка тилинип, турмуш калыбынча өтө берди. Айтор, мектепте тентек болбосом да тентектик чинди алдым. Балдар алдыртадан жылма жөөлөп, мен өрттөнүп чыгаар элем. Алардын биринчи тийишкенин айтсан мага бир да мугалим ишенчү эмес.

Жетинчи классста окуп жүргөнүбүздө тоого экскурсияга чыктык. Бул менин ақыркы экскурсиям эле. (Кайсы too дейсиң, мугалимдер кыштактын калканы сыйктанган анча алыс эмес Ак-Жарга чейин алып барып, «жеттик» деп төө жайгансып, марча менен төөкуйрукту аралатып көй берчү.)

– Токточу бала! – Самак жұтқунө буюрду. Эскермени окуп аткан бала тып токтоду. – Мындан аркысын угуп кереги не. Бардыгы ушуга окшогон нерселердир... Андан көрө тыштагы жумуш калбасын... – Үнү сабырсыздана чыкты.

– Жумушту кимибизге эмне тиешелүү болсо бирден чыгып тейлеп турابыз. Керәз адам өмүрүндөгү ақыркы өтүнүч. Өтүнүчүн жыйынтыктаган чыгаар. Баштаган соң аягына чыгалы.

– Жанузак туура айтат, аягына чыгалы.

– Ошентели.

– Маркумдун ақыркы сөзүн азга чыдап угуп коёлу. Көзү тириүү кезинде ахывалын ким суралтыр... Өмүр өтөлгөсүн айта жүрөөр артында туягы калбаган соң, арманын кагазга төккөндүр.

– Дептер калың турбайбы. Эт бышымдан ашат.

– Мейли ашса.



– Оку анда бала! – Самак отургандардын айтканынан чыгалбагандыгына, тубаса боштугуна ачууланды. – Бир сабын да калтырба! – Ичинен «ич кийимин булгаган колун аябайт» деген бүтүмгө келип, жанындагы эски дөшүгө сүйөнө биротоло жайланаң отурду. Бир оюнда өткөндү чычалабай эске салуу менен өмүр жолун таразаламай болду. Ушуну менен бирге бул дептерде өзүнөн башка да бир топ адамдар бар экенин купуя туycop, өзүн өзү сооротту.

«...Мурдакы экскурсияларда деле тебишкен, күрөшкөн болуп, андан соң урунаарга too таппай ары-бери жиниге басып жүрүп, алып барган тамактарыбызды ылым санашкандар ар кайсы жерге топтошуп отуруп иччүбүз да, тараң кетчүбүз. Бул ирет да жар боорундагы канаттуулардын уяларын тактап санадык. Үкүнүн балапандарына суктанып, жыландын жумурткасынын кабыкчаларын тердик. Суурдун ийиндерине таяк сойлоттук. Акыры кызыктуу эч нерсе табылбай, төөкүйрүктарды жапшыра тепкилеп жүрүп, отуруп калдык.

– Бери келчи, – деди Самак бир маалда, – жумуш бар. – Чолоом ошол жерден тийгенсип, тырмактарымды алышп отургам. Кыйылбай туруп, кулак сенде дегендей макимди бекитип, чөнтөгүмө салып, ага жакындаым. Самак колундагы чекенде толтурулган таар баштыгын дүк эттире жерге таштады.

– Ии атанды алтымыш жылдык асмай менен камсыздандырыпсын. – Мындаираак турган Манап үнүн созо чыйыллады.

Самак анын сөзүн укпагандай мени колтуктай ат кулактуу өтөкүү көздөй басты. «Өтөктөн сырдуу нерсе табылган го, мүмкүн байлык көмүлгөн ороодур», – деп ойлодум кымылдап: «Акеңсиз иш бүтпөйт да...» Чындыгында кандай жумуш экенине маани деле бербедим. Кыйчалыш учурда керегим тийгенине гана кубандым.

– Сен кыздардын тамак-ашы кайда турганын билесинбى? – деди Самак таптакыр башканы сүйлөп.

– Жок.

– Эмесе, угуп тур. Алар тамактарын эшкө таштын көлөкөсүндөгү алтыгананын арасына коюшкан. Орто жеринде шаардыктардыкындай кызыл сомке бар. Ошону алышп, ичиндеги тамактарын жашыруун көңтөр да ордун чөп-чарларга толтуруп ташта.

– Эмнеге? – Мен чындан эле андай ишке баргым келбей кылчактадым.

– Кызыкты анан көрөбүз... – Самак мени соорото шыбырады. – Сулуусунгандай Айсалкын кантээр экен...

– Сомке ошонукубу? Сен аны...

– Жок! – Самак жан-алы калбай шашты. – Жаңылыпмын, досум... Болбогон кыз... Мен дессен.... – Мұңқүрәй түшкөн досумду аяп, көзүмдү кыса макул экенимди билгизип, ийин кактым. Ишти бүтүргөн соң құлқұбүз чыга балдарга шатыра-шатман аралашып кеттик.

«Балдар, – деди бир оокумда «илимпоз» аталган биолог мугалим, – тамактандыла. Бирок мурдагыдай бөлүнбөй, классташтар чогуу отургугула».

Самак экөөбүз бири-бирибизди жымырыла карадык. Балдар отурганга ыңгайлуу айдың жер табышты да баштыктарды ташып, кыздарды чакырышты. Ортого гезиттер жайылып, ар ким алып келгендерин коюп атты. Айсалкын сомкесинин оозун ачып: – Апа! – деп кыйкырган боюнча анкайды.

– Сага эмне болду? – Айсалкындын жанында турган Саада сомкени жүткүнө карады да: – Ой, шумдук! – деп жакасын кармалай кеткенчиктеди. Отургандардын бардыгы ордуларынан туруп, кызыл сомкени тегеректешти. Мен да тургандарды жөөлөй сомкеге чукул келдим. Чопо, кум, таш, төөкүйрук, аттын тезеги... бардыгы жайында экен.

– Ого, ырасында шумдук. – Алаканымды шак коюп, күлөөрүмдө Айсалкындын карегине карегим урунду. Чарасында ызалуу мөлмүлдөгөн ошол карек Самак экөөбүздү алмай-телмей тиктеди. Мен эсимди жыйылып, тескери бурулдум да Айсалкындын канжар кирпик кареги желкеме сайылып калгансып, артыма кылчайбадым. Кете бердим. «Ажынага эмне болду?» – деген «илимпоздун» үнү туура жагымдан угулду. Ага итатайым тутулуп, оройлонгум келсе да үн-сөзсүз солдоюп кете бердим...»

– Чын эле муунун эмнесин угабыз? – Эми Жанузактын чыдамы кетти. Окуп аткан бала өзүнөн өзү тып токтоду.

– Окуй бер! – Жанатадан өзүнө кадалган ууру көз караштарды жакасынан силкип жибергендей дирт этти Самак. – Окуй бер! – Жаралуу бөрүдөй окторулган ага эч ким каяша айтпады. Өз милдетин тың аткарган бала токтогон жеринен окуп кирди.

«...Самак момурап жоош, бирок корс кыялдуу бала эле. Ал сапаттарынын айрымдары ушул кезге чейин сакталып калды. Мектепте окуп жүргөнүндө сот болом дечү. Мен аны мал додгур бол, тооктун кыгынан, койдун жүнүнөн өйдө жейсің. Төө уктаган, жылкы жүгүргөн боюнча ичине кирет. Тиги сен суктанган суусар тебетейчен соттун кайыш тонунан, жалгыз трашманкесинен башка эмнеси бар? Кыз-келиндерди көрсө кылмындалап калат. Катыны да жок окшойт. Мал додгурлукту каалабасаң колхозго башкарма же созхозго деректир бол. Бардыгы алаканында бийлейт дечүмүн. Ал жини келгенден кызырып, туталанаар эле. Мага Самактын ушунусу, ушундай тазалыгы жакчу. Ошондон улам башкарма болосунбу, мал додгур болосуңбу? – деп кычыгына тие берчүмүн. Мектепти бүткөндөн кийин Самак соттун окуусуна барып, биринчи эле сыноодон өтпөй келди. Ал убакта чоң окууга кирбей калгандардын баары: «Шаардын абасы ден соолугума жакпады» – деп жаман окугандарын жашырып келишчү. Самак антпеди. Билиминин чабалдыгын сезип келди.

– Тарыхтан куладым, – деди ал.

– Кантип? Асектен кыйын тарыхчы бар бекен? – Таң калгандыгымдан уккан кулагыма ишенгим келбеди.



- Толуп атат.
- Эчөөнү көрдүң?
- Мени үч тарыхчы сурады.
- Учөөнө тен үндөгөн жоксунбұ?
- Үндөдүм...
- Анда эмнеге?
- Эч нерсе билбейт экемин. Карайлап ар кайсыны айттым.
- Тарыхтан «беш» алчу эмес белен.
- Ошо «бешти» койчу.
- Асек мактачу да сени.
- Өзү әч нерсе билбейт экен. Тема менен окуя өткөн жылды айтсам «беш» койчу. Сұрғыштырүп, териштирип көрүптүрбү ал.
- Кызык... – Мен ойлоно калдым. Досумдун маанайынын пастығы жанымды кейитти. – Анда баарыбыз қық жеп жүргөн турбайбызы! – дедим кубангандай.
- Ооба, ошентип жүрүптүрбүз, – деди Самак. Экөөбүз алардын үйүнүн терезесинин жанындағы май өрүктүн түбүндө отурғанбыз. Ичибизди басып алып, каткырып аттық. Жеңеси чыга калып: «Астагыла жигиттер, бала уктасын», – деди. Туруп чоң өстөндү көздөй бастық. Самактын көңүлү көтөрүлө түшкөн.
- Асек бизге тарыхтан төрт жыл сабак берди. Бирок ошончо жылда эмнени окутканын кудай акы, азыр да билбейм. Билгенім (аңдан окугандардын баары муны унұтпаса керек): – Агай, биздин айылдын молдосу кайдан окуган? – деп бир ирет сабак учурунда Жакып тақмазаланды.
- М-мм... – Асек көзүн кыбынданда, жүзүн үйүрүп, Жакыптын жанына басып барды да: – Маскөөдөн окуган, бирок сага окшоп қық жейт, – деди Жакыпты тырыс эттире чекеге чертип. Биз каткырып аттық.
- Эмне күлөсүңөр? – деди агай. – Ал молдо үйүндө бозо ичип отуруп, бозонун көбүгүнөн сilerдин эмне иш жасап атканыңарды көрөөрүн эсинарға туткула. – Сөзүнүн шылдың-чыны билинбей томсорду. «Йа Алла, Кудай ар бириңерди билет» – деп жобурай берчү молдонун жалғанчы же акыйкатчы экенин ажырымдай албай анкайдык. Айтор, ушул күнгө чейин дин жаатында арабөкмүн. Кээде чын эле Кудай көрүп турғансып: – О, Тәцири! – деп тооп кылам. Айрыкча, жанагы баланы эстегенде жакамды кармагандан жазбай Кудайдан өмүрүн тилейм...»
- Кайдагы баланы айтат? – деди Манап көзүн алайтып.
- Эскермени окуп аткан бала тық токтоду.
- Менин да ақылым жетпейт. – Жанузак ойлуу унчукту. Самак уктап аткансып үңкүйгөн калыбынан жазбады.
- Бааты бир окуя эсинардедир... – Байкабыл бет алдын тиктеген боюнча бүлк этти.
- Кайсы? – Отурғандар кулак түрө, түкшөмөлдөп калды.



– Окүй бер! – Самак сөз токтосун дегендей кескин унчукту. Бала саратан жайдагы жылуу жумшак өткүндөй жагымду үн менен дыбыратып окуп кирди.

«...Тарыхчы Асек жетинчи класстан кийин «пед» дейби, «мед» дейби, айтор, эки жылдык окууну бүтүп, деректирдин иниси болгондуктан «оңой сабактан» мугалим болуп жүрүптүр. Кийин молдолукка өтүп, түтүнмө-түтүн кыдырып, куран окуп, бозо, арагын аралаштыра ичиp, ылжып калчу. Көргөн сайын андан окуганыма намыстанчумун. Бирок көнүлүмдү иренжитип турса да жамандыр-жакшыдыр окутту эле деп сыйлап, орой айтпадым.

Айсалкын Самактан эки класс төмөн окуучу. (Мен жетинчи классты бүтүп, окубай калгам.) Самак сыноодон өтпөй калгандан кийин совхоздо электриктин жардамчысы болуп иштеди. (Азыр өзү чоң электрик. Жардамчысы бар.) Иштен колу бошосо мага келчү. Мен мектептин арабасын айдачумун. Мурдагы арабакеч иши оор деп кетип калыптыр. Мектептин ичи-тышындагы майда иштерди бүткөрүп (дубалдын сыйрылган жерлерин актап, шыбап), арабанын атын багып, мектеп үчүн кышкыга отун-суу даярдаш бүт мойнумда эле. Айтор, иш деген ушул деп, кечке жаным тынчу эмес.

Өзгөчө, тонналаган таш көмүрдү райондун борборунан бир аттык арабага жүктөп, таш бакадай ылаалап келип, көмүрканага чакалап кийирүү түйшүгү моюнга таш байлап, сууга ыргыткандай жумуш болчу. Мектептин жамаатындагы көмүскө көмүр сурагандар (өздөрүнө сатыксыз таратылганына ыраазы болбой) мени көмүскө «мактап» кылтында basa, башка бир да бирөө кол кабыш кылганга жарачу эмес. Деректир гана ынтаасы менен «жардамдашып», өзүнө «тиешелүү» көмүрдү көздөн далдоо балдарына ташыттырып кетчү.

Бир жолу көмүркананын эшигинин алдындагы ташылган көмүрдүн ордун шыпырып атсам, деректир келди.

– «Кожоюн» – деди ал жүзүнөн шылдың төгүлө, бет алдында басмырлап, – үйдөн атайын келдим. Балдарга көмүрдүн торкундуларын бериптирсін. Ал эмнең?!

– «Күйүмдүү, нык» деп ылгашты өздөрү, – дедим шар жооп берип.

– Алар кичине. Айтып койбайсунбу адам өндөнүп...

– Кичине болгондору менен акылдуу... «Бирөөлөр көрсө мүшөктүн ичинде эмне бар экенин билбейт» дешти «адам өндөнүп...»

– Ошондойбу, ыя, ашына, кесектерин эмне кылдың? – Деректир мени ажына деп айтып иие жаздал, канткен менен тарбиячы эмеспи «ашына» деп бура сүйлөдү.

– Кесектерин чайыма чылап ичемби, сарайда жатат.

– Самак менен Жанузак эмнеге жүрдү бул жерде?

– Эмнеге жүргөндөрүн айтып баргандардан суралыз.



– Канчадан көмүр бердиң?
 – Ажатканаларын каратсаңыз табасыз.
 – Ишти өткөрүп бер! – Чакчарыла өктөм карады.
 – Ме, ал ишинди! – Шыпыргыны аны көздөй ыргыттым. – Муну да, атты да, көмүрдү да, тажрыйба талаасындағы куурайларды да ичин жа-рылганча же! Аялыңдын кароолчулугун да унуптай өзүңө өткөрүп ал! Фамилиясы башка эмеспи, – дедим да басып кеттим.

Ошол күнү мени үйдө кайгылуу окуя күтүп турган экен. Апам ашканадан чыгып келатып, мұдүрүлүп жыгылган боюнча тилден калды да заматтын ортосунда жан берди. Бир үйдө коколой калдым. Көп өтпөй совхоздун сугатчылық бригадасына мүчө болдум. Алибетте, Самак, Жанузак, Байкабыл баштаган жолдошторум келип, кәэде жаныма чогуу жатышса, кәэде бирден жатышчу. Бирок эненин ордун толтуруш кайда. Анын үстүнө улам бири аял алган сайын менден алыштап атышты. Адеп Жанузак, Самак, анан Байкабыл үйлөндү. Ушулардын ичинен Самак экөөбүздүн өзүбүзчө сырыйбыз, жакындығыбыз бар эле.

– Алып келдинби? – дечү Самак тыштан кирээр замат үйдө жалгыз болсом.

– Алып келдим...

– Кана, берчи? – Калдалактап колумдагыны жулуп алчу. Катты окуп аткандагы Самактын жүзүндөгү кубулуштардан жалтыраган ак баракка эмнелер жазылганын туюп, ичим ачыша карап турчумун.

– Бүтүптүр! – Самак катты көргүсү келбей кайра мага сунчу.

– Эмне бүтүптүр?.. – Билмексен болчумун.

– Экинчи кат жазбайм!

– Жакшылап ойлончу, – аны жубата баштоочумун, – адеп кыздардын кылыгы да... Анын үстүнө сени сүйбөйм деп жазбаптыр. Асылган жигиттердин кайсынысын тандаарын билбей башы айланат го...

– Асылган кимдер экен?

– Так билбейм, бирок жоопту сага гана жазат. Жооп жазгандан кийин...

– Дагы жазалыбы? – Самактын көзү ойноктоп, жандана түшчү.

– Жазалы! – Биз кайрадан көркөм китеpterди барактап, көбүнчө Лайли менен Мажнундун ыр салтарынан тандап, күйүп-бышкан ашыглык катын жазчубуз.

– Токточы! – деди бир жолу Айсалкын катты карматып, кайрылып баратсам. – Кат ташыганыңды качан коёсун?

– Туура жообунду бергенде. – Аны тик багып карай албай, ымшып кетээр элем.

– Жоопту ар дайым туура берем.

– Калп!

– Жүрөгүмө кирип чыктыңбы? Сөзсүз эле жоопту орой жазыш керек-пи? – Үнү дирилдеп кетти.



– Көрүп турам... – «Сүйбөсүндү» деп айтып ийе жаздадым.
– Сокурсун! – Үнү дагы дирилдеди. – Экөңөр тен өч нерсеге түшүнбөйт әкенсинер.

– Самакты билбейм, мен жиндимин, – дедим.
– Жиндисин, – деди басмырт, жумшак. Бул сөздү башка бирөөлөрдүн кимисинен укпайын анын катыгын берчүмүн. Ал жолу адаттан тыш шөмтөйө момурадым. Кыздын дирилдеген жагымдуу үнү жүрөгүмдү туйлатып, жоошутуп койду. Ал турмак жиндимин деп айткандыгым үчүн өзүмдөн-өзүм уялып, кирпигимди көтөрө албай чөгө түштүм. Ошону менен бирге ушул аруу, назик үндүн жаңырыгын өмүр бою эңсегендей кайталанышын күттүм. Эсимди жыйсам колумда Самактын каты калыптыр.

– Алдыңбы? – Илең-салаң келатсам мектептин жанынан жолукту Самак. Унчукпай өз катын сундум.

– Бул эмне?
– Албайм, сүйбөйм, – дейт.
– Ошенттиби? – Самак турган жеринде тегеренди.
– Ошентти. – Экөөбүз эки жакка кеттик.

Эртеси үйдө жалғыз отурсам келди Самак. Эч кимди сүйбөй, эшигимди илип алгам. Бирөө менен сүйлөшсөм Айсалкындын үн ыргагы кулагымдан учуп кетчүдөй корком. Бирок Самак терезени үстөккө-босток такылдата бергендиктен эшикти аргасыз ачтым.

– Уктап аттың беле? – деди.
– Жок, – дедим. Самак көңүлдүү экен. Жообумду этибарга албай өз жаңылыгын божурады.

– Турган таякемдин Чүрөк деген кызын көрдүң беле? Кечээ атам, апам алардыкына жуучу жиберишти. Мурда айтып жүрүшчү да, – Самак мага жылмая карады. Жүрөгүм тыз дей түштү. Тыз дегени дагы бир досумдан кол жууйт экемин деген өкүнүч беле же Айсалкынды коргоо, анын наркын сактоо сезими беле, ким билет. Ага ушул учурга чейин акылым жетпейт.

– Ага үйлөнүүгө макул болдуңбу? – Үнүм кайдыгер чыкты.
– Болбогондоочу, келишкен сулуу кыз да.
– Чүрөктү сүйбөйм дечү элең го?
– Сен экөөбүз сүйүүнү кайдан түшүнөбүз...

Экөөбүз дегенине жиним келди. Бирок унчукпадым. «Чындыгында сүйүүнү түшүнмөк белем» дедим ичимден кайра ага макул болуп. «Айсалкынчы?..»

– Чүрөк сени сүйөбү? – Сөз жүгүртүп, Айсалкынды унутууга аракеттедим.

– Сүйөт. – Ишенимдүү айтты Самак.
– Кайдан билесин?
– Эмне десем макул болот.

– Демек... – Самактын айткандарына акылым жетпей аңқайдым. (Азыр досумдун андагы сүйүсүн сүйүү деп эсептебейм. Сүйүү сонуну таркаганча калчап, бурчка ыргытып койгондой уттурган же утулган чүкө беле.)

Көп өтпөй Самак Чүрөккө үйлөндү. Күйөө жолдош болдум. Турмуштары жакшы башталып, бүгүнкү күнгө чейин жакшы уланып келет. Мұмкүн экөөнүн ортосунда чындығында чыныгы сүйүү пайда болғондур. Мұмкүн турмуш туткасын кармаганга бир эле адамдын сүйүсү жетээр. А биздикчи? Биздики деп койгонумду кара, үй-бүлө күткөнсүп. Биз дегендай ким элем?.. Ошо боюнча Айсалкынды оозуна албады Самак. Мунусу бирде жинимди келтирсе, бирде көңүлүмдү купуя көтөрүп жүрдү. Самак үйлөнгөндө кантсе да Айсалкындын ичи күйгөндүр деп ойлодум. Бул ой айтылбаганы менен Самакта да бар эле. Ал мезгилде Айсалкын онунчы классты бүтүрүп, чоң окууга кетишке даярданып аткан. Аны ақмалап жүрүп, райондун борборунан паспортун алганы барганды жолуктурдум. Жолукпай эле койсом эмне...

- Айылдан чолооң тийбедиби? – деди ал кыйгач карап.
- Кантип барат элем?.. – Бутумдун башын тиктеп мөгдүрөдүм.
- Мурда кантип барчу элең?
- Кат ташычумун.
- Мага сенин келгениң жакчу.
- Менинби?
- Ооба, сенин. Ошондуктан катка жооп жазчумун.
- Бүткөн боюм чымырап, чекемден тер кетти.
- Сүйүү деген эмне? – Бул суроо оозумдан өзүнөн өзү чыкты. Чыккана өкүндүм.
- Сүйүү деген экөөбүз, – деди ал жылмайып.
- Койчу! Кантип?.. – Ошондогу көзүмдүн алайганы азыр да өзүмө сезилип турат. – Сен акылдуусун. Сулусун. Менин кейпим суук, – дедим абдаарып.
- Жинди! – деди ал баягысындай күбүрөп. Бүткөн боюм чымырап, көөшүп бараттым. – Сенин кейпинң сонун! Карабы өзүндү. – Колумдан акырын тартканында эсиме келдим.

Ал күнү кечке Айсалкын экөөбүз райондун борборунда каалашыбызча ойноп-кулдүк. Бири-бирибизди эркелетип, бири-бирибизди суктана кара-дых. Түнүндө мен аны алардын бакчасында күтүп отурдум. Кересин лампа өчүп, тышка чыкканында экөөбүз тең өзүбүздү унутуп, бири-бирибизге жабыштык. Көчөнүн башынан биздин үйгө чейин көтөрүп келдим аны. Түн көз ирмемдей тез өтүп, танга жуук кайра үйүнө көтөрүп бардым. Дегинкиси жер бастыргым келчү эмес Айсалкынды. Дагы эле ошентсем дейм. Айла жок. Экөөбүз эки жерге коюлган шам сымал жел аргыда үлпүлдөп туралыз. (Муну мен өзүмдү сооротуш үчүн жөн гана жаза салдым. Мұмкүн ал бакыбат жашап аткандыр.) Ошондо Айсалкындан ажырагым келбей. –

Сени ала качып келдим, үйдө кала бер, – деп жалындым. – Жиндиленбе... Эл эмне дейт? Жуучу жибер, – деди. Акыры сөзүн эмес, өзүн кыйбай жуучу жибергенге макул болдум. Макул болбой, жибербей койсом эмне... Ошондо аны үйүнө жеткиргениме азыркыга чейин башымды мыкчыйм. Өкүнөм. (Чиркин ай, ал учурдагы салттын тыкырдыгына наалат.) Чын эле оопай, жинди экемин да... Ал жаш тура. Жаштыгынан жаңылды. Байкушумдун жылуу шыбыры оозунан эмес, жүрөгүнөн чыгып, кулагыма илинээр замат жандүйнөмдү козутуп, акыл-есимди бийлеп алчу. Мен мен болбой анын жетегинде калчумун. Бир гана жолу мен болуп, ушул кезге чейин мен бой-дон кожоюп калдым, курган жаным. Мүмкүн ошонум туура болдубу, ким билет. Жок! Ал жоругумду Айсалкын да, бала да, Кудай да кечирбес...»

– Дагы бала! Кайдагы бала бул? – Жанузактын авазы сууга чөгүп бараткан кишинин үнүндөй бардыгынын көнүлүн бурду.

– Окуй берсин! – Самак түнөрө демикти. Абдыракман өлбөй эле ортолорунда өзү сүйлөп аткандай отургандардын оозу ачылып, тыштагы жумуштарын унтууп коюшту.

«...Эртеси жуучу жибергем. (Аны элдин баары билет.) Жуучу Жаанбай болду. Мен барганда ал киши алмасынын түбүндө ээр чаап отуруптур.

– Сага жуучулук милдетти аткарғандан башка кызматым барбы?.. Барса барайын, бирок найза өткүс кызга тузак тартыпсың. Ойлончу же сынып турган бечара баш чайкабайт дединби? – деди мени жиндисинте аяй карап. Айсалкынды сындыра сүйлөгөнүнө ичим күйө, сөз онтоюн табалбай чыналганымда чал керкисин жаза чаап алгандай калдастады.

– Кой, айланайын, – деди аナン мени сестүү карап, – сакалдуу башымды уятка калтырба. Баралбайм.

– Уятка калбайсыз, – кичи пейилдене ач кенедей жабыштым. – Айсалкын экөөбүздүн сөзүбүз бүткөн. Атасынын астынан гана өтүп берициз? – Жаанбай жуучулуктан кагуу жээрин ойлоп, майышса да ийиккенсиди. Мүмкүн телмире тиктеген мага боору ооругандыр же атамдын эски тамыры болгондуктан ал кишинин арбагын сыйлагандыр. Жүзүнөн: «Бир милдетимди аткарып, барса барайын. Берди тилимди кеспес» деген жазууну окудум да ырахматымды айтып, үйгө кеттим. Жаанбай барганда кайын атам Берди (кыйраткансып айттым аттиң!), Айсалкын да үйүндө экен. Чай ичип бүткөнчө сөздү эмнеден баштаарын билбей тозокко түшкөнсүп жанчылып атып, акыры ток этер жерин балп эттириет Жаанбай. Мага Айсалкын айткан.

– Курдашым, – дейт Жаанбай айтаарын айтып бүтүп, женилдене, – мойнума каамыт илген соң, аргам канча. Көз чырагын балчыкка ким ыргытсын. Мага таарынба. Болгон сөз ушул жерде калат.

– Жаш кезинде жанар тоонун жалынын үйлөп очүрөм деп падыша да, бакыр да ооз көптүрө берет. Аяш уулун да кыялданып койгондор. Сенде айтып жок, – дейт Берди.



– Ооба, ооба, таранчы түмшүгүмдүн чакандыгы болбосо бүркүттөн пас эмесмин дейт тура. – Жаанбай башын ийкендете сүйлөйт.

– Аталар, – Айсалкын сөз нугун чукул бураг, – мени кечирип коюнуздар? Абдыракман туура айтат. Сөзүбүз бүткөн. – Эчактан кыялында бышырып жүргөндүктөнбү кысылып, уялганы менен Айсалкыным оюнdagысын ишенимдүү, женил айттыптыр. Бир далай тунжурактан кийин кеп кайра козголот. Сөздү ыйлап жиберчүдөй мүңкүрөп: – Акылыңа кел, – деп Айсалкынга кайрылып, Берди баштайт. Аркы-берки кептер жүрөт. Акыры той түшчү күн белгиленет.

Ошол күндүн түнү да Айсалкынымды кепемден үйүнө чейин көтөрүп келдим. Мындай учур кийин кайталанмак тургай түшүмө кирбеди. Эмнегедир аны Салкынайым дечү элем. Ооба, анда кепеде ак тилек менен отурдук.

– Салкынайым, бакытъым бол менин?.. Салкынайым, канатъым бол менин?.. Салкынайым... – деп анын аппак жумуру ийнине чекемди жөлөп, ақылымды жогото кубангындан ыйлагам. – Салкынайым... Салкынайым... Салкынайым, чын эле тоюбуз болобу? – Ар бир суроомо делебемди козгоп: – Болот, болот, – деген жумшак шыбыр кайталанып турган.

Ушул күндөн баштап биз жөнүндө айылдаштарыбыздын не деп айттып атканын кулагым бирде чалса, бирде чалбай өрөпкүп жүрдүм. Айыл арасында кергиштеген уу-дуу сөздөр ачык жүрдү. Уу-дуунун унгусун адаттагыдай эле Ботой түптөдү.

– Бердинин кызы жиндиге тийген атыптыр, – дептир кайын энесине. (Кандай уксам ошондой жаздым. Анткени булар тагдырымдын талкаланаышынын себепкери эмеспи.)

– Ок, жер соккур, эмне дейт? – Адеп чочуп алган Жамал апа кайра олдоксондугуна өкүнө жоошүй сүйлөйт. – Жинди эмес ал бала. Көңүлү түшсө түшкөндүр...

– Оюмдан чыгарып атыптырмынбы?! Эл айтты! Жинди болбосо... – Сөзүн бүтүрбөй ичинен: «Бул да ошондой. Балыкчы балыкчыны алыстан көрөт», – деп ойлогон Ботой кайын энесин шылдыңдай карайт.

– Кол бала кылыш алам дегендир Берди... «Катын жакшы – эр жакшы» үйлөнсө кагылат бала. – Жамал апа шоона чыйратканын токтото дымырайт.

– Эмки кыздар көк мээ. Мактаган Айсалкыныңар ушуга тиэм деп өзү айттыптыр. Жашайт да жиндинин жинди катыны атальп...

– Э Алла! – Кемпир тобо келтире күбүрөйт. «Соосунат бул... Баса, Берди антпейт эле...»

– Ишенбей туласыңарбы? – Титиреңдеп күйүгө сүйлөйт Ботой. – Үчтүн энесимин мен дагы. Калп айтсам башымды жебейимби. Самактан калып, көзү бозоруп атса керек. Берди көңүлүнөр жакын курдашыңар эмеспи, барып башкарып бергиле тоюн! Кемпиринин арбагы силерге ыраазы болсун!



– О, тилиңе тибиртке чыккыр! Уулумду сендейге жолугат деп түк ойлобогом. – Жүрөгү ачышкан Жамал апа ызалана сүйлөйт. Оюнда он упайды өкчөгөн Ботой күлкүдөн жалжайган эрдин жыялбай этегин үзө баса тышка чыгат.

– Ой, уккулачы, – дейт Ботой улам бир үйгө кирип, – тиги какчайган кайын эне сөрөйдүн сазайын колуна бердим. Көксөм сууду. Катырдым! Бердинин тою сеники, барып башкар. Жиндилир көп дедим. Ой тобо, жинди кантип эр болот, ыя?

– Балакетсін, Ботой, – деп атышты көпчүлүк кошуналар, – кайын энең байсалдуу киши. Кечирим сура. Жок дегенде күйөөндү сыйласаңчы.

Ботайдун кулагына мындаң кенештер кирбеди.

Ошентип, той болоор күнү жалгыз костюмуду күбүп-кагып кийдим да, бутума о бир жолу сатайын десем аларман табылбаган атамдын со-гуштан мурдакы таманы кырчылдаган тегерек баш хром өтүгүн илдим. Аナン жуучу жиберген сон бул да оболку салт деп күйөө каадасын сактап, жөө барбай Жаанбайдын ак жалын ээр токуму менен сурал минип, калдайып кайын атамдықына жөнөп калдым.

– Жезде келатат, жезде келатат! – деген чыт курсак балдар алдырытмдан ойт берип, ары-бери чуркап атышты.

– Күйөө сөрөй! – деди короонун кире беришинде турган топ аялдардын ичинен кимдир бирөө ачыктан ачык шыпшынып. Ошол тургандардын далайларына сөөлжан, мастан, көңдөй баш деген аттарды жабыштырып, өз кезегинде Ботой айткандай катырдым эле. Эми алардын айткандарынан чындыктын чети кылыйгансып, тилим байланды.

– Көзүн май басып, көпкөн кыз да...

– Энеси жоктук кылды.

– Энеси жоктук эмес, эси жоктук кылды.

– Жиндини Жамал апа эле жактап атыр.

– Кудай алдында сооп издеген карт да, Айсалкын өз кызы болсо башкача сүйлөмөк.

– Жиндиғе эмне, кызга жаман. Сыныктан башканын баары жугуштуу. Көзү өткөнчө жиндинин катыны аталаат.

Ушул сөздөрдү кулагым чалганда аза боюм тик туруп, Айсалкынымды аядым. Экөөбүз катар турган таразадан өзүм ооп түштүм. Чындыгында киммин, башым чарт жарылчудай жаалым келди. Өзүмдү жайгарганча үлбүрөп, алдымдан тосо чыкты Айсалкын. – Менден баш тарт! – дедим күнкүлдөп (чукул турган эч ким жок эле, ошондон пайдаландым). – Сени кор туткум келбейт! Мен жиндимин! Жиндимин!

Чыккан айдай толукшуган Айсалкыным муз бүрккөн жүзүмө карап алып, мостоё түштү.

– Сени жиндинин аялы аташат. Мен ага чыдабайм.

– Жинденбе! – деди ал дирилдеп. Көзүм жумулуп, көөшүп баратып атамдын башын эркектерчесинен чапчаң бурдум. Ошондо чечкиндүүлүк



кылдым деп дымаксынгам, жиндинин да. Жок дегенде кечирим сурабаптырмын бейишимден, көк мээмин да!

– Кайда жөнөдүң, «күйөө жигит»? – Табага додолонто боорсок көтөрүп, боз үйдөн чыккан жакын жеңеси шыңқ этти.

– Шылдыңдаптыр! – Атыма камчы салдым.

– Ким ботом? – Экилене сурады.

– Кызыңар...

– Аа-аа... Ушинтмек! Баса... Кызыбыздын тамашасы туралы! – Келиндин шаңқылдаган үнүн короодогулар ого бетер жаңыртты. Берди сүйүнгөнүнөн сакалынан жаш куюлта ыйлаганын кийин уктум. Айсалкын эртеси эле шаарга кетип калыптыр...»

– Ооба, ооба, ушундай окуя өтпөдү беле, – деди Байкабыл. Бала окуганын токтотту.

– Бирок миндин бириң билбептирбиз. – Күнөөлүүдөй үн катты Жанузак. – Кошуна туруп, сугатта чогуу жүрүп... Өзгөчө менин мамилем кечиримсиз жакындай көңүл бөлбөгөн.

– Уланталы... – Манап мурутун чыйрата үй ичиндегилерди карегин айланта карады.

Самак үн катпай үнкүйүп отурду.

– Келген-кеткендөргө көз салып, тыштагы жумуштарды тейлеп келели. Бала да эс алсын. – Байкабыл ордунан турду.

– Токточу, Сүйүнбай? – Самак чоңдорду бучкактай чыгып бараткан балага кайрылды. – Бул дептерден окугандарынды эч кимге айтпа.

Бала мурдун шуу тартып, башын ийкеди.

– Кышкы күндүн кыскасы ай, кечтеген туралы. – Жанузак таза абадан кере жутуп, боз үйдөн чыккан кошокко кулагын төшөдү.

«Үкөм ай, түяксиз өттүң кыяндай,

Туурдугун калды жыйналбай.

Үкөм ай, борумдап чепкен кийбедин,

Боздотуп бирөөн сүйбөдүң!»

– Эжеси келген туралы, – Жанузак бирөөгө жооп берип аткандай кобурана кошокту улантып укусу келбей көчөгө чыкты.

– Эмне отурсың бол жерде? – Чүрөк устакананын эшигин кыңайта ачып, Самак жалгыз экенин көргөн соң кайраттуу кирди. – Издебеген жерим калбады, райондогу балдарыбыз келип, сени сурап атышат. Жиндинин да...

– Бас жаагынды! Жинди дебе! – Самак аялын тышка түртүп чыгарчудай жаалданды.

– Ии качантан бери... – Чүрөк тайсалдады. – Тиги... Абдыкеримдин...

– Абдыракмандын!

– Ооба, ооба, Абдыракмандын жээндери келиптири. Анан... – Чүрөк өзүнөн өзү калтаарыды. Самак аялына кайрылбай тике басып, чыгып



кетти. Боз үйдүн жанындагы уландар чуру-чуу түшө өкүрүп, жигиттер келгендердин аттарын алыш атты.

– Жанузак кайда? – деди Самак оро-пара алдынан чыккан бирөөнөн чолуй сурап. – Чакырчы! – Өзү кайра устакананы көздөй басты.

– Эл келип атса, бул эмнөңер?.. Бир бөлмөгө камалыш алыш... – Жанынан етө берген аялы жалтактай күнкүлдөдү. Самак колун шилтеп, устаканага кирип кетти. Калгандары да кайра бат эле келишисти.

– Окуюнбу? – Бала чала чайналган боорсогун жуталбай күймөлө сурады.

– Оку, – Манап жоош унчукту.

– Байкабыл кана? – Самак балага карады.

– Азыр келет. – Бала тың жооп берди.

– Анда оку.

«...Мен армияга кетип кайра келгенче Айсалкын айылга эки-үч ирет келип кетиптири. Андан кийин каттабады. Окуп да, иштеп да бошбойт э肯 дешчү. Көргүм келди. Кыйналдым. Бирок кездешкенге, издегенге бетим чыдабады. Айылга мен үчүн келбей жүргөнсүп, үйүмдү сатып, башка жакка ооюн дедим. Бир чети атам менен апамдын баскан изин кыйбай эки анжы жүрдүм. Аңгыча Берди өлдү. (Чал Айсалкын шаарга кеткен соң бир тууган иниси Сулаймандын кичүү уулун келинчеги менен үйүнө киргизип алган.) Башкаларга ишенбей Бердинин жайын өзүм даярдашып аттым эле, Айсалкын келди деген кабар мага октой тииди.

– Топурагы жакшы экен, мени эле көөмп койсоңорчу... – дедим бир оокумда берки экөөнө. Экөө бозо ичип, эт жеп отурушкан.

– Антчү эмес, – деди кырдуусу, – гөр менен ойнобойт. Анты бар.

– Оюна келгенді ойсуратты. – Жашыраагы ачка жүргөндөй үзүлүп-түшүп ичип-жеп атып, кол шилтеди.

– Даам сыйып, эс ал. Кара жумушка күч керек, – деди кырдуусу (аттарын атайын жазбадым). Болбодум. Ошол эле күнү айылга: «Жинди даяр мүрзөгө жатып алыш, көмгүлө» – дептир деген сөз тарады. Алар кандай айтса мага баары бир эле. Анткени акыл-эсимди Айсалкын бийлеп, анык жиндидей денгиреп калгам. Баса, айылдыктар Айсалкындын бактылуу болгонун төмөндөгүдөй уу-дуу кеп кылыш атышты.

– Күйөөгө чыгаары эле калыштыр байкуштун! Иши ордунда, жашоосу мыкты экен.

– Атасынын бүт чыгымын өзү көтөрдү, онойбу.

– Зооттон иштегендер жакшы табат тура.

– Окуп да атыптыр. Атасы үчүн Сулаймандын тукумун бүт бакпадыбы.

– Байкуш Бердинин эркек баласы болбогону менен багы бар экен. Айсалкын ай сайын баселкесин жиберип, ийинин тоздуруп, тамагын өксүтпөдү. «Айсалкынымдын үй-жайын, баласын көрсөм» дечү, ушунусу гана ишке ашпады, маркумдун.



– Бири кем дүнүйө деген ошол. Багы ачылсын Айсалкындын.

Чалга топурак салғандан кийин эч жакка кайрылбай үйгө түз келдим да адатымча каалганы ичинен бекитип, көчөгө чыкпай, үстөмөндөп жатып калдым. Чалдын жетилиги өткөн күнү түндүн бир оокумунда эшик тырсырдыс чертилди. Адеп элейе анан жиним келип, жуурканым менен башымды ороп жата бердим. Бир жолу да түндүн бир оокумунда эшик ушинтип чертилип, (армиядан келгенимден кийин) жүзүнөн кан таамп, кызып алган Самак келген. Кандай болсо да келгенине кубангам. Бирок жарым саат өтпөй үйдөн кууп чыккам. Ырасында анын айтканы да жүйөлүү болчу. Адам аталган соң очор-бачар үй-бүлө күтүш парз эмеспи.

– Абыракман, – деди Самак, – сага зарыл иш боюнча келдим.

– Айт, – дедим олуттуу сүйлөгөнүнөн улам кулак түрө.

– Сени менен тендердин баары экиден-үчтөн балага ата болдук. Сенин да балаң ойнош керек үйңдө.

– Ушул элеби?

– Ушул оңойбу?

– Кимге үйлөнөйүн? – Кенеш сурагандай карадым. Чындыгында үйлөнүү жөнүндө буга чейин деги эле ойлобогом. Иштин оңуту келгенине Самактын көңүлү көтөрүлдү.

– Кайын эжем Чүрөктөн эки жаш улуу. Турмушка чыгалек. Күйөө жолдош болуп барганда көргөнсүн. Боюң бийик, сымбаттуусун. Кичине эле...

– Оң колунун манжаларын өйдө көтөрүп, серепчилип койду. – Чапчаңдык да, – кайра мени жайкай күлүп, попуросун алыш чыкты. – Ошого эртең эле жуучу жиберели, кандай дейсин?

– Кыз макул болобу?

– Болбогондо... Күйөөгө чыгалбай жүрбөйбү. Айсалкынга окшоп, сени шым кылбайт. Акылдуу.

– Жогол! – Чапчан турдум. – Чык үйдөн!

– Ой, кантесиң? – Самак шашкалактады. – Мен сага жакшылык каалап...

– Жогол! – Аны жакадан алыш, тышка ныгырдым. – Өзүндүн шым экенинди билбейсин, жогол!

– Өз убалың өзүңө! – Үстү-башын ондонуп, сөгүнүп кете берди. Эшикти тарс жаап алдым.

Эми да эшикти тырмалап, Самак келгендей туюлду мага. Акыры тажаганымда түйүлүп туруп, каалганы ачып жиберип, денгиреп калдым. Кутум кирди үйгө.

– Эмне турасын? – деди дирилдеп. Тизесине жыгылып өксүдүм.

– Өйдө бол, – деди шыбырай. Үнүнөн улам анын да өпкөсү көөп турганы билинди. Турсам эле бейишим көздөн кайым болчудай этегине чөгүп, козголбодум.

– Өйдө бол, – деди экинчи ирет.



– Кетпейсінбі? – Бала чагымда Кара-Сазда жалғыз үй тоок багып турғанда апам байкушту тұтқақтап: – Айылчылап кетпейсінбі, ыя? Үйдө са-мын, туз барбы? Мени жалғыз калтырбайсыңбы, ыя? – деп сурай берчүмүн. Ошондо да Айсалқын кетип калабы деп ошондогудай айлам куруду.

– Эртең кетем, – деди дирилдеп. Кайрадан өксүдүм.

– Болду! – Айсалқыным чекемден сылап, мандайымдан өптү. Өзөгүм ерттөнсө да өзүмө келгенсидим.

– Сени издейин дегем... – Үнүм актанғандай чыгып, өзүмө-өзүмдүн жиним келди.

– Акырын! – деди Айсалқын бирөө тыңшап турғансып. Экөөбүз тең өйдө болуп, ичкерки үйгө кирдик.

– Кел мындай отуралы, – деди ал. Эски жығач керебетке көчүк бастык. Анда үйдүн ичинде керебеттен башка буюм жок эле. Бейишим колтугума кирип, башын ийиниме жөлөдү. Ушул күнгө чейин Айсалқыным жөлөнгөн сол ийинимди сылап коюп, аны менен сүйлөшкөнсүйм. Ал жанымда эле ийиниме жөлөнүп отурғансыйт.

– Үйүндү сатпа, – деди бир оокумда.

– Макул, – дедим.

– Жигиттердин келишимдүү кийингендери жакшы. – Айсалқыным айтаарын айтып алып, кандай кабыл алат дегендей чочулады.

– Жарайт, кийинейин. – Жандилимден жооп бердим.

– Колундан келсе үй сал. Огородуң жакшы...

– Жарайт, бирок үйдү әмне кылам жалғыз башыма?

– Жалғыз әмессин... – Ал демигил турду.

– Кетпейсінбі? – Өрөпкүй чоктонуп кеттим.

– Жок, эртең кетем. – Мұңайым, жоош унчукту.

– Өмүр бою жалғызмын. – Шаабайым суүй мемиредим.

– Үйлөн!

– Кимге?

– Кимдир бирөөнө...

– Көнүлүм чаппайт. – Чынымды айттым. Кутум дымып, буулуп турду. Жерге чөгөлөй калып, тизесинен кучактап, көкүрөгүнөн аймалап: – Таштабасан, кетпесең? – деп бар жалынычымды, бар өтүнчүмдү төгүп, буркурадым.

– Кой эми, жетишет, – деди далыма колун коюп: – Өйдө бол! Жигиттин аялга жалынганы жакшы әмес! Өйдө бол! Сен таштагансың мени! Болгондо да топураган той күнү таштагансың. Аны кечирип, алдыңа келдим.

Өзүмдү-өзүм башыма ургум келди. Өзүмдү-өзүм жарыкчылыктан жоготкүм келди. Бирок ал жолго басалбадым.

– Эмнеге кечирдин? – Үнүм өлүмсүк, жанчылып чыкты.

– Балаң бар... – Жылмайып, жылмайбай тез сүйлөп, нымдуу кирпигин мага кадады. Көзүмө әч нерсе көрүнбөй (Айсалқын да) селейдим. Ошон-

догу бакытымдан, кубанычымдан түк ажырагым келбеди. Бир эсे тагдыр мени Айсалкын аркылуу тамашалап аткандай туулду.

– Кантип балалуу болуп калдым? Кана? – дедим эсимди жыя эки жағымды кайсалактап.

– Жинди, – деди Айсалкыным қулагымдан кетпеген дирилдек, жылуу үнү менен сөөмөйүн мурдумдун учун тийгизип, – үчкө толуп, төрткө кетти. Заводдун бала бакчасына калтырып келгем. Сага окшош, жиндим. Кудум эле сен.

Сүйлөй албай өпкө, жүрөгүм эзилип, ый аралаш бейишимди өпкүлөдүм.

– Жетишет. – Жумшак көңүлдүү унчукту ал.

– Кантип төрөдүн? – дедим сөз табылбай калгансып.

– Жинди! – Айсалкыным шыңкылдап күлдү. Мен ага кошулдум.

– Кетейин, – деди ал.

Заматта денем курушуп, күбүргө түшкөндөй чыйрыктым.

– Кайда? – дедим үнүмө өзүм муунуп.

– Шаарга, балага! (Ылдый карады.)

– Эмнеге ээрчите келбедин?

– Экөөбүздүн айыбыбыз ачылып, өлгөндүн үстүнө көмгөн болмок. Баланын ақыл-эси жетилгенде бизди өзү таразалаар.

– Ачылсын, баш кошуп, үчөөбүз үй-бүлө болуп чогуу жашайбыз! Уулум бар дечи! Таштаба мени? – Кайрадан жалоорудум.

– Сен таштагансың. – Бул сөздү мурункусундай женил эмес, ныгыра айтты. Ушул турушунан мени эч качан кечирбесин түйдүм. Аялдык аброю үстөмдүк кылышпай, муздай ката түштү.

– Чыгайын, узатпа, – деди. Үндөбөдүм. Үндөйүн десем үнүм чыкпады. Бирок артынан сенделе бастым. Кородон чыга берген жерден чыдамым жетпей көтөрүп алдым. Унчукпады. Унчукпадым. Көкүрөгүм алоолонуп, күйүп баратты. Чон көчө менен эмес, арыкты бойлой тигилген ак теректерди аралай өтөөр элек башта. Ошол жолубузга түштүм. Өтө эле жай бастым.

– Чарчадыңбы? – Муңайым үн катты ақыры.

– Жок!

– Балабыз бар экенин оозундан чыгарба.

– Өлгөнчө чыкпайт. – Ошондо ойлонбой убада бериптирмин.

– Мени издебе.

– ...

– Эмне унчукпайсың?

– Айтканыңдай болсун.

– Үйүндү сатпа.

– Мақул. – Кайрадан унчугушпай калдык.

– Жеттик, – деди бир маалда колумдан түшүүгө аракеттенип. Мен жерге түшүргүм келбей кучагыма дагы кыстым.



– Ақырын, жинди, – деди кулагымдын тұбұнөн аста шыбырап. Жылуу илеби жүрөгүмдү жарып жиберди. Кучагымдан чыгарбай үйдү көздөй бурулдум.

– Токто! – Өтүнө ыкчам унчукту. – Кецирип кой? – деди ұздұқ-создук құбүрөп. – Жакында күйөөгө чыккам. Кабарлашканча атам өлүп кетти.

Жерге кандай түшүргөнүмдү билбейм. Далдайып туруп калыпмын.

– Кош бол, Абдыракман! – Колун сунду, албадым. Бир аз күймөлө калып, басып кетти. Тура бердим ошол жерде. Адетинче бөлмөсүнүн чырагын күйгүзбөдү. Жаттыбы, жокпу билбедим. Тура бердим ошол жерде...»

– Кызык. Ойго келбеген кызык, – Самак жалғыз отурғансып қүнкүлдөдү. – Эмнеге жинди деп жүргөнбүз?

– Жинди дегениңер менен тазаңдардан естүү дечү атам. Ишенбей құлчүмүн. – Жанузактын үнүнөн өзүн күнөөлөгөнү туюлду. Деги эле отурғандардын баарынын жүзүнөн «көзү тирүү чагында ак дилин, адам-керчилигин, жупунулугун эмнеге баалабадық» деген өкүнүч шооласы чачырап турду.

– Оку бала! – Самактын чыдамы кетти. – Баласынын дайынын билели.

– Ооба, ооба, аман болгой эле баласы, – Байкабыл Абдыракмандын баласынын кайда экенин дептерди окуп аткан Сүйүмбай билчүдөй анын жүзүнө суроолуу үнүлдү.

«...Ушундан баштап канча күн өткөнү эсимде жок. Балам көзүмө ар түрдүү элестеп, чыныгы жиндидей делбирттеп жүрдүм. Жерде жаткан жалбырактарды оё басып, таштарды учура тебээр элем. Адам эмесмин-би, ақырындап эсимди жыйып, Айсалкынымдын кулак кагыштарын иргештиридим. – Айтса, айтпаса төгүнбү, балам турса үйдү сатып, аны тууган-уруксуз, жети атасын таанытпай, журтка белгисиз калтырамбы? О жок! Жок! – дедим жүрөгүм куушурула тумчугуп. Уулум Айсалкыным айткандай ақыл-эси толгондо алтын казығы – өз коломтосуна кайрылат деген үмүт мени шыктандырды. Балам келгенде суурга окшоп кепеден чыккандан намыстандым. Атам жинди эле эмес, айлада жок жалкоо, жашоого жөндөмсүз экен дебейби. Үйдүн фундаментин түптөгөн күнү айылдаштарым, туугандарым, досторум чогулуп келип: «Жалғыз башыңа олчойғон үйдү эмне кыласың? Акчанды түгтөлбай атсаң жер кыдырып, эл тааны. Жаныңды жыргат. Эртең бөтөндүн колуна өтчү огороддо кепе турабы, алтын сарай турабы, айырмасы жок», – дешти. Айтканымдан кайтпай үй салууга баш-отум менен кириштим. Үйдү бүткөн соң убадан тайып (Айсалкынга берген) уулумду издемей болдум. Көргүм келди, дегдедим.

Баса, үйүм бүтүп калганда шамдигерге жакын Жанузак Бычан «досун» сойкусу менен ээрчитип келди. Максаттарын түрпөттөрүнөн түшүнүп, үйгө киргизбей короодон кабыл алдым.



– Оо, Абдыракман мыкты иш жасады, – деди Жанузак мени жайкай барбалактап – өнөрлүү өлбөйт дегендей колунан келген иштин майын чыгарыш моюнга парз тура. – Мурда оозунан: «Мынча чоң үйдү эмне кыласың? Тарамыштай тарапып бүттүн» – дегенден башка сөз чыкчу эмес.

Бычан менен сойкусу көтөрүп келген баштыгын тытмалашып, усталар тамактанчу талдан жасалган үстөлдүн үстүн жайнатып жиберди.

– Бул эмненер? – Жипкирсем да адеп сактап, жооп сурадым.

– Үйдү майлайлы... – Бычан ыржая Жанузакка карады.

– Ооба, ооба, ошентишин. Кадырлашып турганга не жетсин. – Жанузак кыйпышыктай жалтактады.

– Буларынды тургуда албайм, Жанузак, – дедим кептин ачыгына өтүп.

– Адамдын кадырын адамча жашаган киши билет. Карыганча калжаңдап, өзүн тааныбаган Бычан менин үйүмө киргенде машаяк болобу?! Жанбакты, жанбезерге босогомуду аттаптай!

– Ойлончу, – Жанузак мага жан тарткандай күйпөлөктөдү, – жалгыз отурганиңча булар эрмек. Чайың кайнатылуу, кириң жуулуу дегендей...

– Унчукпа, буларга арачы түшкөн сенин акыл казынаң да чамалуу экен. Жакшы катынга туштугуп, калдайып турасың. Кана айтчы, Жийдени сызга отургuzган Бычаның кимди аяйт? Башына калканыч издеген сениби? Мындан ары бага турган мениби? Мукай чалдын арбагы урсун, буту-колдуу мунжуун! Жоголгула! Алтыла, уурулук, алдамчылык менен тапканыңарды, бошоткула үстөлдү! – Үчөөнү сүйлөтпөй кууп чыктым. Жанузак Жийденин атын укканда тайсалдап, үн чыгара албады. Жийденин мен билген тиричилиги көбүргөндүү жайытта ныксыраган жылкыга карышкыр тийгендей көз алдымга тартыла түштү.

Ошондо адатымча апамдын бейитине баргам. Бейитке бет маңдай отуруп, бүкшүп жаткан ички бугумду төксөм мээм тазарып, сергип калаарым чындык. Ал жолу да бейитти күсөп, апамды сагынып бардым. Кааш каарарып, керимсел жүрүп турган. Тегерегин алабата баскан Седептин мүрзөсүнүн жанында үңкүйүп бир караан отуруптур. Абайласам Жийде экен. «Седептин тириүүсүнде сыр чечишпей, молосуна неге чөгөлөйт?» – деген ой кылт эте, бир эссе таң калып, шырп алдыrbай апамдын бейитине өтүп кеттим. Арабыз чукул болгондуктан Жийденин сыздаган муздак кобуру чогуу-чаран кулагыма куюлуп атты.

«Эми кантем, – деди ал айласы түгөнө оң колу менен молонун этегин жаба өскөн саргайган сойгок чөптөрдү жапыра сылап, кызы жаны эле отурган окшойт. – Алар эртең келишет. Ушуга чейин бардыгын сенден көрүп, сени каргап-шилеп жүрбөдүмбү... Айжаркын, акзаада турбайсыңбы. Мени кечирип кой, Седеп? Сен андан убагында кутулдуң. Көңүлүң да калбады. Жамандыгын сезбедиң. Сага баш уруп, бүгүлүп турган чагында кете бердин. Акылдуулугуңа жараша бактылуу экенсин. Баш ийдим сага. Балдардан кол үздүрбөй үйгө жөнөтүп турчу элен... –

Жийде эки санын мыжыга үздүгө солуктады. – Эмне дейм эртең? Бұғынкү күнгө чейин чылгыйлыгын башка бирөөлөрдөн көрүп, азғырылып жүрет дебедимби. Жаңы босого аттап, жаңыдан тұтұн булаткан кызым жер карат калат го кайындарынын алдында. Абысын-ажындары, күйөөсү эмне дейт? Нускасыз бұлөгө туштугуптурбуз дейт да кайын ата, кайын энеси. Жетеси жаман деп кыял-жоругунан, басқан-турғанынан сөз чыгарбайбы кызыымдын. Так ушу күнч, ушундай кыйчалышта кеткенин карабайсыңбы төбөң түшкүрдүн. Үч күн тұра тур дедим... Эки күн тұра тур дедим... Жок дегенде жарым күн тұра тур дедим... Кудаларың кулдук уруп, үйгө киргенче тұра тур дедим... Болбоду. Каараып-тұнөрүп, жоопко келбей баса берди. Кечке шалдайып, эсим ооп отуруп, кокуй Седеп өлбөй кал деп сени көздөй жүгүрдүм. Кеч болсо да сенден кечирим сурайын дедим. Айжарқындығынды билсем да ичи тардық кылчумун. Аялмын да. Кантсе да койнумда жаткан эрим эмес беле. Эми эмне дейм эртең? Эри таштап кеткен салбар катындын кызы экен дебейби. Үч күн тұра тур дедим... Эки күн тұра тур дедим... Жарым күн тұра тур дедим... Болбоду. Тун кызынын жакшылыгында тике туруп, куда тосуп, куда узатып, кыз-күйөөсүн маңдайынан сүйүп, дөлөт күтүп, калдайып отуруп беришке ынабады какшаал».

Жийде пастап ыйын токtotуп, анан оюна эч нерсе коошпогондой үн-сөзсүз нестейип отурду. Мен да о баятан бери Жийде арыз-муңун мага төгүп аткандай апама айтчу көйгөйүмдү унұтуп, аны менен кошо нестейдим. Бир оокумда айыл тараптан ичип-жеп үргөн иттин үнү угулганда гана жер таянғандан талықшыган колун тизесине алып, эсин жыйды. Айдын жарығы теребелди буурулданта тоо тараптан кеч күздүн сыдырымы уруп турған. Ит дале ичип-жеп үрүп атты. Жийде ордунан созулунқу туруп, электр шамдары жылтылдаган чакан кыштакка көз чаптырды. Тоо этегиндеги чопо дөңсөөдө турған кыштак ага канат-бутагын керип келаткан шаарчага окшоп кетти. (Чындығында бул көрүнүш мага ошондой туюлчу.)

– Кош, Седеп! – Жийде бар ықласы менен эңкее калып, мұрзөгө таазим этти. – Кош бол! Эми келбейм! Бардығыбыздын жатчу жайыбыз ушул. – Ақыркы сөзүнөн бир тике сестенгендей бет алдын төнө тиктеген боюнча кыштакка кетчу бир таман жолго түштү. Тартына басып, артынан келаттым. Ушул тапта иттин ичип-жеп үргөнү кайрадан жаңырды. Ага башка иттердин үнү кошулуп, айыл ичи чуру-чуу түштү. Жийде кемселинин бүчүлүгүн кармалаган боюнча селее калды.

Жийденин өткөн өмүрүндөгү башынан кечиргендери айылдаштарынын баарына белгилүү го. Согуштан кийинки эл каттоодо анын бойго жеткен чагы эмес беле. Бизден улуу болчу. Бычанды да жашы отузду апчып, толуп турған учурунда көрбөдүкпү. Райондун борборуна жақын жайгашкандыктан эл каттоо алгач биздин айылдан башталбады



беле. Алчандаган жээрде ат минген Бычан эки жигитти ээрчитип айыл аксакалы Муказ чалдыкына түшкөндө Жийде казанга нан жаап аткан. «Абыракман, кир жууйт элем, жардамдашчы», – дегенинен алыштан суу ташып берип жүргөм.

– Мына, көрүп турасынار балдарым, – деди Муказ ата үзүл-кезил кобурап – ушул үчөөндөй бой тирешкен эки уулум пронттон кайтпады. Үйлөнгөнгө үлгүрүшпөгөн. Кайда калгандары белгисиз. Алар ат жалында жүргөндө алдагы тизменөргө неберелеримдин улам бирин жаздырмакмын. Эми ушу... Кызым экөөбүз калдык. Бул тентектин аты Абырмакман, коншубуз Шооруктун баласы. Атасы ыраматылык, согушта өлдү. Энесин да узатып, очогун сактап, түтүн булатып отурат, байкушум, – деди мени да эсинен чыгарбай тааныштырып. – Төрүнөн гөрү жакын чалды каттап эмне кыласынтар... – Көрпө тебетейин башынан алып, жанына койду.

– Эченчи жылкысыз, аксакал, туулган жылыңызды айтыңыз? – Бычандын жанындагы кер мурут жигит кадалана сурады.

– Ээ, балам, жылым жылкы экен, токсондун жетисинин ашын ичип атам.

– Чайга караңыздар. – Жийде дасторкон жайып, булоолонгон ысык нандарды табакка додолонто койду.

– Бактың ачылсын, балам! – Муказ ата бата берип, былкылдаган ысык нандын четинен үзүп, оозуна салды.

Ошол күндүн түнүндө айыл иттери дал ушинтип ичип-жеп үрүп, топураган күндүзгү үчөө коншу айылдан кайтып келатканда аттары жүрбөй калганын айтып, Муказ атанаңына түшүшкөн.

– Аттарынтар ақылдуу экен. Балдарым келгендей болду, – деген Муказ ата бапырандан.

Эртеси эртең менен короонун бурчундагы жер очоктун жанында са-моордун отун тутантып аткан Жийденин жанынан ээр токумун көтөрүп өтүп баратып Бычан: «Түндөсү келем» – деп айтканга үлгүргөн. (Бала чагымда делебелүү шыбырларды кулагым магниттей тартып алчу.)

Ошентип кез-кез айыл иттери чуру-чuu түшүп, ичип-жеп үргөндөн кийин Жийде атасына шырп алдырбай алтыга тышка чыкчу да, Бычандын кучагына орончу. Көп узабай Бычан Муказ чалга жуучу жиберип, егер Муказ ата туура тапса бала ордуна бала болуп, үйүнө кирип берээрин айттырды. Бычандын атасы согушка чейин эле өлүп, энеси эрге тийип кетиштири. Өзү балдар үйүндө чоноюоптур. Борбордон чоң окууну бүтөөрү менен биздин районго кызматка келиптири. Бул тактама айылга жуучу келээр замат тараган.

...Жийде кыштакка жете бербей куурайдын дүмүрүнө чалынып жыгылды.

«Соолгурдуку, жол кайда чалган?» – Ордунан туруп, этек-женин күбүндү да жолдон чыгып кеткенин билди. (Бирок менин учасына жабышкан уйгактай артынан келатканымды сезбеди.)



«Жарым күн байырласа башы жарылат беле, – чарық жиптин бир саптам ұзұндусындей өлчөлүү көрүнө калып, кайра караңтылыкка чөккөн туура жагындағы жендей жолду боолголой тиктеп, бейиттин жанындағы арманын кайрадан күбүрөй төктү. Кызызы, түн ичиндеги коркунучун, өкүнүчүн басмырт жумшак үнү менен алыстатайын деди окшойт. «Жок дегенде кудалар үйгө киргенде келип, ата өндөнүп отуруп бер дегениме көнбөдү. Тагдыр мени оң калчадыбы, сол калчадыбы, билбейм. Жашообуз ойдогудай болсо дедим, кемчиликтерине көзүмдү жуумп сыйладым. Күч күйөө болуп жүрүптүрмүн деп төрт жылдан кийин сөз козгоду. Шылтоосу да... Күч күйөө болуп атамдын аягына аш салыптырбы, тескерисинче, атам мойнуна мингизди. Ал учурда эки балабыз бар эле. Атам байкуш бактылуу экен. Чыр-чатағыбызды көрбөй тынч кетти. Кийинчөрәэк Бычандын башын Седеп айландырып жүрөт дешти. Уккандарымды женемдин сүрөөсү коштоп, түтөгө Седептикине жетип бардым. Седеп байкуш ак да, көк да дебеди. Кулак жапыра бүрүшүп туруп берди. Айтаарымды айтып, дээримди деп, тилимдин жетишинче кордоп, көксөм сууду. Арадан жылдар өтүп, Бычан экөөбүз беш балалуу болдук. Седепти үн чыккыс мылтык таап атып жибергим келчү. Анын көзү тазаланса Бычан оңолот деп жүрбөйүмбү, курган жаным. Седеп да ажал талты. Анан эмне болду?...»

Жийде эми кыштактын дал ортосундагы чоң жолдо илен-салаң келатты. Менин сокур сезимим сымал терезелердин улам биригинин жарыгы өчүп, иттердин ызы-чуусу кан буугандай токтоду. Тээ бир убактарда иттердин ызы-чуусу жандуйнөсүн бүлүк түшүрүп, өрөпкүчү Жийде азыр бир иттин да кынк этпесин тиледи. Тилегин чочулай басышынан түйдүм.

«Кимdir бирөөлөр көрсө шордуу Жийде дебейби» деген ой жүрөгүн мыжыгып атканын билдим. Акыры ал кадамын тез-тез шилтеп, тамынын ирекесин аттады.

– Апаке, ов! – деди алтынчы класс окуган кенжеси астанадан өнүп чыга калгансып, астын торой. – Телеграмма келди! Кубат байкем эртең келет экен!

– Оозуна май! – Үйгө кирүүгө дарманы жетпегендей калдайган ачык каалгага жөлөнө босогосuna отура калды Жийде.

Ушул убакта айылдын аягынан чыккан бир иттин үнүн адатынча бардык ит коштоп, көчө кайрадан ызы-чууга толду. Жийде босогодон жайбаракат туруп, эшигин жаап, терезелеринин пардаларын биринен сала бириң тартты. Анын элпек кыймылы менен саал күлүмсүрөгөн муңайым жүзүнөн төмөнкүлөрдү окудум: «Акылы болгондо алиги жаман эртең куда аталып, калдайып капшытта отурмак. Бул бетпагы колдон биротоло жулуп алды. Муну менен байланышканы балдарын бала, үйүн үй дебеди. Жарым эс немени үч күн түгүл, үч saatka күттүрбөй мурдунан жетелеп кетти. Башы баш, бағалчагы кара таш! Эл бар, эриштеш тууган

бар! Ага эмнеге эңшерилем! Сонуну тараган күнү соодасы жүрбөгөн соодагердэй баш пааналаар жай издең, бозуп калаар. Босогомду аттатпайм экинчи. Ата да, эне да болом балдарга. Башта эле ушундай эмес беле. Эптеп карааны жүрчү. Ошол караанын кадыр-колко кылды урган. Алиги бетпактын түрмөгө нечен түшкөн ууру баласы, төбөсүн кандаар «Бычаштын». Менин бир кирпигим сыйнбайт, балдарым мандайымда, үйүм үстүмдө. Астыма кудагый деп кол куушуруп, кудаларым келатат. Эртең Кубатым келет армиядан. Үйдүн куда тосчу эркеги, кыздардын тирөөчү ошол. Бала чоңоюп, барк күтөт деген ушул».

Эртеси Жийдеден кол кабышымды аябай, кызматын кылдым...»

– Коё турчу, бала! – Жанузак көйнөгүнүн бүчүлүгүн чечип, бет аарчысы менен чекесин сүрттү. – Үйдүн ичи үтпөнүп кетти. Эшикти саал ача тур.

– Эшикти ачкандан көрө тышка чыгып эс алалы, – деди Самак. Отургандар илең-салан туруп, тышка чыгышты. Бирок Самак ордунан козголбоду. «Айсалкын!» Жүрөгүн кусалык бийлеп, ээн устакананын ичинде өспүрүм чагындагысындай солкулдан ыйлагысы келди. Кыроо төнгөнсүп, бозоро түшкөн карегине күрөң тыш калың дептерди ынгайсыз кармалаган Сүйүнбай тунарыктай илине калып, эсин жыйды.

– Сен тышка чыкпадыңбы? – деди жөнсалды сурап.

– Тышта суук экен. – Бала уялгандай басмырт жооп берди.

– Дилгиремдердин бирин калтыrbай Кубандын Сатары уруп келиптири. – Тыштан кирген Манап өз ишин так бүтүргөнүнө корстон сүйлөдү. Дилинде дептерди окушту улантсак деген купуя дегдөө турду. Бардыгы түгөл чогулду. Жанузак Абдыракмандын шаардан келген тун жээнин ээрчите кирди. Сүйүнбай эскермени суратпай окуй баштады.

«...Үйдү бүтөөр замат шаарга барайын деп жүргөм. Бирок үйүм үч жылда бүттү. Себеби усталардан анча-мынча гана көмөк алыш, бардыгын балам үчүн өз колум менен курайын дедим. Үй толук даяр болгондун эртеси эле конторго барып, башкы бухгалтерден ақыркы эки айдын акчасын берүүсүн сурандым.

– Кайсы эки ай? – деди ал камырабай табышмактуу сурап. – Эки ай түгүл эки жылдан бери үйүндү салып жүрбөйсүнбү.

– Эки жыл эмес, үч жыл салдым үйдү. Ошондон бери түнкү суугатта иштээримди унутуп калдыңбы?

– Түнкүсүн иштедим дебей уктадым де... – Сөзүнүн аягын бүдөмүктөнүп мени сыйыра карады.

– Көп сөздүн кереги эмне?

– Ырасында көп сөздүн кереги эмне. Сакалдуу башың менен калп айтып, менден айлык сурайсың. Совхозду өөнөгүң келет... – Мени тенсингинбей сен деп сүйлөп атты.

– Эй, бала, – куйкам курушуп, каным кайнады, – биринчиден, мен калп айтпайм. Экинчиден, айлыкты сенден эмес, совхоздон сурап атам же

деректирге кирейинбі, ыя?! Эгер эртеңкіге чейин эки айдын әмгек күнүн кылтыңдатпай эсептеп чыкпасан, сары ооздугуна карабай төбөңдөн жерге кагып жиберем, – дедим да әшигин тарс жаап чыгып кеттим. Деректир демекчи, эл айткандай андан айланса болот. Ал келгени совхоздун иши онолуп, жашоо жакшырды. Башкасын айтпаганда да көчөлөргө таш, цемент төшөлүп, өтүгүбүздүн жулугу ылайга чирибей тазардык. Жолчулуктун окуусун бүткөндөн кийин ар кайсы жумушта чөп башылап жүргөн Манаптын да баркы көтөрүлүп, жол менен суу түтүкчөлөрүнүн чону болду. Манап өз короосун теске салғандай эле карайт аларды. Мурда мурдун дердендетип көнгөн айрым актиpler деректирге айтам десең ийине келет.

Эки күндөн кийин кассирден акчаны алаар замат жолго чыктым. Оңдой берди болуп, аялдамага жетээр менен автобуска отурдум. Бирок эки күн кечке таң заардан кызыл күүгүмгө чейин шаардагы мектептерди кыдырып жүрүп, уулумду үчүнчү күнү түштө таптым.

– Ал биrinчи классынار эченчи кабатта окуйт? – деп сурадым окуу бөлүмүнүн башчысы жаш жигиттен.

– Төртүнчү кабаттан онго бурулунуз. Каалгасында жазылып турат.

– Ырахмат! – Төртүнчү кабатка көтөрүлмөгүм төрт күнгө созулгансып, тизем калчылдан муунум бошоду. Өткөн эки күндө тамак да ичпесем керек. Каалганы тиктеп чай кайнамдай турган соң конгуроо кагылып, балдар тышка чыкты. «Кайсынысы?.. Кайсынысы?..» Жүрөгүм дикилдеп, алкымымда турду. Адеп жанымдан өткөн кыздан: – Абыракманов кайда? – дедим.

– Тумарбы? Азыр! – Кыз кайра класска жүгүрүп кирип, уулумду ээрчитип чыкты. Сүрөтүмдү көргөнсүдүм. «Байкуш Айсалкыным!» Денем ерттөй жанып, эмне дээримди билбей калдым.

– Айылдан келдим, – дедим аны тиктеген боюнча абдаарып.

– Сиз кимсиз? – Бала тандана көзүн ойноктотту.

– Мен... Мен бирөөнү издең жүрөм.

– Балаңыздыбы? – Олуттуу сурады.

– И, ооба, баламды... – Женилдене түштүм.

– Өз балаңызды тааныбайсызыбы? – Мени жактыrbай карады.

– Жүрүчү – дедим, – тышка чыгып сүйлөшөлү. Баш чайкабай бойтоңдой ээрчип келатты. Сөздү кандай баштаарымды билбедим.

– Балаңыз кайда эле? – деди уулум суроону биrinчи узатып.

– Шаарда.

– Кайсы мектепте?

– Мектебин билбей издең жүрөм.

– Аты ким?

– Тумар!

– Тумарбы? – Карегин жайната, мага тигилди. – Менин атым да Тумар.

– Көзүмө жаш тегеренип, жанымда эле турган баламды боорума кыса



албай, ал турмак колумдун учун тийгизүүгө акым жоктугунан тозокко түшүп турдум.

– Анда мага бала бол! – дедим күтүлбөгөн өтүнүч оозумдан балп этип. Уулум мени алая карады.

– Мени өз атам издең келсечи?..

– Өз атам дейсиңби?.. – Бүт тулкум бириндең кеткенсип шалдайдым.

– Ооба, өз атам! – Тумар сыймыктана айтты. – Издейт да... – Жылмайды. Жылмайышы Айсалкынымды элестетти.

– Атаң кайда? – Үнүм ыйлап аткан кишиникиндей чыкты.

– Билбейм... – Уулум ийнин куушурду. Жүрөгүм жарылып кете жаздады.

– Үй салып атам, – дедим. Ал таң калгансыды. Кайсарлыгыма жиним келди.

– Үйүнүз кайда? – деди чоң кишидей каадалуу сурап.

– Айылда... Уулумдуку...

– Уулунуз табылган жок да.

– Баары бир табам... – Конгуроонун үнүнө жалгаша жүрөгүм жулунгансыды. «Кетет эми...» Күйүп турдум.

– Сабактан кечигем.

– Бар... Барагой...

– Жакшы калыныз! – деди ал кетип баратып.

– Токточу, – дедим шашкалактап, – апаң барбы? – Ал башын ийкеди. Ошол тапта «Айсалкын» деген сөз мээмден атып чыкпаганына азыркыга чейин кубанам. Мүмкүн антsem, атаңмын десем баарын бүлдүрүп алат белем, ким билет. Мүмкүн бардыгы очор-бачар ордуна келээр беле?.. Аттиң десен! Деги эмне үчүн издебейм деп убада бердим экен кутума. Мандайымда турган баламды көкүлүнөн сылай албай өпкөм тешилгендей демим кыстыкты. «Баса, эрге тийдим дебеди беле...» – Чыйрала түштүм.

– Жигитсин да, – дедим жылмайган болуп, – жигиттер сөзгө бек болот. Экөөбүз гана эркектерче сүйлөштүк, туурабы? – Уулум башын ийкеп, жүгүрүп кетти. Ошол күнү түн киргенче мектептин тегерегинде сандалып жүрүп, эртеси айылга келдим. Боёк ала кел деп акча берген кемпирлер «шаарда боёк сатылбай калганын угуп, кейип-кепчиши...»

– Баласы бар экен да. – Байкабыл өзү уулдуу болгондой сүйүндү.

– Түшкө кирбеген жаңылык. – Эки бүктөлүп отургандан денеси талыкшыган Манап далысын күүшөй абдаарыды.

– Үйүн бүткөндөн бери он алты жыл өттү, – деди Самак ойлуу, – канча суулар акпады...

Оо бир кезде жандүйнөсүн козутуп, алекетин чыгарган изги сезими азыр да аны кайра жутуп алчудай кылыша калганына ызаланып, жүрөк калтыроосун, өкүмзарлана теске салды.



– Окучу, бала! – Жанузак чыдамсызданды. – Аягына чейин угалы, уулу тириүүдүр.

«...Ошол жылы октябрь айында эле кар оор жаап таштады. – Сүйүнбайдын үнү басмырт, чарчагандай чыкты. – Эртең менен эшиктин алдын күрөп атсам Байкабыл келип, – кечинде биздикинен тамак ич, – деп мейманга чакырды. Макул, жок дебедим. Ал да жооп күтпөй медпунктуна шашылып кете берди. Артынан карап туруп, «жакшы адам болду – деп ойлодум – жакшы да доктур. Жашаялметтигинен саал аксал жүргөнсүйт. Учуру келгенде жетилээр. Жалгыз Байкабылдын алаканын тиктеп ата-энеси менен он чактысы отурат. Чарба күтсө... Аялы илээнди. Өзү кечке ооруулулар менен алпурушат». Байкабыл чон көчөгө буруулуп кеткенче ушинтип үй-бүлөсүн электен өткөрдүм. Дегинкиси аялы менен ишим эмне. Илээндилигин ак пейили жууган таза аял эмеспи Кашымкан.

Кечинде короону тейлеп бүткөн соң үйгө кирип, апамдын сандығын ачтым. Сандыкта жыл сайын уулумдун жашын болжоп чогулткан ар кандай өлчөмдөгү кийимдер бар эле. Бири да чак келбесин билчүмүн. Чак келсе да кантип бермекмин?.. Ары ойлоп, бери ойлоп, бардыгын Байкабылдын балдарына берүүнү чечтим. Ушундан улам өзүмдүн беш-алты жашар курагым эсиме түшүп, күлүп жибердим. Анда азыркыдай молчулук кайда. Апам байкуш төркүнүң барам деп толук бир жыл камданган. Камданганда эмне, Ошту көчүрүп барат беле төркүнүң. Өзүнүн үстү-башын ондогончо ошончо убакыт өткөн. Эми ойлонсом ал 1945–1946-жылдар экен. Адеп көйнөк менен жоолук тапты. Кыйнаганда өтүк кыйнады. Чабалактап көпкө издеди. Айылдагы курдаш келиндеринин бут кийимдери бириники чон, бириники тар болуп, чак келбеди. Чагымда апам да жаңы көйнөк менен жамаачылуу өтүк кийгиси келбеди көрүнөт. Камылгабыз бүткөндө кашайып менин башыма малакай табылбады.

– Манаптын тебетейин кийгизип ал, жаңы тиктим, – деди Шакар апа.

– Жакшы болбодубу! – Апам сүйүндү.

Мага да сары чыт менен тышталган кыркма тебетей өзгөчө жакты. Мезгил жазга таяп, жер көктөнүп калган. Таякемдин да мага окшогон чыт курсактары бар эле. Барып, аз отурган соң алар менен ойногонго өттүм. Таякем курулушта кароолчу экен. Дүйнөдөгү жакшылардын баары ошол айланасы бакса дубал менен курчалган чон короонун ичинде жаткандай туюлду. Чай кайнаганча чалабучук жортуп чыктым. Машине, трактир, тактай, тайтуяк, арабанын сынган дөңгөлөгү, каамыт, ыңырчак, дөшү, тегирмендин ташы, соку, жаргылчак... Деги койчу, санак жеткис дүнүйө. Биздин келгенибизди уккан кошуналары биринен сала бири кирип (таякемдин кадыры болсо керек), апам менен учурашып, маркум таята, таэнемди эскерип отурушту. Мен ал-жай сурашкандардын бетимден өбө бергендеринен тажап, анын үстүнө мурда түшүмө кирбекен курулуштагы түркүн байлыкты толук көргөнгө кызыгып, тышты көздөй жымырылдым.



Таякем кечкурун бизди коноктомокко кой сойду. Шыйрак, бөйрөктөрүн отко куйкалап жеп жыргадык. Кемегеге жакын отуруп, тердегенимден башымдагы тебетейди алыш, жерге таштадым.

– Кой антпе, – деди иче-карын тазалап отурган тааженем, – булганат.
– Жата берсин, Манаптыкы, – дедим шарт жооп берип, – алар бай турат. Атасы да, эшеги да бар.

– Баары бир антпе, баш кийимди кор туткан жаман. – Тааженем ууртунаң жылмая, муңайым сүйлөдү.

– Чын эле Манаптыкы, – дедим моюн бербей, – апам сурап кийгизген.

– Бала да, эмнени түшүнөт... – Кобурдан улам тааженем экөөбүз тең артыбызды карадык. Апамды ортолоруна алыш, эки-үч аял туруптур. Апамдын эки бети алоолонуп, көзү жашылданып кеткендей көрүндү мага. Эмнегедир ыргып туруп, тебетейди ала койдум. Аялдардын деле кийимдери жарытылуу эмес, көйнектөрүнүн этектери, кемсөлдеринин чыканактары жамачылуу экен.

– Ўйтө кирип, чай ичките, – деди тааженем онтойсузданганынан башындагы жоолугун ондогулап. Жоолукту апам чаарыкерден карызга сурап, белекке алыш келген.

– Ботом, чайды ичиp чыкпадыкпы, – деди аялдардын бири. – Жумушуңду жасай бер. Кызыбызды сагыныптырыз, бада келгенче аркы-беркини сүйлөшөлү.

– Мейлинер... – тааженем ордунан туруп, чоң казанды очокко асты да, ичиндеги жарманын калдыгын жууй баштады. Мен тебетейди чекеге коюп, жүйүртө баса шишке сайылган экинчи шыйракты отко сундум.

– Эй, сен бүкүр чал болот экенсин, – деди таякемдин кичүүсү кыйыгыма тийип.

– Эмнеге? – Аны кекете карадым.

– Шыйрагың бүкүрөйүп бараттайбы. Чалкасынан карма.

– Өзүңчү?

– Көрүп турбайсыңбы. – Ал коломтого чыйт түкүрдү. Чын эле анын шишиндеги шыйрак түз куйкаланып атыптыр.

Биз таякемдикине эки күн конгондон кийин кетмей болдук. Ичимден бир жыл камданып келген жеризиге эки эле күн турганыбызга кейидим. Таякем биз кетээр күнү эртең менен мени чоң дүкөнгө ээрчитип барып, дүкөнчү менен ого эле көпкө сүйлөштү да мага бир тумак, бир допу сатып берди.

– Кол кесерин кийин берем. – Таякем бир далай акчаны дүкөнчүгө карматып атып, убадасын бекемдей сүйлөдү.

– Жогортодон койдурган. Сизди кыйбай... – Дүкөнчү ыңғырана сүйлөп, акчаны санабастан тартмасына салды.

– Ыраазымын! – Таякем тумакты мага кийгизип атып, менден бешбетер сүйүндү...»



– Тұнқұ конокторду кантебиз? – Жанузак әшикten әми эле киргесип, Самакка карады. Жанатадан бери эскермени тынбай окуп, таңдайы каткан бала эрдин жалап алып, тышка жөнөдү.

– Сен кайда? – Манап ал қачып кетчүдей обдулду.

– Суу ичиp келем.

– Тез!

– Кызыл ирикти союоп, аш даярдашсын, жигиттер менен катындарга айтып кой, – деди Самак. Анан тыштагы жумуштар менен иши жоктой жаңында отурган Абыракмандын жээнине кайрылды.

– Ии, Чоро, таякендin кандаи киши экенин сен деле билбесең керек?

– Жакшы киши болчу... – Чоронун бул жообу өлгөндөргө айтылчу жалпы сөздөй туулуп, отургандарды ыраазы кылбады.

– Маселен? – Манап Чоронун сөзүн улантысы келди.

– Балдарды, туугандарды, айылдаштарын жакшы көрчү. Калп айтпай ак иштегенді сүйчү. Биздикine барғанда сиздер жөнүндө ырахаттана кеп салчу. Оорусу, деги эле турмушу тууралуу эч качан арызданған әмес. Бардыгына ыраазыдай жүрчү. Көрсө, кан басымы төмөн экен.

– Баласын билчү белен?

– Жок. Укпагам.

– Шаарга, силердикине барғанда кайда кетчү эле?

– Билбедин... Сурабаптырмын. Апам бир жолу үйлөнсөңчү десе, өзүм да билем Зукеш деп койгон.

– Кайран досум... Кептин баары ошол сурабаганыбызда туру. Тирүүлүккө корстон экенбиз да... Пендечилик, адамкерчилик дейбиз... Ушул жерде отурган жоон тобубуз биригип, Абыракмандын көкүрөк байлыгынын бир үзүмүнө татыбаптырбыз. Кайран досум! Арбагы бизге ыраазы болбос! – Самак бармагын тиштей тұнөрдү.

– Окуюнбу? – Тыштан шашыла кирген Сүйүнбай чыйрак сурады.

– Оку! – дешти баары бир ооздон.

«...Байкабылдықы бапыраңдап жылуу кабыл алды. Менден бөлөк когу жок экен. Улуу баласы онго, атасы жетимиш бешке толуп, үй-бүлө экөөнү тойлотуп атыптыр. Билгендей белек ала келгениме сүйүндүм. Дастроқон четинде, сөз арасында Тумарым жүрөгүмдө отурду. Ошол кечте Байкабыл менден бир нерсе жөнүндө сурагысы келип, оозун нечен камдап, бирок капырдын кыялын бузуп аламбы дегендей аяр отурду да, ақыры үйүнөн узатып чыкканында чыдабады.

– Абыракман, байкашымча ичинде илдет бардай. Колумдан келген жардамымды аябайын, айтчы? – деди. Анын чын пейилден төгүлө кайрылганы жандүйнөмдү жыбыратып жиберсе да сыр чечпедим. Айсалкынымды аядым. Ага берген убадамдан тайгым келбеди. Эр күтүп кетсе да жинди менен жүзүнө көлөкө түшүрбөй, таза болсун дедим.

– Кечирип кой, досум? Менде әмне сыр. Көөденүмдө жүрөгүм туйлаганы менен кан айлантынан башканы билбейт. Бар турпатым, ички



байлыгым тышымдан көрүнүп турбайбы. Жинди кыялым кармаганда ушинтип түнөрүп калаарымды билесиң го. Күз өтүп бараттайбы, жа-кында оңолом, – дедим күлүмүш эте ырсайып, тамаша-чыным билинбей.

– Жок, – деди ал, – элден четтегенине көп болду. Көөлөгөн бушайманыңды эмнеге сыртка чыгарғың келбейт?

– Кудай акы, менде сыр да, бушаймандық да жок. – Жүрөгүм алкымымда туйлап демиккендиктен шыбырай сүйлөдүм. Көз алдымда уулум менен Айсалкын турду. «Күйөөсү ким болду экен?» – Ушул ой мәэме кылыйганда адатымча каарым бетиме чыгып, көкүрөгүм куушурула кысылды.

– Кош! – Байкабылга чапчаң карадым. – Бул суроого экинчи кайрылба!

– Антпе досум! – Анын байсалдуу, өктөм үнү мени тушап салды. – Сенини тулку боюңа жалгашкан дары менен кетчү илдет эмес. Өзүң кечире албаган олуттуу жүгүн бар. Бөлүш. Женилдейсин.

– Качан эле жаркырап жүрчү элем? – Оозума бир нерсе толтуруп алгансып, быкшып күлдүм. – Жашы жогорулаганда адам токтоо тартат тура. – Кайрадан Айсалкындын элеси маземди алып, жалгыздыкты көксөдүм. – Жакшы кал! – Шарт бурулуп баса бердим.

Ооба, эл айткандай жинди же жинди эмес экенимди кәэде өзүм да билбей калчумун. Ошо жолу да ошенттим. Ўй ичинен тулкумду коёр жер таппай өйдө-төмөн арыштап, сөгүнүп, кирпик ирмебей таң атырдым. Жинди болбосом сүйүү десе сүйүүнүн, бала десе баланын, дос десе дос-тун баркына жетет элем го. Достун шагын сындырганым – өзүмө балта урганым. Эми жашоонун кызыгы не? Бул дүйнөдөн жинди тейинче өтөйүн деген жыйынтыкка келдим. Ага да чыдабадым. Эртесинен баштап уулума деп кассага акча салдым. Уулума деп бак тиктим. Уулума деп мал күтүп, жер айдадым. Тарткан түйшүгүмдү, жанга баткан жалгыздыгымды уулум үчүн көтөрдүм. Айсалкындын күйөөгө тийгенин ойлогондо ақылымдан адашчумун. Ошондуктан, уулум менен кездешкенде аны сурабадым. Бирок баланы менин атыма жаздырганы үчүн төбөмө көтөргүм келчү. Байкүш акзаадам эмнеге мени сүйдү экен?.. Күйөөсү жакшы болсо сүйүүбүздү унуткандыр. Ооба, ошентти. Мени жек көрөөр... – Ушуларды ойлоорун ойлоп алып, кайрадан туталанчумун. Чала мага дечүмүн. Ырасында чала болуптур...

Уулума бат-бат кезигүүдөн айыбым ачылчудай бөжүп жүрүп, арадан жети жыл өттү. Бирок ушул жети жылдын ичинде шаарга канча ирет барганымды санабадым. Тышынан акмалап, тышынан бағып, өгөй атадан аны да Айсалкынды кызгангандай кызгандым. Жазгы көчөттөй дүркүрөп өсүп келатты уулум. Өзүм менен аны салыштырдым. Мен жетинчи классты бүткөн соң араба айдап, окубай калгам. Төрөлгөндөн со-гуштун тепкисинде термелип, ыйына жуундум. Жинди аталдым. Бирде ач, бирде ток болуп, каалаганыма колум жетпей, кабагым чындан ачылбай чоңойдум. Уулумдун жашоосунан меникиндей татаалдык байкалбады.

Курбалдаштары менен шатыра-шатман жүрдү. Ага жетинчи класска киргенинде сентябрда экинчи ирет жолуктум. Эртелеп келсе керек, мектептин короосунда туруптур. Укканга калп, мага чын Тумарым көрөөр замат жаземдебей тааныды.

– Салоомалейкүм! – деди ал мени утурлай басып, эски таанышындей.
– Кайдан жүрөсүз?

– Шаарга тууганчылап келгем, – дедим камаарабай. – Эс алганча басып жүрөм...

– Үйнүз бүттүбү? – деди. Жүрөгүм токтой түшкөнсүдү.

– Бүттү.

– Алибетте, сонун бүттү! – Сөзүн ырастай күлүп койду.

– Сонун бүткөнүн кайдан билесиң? Көргөн жоксун да, – дедим ичим элжиреп.

– Сиз туруктуусуз жана көксүз, ошондуктан үйнүз жакшы бүттү. Анын үстүнө балаңыз үчүн салгансызы... – Ата-бала жөнүндө сөз жүргөндө Тумардын чөгө түшөөрүн ушул жолу анык байкадым. Кийинки сөздөрү кулагыма кирбей ичим эңшерилди. Ордуnda Айсалкын туруп калгансыды. – «Көксүң, жинди! Көксүң... Көксүң...» – деп той башталаарда шарт бурулган мага ызаланганынан кекечтене айткан.

– Кайдагы туруктуулук... – дедим күбүрөп.

– Балаңызды таптыңызы? – Олуттуу сурады.

– Таптым! Кудум сага окшош! – Жообумдан селт эттим.

– Ошондой деңиз... – Мага тигиле карап, суз тартты. – Анын аты да меникиндей эмес беле, ыя?!

Селейип калдым.

– Кечирип коюңуз? – деди ал кайра жарк этип. – Илимде да, турмушта да окшоштуктар кездешет. Качан таптыңыз?

– Ошондо эле. Сени да атаң издеп жүргөндүр, – дедим көңүлүн көтөрмөккө.

– Койчу аны... – Уккусу келбеди. – Мен Төштүккө окшоп жердин жети катар түбүнө түшүп кетиптирминби? Жүрөм го...

– Ашыкпа, акыры табат.

– Биздикине жүрүнүз? – деди уулум күтүлбөгөн жерден жарк этип.

Муундарым төбөмдөн таманыма чейин бырчылдап, бөлүнүп аткансыды.

– Эмне ойлонуп калдыңыз? – Олуттуу сурады. – Жүрүнүз?

– Барсам болот эле... – Эсимди зорго жыйып, сөзгө келдим. – Бир сааттан кийин айылга автобус кетет. Белет алып койгом...

– Анда саламат болунуз. – Тумар таарынгандай кабагын үйүрдү. – Уулунузга менден салам айтып коюнуз.

– Макул, – дедим сүйлөгөндөн эрингендей эрдим араң кыбырап. Уулум шарт бурулган тейинче кылчайбай кете берди. Ошол жерде туруп, өпкө,



жүрөгүм эзилгенче ыйладым. Ушундан соң уулума мындан кийин кезикпейин деп чечтим. Кезиккен жокмун. Бирок мурдагыдай эле сыртынан ақмалап жүрдүм. Ал дагы Байкабылга окшоп, додгурдун окуусуна кирип, аны бүтүрүп атканында жакында эле, мындан алты ай мурда жолуктум. Окуган жерине барып сураштырып, кителканадан таптым. Кителканада деле эмес, өзү жалғыз бир залда отуруптур.

– Уулунуз кандай? – деди ал саламдашкандан кийин эле. – Мүмкүн ал да доктор болгондур, ыя?!

– Ооба, – дедим тике карай албай бұжүрөп.

– Мына кызык! – Адатынча ойлоно калды. – Мүмкүн сиз мени тамашалап жүрөсүзбү?

– Эмнеге тамашалайм? – Чыйралып, тың сүйлөдүм. – Менин курбалдашым болсоң бир жөн. Уулумсун да... – Ушул сөздү айтаарым менен бүткөн боюм калтырап кетти. Ордумдан туруп, кайта отурдум. Эңкейип үстөлүндөгү кагаздарын иргештирип атканы жакшы болуптур. Ақыбалымды байкабады.

– Мени кечирип коюнуз? – деди ал башын көтөрүп. – Дипломдук ишимдин кәэ бир жерлерин ондоп аткам. Бир, эки барагы калды, күтө турасызыбы?

– Мейли! – Мен тышка чыктым. Алты жылды аласалдырып, нечен келип-кеткен көзгө тааныш жерлер тумандаган карегиме төө өркөчтөнө илинсе да өткөн жаштыгымды кайрып бергендей көңүлүм көтөрүлдү. «Үйлөнбөйбү бул бала» – деген ойго такалдым. Эки барагын карадыбы, жокпу, Тумар да тышка ашыга чыкты.

– Качан келдиниз? – деди ал жаныма жетээри менен күлмүндөй сурап.

– Кечээ... – Адатымдай калп айттым. Аптобагзалдан түз эле ага баргам. Деги ага жолуккан сайын калп айтам. Калп айтпасам сүйлөшө албоочудай сезем өзүмдү.

– Алты жыл окуп, киши сойгонду үйрөндүнбү? – дедим. Ал каткырып күлдү.

– Сойбой эле дарылайм. Сиздин уулунуз соёбу? – деди күлкүсүн тыя.

– Жок, сойбойт.

– Ушул шаарда окуйбу? – Кызыга сурады.

– Алматыда.

Уулум азга унчукпай калды.

– Сыноодон коркун атасыңбы? – дедим. Бажырая жылмайды.

– Сиз айткандай алты жылдын ичинде илимий негизде тастыктай үйрөнгөндөрүмдү сынашкандан неге корком. Коркконго негиз жок.

– Жакшы экен. – Кубанып кеттим. – Биздин айылда Байкабыл деген додгур бар. Колу жецил деп баары жакшы көрөт. «Эмне деп дөөдүрөп атам, – дедим кайра ичимден, – эми сенин атаңмын деп айтаарым калды.

– Тилимди кырча тиштедим. – Жиндимин да...»

- Эмне унчукпай калдыңыз? – деди.
- Үй-бүлөдө канча жансынар, көптү? – дедим қыртыштай ичимден өксүп.
- Апам экөөбүз элебиз.
- Атанчы?
- Атам жок дебедим беле.
- Өгөй атаңды айтам...
- Кызық экенсиз, – деди ал кабагын үйрө – өгөй атасы бар деп уктуңуз беле?
- Жоо-о, оюмда... – Каным дүргүп, жүрөгүм сыйздады. Өгөй атам бар деген жоопту уккум келди.
- Айрымдар сиздей ойлойт, – деди улутуна. Оозун өрөпкүй тиктедим. Ошондо каалаган жообумду уксам жаным сеп алып, көксөм суүйт беле, билбейм.
- Апам атамдан кол үзгөндөн кийин турмушка чыкпаптыр. Мұмкүн қүйөөдөн көңүлү калгандыр. Анын үстүнө жеңил-желпи киши эмес! – деди акыркы сөздөрүн сыймыктана айтып.
- Кан-кантип? – Тилим булдуруктап, өзүмдү жоготтум. – Кантип чыккан жок? – Эркиме ээ болалбай жиндене сурадым.
- Сизге эмне болду? – деди шашкалақтап. – Иренициз бузулуп кетти.
- Сенделе тишигип турдум. Тумар колтугумдан сүйөп, жолдун четинде-ги орундукка отургузду. Чекеме алаканын басып, тамырымды кармады.
- Кан басымыңыз жакшы эмес, – деди күйкөлөктөп, – өзүнүзду сактабайсыз го.
- Өтүп кетет, – дедим эсимди жыйып, – кәэде ушундайым бар. – Оозумдан чыккан дем чайнектин чоргосунан чыккан буудай эрдимди күйгүзүп аткансыды.
- Жанагы колу жеңил Байкабылга көрүнө жүрбейсүзбү. Көз ирмемде өмүрдөн кол жууп каласыз. – Үйрүлө кенеш берди.
- Кол жууганым жакшы, – дедим.
- Антпениз, – деди Тумар. Кайра унчугушпай калдык.
- «Байқаш Айсалкыным, кутум, мөлтүр булагым... Ушул құнгө чейин әмнеге қылчайбадым сага?.. Кеңкелес мага кор болдуң. Калжаңмын да, туюкмун да...» Ичимден өзүмдү-өзүм келиштире сөктүм.
- Такси токтотоюнбу? – Тумар кичипейил сурады.
- Жок, онолуп калдым... – Ордумдан козголдум.
- Жакында 8-ооруқанадан иштейм, – деди мени колтуктай басып. – Келип дарыланып туруңуз? Сөзсүз келиніз?
- Жакшы додгур болооруң чын болсо, көп додгурдун арасында топурабай айылдан иштебейсінбі, – дедим.
- Айылдан иштейт элем, бирок иштеп жүрүп дагы окуйм, – деди күлұмсүрөй.



- Эмнени окуйсүң? Алты жыл аздык кылдыбы? Чала бүткөнсүң го...
- Жылмайгансыганны менен үнүм күнгүрүнө чыкты.
- Чын эле чала окусам керек, – жаркырай күлдү. – Эми-үч жыл окуйм, жөнөкөйлөштүрүп айтканда жаратылыш менен адамды тутумдаштырган көмүскө касиеттин дарылоого тийгизген таасирин далилдейм. Кыскасы, адам өмүрүн узарттуу үчүн күрөшөм.

«Ал кандай өмүр, – деп ойлодум, – меникиндей өмүрдүн кимге кереги бар? Эртерээк тамынды ээлесенчи!» – Оюмду ачык айткансып, ага карадым.

- Айткандарым сизге жакпадыбы? – деди чочулай сурал.

«Чокума жакпай калабы, ушундан көрө өлгөнүм артык», – дедим ичимден.

- Азыр жашаган жерицизге жеткирейинби? – деди.

- Жок. Аптобагзалга, – дедим.

- Эмнеге мынча шашып?

- Бригадирден эки күнгө сурангам. Сугаттын учуру.

- Ой, сиз ооруканага жатышыңыз керек!

- Жатпайм.

- Кызык экенсиз.

- Дени-кардым таза. Кээде эле ушинтип калам.

- Бери кылыңызы? – Билегимден алыш, тамырымды дагы кармады.

– Сөзсүз ооруканага жатышың же жүрүңүз азыр сегизинчиге?

– Жок, уулум! – Үнүм дирилдегени менен чыйрала түштүм. – Аптобагзалга жетсем, автобуста уктап кете берем.

- Киного кирсек болот эле, – деди кыйылып.

- Менин кином бүткөн. – Күлүмүш эттим.

– Кызык экенсиз, – деди дагы, – мейли автовокзалга жеткирейин. Бирок ден соолукту жоготпонуз.

Үндөбөдүм.

– Тажатып жибердим көрүнөт, – деди бетиме үңүлө карап. – Азыр дурус өндөнүп калдыңыз.

- Эмнеге тажайын, оозума сөз кирбей атат, – дедим.

- Мага келип дарыланасызыбы?

- Сөзсүз келем. – Ынандыра тиктедим.

- Жакшы. – Кубанып койду.

Таксиде отурганыбызда экөөбүз тен үн катпадык. Көөдөнүмдө Айсалкынга кайрылгым келди. Бирок өзүмдү-өзүм зордоп, кетип бараттым. Ошондо кайрылсам эмне...

– Кайсы тарапка белет аласыз? – деди Тумар аптобагзалга киргени-бизде.

- Нарынга.

- Өзүнөбү?

- Ооба, өзүнө. – Андан аркы адиресимди айтпадым.
- Апамдын төркүнү Ат-Башыдан. Көрүшүп калаарбыз. – Жүзүндө наристе күлүмсүрөө пайда болду. Мен жооп айталбай ыргалдым.
- Кезекке мен турайын, – деди кассадан обочороок коюлган, мага эчактан тааныш орундуктарды көрсөтүп. – Сиз эс алып, отура турунуз.
- Чөнтөгүмдөн намыянымды алып ага сундум. Тумар жарым сааттан кийин жөнөй турган автобуска белет алып келди.
- Өмүрүң тозбосун, уулум! – дедим күштарлана карап.
- Ырахмат. – Башын ийкей жылмайды.
- Атыңыз ким? – деди анан чукул сурал.
- Түлөн. Түлөн ага де... – Оозума кирген ысымды атадым. Денем өлгөн адамдықындай селейе түштү. «Эчак өлүпмүн, билбепмин» – деп ойлодум.
- Анда Түлөн таяке, автобустагы ордуңузга баралы.
- Мейли... – Үстөмөндөп жыгылчудай ыкчына турдум. Тумар колтугумдан сүйөй кармады.
- Узатуучулар, салонду бошоткула! Убакыт жетти! – шопур мени эле күтүп турғандай биз кирээр замат күрүлдөй сүйлөдү.
- Кош болуңуз! – Уулум колун сунду.
- Кош, айланайын! – Экинчи көрбөй калчудай колдорун көкүрөгүмө кыстым.

Бек күчактап жыттагым келди. Бирок анте албадым. Арманымды ичиме катып, автобуста кала бердим. Ошол боюнча уулума кайрылып барагемин. Кайсы бетим менен барам?.. Анын үстүнө күн өткөн сайын акыбалым начарлап, чөгүп атам. Дарман аз. Байқабылга да көрүнбөдүм. Айсалкынымдын элеси күнү-түнү маземди алып, кашымдан кетпейт. Анын жаштыгына чий салгандыгым үчүн өлгүм келди. Гөрүмдө тынч жатпай өкүрүп-өксүсөм экен. Гүл бураган гүл эле го, Айсалкын! Тилим сайраган менен денем өлүк. Айсалкынга далымды салганда эле өлүпмүн! Гөрүмдө өкүрөйүн! Кечирүүгө кудуретин жетсе, кечир мени Айсалкын?! Азыркы тилегим ушул – көп турбай о дүйнөгө кетсем, уулум экөөнөр конушунарды ээлесенер экен. Кантейин, бейиштин төрү элең! Сени азапка салгандыгым үчүн эми тозокко түшөйүн! Айсалкын, кечир мени?! Уулун уул дегендей уул болуптур! Бетинен бир сүйө албадым! Сүйгөндөй ким элем?! Кечир мени, Айсалкын?! Калемим колумдан жылмышып баратат... Кечир мени, Айсалкын?! Мындан он чакты күн мурда дурус элем. Ошондо дүкөнгө барып, ушул дептер менен калемди алып келдим да уулум менин ким экенимди бирөөдөн уккандан көрө ушундан окусун деп ымандай сырымды жаза баштадым. Өзү таразалап, өзү соттосун мени. Экинчи жолукканымда: «Атам жүрөксүз киши го» – деп үрпөйгөнү көз алдымдан кетпеди. Качан жүрөктүү киши элем? Киши дегенимди кара өзүмдү! Ушул саатка чейин мәэме ақыл уюп, оңолгон жокмун. Оңолсом сени күйөөгө тиет дет күнөлөйт белем, Айсалкын?! Сени көргүм келип,



кусаланганымда жүрөгүм жарылчудай ысып-күйөт. Эми да өрттөнүп отурам. Кадырыңа жетип, каркыттай албадым. Кечир мени, Айсалкын?! Кечир мени, бейишим?! Ажал бутумдун башын муздатып, жилигимден өйдө өрмөлөп келет. Кечир мени, акзаадам?! Ушуну жазып бүтүп, сандыкка салғанга ұлгұрсөм баяғы-ы-ы эски жығач керебетиме жатып, кете берсембі дейм. Бирок жогорку көчөгө барып, сен жүргөн жерлерди көрүп, кумарданып келүүгө ұлгұрәм го.

Өрмөлөсөм да ал жерлерди, ал көчөнү көрүүгө барам. Көзүмдү тойгузам. Кечир мени, кызыл өртүм?! Бүгүн негедир көңүлүм көтөрүлүп, сени менен көрүшкөндөй бакыват сездим өзүмдү. Чын эле азыр жанымда болуп калсаңчы... Жашоо кызык! Кечир мени, бейишим?! Кызыл өртүм! Акзаадам! Кутум! Ажалдың мени торой чалганы жакшы болду! Кайрылбасам экен! Кош бол, ыйықзаадам! Кечир мени, бейишим?!.»

Сүйүнбай эскерменин бир сөзүн калтырбай баштан-аяк окуп бүткөнү менен аякташына алымсынбагандай дептердин кийинки барактарын оодарыштырып, окуянын уландысын издеди. Бирок томсоргон ак барактардан көзгө сүртөөр тамга таппай абдаарый түшүп, отургандарды алая тиктеди да Абдыракман азыр эле үзүлгөндөй бүлкүлдөп ыйлап жиберди.

– Баласына дилгирем ургула! – Самак Сүйүнбайдын бышактаганынан улам эсин жыйды. – Тез жетсин! Атаң Абдыракман бейшембиде жайына коюлат дегиле!

– Тез телеграмма үч эсе кымбат. – Тыштан кирген кимdir бирөө бышыктай сүйлөдү.

– Жүз эсе кымбат болсун! – Жаны караган Самак ордунан учуп турду. – Чакыр Сатарды!

– Мен мына! – Эртеден бери дилгирем урушту мойнуна алган жигит Самактын маңдайына тура калды. Кенедей устакананын ичи адамдарга бая эле жық толуп, бут коёрго жер калбай калган.

Январь, 1987-жыл.



Мұрас



**Аскер
КАРЫБАЕВ**

(1941–2009)

Мезги...

Жалғызмын, токойдо кечкурун,
Күрпүлдөйт дайранын ағымы,
Тұрсулдөп таштағды урса алағ
Жатқансыйт жанчын ал жанымы,
Үргүлдөйт карғ тоолор күүгүлдөп,
Үлбүлдөйт айдын да жарығы.

Тұңғуюқ, айланам көрүнбөйт,
Шуудурун токайдун угатын,
Дүңгүрөп баратат бул дүйнө,
Башкасын барқ албай кулагын,
Кой кетем, бул жерден дегенсип
Азыр мен жол таптай турамын.

Чер токой, мен барап жол кайда?
Нугу да билинбейт мындаиды,
Көз көргөн жакка мен барад – деп,
Аракет кылганым күр пайда.
Алдыңды карасам тұңғуюқ,
Мен көргөн чыйыр жол, ал кайда?

Дүлөйлүн негедири, мен керен,
Дүпүлдөйт дайрадай «мен» деген,



*Бар бекен тени алып кетүүчү,
Ай тийген талаага эл менен,
Кутулааф бекемин бир сөздөн,
«А байкуш, бечара, «кем» деген?»*

*Жалгызмын, кечкурун токойдо,
Күрпүлдөйт дайранын агымы,
Түрсүлдөйт таштафды ургулап,
Жаткансын жанчып ал жанылы,
Үргүлөйт карт тоолор күүгүмдө,
Үлбүлдөйт алсыз ай жафыгы...*

24-сентябрь, 2006-ж.

Айчуу түнк...

*Ак көйнөкчөн алма үргүлөп көшүлүп,
Көңүлдөгү капа отун өнүрүп,
Ажайып бир түнгө турам жолугуп,
Бейши жактан келген сымал көчүрүп,
Кеталбайтын, кетким келбей турамын,
Кетсем кайра, келбечүдөй кечигип...*

Мен киммин?

*Капаны жазалбасам,
Кайғыны басалбасам,
Көз нурун жайнап турған
Жакшылап ачалбасам
Мен киммин, киммин деги?*

*Кыяллың табалбасам
Кыйноонду алалбасам,
Кысталыш дүйнө болсо
Кыйнабай барадбасам,
Мен киммин, киммин деги?*

*Суроонду аткарбасам,
Суз болуп, башкарбасам,*

Сустайып жүргөн жандын,
Сүздүгүн ташка албасам...
Мен киммин, киммин деги?..

Кыялкеч сууулардын,
Кыялын табалбасам,
Кымбаттуу улуулардай,
Кылымга калалбасам,
Мен киммин, киммин деги?

Туурума көнүп турған,
Тууганды күтө албасам,
Алаардын бар-жогуна,
Бар болуп түтө албасам,
Мен киммин, киммин деги?

Бир болуп суугумда,
Бир жүрүп ысыгымда
Бир келген бир өтүрдүн
Бир көрүп кызыгын да,
Жарымды күтө албасам,
Мен киммин, киммин деги?
Коштошуп ушул дүйнө тирилигинен
Мен такыр кетким келди, кетким келди...

30-май, 2006-ж.

Жашайы кир сактабай дилибизге

Бул дүйнө белек болгон бизге келген
Эркиңчө жашап өт деп тенцир берген.
Кара өзгөй болбойлучу бир өтүрдө
Ажалды айткылачи кимдер женген?

Жар болуп жакшилыкта жафкырайлы
Келгиле көңүлгө кир калтырбайлы
Жанашип жакшилыкта бирге жүргөн
Жакшины жакши дештен тартынбайлы...



Көктөм эле

*Оо, анда көктөм эле,
Жаңы эле жаз жамғыры төккөн эле.
Капкара карагаттай көзүң менен,
Карадың кирик какпай көпкө неге?*

*Сейилдеп бакта жүрсөм, ай татағым,
Сен ошол көз карапың кайталадың.
Мәэрилиң төгүт түрсан, көз нуруңдан
Мен неге байкабадым, байкабадым?*

*Болгондур байкабастык тағдырымда.
Тағдырдын тайыздык же тарбыгында.
Сезимге от тутантып да карасан,
Сен үчүн кечээр элем барадыгынан.*

*Негедир ошол жазды эстей берем,
Эстейт да, андай жазга жетпей келем.
Ал эти сеникиндөй көз карапың,
Аттың ай, мен эи кимден сезбей келем.*

Өксүнүү

*Оо, ал кезде айылымдын карылары,
Этнегедир соөлөттүү эле.
Өткөндөн кеп козгошуп салабаттуу,
Дегеле дөөлөттүү эле...
Алыска ат арытып кетип жатсам,
Ак батасын беришп жөнөттүү эле.
Жылдар өтүп, айланып кайра келдим...
Саптарын самап келдим санжыранын
Көксөгөм алыс жүргөн көздеримде,
Көрсөм деп күтман жердин карыларын.
Бакыт го, баф болсо эгөр сагынарын...*

*Оо, ал кезде айылымдын карылары,
Этнегедир чечен эле...*

Улув тарых козголуп ойго салчу...

Окуядай кечеги эле...

Сөзгө жогу нафксыз деп аталауучу,

Ал адамдын бечели эле...

Бүгүн мен кайта олтурам арасында,

Эл ичинде эсептүү кафылардын.

Баштагыдай сөз билги, көп түшүнгөн,

Билбей койдум табылбас, же табыларын.

Бирин-эки кеп таштап, тааниси жок,

Үйдөгү тайда сөзгө тегеренип.

Өзүнүн жашоосуна тебеленип,

Түрүшса мен башкача ойлономун...

Затандын учкул жүзүн тааный албай,

Кээ бироо тайдаланып баратабы?

Ушулаф улуу тарых жаратабы?

Кетемин этнегедириф эрөөн корүп...

О, бир кезде айылымдын кафылары,

Этнегедириф сөөлөттүү эле.

Акылдуу сөзүн айткан эби менен,

Дегеле дооюлөттүү эле...

Бийликдарларга

«Бетеге кетет бел калат,

Бектер кетет эл калат».

(Эл сөзү)

Эл деген эмне экенин ойлоусунбу?

А билсөн сел менен сен ойнойсуңбу?

Элдин сен эмне экенин билбекен соң,

Эл бийлөп тейлекендиди койбойсуңбу.

Мен дегендин баары эле акылдуу этес,

Баарысы эле бере албайт акыл-кенеш.

Ар кимдин өзүнчө бар бийиктиги,

Көтөрүлүп уча алаар, кыйын ченеш.



*Ар кимдин өзүнчө баф бийиктиги,
Бийликдафдын баары эле терең эмес,
Балтайгандын баары эле кенен эмес.
Эл эмеспи, ичинен чыга берет,
Унчукпастын баары эле керен эмес.*

*Үр жазгандын баары эле акын эмес,
Оңдуу сөздүн баары эле акыл эмес.
Кош кончада журсө да билдирибекен,
Көшөкөрдүн баары эле жакын эмес.*

*Менин сага айтаарым мындай кенеш,
Бийлик кылгын аны сен койгун дебес.
Бирок элдин тагдырын чече билгин,
Күчүңдү үрөп элиңе эсептөлбес.*

*Ошондо да баарына жага албайсын,
Билепин башка жолго бара албайсын.
Эл калат, сен кетесин бийлигиңден,
Ансыз сен бул тарыхта кала албайсын.*

Өтөйчүк ак болонча бул дүйнөдөр...

*Ооба, менден көп жолу өттү кемчилик,
Калган окишойм кадыр-баракың кеч билип.
Аттигинин, адам чиркин сезбейт го,
Өтүрүнө баратканын кеч кирип.*

*Канча күндөр өттү, кетти назданып,
Кетти көбү ак тамыгын жазданып.
Адам чиркин, сезбейт тура анда да,
Жашоо күнү бааратканын аз калып.*

*Оору кээде бүжүртсө адамды,
Келген сымал жети баштуу жан алгы.
Жүдөй түшөт, чүнчүй түшөт тез эле,
Жашоо болуп бир түнөттө карапчы.
Женап кетет сенин сары санааңды.
Жакышы адамдын туңайбаган түрүнөн,
Качып турат жолой албай жан алгы.*

Ошол үчүн сезим күчү алл белем,
Кайраттанса калгандары жалп деген.
Мен көз жумсал, кимдер этне дебесин,
Ак боюнча кете берсін ак денем.

Үр түрмөкімдөр

Көчө

Көчөдө дайрадай эл ағылат,
Мен бағтын арасында.
Абайлап аяр карап,
Карысын, баласын да.
Сарысын, карасын да,
Койкайгон сулуу тоюн.
Элик бут, кафа көздү,
Издесен табасың да...

Барагат бала күлүп,
Апасы эркелетип.
Эки жаш эргип барагат,
Бир жакка энтелешин.
Чал-кемпир шашылбай жай,
Келишет жетелешин.

Көчөдөн жай сурашып,
Таанышы, тааныш эмес.
Алоолоп жаштык откөн,
Ал күндү кайды дебес.
Кол берип достор кетем,
Бир-эки айтып кенеи.

Көчөнүн көчөсү баф,
Түфтүшпөй адам отөт.
Жолдордун жолдору баф,
Кайрылбай сага кетем.
Жолугуп жолукпастан,
Жашоодо келип жетем,
Чыктым мен жекишелбиде.

*Максатка жеттим беле?
Бұғұн бұт қарғы-жашы
Көчөгө кеткен беле?*

*О, кайдан бүкілдік ғон чал,
Туғалбай төшөгүнөн.
Көчөгө көңүлүз зар,
Даам өтпөй өзөгүнөн.
Кыйналып жаткан ыңғар,
Алсыз ал кечегиден.*

*А, мында жаштағ жүрөт,
Бетинен нұру тамған.
Көз карап, күлгүсүрөт,
Жаштыкка күтәрләнган,
Оюнда әч нерсе жок,
Махабат дубалаган.*

*Алағдын көздөрүнде,
Кылқызыл түрмүши күлөт.
Алағдын өздөрүнде,
Кылча бел жаштық жүрөт.
Алағдын көөдөнүнде,
Махабат күлгүсүрөйт...*

*Кылчайчы жан досум сен,
Кийгаңтап алыстаба.
Бутуңдун башын көрбей,
Буғулуп алыс кара.
Жамандық, жакишилыктан,
Әч качан алыстаба.*

*Сен туйгун тұз көз менен,
Түрмүшка калыс кара.
Көчөдө тағдыр жатат,
Көчөлөр көп сыр катат.
Тигине, оору деген,
Бирғөнү алдасстатат.
Тыякта әки жигит,
Бой тирип жаңжалдашат.*

*Бүкүйүп кары келет,
Көрүнөт бир үзүп жер.
Көчөбү, көчө эмеспи,
Табылбай жан жетелер.
Анын да максаты бар,
Ким айтат, сен кете бер!*

*Балалуу аял жүрөт,
Өзүнчө күлүпсүрөп.
Баланын ырахатын,
Сезген ал жакшы жүрөк,
Жайдары кабагынан,
Байкалат жакшы тилек.*

*Балдакчан адам келет,
«Собести» суралжылап.
Тигинде бир бечара,
Кайырын турат сурап.
Алагүү жигиттердөн,
Арактын жыты урат.
Шапар тээн жүрүшкөн го,
Шайтаны кытыгылап.*

*Шаарда кызын изден,
Айылдык апа жүрөт.
Сакалы алынбаган,
Жолоочу сапар жүрөт.
Соодагер булоолонгон,
Бардыгы катар жүрөт.
Кийинип карап койнөк,
Салынып карап жоолук
Кайгылуу аял келет,
Баарына кайыл болуп.
Айрылып жакыннынан,
Ичине кайгы толуп.*

*Тигинде энтеңдеген,
Жигит бар элтеңдеген.
Айталбай кубанычын,
Жашоомдун уландысы.
Балалуу болдум деген.*



*Жоокерче арыш таштап,
Жоокефлөр оттү канча.
Асфальтка тырс-тырс каккан,
Такалаф кетти канча.
Көчөлөр тағдыр элейт,
Эркелен жаш балача.*

*Көчөлөр – калыс, билем,
Айтканга билинбеген.
Олон чач сулуу кетти,
Карекке илинбеген.
Жароокер жубай келет,
Жаштарча кийинбеген.*

*Сүрөтчү калем карман,
Көз ирлем турат арбан.
Өнөргө кызыгышып,
Бир тобу турат жарадап.
Жарым саат тоонот коюп,
Сүрөтүн тарта салмак.*

*Артынан тааный албай,
Кыздарды жигит дейсин.
Жигитин кыз го дейсин,
Кийиминде айырта жок.
Чачтары турат окишоп,
Кимиси кимисинин,
Сезимин турат козгол?*

*Ким болду бул көчөдө,
Ким болбойт бул көчөдө.
Мыкчегер бийлик ээси,
Чыкчыйган өкүпдарлар.
Дүйнөдөн бут кабарлар,
Илиппоз акылпеши,
Ак ниет эмгек ээси.
Бекерпоз, кошоматчи,
Өнөрпоз элге жакчу.*

*Чөнтөкчү, ууру, кески,
Жегенин элден тапчу.*

Жер карап акын келет,
Чымыны тинип алган.
Бечара кептирип келет,
Келини кууп салган.
Эл билбейт кыздар келет,
Никесиз тууп салган.

Ушакчы таанышы издейт,
Көрүнсөң сөзүн баштайт.
Башканы жамандоодон,
Эч качан кайра тарптайт.
Аракеч үйүн ичкен,
Аялы күйүп бүткөн,
Ал неге көп кылчактайт.

Ким басты бул кочөнү,
Ким баспайт бул кочөнү.
Түрмуштун дайрасы ал,
Жашоонун бир өзөнү...

Элегия

Мен кетермин дүйнө менен коштошуп,
Жайды, күздө, же кышында, жазында,
Ошол кезде, балким, келип турбастыр,
Эки-үч адам ыйлан тенин кашымда.

Өз үйүндөн башка жерге сүрөтүм,
Илинбестир, эскерер... өз балдарым,
Мен турмуштан көптү алдым, аз бердим,
Өзүмө-өзүм канаттана албадым.



Конкурсқа



Интернаттық Шеке

ШАПА АКАНИН ЖОРУКТАРЫ

Чолпонум

Жайдын күнү Жалал-Абадга эс алганы келсем, Шапа акам автобекетте машинадан машина тандап, куржунун далысына илип делбектеп жүрөт. Сүйүнүп кеттим. Көрүшпөгөнүбүзгө көп болуп калган. Мандайынан торой чыктым.

«Ананайын арыгым, келдиңби?» – деди кучагын жая бетимен өөп. «Карачы, чалдын баласы, ниетибиз калыс да» – дейт жүзүнөн нур төгүлө, сүйүнүчүн жашыра албай. Көздөрү киртийип, карегинде жангандарылыктын илебине капылет кабылганыма жүрөк «зырп» этти. Анткен менен Шапа акам шартылдап, такси жалдаганга шашат. Баш багып эле: «Чолпонум барбы?» – дейт. «Жок» – десе, делбектеп жөнөйт. «Бу азыркы балдардын табити өлгөн, чалдын баласы. Чолпонумду укпаса минени угат, билбейм» – деп коёт, мага карап. Мен чындыгында жакшы түшүнө албай турдум. Таңданганымды билдиби, айтор, Шапа акам: «Оо, жанагы Жолболдунун Чолпонун угуп кетели деп атам чалдын баласы» – деп дале сурап жүрөт. Бириسى:

- Сатып эле албайсыз, аба, кааласаңыз кечке угасыз... – деди.
- Акылың жайинда экен, бала, – деп кассета саткан дүкөнгө ээрчишип бардык. Кудай жалгап Чолпонум бар экен. Дүкөнчү кыз: «Эсмаралда ям, аласбы?» – деди эле: «Өзүң көрө бер аны!» – деп катуу тийди. Кыз сыр бербегендей жылмайып койду. Сыртка чыкканды: «Шапа ака, бу кыз жөн эле сурап койду да. Ага анча катуу тийдиниз» – дейм, өзүмдү шаардык сезип. А Шапа акам кыздын көңүлү чөккөнүн кылдай көрбөй,

Чолпонумду тапканына курсант. «Шу, Эсмаралда деп, буудайымды уурдаттым, чалдын баласы. Бу чунак кызын, шуну түшүнөбү. Олорго пайда тапса болду да» – дейт, аялдамадагы орундукка кыңкайып. Кызык экен. Буудайдын уурдалышына кинонун кандай тийштиги бар? Мени шу нерсе кызыктырды.

– Ээ, чалдын баласы, бу Эсмаралда башталганда, катын-калаач, жашкaryи дебей экрандын алдынан чыкпай калдык. Бу бечара кыз экен, шуга боорубуз ачып, көр тирликтүү унуттук. Шамдан өткөндө башталат. Эсмаралданын эле арбайын тартып калабыз. Бир күнү кийно бүтүп, бүтө электе сыртка чыгып, кампага көз салсам, буудайым жылан сыйпагансып жок. 20 чыптаны уруп кетиштиптир. Унчукпадым. Балдарга да: «Индебегиле» – дедим. Ичим ичимде жүрөм. Эсмаралда башталды дегенде, мен короомду акмалайм. Калганын уруп кетпесин дейм да. Бечелдин дөңүнө барганды Заки чолок менен Шамы таз Эсмаралда деп эле какшап калышчу. Олорун да бирөөлөрдүн айтканын угуп калыптыр. Иш чатак окшойт дейм ичимен. Олор да индебейт. Сыр бербейт жөн эле. Анан мен айттым: «Бу бечара кыздын тагдыры кызык экен. Биздин үйгө келбейсиңерби, чогуу кийно көрөлү?» – дедим. Көчүгүнө ийне сайылгандай атып турушпадыбы жанагылар. «Үйдөн эле көрөбүз» – дешет тим эле. Көрсө, калп экен. Кийин чыкпадыбы, чалдын баласы. Заки чолок бир торпогун, а таз болсо жайып койгон килемин соктуруптур. Анан Эсмаралданы ким көрөт?» – дейт Шапа акам.

Ошентип, айылга сапар уладык. Жолболду «Чолпонум» деп сыйздал баратты. Шапа акамдин муюганын айтпа.

– Райондон каттаган таксинин бардыгында «Чолпонум» бар, – деп, мактана мени карап койду.

– Эмнеге? – дейм.

– «Чолпонум» бовосо, эч ким таксиге түшпөйт да, – деди сыймыктангандай. Шапа акамдин таксиден такси тандап чуркап жүргөнүн эми түшүндүм. «Чолпонум» деп боздогон Жолболду таксинин ичин жаңыртат.

– Бу чалдын баласы, шу Чолпонумду бир көрүүгө аваз кылам да. Шунча боздоткон кандай катын болду экен? Же жубанбы? Туруксуздугу чатак... бовосо...Шу Жолболдуну чанса, анан... – деп өзүнчө улутунса, Шапа акамдин өнү кумсара түшкөнсүйт.

– Эми бу чыгарма да, Шапа ака, – дейм.

– Ие, чыгарма босо да... – дейт Шапа акам. Шоопур жигит:

– Сүйүнчүздү эстеп кеттициз го, ава? – деп кызыга сурады.

– Биздин увакта сүйүү болгон эмес, үка. Сүйүү кечээ чыкпадыбы, – деп койду. Шапа акам музыканын кайрыктарына арбалгандай, кайдыгер гана жооп берди.

Айылга жакындал калганда, жол бойлоп келаткан келинди көргөн Шапа акам шоопурга карап:



– Шу келинди салып алалы, үкам, өзү дагы эки кат окшойт, – деди. Чын эле келиндин боюнда бар экен. Ыйбаа кыла учурashты.

– Ии, кызым, каяктан? – Шапа акам келин отуруп-отура электе суроо узатты.

– Дуктурга бардым эле, ава, – деди келин.

– Кимдин кызы болосун? – деп обдула карады Шапа акам.

– Табиличи Саматчы... Ошонун келинчеги болом, ава, – деди. Келин да ачык-айрым көзгө жугумдуу экен. «Ким эле?» дегенсип, Шапа акам мени карайт.

– Дуду аканин келини экен, – дедим.

– А ынжыктын дебейсиңби, – деди сөзүмдү ондоп. – Бу ынжык ноопазын апкелем дебеди беле? – деп суроолуу тигилди келинге.

– Эрте эле алыш кеткен, – деди келин сөзүн түшүнгөндөй.

– Былтыртан бери артыман чуркайт, бу ынжык. О-оо, чалдын баласы, он центнерлик букам бар. Урук алыш калайын дейт да. Дуду жакши киши. Бир калыпта жүрөт. Мындай адам болуш жұда-аа кыйын да, чалдын баласы. Баарына тегиз. Жокту жок, барды бар дейт. Ушунусу мага жагат. Анан эми ынжыктыгы бар. Кылт эттиби, болду андан эч нерсе чыкпайт... Ноопазы күүгө келген экен да? – деп келинге суроолуу карап, сөзүн улады. Келин сөзгө конок бергендей унчуккан жок.

– Былтыр айылдын жарымы куда түшүп келди го, чалдын баласы. «Шапа ака, букаңызды берип турун», – дешет баары эле. Тизилишет. «Бу токко сайып койсо иштей бере турган станок эмес, үкалар» – деймин. Җөбүн, жемин апкелишип, күйөө бала болуп буканын, аны менен кошо менин кадырым жұда-аа артты, чалдын баласы. Буқадан мурда менин алымды сурашат. Кайним келиптири. «Бу, жезде, букаңыздын даңкы таш жарды го. Агар адам болсо, мунунуз алименттен качып жүрүп, шору катмак экен...» – дейт. «Мал ээсин тартпаса арам өлөт да, кайнижан» – дейм. Мына Дуду ноопазын апкелсе, эртең башкасы келет. Кадыр-барк көтерүлө турган кез кепти-ир, чалдын баласы. Быйыл катуу турбасам. Эми жакында Парпи кыйтыр бир бука сатып алыштыр деп угуп атам. Көрө элекмин, – деп сөзүн жыйганча, келин:

– Атам шо кишиникине апкетти да, – деди күтүүсүз.

– Мине дейт?! Ынжык ниме балаа болуп калган өзү? Парпинин букасы жарай бекен? Меники бир тонналык бука го ақыры. Кимден урук алышты да билбейт, кайнатаң!.. Ынжык дегенчелик эле бар... Парпидә пок барбы?.. – деди Шапа акам жактырбагандай. Келин: «Та-ан» – деп кайдыгер жооп узатты. Шоопур жигит:

– Ноопаз дагы туруксуз Чолпонум болуп кеткен го, ава, – деди.

– Бу чыгарма менен ноопаздын айырмасын билбegen кандай баласын? – деп катуу тийди.

Шапа акамдин ичинде эмне кайнап жатканын ушу азыр менден башка эч ким туюп-бильбес эле. Бу Дуду ака ноопазын айылдагы кимдин гана букасына алыш барбасын, ага кайыл болчу. Бирок Парпи абадан башкасы болуш керек эле. Шапа акам үчүн мындан өткөн кемсингүү болбос, ов. Мына ушуга келише албай баратты Шапа акам. Келин аны кайдан билсин?

Келиндердин эрмеги

Шапа акам менен Парпи авамдын мамилесине түшүнбөгөндөр көп. Алардын атаандашканы да бир башкача. Муну айылдын баары билет. Ошентсе да той-тамашада болобу, жакшылык-жамандыктабы бирин бири издешип, айрыкча Шапа акам: «Парпи көрүнбөйт да?» – деп ақмалап турар эле. Анан эле топко келгенде экөө эки бөлөк болуп чыга келишет. Шапа акам аны қажыганын койбыйт. Парпи ава: «Ок, дайүз» – деп гана құлұп кутулат. Жаралғандан жаатташкан кандай немелер дечүбүз. Бирок жарты нанды төң бөлүп жеген экөөнүн боордоштугу эч нерсеге алмаштыргыс ыйык экенин кийин билбедимби. Аны да Сапаш аканин тамашасы ачыкка чыгарып салбадыбы...

Парпи ава кырк жылдай мектепте мугалим болуп иштеди. Андан калса, мени да қыргыз тилинен окутуп калды. Ошондуктан, чыгарма-чылыгымыа кайдыгер карабагандардын бири. Бир жолу айылга барғанымда, алгачкы чыккан китебимди белекке берсем, сүйүнчү коюнуна батпай кубанган. «Эртең мектепке барып, окуучулар менен жолугушуу өткөрөлү. Китебин җөнүндө айтып бер. Мен да сүйлөп берем. Кантсе да шу мектептен окугансын, балам», – деди. Ошентип, мектепке барып окуучулар, мугалимдер жамааты менен жазуучу катары жолугушууга туура келди. Кечээ эле ушул мектептен билим алыш, өзүмдү окуткан эже-агайларымдын кашында олтурганым менен бир аз сүрдөй түштүм. Парпи ава келген жайыбызды кыскача түшүндүрүп, мага сөз бермек болгон. Кайдан-жайдан шартылдап Шапа акам кирип келип, жанымдан орун алыш: «Кичине кечигип калдым, чалдын баласы» – деп мени менен учурашып, сөзүн баштады:

– Мине дейин эми. Согуш маалында ават болдук дейсинерби. Көөдак балдарбыз. Мыногу Парпинин атасы, менин атам согуштан кайтпай калды. Бир үйде турабыз. Жамғыр жааса үйдүн ичине илаган, дагара толуп кетет. «Тып-тып» десе, жарыша санайбыз. Шу тамчылар бизди санаганга үйрөттү. Парпи экөөбүз ээрчишип алыш, каларлардын ийинин казабыз. Жан багыш керек да. Кээде жарым чыпта буудай чыгат. Аны түз эле қырманга тапшырабыз. Эмгегибизге деп эки кадак салып беришет. Бир күнү Парпинин колун калар тиштеп алды. Сөөмөйүн тиштептири.

Тызылдап бир ыйлайт, бир ыйлайт. Түнү бою ысытмалап чыкты, бечара. Денеси от менен жалын. Апамдар: «Кутуруп кетпесе экен» – дешип, уктабай чыгышат. «Парпи кутуруп кетсе, ким менен ойноймун?» – деп кыжыл болгонумду айтпа. Төшөккө жатып калды. Тыртайып арыктады. Мен дагы каларлардын ийинин казгандан коркуп калдым. «Анын да балдары бар. Жаны ачышат да, тамагын тартып алсанар. Кой, убалына калба, балам» – деп апам мени талаага жибербей койду. Шо кезде бизге караганда каларлар тың жашашчу экен. Жок дегенде бир чөлөнөштөн калып калдым. Кийин кырманга иштеп жүрдүм. Камзиримдин ичине апам чоң чөнтөк тигип берди. Кимсан авам эч кимге көргөзбөй чөнтөгүмө толтуруп буудай салып берет. Шонтип, эки бүлөнү багып жүрдүм. Парпи илмийип араң тамак ичет. Апамдар анын көзү менен тең айланат. Кырмандагы келиндердин эрмеги эле менмин. «Чөнтөгүндө мине бар?» – дешип эле чатыма колун сала беришет. Жадаганда Парпига окшоп жатып алгым келет. Анда апамдарды ким багат? Жей турган бир нерсе тапсам эле өзүм жебей Парпиге апкелем. Сакайып кетсе экен дейм. Чогуу баскым келет. Бир күнү келиндер: «Айвансарини кайнатып ичсе аппетит ачылып, се-мирет экени» – дегенин угуп калдым. Мааланин башынан аягына чейин кечке айвансари издедим. Суй жыгылдым. Акыры «Тегирмен-Көл жакта бар» дешкенинен ошол жакка барсам, кудай жалгап бар экен. Кайнатып бердик анан. Бу аппетитти ачып, семирткени менен, акылын ёстүрбөгөнү чатак экен да. Парпи жүдә-аа семирди, бирок... – деп болпоюп олтурган Парпи акага күлө карап койду. Залдагылар кыткылыктап күлө баштады.

– Кудайдын көзү түз экен, Парпи адам болуп кетти. Сүйүнгөнүбүздү айтпагыла. Жетини бүткөндө шаарга окууга кетмек болду. Тагасы шо жакта иштечү экен. Тамарканы айланган бойдон ыйлап кеттим. Мени издешип: «Шапа-аа! Шапа-аа!» – дешет. Чөпканада көзүмдү жашка чайып отура бердим. Чыksam эле Парпини апкетчүдөй боло берди. Зейне апам, Парпинин апасы таап алды акыры. «Шапа, Парпи окуусун бүтсө кайра келет. Силер эми бир тууган болуп калдыңар. Бир үйдө кысылып кеттик. Мен дагы доктурга көрүнүп таним сак болгондо, кайра чогуу жашайбыз» – деп мени жоошутат. «Парпи экөөбүз чоноюп калдык, сарайда деле жашай беребиз...» – дейм. Жок, көнбөдү. Парпи дагы: «Кетпейм» – деп шолоктоп ыйлап алган. Апамдар андан бетер. Кучакташып алыш, ыйлай бердик. Эч ким ажыраталбай койду. Тагасы экен азыр ойлосом. Билегибизден кыса карманп, экөөбүздү эки жакка бөлө тартып, Парпини апарып машинага отургузуп койду. Машина зуу койгондо артынан: «Парпи-ии!» – деп чуркап баратам, чуркап баратам. Чаң сапырылып жолду көргөзбөй калды. Мааланин аягындагы дөндө көмкөрөмөн ыйлап жатып, уктап кетиптирменин... Анан күнүгө дөңгө чыгам. Парпи качып келе береби дейм да. А бу окуунун артынан кетип калыптыр... – деп Шапа акам оор улутунганды, анын жүзүнөн мөлт-мөлт эткен көз жашты көрүп эреркеп

кеттим. Парпи авам да башын жерге сала, мурдун шор-шор тартып ыйлап жатыптыр. Залдын ичи жымжырттыкка бөлөндү. Оозумдан сөзүм түшүп, не дээримди билбей, жайнаган адамдардын төр жагына көз жүгүртсөм, Сапаш ака ырсая күлүп:

– Артиссин ә-әэ, Шапа. Таппаганың жок. Бу бала шаардан атайын келсе, сез берип койбодуң, а наинисап! – деп сырт жакка бет алды.

– Санда күлкү да... – деди Шапа акам. Парпи авам үн-сөзсүз ордунан туруп кетти. Көрсө...

Көрсө, менин чыгармачылыгым жөнүндө сөз болорун билген Сапаш ака: «Журналис ұқаң сени издең таппай кетти. Эми Парпинин жаш чагын жазам деп келиптири. Ондон нимең кам? Азыр мектепте. Сен дагы айтып кал» – дептири да. Ушундан улам, көп жылдар бою катылып жаткан сырдын башы ачылып жатпайбы.

Терек

Күн аркан бою көтөрүлүп калган. Шапа акамдан кабар алайын деп барсам, пешайванында олтурған экен. Жанында уулу Кенже жатат. Парбалышка чалкалай, колун көк желкесине артып, анысы сөзгө сараң. «Учурашпайсыңбы, акаң менен» – дейт Шапа акам. «Келиң ака, даарат бузук» – деп жөн жай гана учурашып койду. Атасынын сөзүнө күнт коюп, калыбынан жазбайт.

– Мына, чалдын баласы, ұқаң шундай. Тоону томкоргонсуп түшкө чейин уктайт. Мунун эрдигине мен жооп берип жүрөм, – деди Шапа акам.

– Буга канча жолу кой дедим. Укпады. Койлоң гажир, Камил сарттын баласы үчөөнүн кылбаганы жок айылда. Кыштын күнү да тынбайт да, булар. Мен сезгем. Азандан гажир менен сартка барып: «Балдар жаш эмес. Алды балалуу болуп калды. Кичине тыйып коёлу» – дегенмин. Ээрчишип чыктык. «Шыйпаң жакка кетишти» – дешти. Артынан барсак, карды малтап чыгып кеткен из бар, кирген из жок. Келе бердик анан. Ого чейин Койлоң гажирдин келини да издең барган имиш, шыйпаңга. Изи жок эле да. Кечинде Койлоң келиптири, үйүнө мен өрт койгонсуп. Мыногу ұқаң сарттын баласы экөө гажирдин Эрмегин койдой сабап коюптур. Каерде дебейсиңби, чалдын баласы. Так, шо шыйпаңда!.. Бу макоолор изин жашырыш үчүн карды малтап арты менен киришиптири да. А биз: «Чыгып кетиштирип» – деп келе бергенбиз. Анан калбаны бир салды дейсин, гажирдин катыны. «Ой, эртең эле биригип алат, буларың» – десем, бовоит. Койлоң ээлигип: «Сотко берем» – деп алыптыр. А дедик көнбөдү, бу дедик көнбөдү. Акыры айла куруганда Камил сарт экөөбүз алдына түштүк. Гажирге кастюм-шымды мен кийгиздим. Баласына сарт кийгизди. Мына чак түштө аппан-жаппан болдук. Келин алып келсе,



кайнатасына деген кастюм шым эле... А бу чоң муштум урунарга too таптай жатат, – деп кейип алыптыр Шапа акам.

– Мен урган жокмун деп атпаймынбы, ата, – дейт Кенже жаткан ордунан кебелбей сөзүн улап: – Негизи Майраны шо сартыңыздын баласы алыш керек болчу. Алып качышып, Койлоң аканин үйүнө бир аз туруп турсун дешсе, таярина тап болуп, жеңелери жоолук салып коюптур. Билип коюпмунбу? Анда мен шаарда окууда болсом... Кичине кыды-пыды сөздөрдү айтышып, тытышып кетиши. Өзү көптөн бери уруша албай жүргөн. Ажыратайын десем, чыканагым көзүнө тийип кетиптири. Анан мине кылышым керек эле? – деди да, актангандай мени карап койду.

– «Окууда болчумун» – деп коёт дагы. Мен шунун дакиминтине деле ишленбейм, чалдын баласы. Палтехте окуду. Курулушту бүттү. Башканы кой, лампичка салышты билбейт, бу дарбадар. Бүт ишин Дөңдү акаси бүтүрөт. Кантип катын багат билбейм? «Тавакалдин башы кал» – деп Сапаштын кызын аперейин дейм, досчулукка доо кетеби деп корком. Жибектей созулган кыз өзү. Мектепте иштейт. Кирип-чыгып иштей берет эле да...

– Койчу, ата, шону тирмейтип. Кыдыйып пакана аныңыз... – деди Кенже.

– Буга Үрдүн кызын аперемби, билбей калдым... Беш жыл шаарда окуду. Туурубу, чалдын баласы? Аякта эшек такалап жүрдүбү анан. Окууну бүтсө өзү тендүү бирөөнү жетелеп келет го, – деп апасы экөөбүз күтүп жүргөнбүз. Шылкыйып өзү келди. Биз тапкан кыздар буга жакпайт. Кара далы болуп бүттү, үкаң – деди Шапа акам нааразы болгондой. Кенже эч нерседен бейкапар:

«Сүйүп, сүйүп сүйгөнүнө жетпеген,
Бул дүйнөдө мендей байкуш бар бекен?» –

деп кыңылдалп ырдан койду.

– Ана, көрдүңбү, чалдын баласы, буга баары бир. Аалам – гүлстан. Анан бу бейдавалардын кылбаганы жок, ээ-эй. Гырт тойгузуп жиберет кээде. Былтыр терек сатышмак болушту. «Чойтемир аканин терегин баалашып берин, ата» – деп келишиптири. «Акылына кирген экен» – дедим да. Чойтемир деле: «Жакканын ала берин, Шапа ака» – деп сарайына кетип калды. Мал менен тоодо жүргөндүктөн чарбагын деле караганга чамасы жетпейт да, о кургурдун. Эми терегинин жыш өскөнүн айтпа. Аткулак деген адамды көмөт. Жөн эле чөмүлүп каласың. «А дегиле, жигиттер» – деп кырда турам. Шыртылдатып аралап кириши. Мунун турат терекке байланган арканды тартып. Чоң терек экен. Сүйрөп кетпесин деген ойдо буга жардамдашып, мен дагы тартышып атпаймынбы. «Мына бүттү, мына бүттү» эле дешет, биздин терегибиз былкылдабайт. Бир убакта «карс» этип башка терек кулап түшсө болобу. Болгондо да Чойтемирдин күхнасынын үстүнө кулады. Талкалап таштады бир жолу. А бу аркан байлаган тереги былк этпей турат. Көрсө, тиги каниздар башка теректи

аралашыптыр да. Ортого түшөм деп алты терегимди берип аран кутулдum. Дагы мине дейсин, чалдын баласы? Деги муну мине кылыш керек, өзү? – деп Шапа акам мага суроолуу тигилди. Кенже колун көк желкесине койгон бойдон кунт коё атасынын сөзүн угуп жатты.

– Былтыр жазда келип урушту. «Талаага барбан, ата, өзүм бүтүрөм» – деди. Уялат экен. Мында да: «Оңолгон экен, балам» – деп апасы экөөбүз сүйүнүп калганбыз. Пахтага деле, тамекиге деле кардар болбой калды кийинки увакта. Үлүш жерлерге күздүк буудай эле эгип калдык. «Шор септим, буудай тизеге чыгып калды, ата» – деп келип калат. Сүйүнүп эле жүрдүк. Бир күнү табилчи Самат келиптири. «Шапа ака, буудайыңыз боевой калыптыр. Айдадып салып, ордуна мака сээп коюн» – дейт. Ээрчишип бардык анан. Айткандай эле үлүш жерибиз Шамы таздын башындай. «Кана буудайың?» – десем: «Мына» – деп Каримдин буудайын көрсөтөт. «Атандын башы!» – дедим. Жазы бою Каримдин буудайына шор сээп, карап жүрүптүр да. Каримга барып: «Эки кап шор кетти эле, үка, эми быягын кандай кылабыз?» – десем: «Чачкан шорунузду терип алыңыз, Шапа ака» – деди. Апсалам пир болуп келдим анан. Жазды жайлата иштеген мээнет – облоу акибар болду. Шунтип үкаң бизди ач калтырып коё жаздады, чалдын баласы. Бу жанагы катынпуруш Дадый тагасын тартып калды. О дагы палван ооз. Ондой дейин десен, бала-чака багып калат, кәэде. А мунун шунтип жүрсө ниме болот, билбейм, чалдын баласы, – деп этегин күүп, кетүүгө камынды.

– Ата, катын алыш үчүн калыңын өзүм төлөшүм керек. Бовосо эртен: «Мен катын алып бергенмин» – деп ушинтип дагы сөз кыласыз... – деди Кенже кебелбей.

– Кана, өзүн калыңын төлөсөң?! Жан кудай дейбиз да. Сен биринчи катын алчы... Анан калыңын көрө жатарбыз, – Шапа акам бурула үн катты.

– Өзүм төлөйм эле. Азыр терек пул болуп атыптыр, ата. Чойтемир акага дагы сүйлөшүп берин... – деди эле, Шапа акам колун шилтеп сыртка бет алды. Мен көчөгө чыкканча Шапа акам кыйла алыс узап кеткен экен. Женемен кайда баратканын сурасам: « Чойтемирдикине кетти окшойт. Терек пул болуп атат имиш го» – деп койду. Эх, Шапа ака, Шапа ака. Мен да артынан шашылып чуркап бараттым.

Бөтөлкөлөр

Шапа акамин уулу Кенженин жоругу атасынан ашса ашат, кем калбай калды. Шаарда белгилүү спортчу менен бир бөлмөдө жашап калганын кеп кургандан жадабайт. Ал чынбы, жалганбы, бизге караңгы. Шапа акам: «Ой, бу айта берет калпычы атаңоозунурайын» – деп калат. Кенже кайра күч алат.



– Эми көлдорун сурасан, шу күрөктөй бар да. Бир койсо, жөн эле уктайсың. Мени желкесине коюп, отуруп турат, отуруп турат. Элликти гам дебей жасайт. Шо отуруп турганына көп жардам бердим. Бир жолу кечинде үч бала, жо, беш бала алдыбыздан тосуп чыкты. Гырың-пырың дей башташты. Акча сурашты окшойт. Артында турам. Койду эле бириси учуп кетти. Мен секин путум менен жолдун четине сүрүп коём. Дагы биттаси кулады. Ону дагы сүрүп койдум. Калганы куюн болушту. Менин шондо качып кетпегенимі өзү да тан берип жүрдү көпкө чейин. Шондон кийин мага ишенип калды. Көчөдө экөөбүз гана басабыз. Бирөө: «Гырың!» – деп көрсүнчү деп Кенже студенттик күндөрүнөн узак кеп салып калат. Шапа акам баласынын эрдигине бир эсе сыймыктангандай болсо, бир эсе ишенбегендей туталанып кетет.

– Ие, чалдын баласы, биздин уруктан шундай бала чыгат деп ойлодун беле?.. Рамалик акам шуну көргөндө инфарк болот беле, билбейм. О, өткөндө бу лөнданды милийсалар беш күн камап коюптүр. Аны дагы Калмурзанын баласы айттып жатпайбы. Жанымда келип эле ойдолойт, ойдолойт. Бир увакта: «Шапа ака, Кенже эки күндөн бери сентирде камалып жатат» – дейт. Бу жанагы Койлонг гажир менен Камил сарттын баласы «Достору менен калды» дешкен... Эми кантем?.. Парпи укса мине болот?.. Лакатыр Сапаш уксачы?! Бирөөдөн укканча, өзүм эле айттын деп, Бечелдин дөнүнө басып бардым. Айттым анан. «Балама сентирде үчөө жабышкан экен, үчөөнү үч жерге гөмөлөтө коюптүр. Милийса менен да каттуу айтыштыптыр. Анан «хай-хайлап» эптеп камашыптыр» – дедим. Муну герой кылып койдум да. Таң калышты. «Жигит экен!» – деп атышат. Бир аз женилдеп калдым. Сапаш кылдың-кылдың этип, азандан үйгө келсе, мине болот эле?..

Сентирге жөнөдүм анан. Барсам мунун кебелбейт. Кызырып койбайт, наинисап. Аке-жакелеп жүрүп жазана пулун төлөп чыгардым. Камалып калганына арданат го десем, жок гам жебайт. Мине дейт дебейсинбى, чалдын баласы. «Лейлин, Сталин, Фейликс Кулов, Топчубек Тургуналиев ак жеринен түрмөгө отурушкан. Мени дагы көрө алbastар камап коюшту» – дейт, тооба. «Олордун погуна арзыбайсын го» – дейм. Укпайт. Шапа акам санын «шак» чаап энтиге олтуруп калды.

– Сиз газитта иштейсиз да – деп мага кайрылды Кенже. – Биз азат өлкөбүз, туурубу?

– Тууру... – дейм.

– Закүндү бузбасак болду да. Үчөөбүз пийво ичтик. Мелдешип ичтик. Шуну милийсалар көрө альшпады, кысталактар. Мен утат элем, – дейт Кенже нааразы болгондой.

– Айт, айт, богонун айт. Журналис уксун. Бу уялбайт, дарбадар... – Шапа акам ортого сөз таштады.

– Минеге уялам? Бир жашик пийво апкелдик. Жигирма бөтөлкө. Анан мелдештик. Ким канча бош бөтөлкөнү толтурса, шо утат. Баштадык.

Мен беш бөтөлкөнү толтуруп койгом. Гажир менен сарттын баласы үчпү, төртпү... толтурушкан. Милийса келип калды, анан – деди Кенже желкесин кашылана.

– Бош бөтөлкөнү мине менен толтурасыңар? – дедим түшүнгөнгө ашыгып.

– Сийип да... – деп, тилин соройто чыгарып коюп, сөзүн улады: – Экөө бир паста куюн болду. Мен кала бердим. Милийсалар, «тудум-судум» дешип, колумду кайрый баштады. Олордун деле жакшысы болот экен, эй. Бириси толтура куюлган бөтөлкөлөрдү карап: «Давай, коюп жиберели. Көп болсо үч бөтөлкө ичишиптири. Калганы полный экен. Кетирип сал нары...» – деп калды. Баарын топтоп жашикке салып алышты. «Ичпегиле, алар сийдик» – десем, кайра жиндешип сабашат, нендурайындар. Апкетишкен анан. Мени апарып камап коюшту. Ак жеримден үч күн камалып чыктым да, эй, – дейт Кенже күнөөсүн монгя албагандай.

– Шолор окубаса да ақылдуу экен. Качып кетишиптири. Сен галжийип камалып чыктың. Сарт менен гажирдин балдары увагында катын алышты. Там салышты. Сени окутам деп, же катындан жок, же иштен жок жүрөсүң, – деп Шапа акам жемелеп кирди. Кенже колун артына алып:

«Эки колун артына байлаганда, кербезим», – деп кынылдап ырдап: – Ар замандын мага окшогон революционерлери, баатырлары болот, ата. Маселен, Топчубек Тургуналиев. О дагы мендей эле бийликтек такай оппозиция. Мен да бу бийлик менен келишип иштей албайм, – деди сөөмөйүн көккө кезеп. – Демократия айылдан башталат. Анын башында мен жана башкалар турат. Мени далай кыздар артыман ээрчип, зарлашкан увагында. Шонун касали тийип атса керек. Бирок бул мен үчүн проблема эмес. Катын алыш гаппи?! Кыжыл болбоң, ата... – деди Кенже. Шапа акам баласынын мындай салабаттуу сөзүн биринчи жолу угуп жатабы, айтор, турган калыбынан жазбай нес болуп катып калыптыр. Жанатан берки жини тарагандай, жүзүнө нур тамылжып турду. Уулунун жалган да болсо, олуттуу сүйлөгөн сөзүнө маашырланган Шапа акам өзүнө өзү ыраазы болгондой Бечелдин дөнүнө бет алды...

А Кенже түбөлүк бөлүнгүстөй болгон эки досунун артынан жөнөдү. Ооба, баягы достору. Шапа акам айткандай алар кайра эле биригип алышкан болчу... Бечелдин дөнүнө барсам: «Маселен, Топчубек Тургуналиев такай оппозицияда» – деп жаңылык таап келгендей сүйлөп жатыптыр Шапа акам. Аны жардаган эл. Мен да маашырлана кулак төшөйм. Агер айылымда шундай адамдар жок болсочу, анда алардын жашоосу бир эссе сұпсак, ары кунарсыз болор беле деген ойдо, буулуккан бугум тарап, кудундап сүйүнөм. Анткени эртеңки күн мындан да кызык болорун бөркүмдөй көрүп келаттым.

Телефон

Шапа акам кыраатын келтире куран окуп аткан экен. Чынында шу жағын катырчу. Жанындағылар менен ишаарат кыла учурашып, чарпаядан орун алдым. Анын окуган кураны бир эс мундуу угулса, бир жагынан жашоого каниет кылар кандайдыр күчтүн илебин сезесин. Баарыбыз муюдук. Соңунда: «Жаткан жери жайлуу, ыйманы саламат болсун, эми, куда! Облоу акибар! Пандачилик экен... Тынч болгула. Куда кааласа көрүшөбүз...Көрүшөбүз... Кудагыйга салам дең... Хоп...Хоп...» – деп кулагына төшөгөн уолдук телефонду алып, мага карап:

– Ке, чалдын баласы. О, чоң куданын чоң таенеси пандачилик кылыптыр... Кыркылыгына чакырышкан экен. Эми биз ушинтип эле калдык... Таарынган деле эч ким жок, – деп уолдук телефонду Кенжесинин алдына ыргытып койду. – Олор чалып калышат... Биз деле таарынбайбыз... Кампир бечара 96га чыккан экен. О-уу... Ону жерге бербей эле, пышырып жеп алышса, даба болмок, – деди чайдан шор-шор ууртап.

– Обу жок, сүйлөбөңчү, чал... Шу да сөзбү... Карыганда... – деп байбичеси анын сөзүнө нааразы болгондой үн катты.

– Эки барабар өмүр сүрүптур да, кампир... Ондој жашка жеткен бар, жетпеген бар... Ээ, бу өмүр деген зыптылдаган бир нерсе экен да. Кечээ эле сипердей бала элек... Патар акам рамалик алтымышка чыкканда, карып калды депмин. Женемен айрылгандан кийин, бир жылга жетпей: «Катын алам» – деп чыкты. «Шуга кайсы катын тиет» – дейбиз да. Жанагы чоң кызы калбаны салып, катын апербей койду. Патар акам жұда-аа бакубат эле... Ажаатын ачпаптыр да, чунак кыз... Патар акам, бала эле экен да... – деди парбалышка қынқайып. Жанатан бери абышкасынын кебине ичи чыкпаган женем:

– Эми чал, боло турган сөздү сүйлөн... Журналис бала келиптири, иши бардыр... – деп сөздүн нугун башка жакка бургусу келди.

– Өрмөлөтүп аш басчы, кампир... Шаарда күнүгө эле аш жеп атат дейсиңбі...Ии-ии, жана дагы кимди пандачилик кылыптыр деп аттың эле?.. Ке, тилпонду, кызыгында куран окутуп коёлу... – деп обдула турганда, байбичеси:

– Тилпон сизге оюн болду го... – деди да, бетин чымчып басып кетти.

– Мунун жакшы экен да, чалдын баласы. Отуруп алып эле ишти бажара берет экенсин... Мен алдым... Анан Парпи алды... же менден мурун алдыбы?.. – деп Кенжесине суроолуу карады.

– Парпи авам качан биринчи алчы эле. Сизден кийин алат да... – деди уулу.

– Ну, тилпон менен обкомго дагы чыкса болот деп уктум, туурубу?..

– Иэ-ээ, обкомду мине кыласыз... Акимга чыкпайсызыбы... Жаңы келди... Ал-жайин сураң... – деп Кенжеси уолдук телефонду алып, номерин

терип колуна карматып койду. Шапа акам тыңшап атып, жамбашына ийне сайгандай опурула:

– И-ек... катын сүйлөп атат го... – деди. Уюлдук телефондо: «Сиз чалган телефондун номери өчүрүлгөн...» – деп кайталап жатты. Сыягы Кенже оюна келген номерди терип берген окшойт. Анан уулу телефонду алып:

– Мунунуз дагы Акаевдей катынкул турбайбы... Телефонун катынына берип коюптур да... – деди.

– Ок, дайыз, эй... – Шапа акам чындап эле ишенип калды. Кыйлага чейин бушайман болуп олтурду. Кенжеси жер тырмап күлтүп жатты. Шапа акам аны менен деле иши жок. Бир аздан кийин:

– Жарыбай калдық, чалдын баласы... Катынга баш ийген эркек, эрекекпи?.. «Торгой даракка консо, катын бийликтүү келсе, кыямат кайым болот» – деп калчу Патар акам... Патар акам эле дейм да... Оозуман түшпөй калыптыр. Аш жегендөн кийин тилават кылышы куран окуп көёлу, а, чалдын баласы... – деп чалгана да бушайман болгондой, уюлдук телефонду карап койду. Шапа акамдин маанайы чөгө түшкөңсүдү. Ал кылычтай шартылдаган жетекчилерди жакшы көрчү. Жок жерден эле жаңы акимди күнөөгө батырып, жек көрүп жаткан Шапа акамди аяп кеттим. Эртең Бечелдин дөңүндө аким жөнүндө сөз козгоп уят болуп калабы деген ой келди мага. Кенженин кылбаганы жок го. Анан сөздүн пайити келгенде:

– Шапа ака, аким сиз ойлогондой эмес болуш керек. Ал көрүнгөнгө эле телефон номерин бере бербейт. Кенже тамалашап жатпайбы... – дедим.

– Катыны алды го...

– Бу телефон өзү шундай... Туура эмес чалыш алсанызы, туура эмес дейт. Өчүп калса, өчтүү дейт... Кенже оюна келген номерди терип берип койду окшойт... Балким, аким жакшы кишидир... – дедим. Шапа акам менин сөзүмдү кунт коё тыңшап, уулуна сөөмөй кезеп:

– Шаарлик да... Карабы жумшак тилге салыш түшүндүрүп койду... А бу дарбадар, атаңы... – деп жанында жаткан уулун жаздыгы менен уруп-уруп алды. Анысынын күлкүсү тыйылбайт.

– Үкаци качанга чейин багам, билбейм... Өзү мени багыш керек эле... Шаарда окуду, эл көрдү, жер көрдү... Ушундан бир нерсе чыгат го дечү элем... Чыкпайт окшойт... Силердей болуп шаарда жашаса... Ие, чалдын баласы?.. – деп мени коштоп кетер дегендей, карап койду. Аңгыча Кенже отура калыш:

– Шаарда маңа пышырып коюптурбу... Барбайм дагы, жашабайм... – деди.

– Ой, Парпинин баласы сонун эле жашап жүрбөйбү... Ошончолук жоксунбү...

– И-ээ, ата... Шаарицизди көргөм... Парпи авамдын баласынын үйлөнгөнүнө канча болду?.. Келини бир жолу пут басып келип койдубу?..

Шаарда жашаса эле ават болуп кетет бекен. Сиз кечирип кюон... – деп мени жубата жылмайып: – Шаарда мине жоготтум, ата? Биеerde кааласам, Тегирмен-Көлгө барам... Кааласам Кара-Жыгачка кетем... Кечке сууга түшөм... Өгүнү Суу-Чыккандан Кара-Жыгачка чейин атты чаап келдим. Ушундан өткөн рахат барбы?.. Каалашымча гилас, айвансари, бүлдүркөн жейм. Алма терем, жийде, өрүк терем...Кыйкырып ырдайм... Тоо жылмайынча мен жылбайм, болду бүттү, ата... – деди.

– Ушуну жашоо деп ойлойсунбу? – Шапа акам кылгыра тиктеди.

– Билбейм... Бирок маңа жагат... Шаарда аялынын кийиминен артса... ичип-жейт, бовосо жок... Баары жасалма... Алардын құлғөнү, басканы баары жасалма... Галстук тагынып алыш жүрсө эле, паришта болуп кетет дейсизби... Урдум шондой чоң курсактарды... Айылда бирөө өлсө, ичин әзиле кабырына кооп келесин. Шондогу адамдарды карачы, ата. Кандай жөнөкөй, карапайым кишилер. Төшүн тосуп турушат жөн эле. Анан каадаланган бир чоң курсакты кара, кыйратып койгонсуп... жасалма жылмаят... жасалма ийилет. Өзүлөрүн биринчи сорт сезишет... Шу жагабы сизге?.. – деп мага карап: – Сиз туура түшүнүң, мен оюма келгенди айтып койдум... – деди. Кенженин калетсиз айтылган сөзүнө бир эсе териге түштүм. «Анан эмне кылыш керек?» – деген ой келди мага. Оңтойсуз абалда калганымды сездиби, же уулунун пикирине кошуулгусу келбедиби Шапа ака:

– Биздин уруктан, шу үкаң «брак» чыгып калды, чалдын баласы. Эл шаарга ооп атса, Дөндүнүн мышыгынан бешбетер бу үйгө эле качып турат, – деди. Мен эмнегедир Кенженин сөзүнө кошуулуп, же кошула албасымды билбей, өзүмчө чайналдым. Бир эсе анын бетке чабаар сөзүнө тан берем. Шапа акамдин:

– Жакында шаарга жиберсем, – деген сөзү оюмdu бузуп жиберди. Ал Кенжени шылдыңдай карап: – Акчасын жарим жолдо алдырып, кайтып келди. Шаар деген шаар экенин билбей эле сүйлөй берет, атана... десе, – деди. Анда Кенжеси:

– Алдыrbай эле, өзүм берип келдим... Бир чалга пайда болду да... – уулу кайдыгер гана жооп айтып, көмкөрөсүнүн жатып алды.

– Саңа акча жерде чачылып жатыптырыбы!.. Муну кара: «Пайда болду да» – деп коёт. Лөндан атана...

– Чачылып жатса мине кылайын анан?.. – деди Кенже Шапа акамдин сөзүн бөлүп. – Самын-сумун алайын деп магазинге кирсем, котологон эл. Бир чал жылбайт да. Пулун таппайт. Мен дагы шашып аткам. Самын алдым, сакал алгыч алдым. Четке чыгып, мындай карасам, бир чирайлик кыздын путунун алдында миң сомдук жатат. Болду болбоду шу кыздыкы дедим. Секин барып: «Чоң кызы акчаның түшүп калыптыр...» – десем, сумкасын аңтарып карап: «Жок менини эмес...» – десе болову. «Бу жанагы чалдыкы...» – деди магазинчи аял. «Маңа бер, өзүм берип

коём...» – деди. Столго коуп койду. Кыздын акчасы депмин да. Бово-со жөн эле шыпрып коймокмун... Бишкекти көздөй кеткен таксинин жанына барып, чөнтөгүмдү карасам – миң сомум жок. «И менин акчам экен» – дедим. Эми кантип сурайм?.. Магазинге барсам, акчам туруптур. Батынып кире албадым. Бир увакта жанагы чалды делбендетип, бирөө жетелеп келди. Акчаны берди эле индебей чөнтөгүнө салып алды. «Менини болчу» – деп артынан чуркамак белем. Кала бердим анан... Шуну менен Бишкекке барбай калдым... Ирас эле болду... – деди Кенже. Шапа акам уулунун баянына ичи чыкпады окшойт, этибарына албагандай, кыңкайып жатып алды.

Аңгычаң жеңемдин каңылжырды өрдөгөн зире жыттанган палоосу дасторкондун ажарын ачып, ата-баланын кызыктуу сөзүнө убактылуу аралжы болгонсуду.

Тез жардам

Шапа акам чакыртыптыр. Кагаз-калемимди белендерп жолго чыктым. Анткени оюна эмне келсе, ошону жаз деп тапшырма бермей адаты бар. Дагы миненин үстүнөн чыгар экенмин деген ойдо тез эле жетип келдим. Келсем, Шапа акам тамдын боорундагы шатыга кыңкая, сабыры суз олтуруптур. Не деримди билбей, үнсүз кол алыштым.

– Ке, чалдын баласы, отур мыңдай... Иш чатақ, – деди ордунан козголбой. Оозуман сөзүм түшүп, дендароо болгонумду айтпа.

– Кенжешти тез жардам апкетиптири. Неберем Барчайым айтты. «Машийна зуулдап кыйкырып кетти» – деди. Мине балаа болду билбейм? Сенден дуктурлар сүрдөйт, чалдын баласы. Же, бирөө-жарымын мактап жазып коёрсүн. Шого чакыртым... Дөндүнүн оозу бош... Женең укса жыгылып калат... Ага индебе... Районго барып келели... – деп оор улутуна мени тиктеди. «Көкүрөк күчүгү» – Кенжесинин кыйналган абалы көз алдына тартыла түштүбү, Шапа акамдин көзү жашылдана жер карады. Аңгычаң жеңем үйдүн капиталынан чыга келип:

– Өй, журналис бала, мине турасынар, үйгө жүргүлө. Манты бышты. Ирас болбодубу, чогуу шам-шум этип аласынар... – деп алдына салып, бизди ээрчий басты. Дастроңон эбак эле жайылып, майы чуурган манты да алдыбызга келди. Шапа акам калп эле сөз козгомуш болот. Тамакка деле табити тартпай турду.

– Өй, чал, баланы ал дебейсизби, – деди жеңем.

– Ал, ала гой, чалдын баласы. Мен ыкыйып тоюп алыпмын, – деп мантыдан чымчып ооз тийип койду.

– Каяктан ыкыйып тоюп жүрөсүз?..



– Пати кампир чакырыптыр... Чалына куран окуткан го. Жылдыгыбы билбейм... Аш баскан экен...

– Жылдыгына али ончо бар. Кароолчу ака кеч құздө пандачилик қылды го... Бир эле сизди чакырдыбы?..

– Парпини, Сапашты чакырган экен келбеди, – деп мұқактана сөз улап, саамга мени тиктеп: – Чалдын баласы экөөбүз кирип тамагын жеп чыктық, – деди Шапа акам. Мен дагы Шапа акамди колдоп башымды ийкеп койдум. Құнөм билиніп кала турғандай өзүмчө чебелектейм. Негедир женем чай сунса деле менден жооп құтқөндөй сезиле берди. Анан ортодогу тынчтыкты бузайын деген ойдо:

– Жылдыгы эмес го... Пайшамбалигина куран окутса керек да... – дедим орундуу жооп тапкандай.

– Бұғұн чаршанба го... Мине балаа болуп калғансыңар?.. Окшошуп... Өй, чал, танинiz сакпы?.. Ие, ботом, мантыны ким жейт?.. – деди бир нерседен кабатыр болгондай. Шапа акам ордунан туруп:

– Анан жейбиз, кампир. Биз туралы, иш бар... – деди. Женем чалынын бу жоругуна ичи чыкпай алдыбызды торой басты эле, Шапа акам ақырын четтеп чыгып кетти. Биз бир аз узай басканыбызда, женем:

– Өй, чал, Кенжешти чакырың... Курсагы ачты го дадагаң кетейиндин, – деди эне жүрөгү бир нерсени сезгендей. Ушу сөз Шапа акамди бир силкінкткендей болду. Экөөбүз зәрчишип, чон жолго чыкканда «Тез жардам» машинасы төбөсүн жаркылдатып, көчөнү жаңыртып жогору көздөй баратты. Анын ачуу үнү Шапа акамди даги бир ирет селт эттириди. Сыягы машина Шапа акамдин үйүнө токтоп, зуу кооп кеткендей болду. Кайра артыбызга чуркап жөнөдүк.

Үйгө келсек, Кенже мантыны алдына кооп алыш уруп аткан экен. Шапа акам энтиккен демин басып, терең дем ала:

– Ии, лөндан каякта жүрөсүң? – деди.

– Сентирге түштүм, ата... Пийво апкелдик, Кылжырбектин ашарына...

– деди Кенже оозундагы тамагын жутуна. Шапа акам эми өзүнө келгендей, баласын жандай олтуруп:

– Ке, кампир, мантың болсо апкел... – деп дасторконго үңүлдү.

– Өй, ыкыйып ток эмес белениз... Ниме болду сизге өзү?.. – деди женем.

– Апкел дегенде апкебейсиңбى... Мен жебесем, чалдын баласы жейт...

– Ишинер тез эле бүтүп калдыбы?..

– Бүттү... Мыногу лөндан паказ ач калган го... – деп уулуна мээримдүү жылмая карады да: – Тапкан экенсинер, пийво ташый турған машийнаны.... – деди.

– Скорый менен кыйкыртып пийво ташып келатабыз... «ГАИлер» аңкайып карап турушат... хи-хи-хи... – Кенже ыкшып күлүп жатты.

– Соода кылыш Камил сарттын баласынан артчу эмес эле го. Санца кантип ишенип калышты?..

– Сарттын баласы, накаут кетип үйүндө жатат, ата. Атасы мүйүзүн чыгара коюптур... Калмурза aka айтты... Эч кимге айтпан, ата, Калмурза aka суранган...

– Камил жинди болгон го, баласын сабап...

– Билбей калган да, ата... Түн жаримда эшикке заара кылганы чыкса, кампасы «кылдырт-кылдырт» этет экен. Пайлап барса, бирөө челекке буудай салып атыптыр. Күтү-үүп туруптур анан. Чыга бергенде тумшукка урган экен, накаут кетиптири. Онун колу кол эмей эле, кувалды да, ата...

– Түн жаримда пок барбы, кампада анан...

– Зыпыш эженин камогуна беш кило буудай карыз болчу. Доолай берсе, кутулайын деди да...

– Зыпышка карыз болбогон кимиң бар өзү?.. Ирас кылат Зыпыш, доолайт да! Бу сарт баласын тааныбаптырыбы?..

– Капкарангы болсо... Уурунун оозу-мурдун таңып, буту-колун чырмал байлап таштайт. Таң саардан Калмурза акага барат...

– Көсөөгөбү?

– Жо-оок, милийсага да...

– Ии-ии, анан...

– Экөө ээрчишип келип, кампаны ачса өзүнүн баласы жатат, онтоп...
Анан: «Айланайын Калмурза, садагаң кетейин Калмурза, ооз басырык кылайын, эч кимге ооз ачпа» – дейт. Калмурза aka да бош кебей: «Ондој болсо беш чыпта арпа берин, тооктун жеми түгөндү» – дейт...

– Айтам да... Мине эле бу сарт Калмурзанын үйүнө каттап калды дейм да... – Шапа акам жанатан берки санаадан арылгандай уулунун сөзүн коштоп олтурду. Аңгычаң сырттан «Тез жардам» машинасы көчөнү жаңыртып жетип келгендей болду.

– Пийво түгөнгөн окшойт... Снабженецке келишти, ата... – деп ордунан туруп сыртка шашыла жөнөдү.

– Пата кылып турбайсыңбы, ой, уругун өскүр... Токто... Кыйкыртпай башка эле машийна менен барбайсыңарбы... – деди Шапа акам женинен тарта.

– Ата, шу машийна илайым эле касал ташыбай, арак ташып калсын дебейсизби... Туурубу?.. – деп мага көзүн кысып чыгып кетти. Шапа акам уулун узата карап:

– Шу, лөндан туура айтат, эй... Бу машийнага сыркоолоп эч кимди түшкүлүк кылбасын... – деп майлуу колу менен сакалын кайра-кайра сылап койду. Алдыбыздагы мантынын бириң калтыrbай жеп койгонубузду да билбей калдык. Женем бизге шектүү карап, тамактагы майды пиялага чууртуп, үн-сөзсүз жооп күткөндөй эле. Шапа акам жанатан берки түйшүгүн унтууп, жарпы жазыла сыртка бет алды. Мен да аны ээрчип жөнөдүм. Биз Бечелдин дөңүнө эртерээк келип алганбызы, саябандуу

бактын тұбұндө Сапаш акадан башка әч ким жок экен. Шапа акам жай алып олтурған соң, сөз улап:

– «Әми лакатыр угуп тур. Лейкин, әч кимге айтпа. Кечәү тұндө Камил сарт кампасын караса, «қылдырт-қылдырт» этет экен...» – деп курдашы Сапаш акага аспиеттеп айта баштады. Ошо «әч кимге айтпа» деген сөз тез эле айылга тарап, Камил аканин жоругу жомокко айланып көпкө чейин айтылып жүрдү.

Жаңак

Шапа акамдин үйүнүн жанында, тәэ Союздун маалынан калган мурастай картаң бак бар. Эми анда не түркүн жемиштин түрү жайнайт. «Согуш учурунда шу бак кадимкідей бизди баккан» – деп калчу аксакалдар. Өрүгү, алмасы дале бир айылды багып келет. Анан жаңағынын түшүмүн Шапа акамдан артса гана алышчу. Анткени Шапа акам эс тарткандан ушу күнгө чейин бакты бапестеп өстүрүп, арығын чаап, суудан өксүтпөй келет. Ага айылдаштар деле ыраазы. Айылда анча-мынча оюн-зоок болгондо бактын ичи шаңга бөлөнүп, керемет жайга айланат. Бу да болсо бактын баркына жеткен Шапа акамдин эмгегинин үзүрү. Бакты кароого бир гана Чондубай акага ишенет. Бир жакка кетсе сөзсүз Чондубай акага тапшырып кетчү. Бир эсе анын үйү суунун башында, бактын төрүндө. Чыны ошо жылы жаңақ укмуш болгон эле. Жөн эле шинғил-шинғил болуп, шагы ийилгенин айтпа. Андан калса, аны сатса бир чака пул болот. Шапа акам шу жерден такыр жедирчү эмес. Чондубай акага нааразычылық шундан башталды. Қөрсө, билгизбей «иши» кылчу экен да. Шого Шапа акам ката болуп алыптыр.

– Бужанагы, Чондубай маңқага ишенгеними карасаң, чалдын баласы... Карышкырга кой кайтартып жүрүпмүн да. Сураса бербейминби, айтчы... – деп мага суроолуу тигилет. Мен же түшүнсөмчү.

– Дагы жакшы курортко барбай калдым... Паказ күүп алмак экен да, дайыз... – Шапа акам туталана ары басат, бери басат.

– Минени айтып атасыз?.. Чонду ака андай киши эмес эле го...

– Шону айтам да... Адам деп жүрүпмүн да. Ке, отур... Угуп тур... – деди да Шапа акам окуяны башынан айта баштады.

– Дөндү келиптири. «Ата, үч күнгө Жалал-Абадга курортко апарып келейин» – деп калды. «Барайын» – дедим... Анан оногу Чондубай маңқага барбаймынбы. Жаңакты дайиндайин дегем да. «Үч күнгө кетип атам, бакты карап тур, үкам...» – деп келе бердим. Ол ниме кылат дебейсиңбі. Наркы шыргый... узун үкасин чакырыптыр. «Шапа жокто терип алайын» – деген да, дайыз... Жанагы агайчы... Лұтпилла шыр-

гыйы: «Ооруп атам» – деп мектепке кабар бердирип жибериптири. «Үч күндөн кийин барам» дептир. Неберем Барчайым келди: «Лұтпилла агай ооруп атыптыр, үч күн сабакка барбайт экенбиз» – деп сүйүнүп алыптыр. Анан мен Дөндүгө: «Кой, кызыңы эле курортко апар, балам. Үч күн бош экен, ойноп келсин...» – дедим. Чондубай маңкага барып: «Мен кетпей калдым, башка ишици кыла бер, үка...» – деп келе берген. Ол ниети бузук, үкасин кайра чакырып: «Болбой калды, мектебиңе бара бер» – дептир. Эртең менен неберем Барчайым мектепке жөнөп алыптыр. «Ыя, балам, курортчу...» – дейм. «Лұтпилла агай ишке чыгыптыр, чакырып атышат» – деп мектепке кетти. Анан эле уулум келип: «Ата, эртең жөнөйлү...» – деди. Кайра эле маңкага бардым. «Ушинтип кетип атам... Баш-көз бол, үка...» – дедим. Ишенип атам да. Кечинде неберем Барчайым келди. «Лұтпилла агайдын оорусу дагы кармаптыр. Эртең окубайт экенбиз...» – дейт. Бир нерсе болуп кетчүдөй эле, курортко такыр баргым келбейт да. Жаңакты эле ойлойм. «Кой, балам, аялыңы, кызыңы эле апар...» – деп Дөндүгө дагы айттым. Анан Чондубай маңка убара болуп калбасын деп, барбай калганымды айтып келбейминби... Эртең менен көчөгө чыксам неберем, мектепке баратат. Ооруду деген Лұтпилла шыргый куландан соо, окуучулардын арасында жүрөт... Анан эми, чалдын баласы, бир туруп курортко баргым келет десен. Сапаш деле, Парипи деле ушу турган курортту көрүшө элек. Мен барсам алар, «өчөт» эле да. Дөндүгө айтпай, маңкага бардым. «Эми чындал эс алыш келмек болдум, үка... Жакшылап кара...» – дедим. Үйгө келип, курортко кетүүгө камынып жатсам, балам келди. «Ата, каякка?» – дейт. «Курортко» – дейм. «Ой, пусурманым, экөөбүздүн үч күнүбүз «күйүп» кетпедиби... Эми жазда барабыз...» – десе болобу. Апсалам пир болуп отуруп калдым. Маңкага кайра-кайра эле бара бермек белем. «Эртең менен өзү көрөт да» – дедим. Кечинде бакты аралап жүрсөм, жылт-жулт этип эле бир нерсе күйөт. Акырын ақмалап барсам, Чонду маңка шыргый үкаси экөө жаңакты кагып, терип атат. Асма чырак колунда. Жакындал барсам, маңка мени Лұтпилла дедиби: «Карма чыракты...» – деп колума карматып койду. Тура бердим. Жөн терсе майли эле. «Шапа ака, илайым дагы үч күн жок болсо экен» – деп коёт. Көчүктөн ары тептим дейсін, тумаланып кетти. Жакасынан алыш: «Эй, наинисап, мине кылып атасың?» – десем, оозунан алласы түшүп, нес болуп туруп калдым. Анан эсine келдиби: «Айланайын Шапа ака, мен ит болдум, мен ақмак болдум...» – деп жалына баштады. Узун үкаси жок, куюн болуп кетиптири. «Айт» – дедим. Болгонун төкпөй-чачпай айтып берип атпайбы, жанагы накуста маңка... – деп Шапа акам Чондубай аканин ишеничтөн кеткенине бушайман боло ары басат, бери басат.

А мен эмне демек элем. Бир эссе адамга болгон ишеничи кастарлаган Шапа акамди аяп олтурдум.



Гадавай ака

– Ата, Гадавай ака, Метр акани желкесинен талга илип койду, – деди Кенже үйгө кирип келип. Шапа акам экообуз терезени акмаладык. Талга илинген киши жапалдаш кыска бойлуу болгондуктан бардыгыбыз «Метр» ака деп көнүп калганбыз. Балдары шаты коюп, атасын талдан түшүрүп жаткан экен. Илинип турса да бир нерселерди божурап сүйлөнүп жатты.

– Тийиштиби? – деди Шапа акам кайра жаздыкка жамбаштай.

– Жо, Гадавай ака тийишти. Анан Метр ака: «Көзүңү кыспай, көтүңү кысып үйүнө кетип калбайсынбы» – деди эле, талга асып койду. Гадавай аканин көзү жумунч-жумунч этип калыптыр, ата... – Кенже кайра эле терезеден көчөнү тиктеп олтурду. Гадавай ака кичине кызып алса, көздөрүн тез-тез ирмеп, дулдуйган эриндери сууланышып, сүйлөгөндө түкүрүгү чачырап турар эле.

– Балдарынан акча келген го... – Шапа акам бир аздан кийин ынтыла сөз козгоду. – Балдарды катар-катар туудуруп койгон экен. Олор болсо, бурдал акчаны салып атат. Анан Гадавай ичпегенде, ким ичет? – деди. Аңгычаң Гадавай ака үйгө кирип келди. Бир топ эле кызып калгандай.

– Айнанайын, Шапа ака, эки жылдан бери ичпей жүрдүм эле, бүгүн ичип алдым... – деп күрөктөй колун сұна учурашты.

– Ии, миңе балаа болду?.. – деди да, Шапа акам ордунан козголуп, алдына төшөк тартты.

– Сүйүнүчтөн, Шапа ака, сүйүнүчтөн... Ирасиядагы балам үкасин ээрчитип келатыптыр. Чону го, майли. Бу кичик балам апасынын светин деле унутуп калды окшойт. Окууну бүтүп-бүтпөй кеткен. Шону үйгө ча-кырттым, Шапа ака. Акаси келип машина алам дейт. «Ой, ону койнуңа алыш жатасынбы», – десем бовойт... Үйлөйм... Келсин. Бирөөнү чоттоп жүрөм... – деп көзүн кайра-кайра ымдап, мени карап: – Ой, үка, капченный болуп калыпсың го, – деди чочугандай.

– Балдарың нечөө болуп калды?.. – Шапа акам жактырбагандай үн салды.

– Жетөө... – деп салааларын көрсөтүп: – Баары эркек Шапа ака. Келинииз шунтип эркек тубар чыгып калды, – деди. Жанатан бери күнт көй угуп олтурған Кенже:

– Жети эркекти кантип жасадыңыз, анан? – деп күтүүсүз суроо узатты.

– Төрүнө, төрүнө таштасаң эле, эркек чыга берет экен да, ха-ха-ха...

– деген күлкүсүнө биз дагы жабыла кошулуп, үйдүн ичин жаңыртып жаттык. Гадавай ака көзүнүн жашын сүртүп, Кенжеге карап:

– Нечеге чыктың? – деди.

– 25ке...

– Мени атам рамалик он сегизге чыкканымда эле үйлөдү. Карыганда неберемди көрүп калайын деген го, бечара атам. Келини дагы зорго тур-

ган экен, четинен тууй баштады. Атам рамалик, атадан жалгыз эле да, сиз билесиз, Шапа ака, – деп көзүн ымдал-ымдал койду.

– Оо, Калдар ака, кыйын киши эле рамалик. «Калдар кайкы» – деп коёр элек. Өзү трактир айдаса дагы, раистай кайкайып жүрөт эле. Биргат болду, анан трактир айдады. «Самалетту бир көрсөм эле айдал кетет элем» деп калчу рамалик атаң. Эми суу койгонун айтпа. Сөөм-сөөм, карыш-карыш кылып, жылжытып сууну агаттар менен айдаганда карап эле тургуң келет да. Атаң рамалик райкомдун адабин берген киши болгон, – деди Шапа акам. Атасы жөнүндө мактоо сөз укканына жетине албаган Гадавай ака улам алдыга ынтылып, угуп атты. Шапа акам саамга ойлоно калып:

– Ну, балдарың баари Россиядабы? – деп Гадавай аканин оюн бузду.

– Баари, Шапа ака...

– Ниме иш кылышат, оякта?..

– Ават иш кылат дейсизби, Шапа ака. Курулушта иштейт. Экөөсү көчө шыпырат... Эптер жан багыштын айласы да... – деп кымтылана көзүн ымдал бечарадай болуп олтуруп калды. Анан:

– Балам келери менен үйлөп, келинди кошуп кетирем. Кенжени кошун, бир иштеп келсин, – деди.

– Кенженин диплому бар. Бу барып көчө шыпырып журмөк беле. Шаарда деле иш чыгып атат. Чал-кемпирди кыя албай эле жүрөт, балам бечара. Туурубу, чалдын баласы? – деп мага кайрылды. Иши жок жүрсө да, диплому бар баласынын мартабасын көтөрө сүйлөгөн Шапа акамдин сөзүн кубаттап, башымды ийкеп олтурдум.

– Ондо катын аперин... Менин балдызым бар. Жұдаа пакиза. О дагы Бишкекте окуган. Доктурдун окуусуна окуду окшойт. Жакшы жердин кызы... – деп алаканын «шак» эте чапты. Шапа акам жөлөнүп олтурған жабандын оозун ачып, колун сунуп, толук ичилбеген арактын бөтөлкөсүн алыш чыкты. Жарымынан көп экен. Аракты алдына коюп:

– Мунун башка гап... – деп пиялага толтура арак куйду.

– Кайсы?.. – деди Гадавай ака түшүнбөгөндөй.

– Балдызыңды айтам, лөндан... Кана, шо балдызыңдын өмүрүн берсин. Ал!.. – деди Шапа акам сөздү улантсын дегендей. Көңүлүнө төп келген кеп козголдубу, айтор, Шапа акам малдаш уруна Гадавай акага тигилди. Ал аракты алыш жиберип, көзүн катуу жумуп:

– Ананайын, Шапа ака, жанагы атамын райкомдун адабин бергенин айтип берин? – деди.

– Ээ, рамалик Калдар ака эч кимге калп айтпаган, чесный киши эле да. Эми ону мен деле уккан жайым бар...

– Шону айтин...

– Садыгаали деген гажир райком келген. Келип эле түнкү сугатты ойлоп тапты, кызыталак. Калдар ака анда сугатчы. Бир күнү түндө пахта

сугарып жүрсө, бирөө келип: «Ой, мине кылып атасың?» – дептир. «Бу жанагы энени... Садыгаали деген райком тұндө сугарғыла дептир...» – деп аяғын жұда ашатпайбы. Индебей кетип калышыптыр. Көрсө, олор райком менен раис экен да. Караптың билип коюптурбу, ону атаң... Лейкин райкомғо Калдар aka жағыптыр. Бир күнү эле партияга өтүптур деп калышты. Чогулуш десе эле Калдар акани чакырып калышат. Анан дагы бир күнү райком тұнқұ сугатты текшерип келсе, талаада бир жарық ары-бери жылып жүрөт дейт. Ақырын басып барса, эшектин жамбашын-дагы ташпанар жарқырап атыптыр. Калдар aka эмес, шо эшек басып жүрүптыр да, пахтаны аралап. Чатак шондон чыккан да. Калдар aka эми эле жаткан экен. Райком жаткан жеринен түрсий-майкачан кармап келип бир күн камап, анан бүрого салбадыбы. Шондо да атаң: «Партияга зордол өткөргөнсүңөр, камасаңар камагыла!..» – дептир. Райком-дун көзүнчө айтыптыр, рамалик атаң. Камакка кирип жатып алыптыр. Калдар aka жок болсо пахтаны ким сугарат? Опзуа кылабыз дешкен го. Калдар aka камактан чыкпайт. Ақыры раис баш болуп суралып жүрүшүп чыгарышыптыр деп уккам, үка, – деди Шапа акам. Гадавай аканин көзү жашылдана алдындағы бош калган пиялага тигилди. Не дәэрин билбей, жер карап улам бөтөлкөнү тиктеп коёт. Шапа акам деле аны этибарына албагандай жанагы сөздүн уланышын күтүп олтурду. Шону сездиби, Гадавай aka эсine келгендей:

– Балдызыма Кенженин жылдызы күп келишет да, Шапа aka. Силерге бүлө болсо, бактысы ачылат... Сиздей жакшы кишиге келин болуунун өзү бакыт, Шапа aka, – деп бөтөлкөнү карап койду. Шапа акам арактан пиялага толтура куюп, алдына жылдырды. Дагы бир пияла күйса түгөнө турған арак калды. Гадавай aka аракты жутуп жиберип, көзүн жумуп бир азга чейин үнсүз олтурду. Аңғычан, Шапа акам тынчтыкты бузуп:

– Ну, балдызың каякта? – деди.

– Ирасияда деп уккам, Шапа aka... Издең табыш керек ону... – деди да, пияланы бөтөлкөгө жанаша койду. Анын жообуна ичи чыкпады окшойт, Шапа акам бөтөлкөнү алып кайра жабанга салып, үнкүйүп олтуруп калды. Гадавай aka колунан момпосуюн жулдурған баладай жабанды жалдышрай тиктейт. Ортодогу ысық ымала өчө түшкөндөй болду. Көзүн кайра-кайра ымдаган Гадавай aka ордунан туруп:

– Мен барайын эми... Көп отуруп койдум окшойт... – деди. Пияланы бир карап, жабанды бир карап сыртқа бет алды. Шапа акам ал чыгары менен:

– Атасы дагы шундай дөөпөрөс эле. Анда биргат болчу. Колхозго годовой отчетко барса: «Уулдуу болдуң» – деп сүйүнчүлөшпейбү. Ираса жууп, атын «Годовой» коюп атпайбы. Итке деле мындаіт ат койбойт да, туруруб? Падарига наалат шонун!.. – деди. Гадавай aka жок эле балдызы жөнүндө сөз козгоп алдап, арагын ичип кеткенине Шапа акам нааразы

болгонсуп турду. Чындыгында Гадавай аканин андай ою жок эле. Ал көл киши болчу. Муну Шапа акам деле жакшы билчү.

Ким экен

Ошондон кийин Шапа акам мектепке баргыс болуптур. Кийин уктум. Эгер небересине какыс-кукус сөз айткан бирөө жарым болсочу. Оо, калайманды катыра салчу Шапа акам. Мугалимдер үчүн көнүмүш адатпы, айтор, анын тилдегени деле майдай жагат. Шапа акамдин жоругун энөө көрүшпөгөнү ошондон го. Мектепке баргыс кылганы өзүнүн эле небереси болуптур. «Осол болдум, чалдын баласы. Эми барбайм» – деп калыптыр. Көрсө...

– Бу жанагы неберем – Дөндүнүн кызы келди, – деп кебин баштait Шапа акам: «Ата, орус тилден берген агайдын памиласы ким экен?» – дейт кызым. «Ой, ону сен билбесен, мен кайдан билем, балам» – дейм. «Жо-ок, агайдын памиласы ким экен» – дейт кайра эле. «Ие, ботом, өзүнөн сурабайсыңбы?» – дейм. «Агайдын памиласы ким экен деп атам» – деп ыйлайт да турат. «Бу баланы окуткандан кийин агайын тааныштырып койбойбу» – деп таза ката болуп, чыдай албай жөнөдүм. Барсам жылан сыйпагансып эч ким жок мектепте. Шо, жок болгону ирас болуптур, чалдын баласы. Ачуум менен иштин пачагын чыгарып алмак экем. «Бу баласына болуша берген чал экен» – дешип жаман ойлоп калат эле да. Өзу маданияттуу киши экен, кийин көрбөдүмбү. Кирип эле: «Кана, орус тил маалим? Бу баланы окуткандан кийин аты-жөнүн айтып койбойбу, кызыталак!» – деп эле опурулдум. Кудай жалгап жок экен. Бовосо биздикилерге айткан сөздү арнайт элем да. Заки чолоктун баласы отурган экен, ошого таз-за эскерттим. Жо, шондо барыш керек болду да, чалдын баласы. Мурдагы агайы, о дагы орус тилчи. Чоң неберем Самсаали... Сасичи... О деген кыздарга кат жазып калган бала эле. Шону агайы мектепке келип-келбей жатып гөмөлөтө чааптыр, кызыталак. «Как тибе зват?» – десе, «Саси» – дептир. Бир коюптур жанагы накуста. Тургузуп алып сураса, дагы: «Саси» – дейт имиш. Дагы уруптур, наинисап, э-эй. Анан аз келгесин деректирине барып: «Мага саси деп айтты» – деп арызданганын кантесинц. Анан мине дейт?! Саси болсо Саси дейт да. Чоңоуп калган бала болсо, мага айтмак беле. Мыногу Барчайым айтып келди. Жетип бардым мектепке. Райондон келген орус тилчи бала экен. «Чычар жеринди саманкана кылышп коём!..» – дедим, чалдын баласы. Эртеси сен көр, мен көр жок болду. Деректир келиптири. Темир кайкынын баласы. Созулган бала өзү. «Шапа ака, эптеп агай таап келсем аны да кетирип тындыңыз, сизге таарындым» – дейт. «Тагдырыңа таарын, үка» – дедим. Кадынга катын токтобогондой, буга да агай токтобос болду. «Шундай

агайдын бири го» – деп баргамын да. Кеч бешимде эле үйгө стилний жигит кирип келди дейсинг. Жұда-аа пакиза. Басканы, турганы пукта. «Аким жиберген бала го» – деп ойлопмун. Бир сыртайы десен. Ыржайып күлүп эле турат. Маданияттуу адам эжен. Ишенсең тилмечи жок сүйлөшүп аттык. Шуну Сапаш менен Парпиге айтсам ишенбейт да, дайуздар. Көрө албайт да аларың, чалдын баласы. Өзү сабаты жетпеген адам шондой болот. Аナン келип калды. «Мен орустии агайы боломун» – деп қыргызча чулдурап тааныша, кол сунду. Колу деле эптеп эле кол. Жупжумшак. Чыны бир эс ачуум катуу келди. «Агайга жарыган экенбиз» – деп атам да, ичимен. «Заки чолоктун баласына окшогон бирөө экен» – дедим да. Бир «жакшы» сөздөрдү арнайын деп барып, туруп калдым. Эй, чалдын баласы, өзү үйгө келип атса. «Төргө өт, төргө өт» – дейсинг да аргасыз. Ыржайып эле күлүп турса анан. «Менин памилам Ким. Өзүм карис болом» – десе болобу, чулдурап. «Ана айтпадымбы» – деп қызым Барчайым турат. Опурулган жаным өчтү. Осол болгонуму айтпа. Мектепке жетип барганымчы. Ой, анан қыргызча тил билгенин карасаң. Кадимкідей сүйлөшүп аттык. Жаңы мугалим эжен. «Карис менен сүйлөшкөнүмдү бирөө-жарым көрүп калабы» – деп, элендеп эки жагымды каранам, эч ким жок. Таз-за сүйлөштүк. Көрсө, фамилиясы Ким экен. Мен деле сыр бербедим, чалдын баласы. «Босо богондур да» – дегенсип отурам. Бу каристер пияз эле эгишпей, бала окутканы да бар экен да, чалдын баласы. Қыргызча сүйлөп, орусча окутканын кара. Шо, шо болду тым болуп калганбыз. Жанагы локатыр – Сапаш кайдан укканын билбейм: «Агайдын памиласы ким эле?» – деп бир күнү азандан жетип келиптири. Угуп алып түнү бою ичи кайнап чыкты да. Карга пок чокуй электе: «Ким эле?» – деп турат да. «Атаңдын башы эле!..» – дейм. «Жо, ким эле?» – деп бир айтып бир койбайт. Жөн эле сүтак болуп алды. Ие, чалдын баласы, шаарга окууга кеткен балдар каякта жүрүшөт? Орус менен кариске кор кылбай өзүбүздүн балдар окутар күн келер бекен? – дейт Шапа акам кейигендей.

Дөкү тырык

Шапа акам мас болгон балдарды көрсө эле: «Дөкү тырык жолуккур, эй...» – дей берет. Дөкү ака анын курдашы. Кээде жолугуп калганда анын маңдайына олтуруп алып, тамашалап кажып кирет. Дөкү ака чындыгында сөөктүү, балбан, кем сөз киши.

– Бу адам деле эмес, – деп сөзүн улайт Шапа акам. – Сөккөндү, же мактагандын паркын билбеген адам адамбы? Муну адам кылган жанагы торукаш카. Ал жок болсо бу тырыкка (мурду тырык киши эле) эч кимдин деле иши түшпөйт. Шундай адамды көрдүң беле, чалдын баласы. «Аяш кандай?» – десен: «Жатат» – деп коёт, болду. Элүү жылдан бери шунтип

келатат. Дундук. Суу жетпеген бир дөңгөч да. Чыны торукашкада айып жок, ээ-эй. Жаныбар топко кирдиби, бүттү. Билгендей улакты табелеп турға берет. Кыйын болсоң жылдырып көр. Аттын сырттаны да жаныбар. О-уу, бу тырыгың кебелбейт. «Сенде эле ат барбы, эненди... апанды?!!» – деп ата-жотосунан бери сөгүп жаткандарга бир буруулуп койсочу. Дундук да, атаңы десе... Менин шундай салаватым болгондо чыга чапмакмын... Улакчылар сөгүнүп-сөгүнүп чарчашканда, шарт эңилип улакты алыш жөнөйт дейсин. Мына шондо көр тырыкты. Чимирилет го, чиркин. Улакты ашырып чаптың беле, чалдын баласы? Эми бу бир кумар да. «Айланайын, Дөкү... Мурдуңан садагаң кетейин Дөкү... Бир ашырып койчу» – деп эле жандап чапкандар. Харламов болуп кетет жөн эле. Кычкантай колуна илешкен нерсени оңдан менен алдыrbайт, бу тырык. Башыма жүн чыкканы бирөөгө эңилгенин көрө элекмин. Шу тамашада эле Дөкү адам болуп чыга калат. Бовосо адам деле эмес. Анан оң келгенине улакты ашыра салып бастырып кете берет. Оозунан бир сөз чыксачы... Кыйтыр ой, кыйтыр бул тырык. Качан чоң соорун саймайынча топко жолобойт. Пайлайт пайитин. Жаныбар торукашкада өзүнүн баасын жүз эсе актады го. Соорунсуз кайтса, аяшым үйгө киргизбейт. Анан жан талашат да» – деп курдашына кытмыйр күлө карап коёт Шапа акам. Дөкү ака баягы эле калыбынан жазбай унчукпайт.

– А эмнеге эле «Дөкү ака жолуккур» дей бересиз? – деп ортого сөз таштаймын.

– «Дөкү тырык» десен, чалдын баласы. Оо, анда каруу-күч толуп, шу тырык жөн туруп берсе, бир койгондон чыгарбай турган кез. Күпүлдөтүп арак ичебиз. Саратанда го. Күн күйүп аткан. Аттарды магазиндин жанына қаңтарып коюп, арак ичебиз. Дөкү тырык, Заки чолок дагы бирөө-экөө бар, а? Бу тырыктын башы қыңкайып бир нерсеге жөлөндүбү, болду уйқуга кетет. Лейкин, арагын унуппайт, дайыз. Көзүн жүлжүйтүп жутуп коёт, жата берет. Сөз берсен: «Тынч бололу» – дейт, болду. Жаңылбасам элүү жылдан бери «Тынч бололу» дегенден башка сөзүн уга элекмин. Кеч киргенче ичиптирибиз. Мас болуп калды, бу тырык. Баары жылт коюшту. Жакыны эле мен экемин. Анан мине кылам? Үйүнө жеткирем да. Колхоздун кашаң атын минип алган. Тенселип уктап келатат аркаман. Үйү айылдын башында эмеспи. Каналды бойлогон жол менен барып, атын байлап анан үйүнө киргизейин деп аткам. Бир убакта эле алтапта сууга чанкаган ат жанибар, каналга боюн таштап кирип кетсе болобу. Үстүн карасам, Дөкү жок. Шаркырап аккан суу. Ары чапкылайм, бери чапкылайм. Сууга боюмду таштайын дейм, жан ширин. Дөңгөчтөй болгон бу тырыкты ағызып кеткен канал мени камгактай көрбөйт да. Таза айлам куруду. «Каратып туруп сууга ағыздымбы?» – деп зээним кейигенин айтпа. «Эми аяшка кантип билдирим?» – дегенде өнө боюм титирейт. Балдарын ойлогондо ансайын

калчылдайм. Күнөөкөр болуп калдым да, чалдын баласы. «Балдарың бойго жеткенче мен багайын» – деп да айткым келди. Арга жок мине кыласың, анан? «Аласың» десе алат элем да, аяшты. Эми эзилгенди көө бересин. «Корксо да кой өлөт, коркпосо да кой өлөт» – деп кирип бардым. Ичинде кири жок бапыраңдаган байкушту көргөндө, токтоно албай ыйлап жибердим. Жөн эле шолоктодум. «Дөкү досту сууга агыздым» – деп барып, жумшагыраак айтайын деп, «Достун жаны жай алыш калды» – дептирмин. Аяшым эч нерсени этибарына албайт. «Жай алса ирас болуптур. Аны кудай алат беле. Эс алсын» – дейт камырабайт. «Бул убакка калкып суунун жээгине чыгып калгандыр, кайран досум» – деп ичимен эзилем. Кичине чүрпөсүн көрүп эле эреркеп кеттим. «Шунун көрөр күнү не болот?» – деп атам да. Жанагы «Багам» деген сөздү эч айта албай атам, чалдын баласы. Чыны жаман кайдим. Ыйлап атам, ыйлам атам. Аяшым дагы тандырдай болгон чоң кара катын. Жаманчылык оюнда жок, бечаранын. Бу тырыктын агып баратканы эле элестейт көзүмө. Анан ыйлайың да. «Эми канттик? Эми эмне кылабыз?» – деп эле токтоно албайм. «Эмне кылышты мен билем» – десе болобу аяшым. Бир бөтөлкө аракты алдымга коюп, өзүнө окшогон эки чоң стаканды толтура кыйду. «Катын деген ушу да. Тиги жакта эри өлүп жатса, бу мени менен арак ичкиси келет» – деген ой кетти мага шак эле. «Ал!.. Арактан атаң өлсө дагы ыйлабай эле койбайсунбу! Андан көрө «жетпей жатат, аяш дебейсиңбі!» – дейт камырабай. Чыны кимдин өлүп жатканы менен иши жок. Күйүттү басыш үчүн тартып жибердим. Дартимди билдире албайм. Ыйга эле күчүм чыгат. Аяшым менен эки стакан баскандан кийин: «Мен эми Дөкү досумдун артынан кетем» – дедим. «Өлөм» – деп атам. Агып баратканы эле көзгө элестейт, кызыталак. «Өлсөн үйүнө барып өл» – дейт аяшым. Бу бечара дардаңпөш аяшым билбейт да. Кайра шылдындал құләт, тооба. Калкылдап суудан чыгып калганын эстесем, заманам куурулуп кетет. «Бир адамга жаманчылығы болсочу» – деп эле сыздайм. Ичине бир нерсе кирип калган аяшым үчүн аалам – гүлстан. «Аяш, – дейм – бу дүнүйөдө ақыры бара турган жерибиз шо экен. Алла алса Дөкү досумдун жанына азыр эле баар элем. Мен курубадымбы... Эми канттик?!» – деп озондоп ыйлай бердим. «Өз-зүм досуңа жетирем да» – десе болобу аяшым. «Байкуш мас болуп калды го» – дейм ичимен. Бир увакта мышыктай кылышпен желкемден кармап, сырттагы чарпаяга ыргытты эле, сага жалган мага чын, чалдын баласы, о дүйнөдөн азыр эле келгендей мобу тырык уктап жатат. Көл-шал тердеген. Тим эле бирөө суудан сууруп алгандай. Бир ыраңы суук көрүндү мага. Оозуман Аллам түшүп отуруп калдым. Шо, шо болду, эртеси бар-жогума учук чыгып, жаман кыйналдым. Стаканды кармаганда эле, шу тырыктын ырайы келет да, жүрөктү түшүрүп. Шондон кийин «Болду» дедим, чалдын баласы. Дөкү тырык жолуккур дегенимдин жөнү шу. Бу тырык үйүнө

жетерин билгенде эле атынан түшүп кирип кетиптири да. Ок, дайұз, эй... Гырамдығың, жаңда жок го... – деп досуна колун кезейт.

А Дөкү ака баяғы калыбынан жазбайт. Чаң басканын чапанын кагып әч нерсе болбогондой ары басып кетти. Шапа акам анын артынан ээрчиp бир нерселерди божурап баратты.

Делегат

Курултайга делегат шайлоо керек деген сөз «Бечелдин дөңүнө» вирустай эле тез тарады го. Болгондо да айылдын кадырлуу аксалдарынан болушу керектигин айтып жиберишиптири, райондогулар. Үч күн талкуулашты. Бирөө бирине жакса, башкасына жакпай, делегат шайлоо «дебаты» болуп көрбөгөндөй кызыды. Үчүнчү күн болгондо бир жаш жигит колун көтөрүп, сөз сурап калды. Чындығында кийинки күндөрү делегат шайлоого жаштар да активдүү катыша баштаган болчу. Жаш жигит:

– Мине үчүн Шапа ака курултайга барса болбойт? – деди ордунан туруп.

– Ооба, десен... – Шапа акам чапанын кымтылана баланын сөзүн кубаттаپ койду.

– Болбойт!.. – деди Сапаш ака. – Бу самолотко түшкөнүн айта берип бизди уят кылат. Андан көрө Парпини шайлайлы, Шапага караганда билими бар... – деп каршылыгын билдириди. Шапа акам досун көзүнүн кыры менен карал:

– Дайұз ээ-эй... Шондо эле анга таштап келе берсем болмок экен. Өй, лакатыр, шу Парпини деле өрүк как, алма как салып жүрүп мен окуткам. Муну кара!.. Балам туура айтат. Мунун атасы Шыкмамат ака дагы жұда калыс сүйлөгөн киши эле. Атанын баласы да. Сүйлөп атканын карачы!.. – деп Шапа акам жаш жигитти баркын көтөрө сүйлөдү. Сапаш ака башын чайкал:

– Болбойт дедимби, болбойт... Башканы шайлайбыз... – деди.

– Ө-өй, наинисап, мен курултайга барсам, сенин бир нерсен короп атабы? Парпи деле жөн отурат го... Туурубу?.. – деп Парпи акага суроолуу тигилди. Ал эки күндөн берки талкуудан жадаганбы, унчукпай башын ийкеп койду. Сапаш ака:

– Эми аякка кадырлуу адам барсын деп атпайбы. Кандай түшүнбөгөн эмесиң?.. – деди жактырбагандай.

– Атаны жаман десе. Шу менин кадырмы сен билбесен, мобу балдар билип атпайбы. Раис билет, аким билет... Дагы мине керек сага?.. Дайұз, эй... «Энеден экинчи туулдум» – деп маңа ыйлабадың беле. «Кылдың-кылдың» этип басып жүргөнүң сүйүнбөйсүңбү?.. Ой, тооба десе... – деп Шапа акам кыдырыта жыйылган элди карады. «Бечелдин дөңү» бир за-

матта тынчтыкка бөлөнө түшкөнсүдү. Сапаш ака баары бир моюн берे турган түрү жок.

– Бу бала минеге кечээ айтпайт, минеге мурдагы күнү айтпайт?.. Эки күндөн бери уялбай «Мени шайлагыла» – деп жүрдүң да. Буюкта отургандарды Кемчонтой дейсиңби. Кой, Шапа, бу ролун өтпөйт... – деди Сапаш ака.

– «Боор ооруса боорго тебет» деген шу экен да. Мен шунун өмүрүн сактап калдым эле. Эми мени «каап» атат. Чөп чабыкка барып калдык. – деп Шапа акам ордунаң козголуп сөзүн баштады: – Эми ондо жалама зоодогу чөп деле калчу эмес. Алдымда чаап бараткан. Бир убакта эле жок болуп кетти. Чөптүн калыңдыгын айтпа. Атты көмөт жөн эле. Анан эле онтогон үн чыгып калды. Акырын басып барсам, бу лакатыр анга түшүп кетиптири. Жаңылбасам терек бою бар го. Баари шашки чайга чыгып кетишкен. Чайга кетип калсам, бу өлүп калбайбы. Эптең чыгардым. «Ананайын Шапа, энеден экинчи туулдум. Жакшылыгыңды өмүрү уннупаймын» – деп ыйлаган маңа. Эми карасаң, муңу!.. – деп Шапа акам жекире карады. Анда Сапаш ака кебелбей:

– Сен маңа кылган жакшылыгыңды мамлекеттик иш менен алмаштырба да. Курултайга баруу, улакта соорун саюу эмес, Шапа!.. «Жылкыңа карап ышкыр» – деп коёт. Жөн эле опурула бересинби... – деди айтканынан кайтпай.

– Боптур!.. Анда элге салалы... Карабы эй, баари маңа ыктап турушат. Элге ыракмат! Мен деле ишеничи актайм, буйруса... – деп Шапа акам аны жубата сүйлөдү.

– Айыл өкмөт келсин, шо менен сүйлөшөбүз... Шашпа... – деди да, Сапаш ака бирөөнү өкмөткө жөнөттү. «Бечелдин дөңү» кайрадан тынчтыкка бөлөндү. Шапа акам өзүнө ишенимдүү карап, айыл Өкмөтүн күтүп олтурду. Бир аздан кийин, айыл башчы келип:

– Сапаш ака, айыл Өкмөт кечээ эле бухгалтерди ээрчитип курултайга кеткен... Мине болду, өзү?.. – деди.

– Эч нерсе болгон жок... Ирас болуптур, балам. Шону сурайлы деңгизбиз... – деп Шапа акама мыйыгынан күлө карады. Уч күндөн берки талкуудан жадаган айылдаштар бирин бири карашып, тараи баштады. Шапа акам деле элдин агымы менен жолго чыкты. Эч ким айыл өкмөтүнүн бул чечимине каршы пикирин айткан жок. Алар жөн гана «өзүбүздүн бала» дешип, айыл өкмөтүнүн кандай иш аракети болбойсун колдоп гана келишет. Менин элимдин кеңпейил, кечиримдүүлүгү менен кемибей, зоболосу көтөрүлүп келатканы шундан го. Шапа акам деле делегат болбой калганына таарынган жок. Анткени «Бечелдин дөңүндө» кандай гана сөздөр козголбосун ал ачуу болобу, таттуу болобу көңүлдүн түпкүрүнөн чыгып, жаамы журтту аруулап, тазартып көөр күчү бар эле.

Ардануу

Менин айылым тээ алыстан караганда эле өзүнүн калдайган бак-дарактары менен көңүл күшүн көтөрүп, көркөмү көксөөндү қандырат го, чиркин. Азыр эми биз бала кездеги тиккен чырпых саябандуу чынар болуп, боз түлөк канат керип көктү тиреп турган чагы. Ал учурда атам менен базардан кайтканда, топудай болгон айылыбыздын куруттай тизилген үйлөрү гана көрүнөр эле. Бүгүн болсо андагы коюу бак-дарактардын кечки сыйырм желге шуудурап ыргалганы туулуп өскөн турагымды бакыттын бешигине бөлөп, терметип жаткандай элес калтырат мага. Замандын аты «базар» аталып, башканы кой, ариет-намыстан бери акчага сатылып турганда, бул жердеги көңүлү ток элди көрүп, береке төгүлгөн маанайларына маашырланбаска арга жок. Карапайым калк тапканына каниет кыла өмүр кечирип келишет. Сөздүн кырманына айланган «Бечелдин дөнү» жакшылыкка жарчы боло, жаш-карныны дале болсо черин жазар дил-ордосу. Ал жерде сыр жашырып болбойт. Жашырган сырлар дал ошол жерден ачылат. Мен да айылга барган сайын оболу Шапа акама, анан «Бечелдин дөнүнө» барганга ашыгамын. Мен үчүн ал жер ыйык.

Шапа акам эгин сугарып жүргөнбү, айтор, билегин түрүнө кетмен көтөрүп алыптыр. Кечээ эле кумар жаза асиреттешкенбиз. Негедир үйдө олтура албай, кайра эле Шапа акама шаштым. Бак-дарак гүлгө оронуп, жаздын толуп турган убагы. Шапа акам жаңыдан эле орулган чепкө жамбаштап жатып, мени көздөй колун жансады. Барсам, чапанын көнен жайып, орун даярдап коюптур. Учураштык. Биз сөзгө келгенче ары жактан уулу Кенже өтүп калды. Шапа акам:

– О, бала бери бас... – деп үн салды. Кенже бир жактан келаткан окшойт, колундагы сумкасын колтуктай жакындал басты. Акам көлөчүн чечип, малдаш уруна отура калып:

– Ии, мине дешти?.. – деди.

– Минени, мине дешет? – уулу түшүнбөгөндөй кайра сурады.

– Патинкени да!..

– Ие, ата!.. Менин патиңкем менен кимдин иши бар... Кызыксыз да...

– ئىي، لەندان، жاңى كىيىمدى جاڭىدai كىيىبەسىنلى... ئىچ كىم инىدەن جوکپۇ?.. – деди Шапа акам нааразы болгондой.

– Индەن жок... Алардын иши мине, ата?!

– Жаңى كىيىمدىن паркын билбegen, атана десе... Нары-бери көрсөтүп басыш керек эле да...

– И-эй, ата, мындай патиңке элдин баарында эле бар да... – уулу териге унчукту.

– Бар болгону менен эски да. А сеники жаңы... Ушуга мээн жетпейби?.. Кана, менин атам маңа жаңы патиңке сатып берип койсунчу, кандай

көрсөтөр элем... Буюмдун паркын билбесен, өзүндүн паркыңа жетесиңбى, лөндан, атаны... – деп Шапа акам баласынын жообуна ичи чыкпагандай, ордунан турду да:

– Чакыр апаңы!.. – деди. Баласы узай басканда:

– Кечээ патинке апергем, чалдын баласы. Көрдүң да... – деп мага мактана карап койду. Кенже үйгө барып кайра жалгыз келди. Шапа акам байбичеси келчү таралты карап, уулуна суроолуу тигилди. Кенже:

– Апам бош эмес экен, – деди.

– Чакыр!.. «Бош эмес» – деп коёт. Сот болуп кетиптириби... – деп кетменине жөлөндү. Кенже жеңемди жемелеп, ээрчитип келди. Шапа акам «жүргүлө» дегендей ишаарат кылып, алдыга басып жөнөдү. Бир аз баскандан кийин:

– Көрдүңөрбү? – деди Шапа акам жайылган сууну жээктей. Биз чыны анча түшүнө албай турдук. Аныбызды байкадыбы, же жокпу билбейм, айттор, Шапа акам:

– Кандай сугарыпмын?.. – деди кулачын кенири жайып кубангандай. Кенже «бырс» этип күлүп жиберди. А жеңем болсо башын ийкеп абышкасынын «ишине» ичи жылыгансып:

– Ну, чал, Мүчүрүн болуп кеткенсиз го... – деди да: – ئىي, журналис бала, жазың аканызды... Эл кылбаган ишти жасалтыр... – деп какшыктай кайра үйгө шашты. Кенженин күлкүсү андан бешбетер күч алды.

– Койчу, ата... Коң катындын көчүгү батпаган жерди сугарып алыш, минеге эле мактанып атасыз? – деди Кенжеси.

– ئىي, лөндан, кичине болсо да өзүбүздүн жер. Санә окшоп Каримдин буудайын сугарган жокмун го, – деп Шапа акам уулуна үнүлө карады. Кенженин күлкүсү тыйылбай, жеңемдин артынан тыз койду. Кызыгың түшкүр, Шапа акам эшигинин алдындагы сабиз айдаган төрт чарчы аянтка суу койгонуна бизди чакырып олтурбайбы. Ал уулунун күлкүсүн деле этибарына алган жок. Чын эле каадалуу иш жасагандай мага карап:

– Суу тегиз жатыш керек, чалдын баласы. Бовосо сабиз, сабиз бовой калат. Жийде бүрдөдү, көрдүң да?.. – деди шагы ийилген бакка колун жаңсан.

– Ии!.. – дедим.

– «Бу сабиз эк» дегени. Азыр экспесен кечиктиң. Шуну түшүнөбү, жанагы лөндан... – экөөбүз олтурган жайыбызды көздөй бастык. А балким, Шапа акамдин айтканы жөндүүдүр деген ойдо аны ээрчип келаттым. Экөөбүз чөпкө қыңқая орун алганбызда Шапа акам бир нерсе эсине келгендей мага ыктай:

– Ну жанагы лакатыр Сапаш журналис кызга: «Кийинки муундан Төлөгөн Касымбеков, аナン эле биз калдык. Чыкем болсо өтүп кетти» – дептир, дайүз... Тим эле жазуучу болуп кеткенсип... Шуну уктунбу? – деди.

– Та-ан, Сапаш ака mine жазуучу беле? – дедим.

– Шону айтам да. Өткөндө айылга журналис кыз келиптири. Аナン лакатыр «Карабай кодо» деген атасынан уккан жомокту айтып берген экен. Ону менин атам деле айтчу...

– Ким айтты сизге? – дедим таң кала.

– Лакатыр өзү келбеби, кылдын-кылдын этип. Саардан жетип келип мактанбадыбы... Агер шо кызга шаардан жолугуп калсан, айтып койсоңбу дейм да. Шу Сапашты жазуучу десе уят болот да... Эми Сапаш... – деп Шапа акам өзүнүн кулагын чоюп, мага ұмұттүү карады.

– Ал кыз элдик чыгармаларды топтоп жүрсө керек, Шапа ака. Аны адабий фондго өткөрөт да. Кантип эле Сапаш акани жазуучу деп айтып жиберсинг?.. – дедим түшүндүргөнгө аракет кыла.

– Жо-жоок, шо фондго деле өткөрүп не кылат дейм да. Мен деле жаш кезде бир нерсе жазчу элем. Маселен: «Байтак, байтак, байтак жол, байтак жолдон көч келет. Байтал минген кыз келет...» – деп... эми жазбасак да, ырдачу элек да... Жомокту деле катырчубуз... – деп саамга ойлонуп: – Мына биздин уруктан сен чыкпадыңбы. Жазып жүрөсүн. Туурубу?.. – деди да, кайра мага тигиле карап: – Жо, токто, шу сен жазуучулуга кеткенине көп болду. Лейкин, бирөө-жарымын окубадым го, чалдын баласы. Өзү бир нерсе жазасыңбы?.. – деп суроолуу кадалды. Чыны мен унчуга албадым. Ал менин ичимде кайнаган арданууга чок таштагандай: – Чыңгызча жаза албасан, шаарга барбай эле койсоң болмок экен, үкам, – деди. Не деп жооп айтарымды билбей күлүмүш болдум. Шапа акам менин маанайым чөккөнүн сездиби, далымдан таптап:

– Ээ, чалдын баласы, эми азыр газит деле мурдагыдай келбей калбадыбы. Быйыл чыны жазылууга чолоом тийбеди. Бир күн окуп калармын, а, чалдын баласы, – деп көнүлүмдү көтөргүсү келди.

А мен ушу күнгө чейин Шапа акам «Бечелдин дөңүнө» барып кумардан чыга, кыраатын келтире окуп бере турган чыгарма жаза албаганыма ичимден арданып турдум. Ушу азыр чыгармамды колуна карматсан, Сапаш досунун алдына чаап төбөсү көккө жете сүйүнүп турбас беле? Сапаш досунун «Карабай кодо» жомогун жокко чыгарып, жоодурап, жарпы жазылбас беле?.. Чын эле Шапа акам сыймыктанар иш жасабаганыма шагым сынып, шаабайым сууп олтурдум. Жок дегенде төрт чарчы жердеги сабизге тегиз суу койгончолук, эртеңки күнгө «жемиш» берер үмүттү жарата албаганыма, жок деген баласына алыш берген батинкедей кубаныч тартуулай турган бир нерсе жасабаганыма ичим ачышып баратты. Жасаган ишиң қаакымдын үлбүрөгүндөй болсо да, жан дили менен сүйүнгөн Шапа акамдин кен пейилдиги ай! Сапаш аканин «жазуучулугуна» атаандаша ичи тарып, сөз козгойм деп, ал менин чыгармачыл «жаратымды» сыйрып алғанын сезген да, туйган да жок. Мен эми Шапа акам сыймыктанар бир нерсе жазышым керек... Колдон келээр бекен?..



Конкурска



Толкунбек

«Манас» жана Саякбай

Чокусу бүткүл Чыгыш рухунун,
 Балбылдап көк тенцирде жылдыз болуп.
 Көөнөрбөй кылымдаға күйүт турар,
 Кыргызы турган кезде кырғыз болуп.

Жафалган элдин улуу генийинен,
 Алп эпос аалам билер аскарың да.
 «Манасың» «Манас» болуп турган кезде,
 Саякбай жанат кыргыз астанинда.

Күрпүлдөп күкүктөгөн дайра болуп,
 Токтобай миллиондор сан айтылбай.
 Билгенге ал сайкашка талант эле,
 Уюган сака бою сары алтындаи.

Батырып сан тин жылдык санжырасын,
 Төшөлсө тоодой эмгек кылып элге.
 Кезинде тин жылдыгын белгилербиз,
 Кеп бекен – Саякбайга кылым элне!

Ташыркан турбай калган буудан окшоп,
 Түбөлүк келбес жайдан конуш алган.
 Тымызын тен өзүнчө тилек кылат,
 Болбо деп акыркысы Могикандан.

Билерман болуп дүйнө жомогуна,
Таңдантып Батыш, Чыгыш тараптарады.
Манастын арбагы аны колдоду эле,
Колдосун бизди арбагы Саякбайдын.

Алыкулла

Ага десем – эрте кетип өтүрдөн,
Ини десем – улгуу доошунц башпагын.
Мени эле этес, өлкөнүн бүт ақынын,
Карап, тескен, келатасынц башкарын.

Поэзия этне экенин биле албай,
Боолголоп, тиң бир түстө туюмдан.
Жүргөн кезде ачылгансын татерик,
Сенин атынц бир уктуштай угулган.

Калыстыктан тайын кәэде жараткан,
Өлчөп-бычып коюучудай көрүндү.
Тигинде бир кемпайлафга бергиче,
Дагы беш жыл бергенде этне өтүрдү.

Өзүндөгү касиетти сезишсе,
Жүрөк жибип, желек болуп кол учу.
Даба болуп тен сугуутун дегендер,
Бутунц күндө жууши керек болуучу.

Сендей ақын аз болгону бул анык,
Азыр деле сейрек чыгат чынында.
Бир өтүрүнч учурунда жашасан,
Бир өтүрүн жашоодосун ырында.

Мүткүн кеитир, буюрган же учуру,
Кечээ жакын чон сыйлыгынц алдын да.
Жыйган-терген оокат-кечем аңтарын,
Карыз окишоп тураган сенин алдында.

Түрмүш ушул – билип бүткүс дүйнө экен,
Улам теренч, улам кызык ары жагы.
Көкүрөктөн ырдын күүсүн кетирбей,
Колдой жүрсүн эти өзүндүн арбагын.

Аркуу сезим...

*Ысык илеп жүрөктүү өфөпкүтүп,
Сезим ташып биле албай болжолумду.
Жамалыңдан сүйүгө батынбастан,
Жаным эрип кафлагам колдорунңду.*

*Булут тинген Ай аста уяң карап,
Алтын нурун айнекке сепкен эле.
Чакан бөлмө көошүгөн түнгө афалаши,
Аалам болуп жайылып кеткен эле.*

*Ак жүзүңдөн албырган аяк сылап,
Жүзүн буруп тағдырга бу дүйнө-күн.
Периштем дөп өзүңдөн көзүмдү албай,
Унуткамын бар-жогун бу дүйнөнүн.*

*Бороз салып отурдун айдыңына.
Аруу сезим үрөнүн септик дагы.
Жаздын алгач көктөмүн күтө албастан,
Алыс жайга адашып кеттик, жаным.*

*Көңүлүндүн бөксөсүн сезип турам,
Сабыр тутуп, санаага каттабачы.
Ансыз деле дүйнөнүн көйгөйү көп,
Жаның кыйнап, козунңду жаштабачы.*

*Кайрып алгыс күндердүн баасын билгелем,
Көздөн учууп карааның болүнгөндо.
Көкүрөгүм көксөөгө толуп тураф,
Айдын нуру айнекке төгүлгөндо.*

* * *

*Жалооруй карап, «унуткун» дейсин алтыным,
Эркимди билүү сыйынан эбак кечиккем.
Күнөөгө баткан жандарды жазмыши билсе да,
Жабыккан көңүл көйгөйүн карап кеширеф.*

Буюккан санаат сан бөлүп ойду мыжыгат,
кусалуу жаным тутандуу кечтей түнөрүп.
Бир улуу сезим адашкан менен жылдарга,
таалайыт кылып өзүңдү берди тубөлүк.

Сагыныч кыйнап көз жеткис алыс жайдабыз,
кайылтын ага сагынтайкан күнүң өңүмбү?!
Күн кечкен менен ар башка түнөк астында,
тагдырдын жолу ыйгарды жалгыз отүрдү.

Эзилип жаның сүйөрүң билем билгендей,
баткан күн эртөң күлүндөп кайра чыгарын.
Эзилип жаным сүйөрүм билем билгендей,
чыккан күн карып, батарын кайра кыярып.

Антсе да турфтуш агымын кимдер тосо алмак,
удургуп турган шамалдуу булут көчүндөй.
Аруулук күчү жайнаган жафкын жүзүндүн,
жафыгын сактап, жылдызын турсун өчүрбөй.

* * *

Аэропорт анда
тагдырдын болуп талаасы,
Эбедей жаным
эркиме болбой эзилип.
Белгисиз бир күч
муңайта берип жүзүндү,
Табыштак санаа
көзүндөн турган тогулуп.

Алыста калаар
арзыган жаным өкүнтүп,
Атайын кыстап
ар ойго салып өзүңдү.
Кечээ эле жайнап
алоодой жанган бир сезим,
Адашкан өндүү
аргасыз барып бөлүндү.

Кылчайып койбой
кыйылып турсам жаныңда,

*Сүздукка батып
жылдызы жанган гүл өңүн.
Сабалап учкан
кош канат менен биригип,
Сыздатып жанды
санааркап турған жүрөгүм.*

*Көгөргөн астан
кеңдиги чексиз жайылып,
Үлүттүн жибин
кыйлага түрүп келептээр.
Эстеген сайын
эркиме койбой сыйздатып,
Эңсетип сени
качандыр кайфа келет дээр.*

*Таарынып кээде,
тагдырдын жазған жолуна,
Кечиккен жаздай
туштаган бизди кийчалыш.
Жалыныч баткан
эриндин угуп шыбырын,
Көп таңдар аткан
жаш чайган көздү түнч чалып.*

*Унутуп баафын
атұғул дүйнө бар-жогун,
Сен жалғыз тага
тен жалғыз сага көрүнүп.
Жүрөктөн чыгып
жулунгө жетип афалап,
Жалыны очпос
жан тәэрип турған төгүлүп.
Кыйла жыл бою
бейпайга түшүп көңүрдөр,
Тымызын издел
шам кылып утүт билигин.*

*Ақактай сезим
арбалтып аруу дүйнөгө,
Арзуунун күчү
агартып турған дилими.
Сырыңды бербей
кайдыгер карап өткөнгө,*

Чоочундук кыйнап
өксөтсө өктөм жанымды.
Жазмыш туштап
биз неге анда жолуктук,
Жайына койбой
жүрөккө салып жалынды.

Откөрүп көздөн
карааның учкан көп убак,
Ким үчүн анда
беш көкүл чачтай өрүлдүк?
Добулдуу күндө
астанды тилип өттүк да,
Жашылдуу жазда
жалгырдай болуп төгүлдүк.

Телефон үнү
кудурет күчтөй туюлуп,
Катыңды күтүп
ээзилип бүттү жаным не?!

Ким үчүн анда
кареекке толуп тунук жаши,
Эриндер күйүп
дирилден турчу бариктей.

Бир өмүр отөр
кетерсүң сен да алыска,
Көзүндү жаштап
эстээрсүң кээде уурданып.
Желедей тарткан
жол учу түмкүн туши келээр,
Түбөлүк эмес
бир жери – дүйнө бул жарык.

Турмуштун шары
агындуу суудай куюлуп,
Кеткендер бизден
кайрылып кайра келсе го!
Көөнөрөт кылым
көөнөрөт түүндар, адамдар,
Сезимден башка
көөнөрбөй турган нерсе жок.



* * *

*Жаш баладай алиге токтолбогон,
ай, энөөлүк жайыма күйөм бүгүн.
Сирень жытың суктана жыттап жүрүп,
білбептиғмин сүйөрүң сирень гүлүн.*

*«Жамғыр жаады, – деп айттың, – кечээ кечте,
шөлтүрөдүм суу болуп баягыдаи.
Өзүң жоксун бооруңа аяр кысып,
тәэримине жылынтып аягыдаи.*

*Жылуу эле тарф бөлмөң бир өзгөчө,
эстегенде кылгырып жашыл келет.
Жашыл тартып көрүнгөн бүркөк астанан,
терезен да андагы жашыл беле?!*

*Жаандуу кеч шыбыргак жүрүп турган,
сансыз жарык. Тынч калаа. Ичке жолчо.
Көкүрөгүң кулундай азоо туйлан,
кучагың да, алтыннып, жылуу болчу.*

*Жалооруисун кусалык жудөттү деп,
көп эстебе, өзүңдү колуңа алғын.
Эгер тени сагынсаң шактан үзүп,
сирень гүлүн бөлмөң коюп алғын.*

*Суусун жаңырт, түбүнөн кесип улам,
жылаар чачаар көйкөлүп ачылганы.
Жаңырғандай конулуң тазарат да,
көкүрөгүң сезесин басылганын.*

*Бизди тағдыр түбөлүк табыштырган,
жалгыз гана жолугуу – кыял жетпес.
Жандүйнөнүн шыбыры жаңырыктап,
жалинтаарын билбеппиз ошо кездे».*

*Периштем ай татына, кичинекей,
үлбүрөгөн түнөзүң гүлдө беле?!*
*Шактан үзүт бөлмөтө коёюн дейт,
шаарыбызда сирендер гүлдөй элек.*



Мурас



**Чыңгыз
АЙТМАТОВ**
(1928–2008)



ДЕЛБИРИМ

(Уландысы, башы өткөн санда)

Жүктүү жолтоосу жок жүктөттүм. Кузовума эки орун, прицепке эки орун. Эч ким эчтеке дебегенине өзүм таң калдым. Анан чоң жолго чыккан соң гана чылым тарттым. Ондонуп отуруп, фарды жагып, газды басып-басып алдым. Жол үстүндөгү караңгылык чайпалып алдыман буйтай калып баратты. Машиненин жүрүшү женил, арттагы прицептин оордугу сезилбейт. Ырас, бурулуш жерлерде гана күйругум четке бултаңдай түшүп баратты. Кайра жолго түздөш кыйыныраак өндөндү. Бирок анын баары көнбөгөндүктөн. Көнүп алыш оңой. «Кайдасың, Долон! Кайдасың, Ат-Башы!» – деп өзүмчө кыйкырып алдым да, байгеден суурулуп чыккан чабандестен бетер рулга эңкейип, алдыга шукшурулдум. Жол тегизде убакыт утуп алайын дегеним. Түн ортосу ченде Долон менен алышуу бар.

Бир топко эсебимден озуп бараттым. Бирок тоо аралай бергенден баштап абайлашقا туура келди. Мотор жакшы эле тартып баратты, анда кеп жок. Жүрүшүмдү кашаңдаткан тоо ичиндеги бирде өр, бирде эниш жерлер болду. Айрыкча, ылдый түшкөн жерлерде прицеп бултаңдан жолдон четтеп, машинени да жолдон тайдырып, убара кыла берди. Улам ылдамдыгын өзгөртөм, тормоз берем, нары бурам, бери бурам. Оболу мунун баарын көңүлгө албадым, алгым келбеди. Бирок барган сайын кыжырымы келтирип, тынчымы кетире берди. Тоо арасында канча өр, канча эниш бар, ким эсептептир. Антсе да дымагым азая элек. Келе коёр коркунуч деле жок, болгону барган сайын чарчагансый бердим. «Эчтеме эмес, – деп өзүмдү өзүм кубаттадым. – Ашунун түбүнө кичине эс алыш алам. Анан чыгып кетебиз!» Баягы күздө машине сүйрөп чыккандағыга



караганда азыр эмне кыйыныраак болуп баратканын мен түшүнө бербедим.

Долон жакын калды. Фардын шооласы капчыгайдын түнөргөн кара аскаларына соймоңдоп барып жабыша калып жатат. Жар таштар кардан жака жамынган. Сампарлап кар жаап келди. «А балким, жогортон жел үйлөп жаткандыр», – дедим ичимен. Жылымчы сампарлар айнекке жабышып, ылдый эрип кетип жатат. Демек, көктөн эле жаап жатканы. «Башкасы жетишип ушул эле калды эле!..» – деп ызырындым. Шыптырычты иштетип койдум.

Ашуунун түпкү кыялары башталды. Мотор кулакка тааныш ыйын баштады. Унулдаган доошу караңгы жолдо жаңыра албай боорго синип кетип жатты. Ылдый түшө бергенде мотордун доошу өзгөрүп, машиненин көчүгү бултандай түшөт. Прицеп арттан түртүп келатканын далым сезет. Чиркелиштин ашташындагы темирлер чыйкылдал, кулак-мээнин көзөйт. Дөңгөлөктөр тормозго бой бербей эрип жааган сыйгалак карда аркы-терки жылбышат. Машина сүрдүгүп барып, рулга баш ийбей жолго тууралана токтоп калды. Эпте тумшугун ондоп бурдум да, токтоттум. Алсырап отуруп калдым. Жарыкты да, моторду да оччурдым. Колдорум талып сенейип калыптыр. Чалкалай отурганымда кышылдай дем алып жатканымды туйдум. Бир аз дем алып отурдум, анан чылым чектим. Айлана-тегерек көзгө сайса көрүнгүс, долу түн. Кабинанын жылчыктарынан гана шамалдын ышкырган үнү угутат. Эми дагы жүргөндө алдыда эмне боловорун элестетүүдөн корком. Мына ушерден баштап кыя жол тикеленип кетет. Мотор менен эле колдун шору. Бирок кар лапылдал жаап жатат, ойлонуп отурап чак эмес.

Моторду от алдырдым. Машина ынтыга козголуп, жер тырмалай өргө жылды. Жаагым карышканча тиштенип, кыядан кыяга, бурулуштан бурулушка жармашып баратам. Мына, кыя да бүттү. Эми тик ылдый куюлган түз жол. Анан апайтөштөп кеткен өр талаш да ага жеткенден кийин эле жол участогу. Андан нары ашуунун акыркы айласы гана калат. Ылдыйга аран түштүм. Төрт километрче келген түз эңкейиш жолдо машинени күүлөнтө айдадым да, ошол күүсү менен наркы апайтөшкө жабыштым. Бирок күүм көпкө жетпеди. Машина кашаңдал баратат. Экинчи, анан биринчи ылдамдыкка салдым. Рулду бек кармап, чалкалай отурдум. Булуттардын арасынан жылдыздар жарк-журк көрүнө түштү. Андан ары жыла албай калдым. Дөңгөлөктөр бир ордунда чимирилип, жолдон четке жылбышып барат. Акселераторду түбүнө жеткире бастым.

– Дагы! Дагы кичине! Чыда! – деп чыдай албай кыйкырып жибердим.

Унулдал ыйлап бараткан мотор бир маалда онтоп ийип, калчылдал барып үзүлдү. Машина артка жылбышып жөнөдү. Тормозду басып атам, токтоор амес. Прицептин салмагы менен тартылып кете берди. Анан,

аскага карс урунду да, токтоп калды. Айлана жымжырт боло түштү. Мен эшикти түртүп ачып, кылчая карасам, ойлогондой эле болуптур. Прицеп кюветке түшүп калыптыр. Кудай урган экен! Эсим чыгып кетсе керек, машинени от алдырып алдыга жулкунттум. Дөңгөлөктөр чимирилип, машине жакшы эле чымырканды, бирок ордунаң жылган жок. Ыргып түшүп, прицепке жүгүрүп бардым. Дөңгөлөктөрү кюветке батып калыптыр. Эмне кылам? Оюма эчтеме келбей, бар күчүм менен прицепти итердим. Ага болорбу. Астына кирип, жонго салып, башым зыңылдап ооруганча көтөрдүм. Буга болорбу. Анан, алдан тайып жол жээгине жүзтөмөнүмөн күп эттим да, ызама чыдабай ылай аралаш карды эки колдоп шилеп боорума тартып, ыйлап жибердим. Бир топтон соң туруп теңселе басып барып, машиненин тепкичине отурдум.

Алыстан мотордун үнү угулду. Балбылдаган эки көз апайтөш жолдо ылдылап келатат. Ал шофер ким экенин, жети түндө аны кайсы шайтан кайда айдал баратканын ким билсин, бирок мен колго түшчү ууру сияктанып коркуп кеттим. Алактап прицепке жеттим да чиркелишкен жериндеги сырғаны чыгарып таштап, прицепти таштап, машиненин өзүн жогору айдал жөнөдүм.

Алдагандай бөөдө коркунуч боюмду бийлеп алды. Прицеп артыман кууп келаткансып, азыр кууп жетип желкеме чап жабыша тургансып, далым муздак дирилдейт. Машинени жин ургандай айдадым. Бу жолду жатка билип калганыман гана алласалып кетпедим окшойт.

Таңға маал бекет базага жеттим. Ошо жин ургандай калыбымда үйүмдүн эшигин эки муштумум менен тарсылдата урдум. Эшик ачылды, Аседли бир карап койбостон шатала баткак кейпим менен үйгө жуулунуп кирдим. Энтигип барып, жумшак бирдемеге отура кеттим. Ал жуулган кир экен. Папирос издең чөнтөгүмө кол салдым эле, машиненин от алдыраң ачкычы урунду. Аны ыргыта урдум да, башымды саландатып, ал-күчтөн ажыраган, үстү-башыман бери баткак болгон кейпимде үнкүйүп отуруп калыптын. Жалаңаяк Аседдин буттары стол түбүндө тыбырайт. Бирок мен эмне демекмин? Асед жерде жаткан ачкычты алып, столго койду.

– Жуунасынбы? Суу жылтып отурам, – деди ал акырын.

Мен башымды аран көтөрдүм. Назик колдорун көкүрөгүнө басып, жалаң көйнөкчөн Асед титиреп мандайымда турат. Көздөрү алайып, мага боору ооруп, чочулай тиктейт.

– Ашууга прицепти кулатып келдим, – дедим өз үнүмү өзүм тааныбай.

– Кайсы прицеп?

– Темир, көк, 02–38! Кайсы экенинин сага айырмасы канча? – деп ба-
кырып алдым. – Уурдал келаткам аны! Уурдал!

Асед оозун ачкан бойдон керебетке отуруп калды.

– Эмне үчүн?



– Эмне үчүнүң эмне? – Түшүнбөгөнүң ого бетер жиним келди. – Ашуудан прицеп сүйрөп өткүм келген. Түшүндүнбү? Айтканымды далилдейин дегем... Мына эми күйүп отурам!..

Мен кайрадан башымы мыкышп калдым. Бир топко экөөбүз тен унчугушпадык. Бир убакта Асел шарт турду да, кийине баштады.

– Эмне отурасың? – деп заарлана айтты.

– Аナン эмне кылам? – деп булдурадым.

– Автобазага кайтып бар!

– Эмне дейт? Прицепти таштаппы?

– Барып айткын.

– Сага эмне? – деп бакырып алыш, үй ичинде аркы-терки баса кеттим.

– Прицепти кайра сүйрөтүп кайсы бетим менен барам? Ит болдум, күш болдум, ушул ишке туш болдум, кечирип койгула деп барамбы? Бутуна жыгылып жалынамбы? Жо-жок! Эмне кылса ошо кылышсын. Урганым жок!

Менин бакылдаганыман улам керебетте уктап жаткан Самат ойгонуп кетти. Ыйлап калды. Асел колуна алса, ого бетер күчөп ыйлады.

– Бок жүрөк экенсин! – деди Асел. Акырын айтса да каттуу угулду.

– Эмне-е? – Токтоно албай муштум кезеп жетип барып, бирок ура албадым. Аседин таң кала алая караганы токтотту. Анын карегинен өзүмдүн суук үрэйүмдү көрдүм. Четке булкуп салдым да, эшикти шарт жаап чыгып кеттим.

Таң агарып калыптыр. Жарыкка чыкканда тұндөгү окуя ого бетер маскаралық, орду толбос өкүнүч болуп желкемен басты. Бу машинедеги жүктү жетер жерине жеткирейин, андан нары эмне болсо ошо болор... Оюма ушу келди.

Кайра кайтып келатканда үйгө бурулган жокмун. Асел менен урушуп алганыман эмес, жан адамга көрүнгүм келбеди. Башкалар кантерин билбейм, бирок мен өзүм мындай учурларда кишилерден качып, өз кайымды өзүм тартканды туура көрөм. Башка бирөөнүн башын оорутуп эмне. Колуңан келсе ачуун таркап, өкүнүчүң басылганча өзүнчө кыйнал...

Жолдо келатып, жүргүнчүлөрдүн тұнек үйнө тұнөп өттүм. Ашууда прицепти издең жүрүпмүн түшүмдө. Түш эмей эле кыйноо. Изи жатат, прицеп жок. Ары-бери далbastap, сурамжылап жан алакетке түшөм...

Кайра кайтып келатканымда прицеп чын эле ордунда жок экен. Кийин билдим: Алыбек автобазага сүйрөтүп кетиптири.

Прицептин артынан эртеси автобазага мен да келдим сандалып. Кабинадагы күзгүдөн көрсөм, өнүм азып, карайып кетипмин. Өзүмү тааныбай калдым.

Автобазада кадимки шоферлордун тиричилиги жүрүп жатыптыр. Тек мен гана башка жактан келген жат бирөөдөймүн. Дарбазага кооптонуп келип, акырын кирдим да, гараждын оолагыраак түпкүрүнө айдал бара-

рып, бир бурчуна токтоттум. Кабинадан да дароо чыга албадым, эки тарабыма байкоо салып, жүрөксүп отурдум. Тургандардын баары мени карап калышты. Атаң көрү, азыр баш ооп, көз көргөн жакка айдал кетип калар болсом! Бирок кайда кетем? Кабинадан чыктым ақыры. Бар күчүм жыйнап, короону как жара диспетчер жакка бастым. Калбаат эле болоюн дейм, бирок кылмышкер аскер сап алдынан өткөндөй калтылдайм. Баары артыман тиктеп турушканын сезип, желкем дирилдейт. Эч ким чакырбады, эч ким учурашпады. Алардын ордунда болсом, балким, мен деле ошентмекмин го.

Тамандырыктан чалынып кеттим. Кадийчаны уятка калтырдым ээ деген ойго жүрөгүм да солк этип чалынып алды.

Далистин төрүнө «Чагылганды» илип коюшуптур. «Маскаралык» деп чоң-чоң тамгалар менен бадырайта жазыптыр да, этегине тоого таштап кеткен прицепти тартып коюшуптур... Бетим чымырап, буруулуп кеттим. Жаакка чапкандай эле болдум. Диспетчердин үстүнө кирдим. Кадийча телефон менен сүйлөшүп отурууптур. Мени көрүп, трубканы илип койду.

– Ме! – деп каргашалуу жол кагазды столго таштадым.

Кадийча жалооруй карап калды. Чаңырып, ыйлап жаңжал салбаса эле болгону деп турам. «Башка жерде сал жаңжалың болсо, буерде антпе!» – деп суралып турам оюмда. Кадийча оюмду түшүндү, эчтеме айтпады.

– Ызы-чuu болдубу? – деп сурадым ақырын.

Кадийча башын ийкеди.

– Мейли! – дедим тиштенип, ага кайрат бергенсип.

– Сени трассадан алып салышты, – деди.

– Таптакырбы?

– Таптакыр алып, ремонтко отургузуп коёлу деди эле... жигиттер арачыга түшө калышты... Азырынча жергиликтүү рейстерге гана чектеп коюшту. Начальникке кир, издеткен болчу.

– Кирбейм! Менсиз, өздөрү чечсин! Өкүнөр жерим жок...

Сыртка чыктым. Далис менен шылкыя бастым. Бирөө каршы кеплаткан. Жантайлап өтүп кетейин десем, Алыбек экен, жолумду тороп турууп алды.

– Жок, токтой тур! – деп ал мени бурчка камады. Теше тиктеп, ызырына күбүрөдү. – Ии, баатыр, далилдегениң ушубу? Далилдегениң ушубу дейм, иттин баласы!

– Болбоду, кантейин! – деп күнк эттим.

– Былжырапсың! Өзүңчө көзгө көрүнөйүн дегенсин. Керт башыңдын даңкын ойлогонсун да! Мына эми жакшынакай ишти бүлдүрдүн. Прицеп сүйрөтсө болот деп эми элди көндүрүп көрчү! Заары башына чыккан айбан!

Бу сөздөрдү угуп башка бирөө ойлонуп калат беле, бирок мага азыр баары бир болуп калган. Өз ызалыгыман башка эчтеме сезбедим,



түшүнбөдүм. Керт башыңдын даңқын ойлопмун, бу натуура да. Калп экенин өзүм билем.

– Тур быякка! – Алыбекти четке түртүп салдым. – Сенсиз да жети өмүрүм жерге кирип тур!

Оозго чыктым. Ызгаар шамал короодогу кар тазонун удургута айдал турган экен. Өткөн-кеткендөр мени ақырая карап өтүшөт. Өлмөк белем, эки муштумуму шымымын эки чөнтөгүнө түмпүйтта салып, сыртка жөнөдүм. Чалчык-чалчык суу бетине тоңгон муз бут астымда качырап сынат. Бутума бир бош банке урунду. Аны дарбазадан ашыра тептим да, өзүм артынан чыга жөнөдүм.

Кечке чейин көчөдөн көчөгө, пристанда сандалып басып жүрдүм. Жээктеги баржаларды чайпап, көл толкуп турган экен.

Бир маалда чайханада отурдум. Мандайымда саал бөксөргөн бир шише арак, анан дагы тарелкада кайсы бир ачуубасма. Бириңчи стаканды тартып жиберип, кенгирей түшүп отурган чагым.

– Жылдызың жерге түшүп калыптыр да, жигит? – деген мээримдүү саал ойноктогон үн угулду жаныман. Башымды араң көтөрүп карасам Кадийча экен.

– Эмне, жалгыз иче албай отурасыңбы? – деп жылмая жанымда отурду.
– Кел анда экөөлөп ичели.

Өзү арактан эки стаканга күйду да, бириң мага жылдырды.

– Ал! – Экөөбүз атайын көңүл ачып кетүүгө убадалашып келгесинип, ойсоңдой каш кагып, көз кысып койду.

– Табан канып атабы? – дедим мен нааразыланып.

– Кайғыргандай эмне? Сен жанымда турганда, Илияс, мага эчтеме сөз эмес. Мен сени бек жигит го дечи элем. Э, кайда калбаган кайран жан!
– Акырын шыңк күлүп, жакындай отурду да, назданган кара көздөрүн көзүмөн албай стакан кагышты.

Ичип жибердик. Мен чылым чектим. Кичине женилдей түшкөнсүдүм, бүгүн бириңчи жолу ууртум тартылып жылмаю кирди жүзүмө.

– Жарайсың, Кадийча! – деп колун кыстым.

Анан экөөбүз эшикке чыктык. Түн кирип калган экен. Көлдөн урган тентек шамал бак-дарактарды жулмалап жатты. Мен тенселип калган экем. Кадийча колтуктап, мээрим төгө жакамды көтөрүп, жөлөп барраты.

– Сенин алдында күнөөлүү болуп калдым, Кадийча! – дедим мен чын ыкласымдан ыраазылыгымды билдирип, күнөөмдү ачык айтып. – Бирок эсинде болсун, сени чекеге черттирбейм... Өзүм жооп берем.

– Койчу ошону, жаным, унутчу! Тынчың жок немесиң да... Алдас уруп жулунуп эле жүргөнүндү карап турup боорум ооруйт. Мен да сендей болчумун. Өмүр чиркин бир ордунда турабы... Кызыры болсо алып кал. Тагдыр менен ойноп болобу...

– Муну ар кандай түшүнсө болот. – Карши чыктым да кайра ойлонуп калдым. – А балким, сенин айтканың да туура чыгар...

Кадийчаның үйүнө жеттик. Ал көптөн бери жалгыз турчу. Эри менен ажырашып кеткен.

– Мына мен жеттим, – деди ал.

Мен кыйылып туруп калдым. Кийинки окуялар Кадийча экөөбүздү кандайчадыр байланыштырып койгонсуду. Анын үстүнө, жатаканага баргым да келбей турду. Чындық деген жакшы го, бирок кээде бетке чаап турганда четтеп жүргүн келет.

– Эмне ойлонуп калдың, жаным? Чарчадыңбы? Алыссынып турасыңбы баарар жеринди?

– Эчтеме эмес, эптеп жетип алармын.

Ал колуман алды.

– И-и, тоңуп калыпсың го! Коё тур, жылтып берейин! – деп Кадийча пальтосун ачып, колуму колтугуна катып, бооруна кыса кучактап алды.

Колуму тартып ала албадым. Оттой ысык назына төтөп бергидей эмесмин. Алаканымын астынан жүрөгү түкүлдөйт, эңсеп күткөн сагынычын тез таркат дегенсип түкүлдөйт. Мас болсом да эс-акылым ордунда. Акырын колуму тартып алдым.

– Кеттинбى? – деди Кадийча.

– Ооба.

– Кош бол, анда! – Кадийча күрсүнүп алып, жалт бурула каалгасын көздөй басып кетти. Карапында каалга шырк жабылды. Мен да бурулуп кичине баса түшүп, кайра токтодум. Кайра каалганын түбүнө кантип жеткеними өзүм байкабай калыпмын. Кадийча күтүп турган экен. Мойнума асыла кучактап, эриндеримен өпкүлөп жиберди.

– Келдинбى? – деп ысык шыбырады да, колуман алып, үйүнө жетелеп киргизип кетти.

Түндө ойгонуп алып, каерде экеними биле албай көпкө жаттым. Башым сынып ооруйт. Экөөбүз бир төшөктө жатыппыз. Жылаңач денеси жылжылуу болуп, Кадийча жабышып боорумда. Тыноосу бир калыпта. Акырын туруп кетмек болдум. Кичине козголгонумча көзү жумулуу Кадийча чырмала кучактап алды.

– Кетпечи! – деди акырын. Анан башын көтөрө караңгыда көзүмө үнүлө карап, көкүрөгүмө артыла жатып, энтиге сүйлөдү: – Эми сенсиз күнүм жок. Мендикин сен! Баштатан эле мендик болчусун. Каалаганым сен. Сүйүн гана керек, башка эчтеменин кереги жок, Илияс!.. Бирок мен да эми сенден калбаймын, түшүндүнбү, калбаймын!.. – Кадийча ыйлап жиберди, көз жашы менин бетиме таамп жатты.

Мен кете албадым. Таңга жуук араң көзүбүз илинди. Ойгонсом таң атып калыптыр. Мен шашып кийиндим. Кандайдыр жат, муздак сезим жүрөгүмдү мыкчып турду. Чолок тонумду кие сыртка жөнөдүм, каалганы



шырп билдирибей ачып, булт этип көчөгө чыктым. Алактап жан-жагымды карасам, башында кызыл түлкү тумагы бар бирөө дубалдын бурчунан бери чыга келди. Жумушка бараткан Жантай экен. Атарга огум болбоду. Ал ушу тегеректе эле турчу. Экөөбүз тең селейип туруп калдык. Анан мен таанымаксан болуп шарт бурулдум да, автобазага жөнөдүм. Жантай кара күчке жөтөлүмүш болуп койду. Кар кырчылдата басканы артыман угулуп келатты, же жете келбайт, же калып калбайт. Ошентип, ээрчишип отуруп автобазага жеттик.

Гаражга барбай, түз эле кеңсеге бет алдым. Башкы инженердин кабинеттinde адатынча эртең мененки беш мүнөттүк чогулуш жүрүп жатыптыр, гүүлдөп үндөр угутат. Азыр түз эле кирип барып, бир терезенин кырына отуруп, бутту бутка арта салып коюп, чылым чекким келди. Шоферлордун адаттагы ачуусу жок кыжылдашканын уккум келди. Жолдоштордун арасындағы көнүмүш учурумду мен ушунча каалайм деп эч качан ойлогон эмесмин. Бирок кире албадым. Коркконуман эмес. Дагы эле кечегимдей ичте жиним кайнап, натууралық кылсам да болбой кекирейип жүргөм. Кадиychанын койнунда түнөп чыкканым жүрөгүмдү дүрбөлөңгө салды, ошондон коомайландым... Анын үстүнө эл менин жоругумду али унута элек окшойт, ичкериде мен тууралуу сөз болуп жатканын тыйдум. Бирөө бакылдады:

– Бул кандай ээнбаштык! Сотко бериш керек, сiler болсо маңдайынан сылап отурасынар! Анын ою туура деп дагы бирөө ушерде уялбай жактап көёт. Прицепти ээн тоого таштап кеткенин кантесиңер?..

Анын сөзүн башка бирөө жула качты:

– Туура айтат! Андай эрдемсингендердин далайын көргөнбүз. Башкалардан ақылдуусунун. Эл кол чаап, ага өнтөлөп сыйлык берсе ээ!.. Мына, эрдемсиген немендер мыш болду да калды!

Көпчүлүк талаша кетти. Мен чыгып жөнөдүм. Алардын сөзүн тыңшамак белем.

Эл да тараган белем, артыман кажы-кужу үндөрдү угуп, ылдамдай бастым. Жигиттер дала дуулдап келатышты. Алыбек бирөөгө жан-алы калбай далилдеп келатат.

– Өз базабызда эле прицептерге тормоз жасап алабыз. Анын эмнеси кыйын, компрессордон шланг созуп барып, дөңгөлөктөргө колодка кийгизип көбүз, болду!.. – Анан мени көрө койду окшойт. – Тетиги Илияспы? Токточу!

Мен токтобой гаражга кете бердим. Алыбек артыман кууп жетип, ийинимен булка тартты.

– Ох, билесиңби, көпчүлүктү аран көндүрдүм окшойт. Даирдан, Илияс! Мага өнөк болосун. Прицеп сүйрөтүп чыгып, сынап көрөбүз.

Ачуум келип кетти. Жолу болбогон жолдошуңду өзүнө чиркеп алып, эл сөзүнөн куткарайын деген экенсисиң го! Өнөк кылыш алат имиш! Ийинимдеги колун кагып жибердим.

– Прицеп экөөнү тен урдум!

– Сен эмне жиндейсін эй? Өзүң бұлдұруп алып, эми... Баса, унутуп калған турбайымбы. Володька Ширяев жолуктубу?

– Жок, эмне экен?

– Эмне экен. Кайда жоголуп жүрөсүң? Асель жол боюнда күтүп жүрөт дейт. Өткөн-кеткен биздин шоферлордон сурамжылап, тынчы кетип жатса керек. А сен... кыз боозуп, энесин коркутат болуп!

Көзүм тунара түштү. Жаным кашайып, жердин катуулугунан гана калдым. Алыбек болсо улам жеңімін тартқылап, прицепке бирдемелерди жасай турғанын какшап жатат. Эттемесин түшүнгөн жокмун... Тигиндей-рәэктे мылжындаш карап Жантай турду.

– Кетчи ары! – деп колумду жулкуп алдым. – Эми эмне кыл дейсин! Жетишет. Бере бер берер сотуна. Прицеп-мрицебиндин кереги жок. Эч кимге өнөк да боло албайт экем... Болдубу?

Алыбек жаак эттери диртилдеп, түктүйө түштү.

– Өзүң баштап, өзүң баарын бұлдұруп салып, эми чыга качтыңбы? Ушундайбы?

Кандай десен, ошондой де!

Машинеме бардым. Колдорум калтырап, эмне кыларымды билбейм. Эч себепсиз машиненин астындағы чункурға түштүм. Чункурдун капталина калаган кирпичке мәндайымды бастым.

– Илияс, бери карачы! – деп үстүмөн бирөө күнкү этти.

Дагы кимиси болуп кетти деп, башымы көтөрсөм, чычкан аңдыған кулаалыңдай далбайып, кытмыр көздөрүн кымындашып коюп, чункурдун кырында Жантай отурат.

– Ырас гана кылдың да!

– Кимди?

– Альбекти. Активист имиши. Тишине таш тийгендей болду. Анан калса жаңычылдығын кантесин!

– Сенин ишиң эмне?

– Ишим ошол. Өзүң деле түшүнгүдөй болбодуңбу, бизге прицептин кереги жок. Билебиз го, бирөө эле норманы көбөйтүп, жүрүштү азайтса, баарыңар ошого тенелгиле деп кыйноого алышмак. Аралық менен жүккө төлөй турған акчаны да кесип коюшат. Өз ырыскыбызды өзүбүз кыйып эмне, бизге жин тийиптириби? Бир күн макталып, мин күн азабын тартасың. Биз сага ачууланбайбыз, ушу калыбыңан жазба.

– Биз дегениң ким? – деп кара күчкө токтоо сурадым.– Биз дегениң сен өзүңсүнбү?

– Жалғыз эле мен бекем,— деп Жантай бирдеме сезген чычкандай көздөрүн кыбындашып калды.

– Былжырапсың, көркоо ит! Дал сен үчүн прицеп менен жүрөм... Жаным чыгып кетсе да көрсөтөм сага. Жогол азыр көзүмө көрүнбөй! Сага эле калғандабы, карап тур!



– Эй, эй, оозуңа карап сүйлө! – деп Жантай кайра ар-р этти. – Сенин да периште экенинди билебиз.. Көрсөң! Бирок аны мен кеп кылган жерим жок, ойноор кезде ойноп ал, короп атты беле!

– У эненди!.. – деп кармана албай кулак түпкө коюп калдым.

Ал отурган ордуңда чалкасынан кетти. Тумагы башынан учуп, андан ары тоголонду. Мен чункурдан ыргып чыгып, дагы атырылдым. Бирок Жантай четке кacha берип, гаражды башына көтөрө бакырды.

– Хулиган! Бандит! Мушташасыңбы? Кутурган экенсиң. Сенин мойнунду толгоп алар күч жок дейсинби? Ачуунду менден чыгарайын деген экенсиң го?..

Тегеректегилер жүгүрүп келишти. Алыбек да жетип келди.

– Эмне болуп кетти? Эмнеге урдуң?

– Чындыкты көзүнө айтсам... – деп Жантай тажаалдана кетти. – Прицепти уурдал кеткен өзү, ашуунун белине жыгып кеткен өзү, баарын булгап-бұлдыргөн да өзү, анан, башкалар итчилигин бетине айтып, онго айдайын десе, кол көтөрөт! Ашықкан данкка жетпей калганына ичи күйүп жатпайбы!..

Алыбек теке мәндай келди. Күмсарып, ачуусунан үнү буулат:

– Ит экенсиң! – деди көкүрөктөн тұртүп. – Кутурган экенсиң! Ашуудагы кылығыңдын өчүн алмаксың го?

– Болуптур, сенсиз да бүтүрөбүз!..

Мен лам дебедим. Тим гана калчылдан туруп бердим. Жантайдын каратып туруп калп айтканына тилим байланып калды. Жолдошторум олурая карап турушту.

Кетиши керек... кетиши... – башка ой келбеди. Машинеме ыргып миндим да, дуулдаткан боюнча автобазадан атып чыгып кеттим.

Жолдо келатып ичип алдым. Бир дүкөнгө кирип жутуп чыксам, күчү жетпеди, дагы бир жерден токтоп, бир стаканды тартып алдым. Анан дүйнө чаараплакей болду да кетти. Жол четиндеги белгилер, көпүрөлөр, каршы келаткан машинелер... баары көзгө иләэшпей зуу-зуу этет. Көңүлүм ачылды. «Эй! Бузулбаса талкаланып кетсин баары! Сага эмне жетпейт, машиненди кубалап жүрө бер! Кадийча эмне... башкалардан эмнеси кем? Жаш десен, жаш, сулуу десен, сулуу. Мен дегенде жанын аябайт... Ошону да билбей... акмак экемин го...»

Үйгө кечинде жеттим. Эшик алдында теңселип турал. Бир жеңи гана кийилген чолок тонум салбырап кеткен. Кәэде рулду кармоого онтойлуу болсун деп, оң жеңими чечип салчумун. Ошентсем керек. Бала күнүмдө чикилик чаап жүргөн кезден бери калбайт ушул адатым.

Асель умтула жүгүрүп келди:

– Ай, эмне болгонсун, Илияс? – Анан байкай койду окшойт. – Эмне турасың? Чарчап, тонуп бүтүпсүң го? Чечин!

Жардамдашайын деди эле, мен унчукпай итерип салдым. Уятымды оройлук менен жаппаска айлам жок. Мұдүрүлүп-чалынып, үйгө кирдим, жолдо бирдемени калдыратса тәэп алдым да барып стулга құп отурдum.

– Бирдеме болдубу, Илияс? – деп Асель менин мас көзүмө үнүлө карап, түшүнө албай жатты.

– Сен эмне, билбейсинбі? – Тик багып карай албай башым шылк этти. Асель качан көр жемеге алып, тағдырына наалат айтып ыйлактай баштаар экен деп құтұп отурдum. Бирок ал үн катпады, жанымда бары-жогу билинбеди. Ақырын баш көтөрдүм. Асель мага далысын салып, терезеде туруптур. Көзүн көрө албасам да ыйлап турганын туондum. Жүрөгүм мықчылып, аяп кеттим.

– Асель, билесинбі, сага айтайын деп... – Тайсалдалап сөз баштап келатып, токтоп калдым. Айтууга даай албадым. Айтканым өлтүрө чапкан менен барабар болмок.

Аядым, бирок айтсам да болмок экен... – Быйыл биз сенин ата-энене бара албайбыз го, – деп сөздү башкага буруп жибердим. – Кийинчөрөек барабыз. Азыр чама болбой калды...

– Шаштырып жаткан жерим жок го... – деп Асель көзүнүн жашын сұртүнүп, кашыма келди. – Азыр ага капаланбай эле койчу, Илияс. Сааты чыкканда болор. А көрө өз жайынды ойлоочу. Кийинки күндөрү башкача болуп кеттиң. Эмнеге өзгөрүп кеттиң, Илияс?

– Болуптур! – Өзүмүн жалтактыгыма келген ачууму андан чыгарып сөзүн бөлүп салдым. – Чарчадым, уктайм.

Бир күндөн кийин кайтып келатып, ашуунун аркы бетинен Алыбекке жолуктум. Прицеп тартып келатыптыр. Долон женилген экен.

Мени көрө сала кабинасын ачып, кол булгалады. Мен жайлата айдадым. Алыбек жолго түштү, көңүлүк көтөрүңкү, жүзү жарык.

– Салам, Илияс! Кел, чылым чегели! – деп кыйкырды.

Мен тормоз бердим. Кабинасындагы дагы бир бала отурат, жардамчы шоферу. Машиненин дөңгөлөгүнө чынжыр орошуптур. Прицепке пневматикалық тормоз орнотуптур. Аны дароо эле байкадым. Мен кайра жүрүп кеттим. Ичим күйдү белем. Таапсың, жакшы болуптур. Бирок мага тийбе!

– Токто, эй! – деп Алыбек артыман чуркады. – Ой, Илияс, токто, сөз бар! Ай, иттин баласы, дале баягы бойдонсунбұ?.. Мейлин, өзүң бил...

Машинени катуу айдадым. Кыйкырсаң кыйкыра бер, экөөбүздүн ортобузда сөз жок. Менин чарбам күйүп кеткен...

Алыбек жан досум эле. Бекер айрылдым. Чынында акыйкат аныкы болчу. Эми түшүнүп отурбайымбы. Бирок анда ичим күйгөнү ырас. Мен жанталашып, өлүп-талып жетпей калган максатка ал опоңой гана жетип алғанына ичим күйгөн.

Алыбек байсалдуу, акылдуу жигит эле. Мага окшоп ал ашууга ээнбаштанып жалғыз жуулунмак эмес, жанына өнөк алып, туура кылган. Тегиз



жерде берки бала айдаса, эс алыш алган Алыбек ашууну оной ашпайбы. Ашу ашарда мотордун күчү колдун каруусу, акылдын токтоолугу керек. Анын үстүнө жанында өнөгүн баратса, улам алмашып айдал, жол да эки эссе кыскарат. Алыбек анын баарын ойлоп чыккан. Прицепке тормоз орноткон. Кадимки эле чынжырды дөңгөлөккө орогонуучу. Дегинкиси ал алактабай, ашууну акыл менен женди. Өзгөчөлөнгүсү келбеди.

Алыбектен кийин прицеп сүйрөткөн машинелер көбөйдү. Ар кандай иште баштап берүү маанилүү да. Ал учурда башка автобазадан да машинелер келип, унаа көбөйдү да калды. Тянь-Шандын кан жолу бир жарым жума машинелердин дөңгөлөктөрү астында дүңгүрөп турду. ГЭСтин суроосун аткаруу канчалык кыйын болсо да аткарышты. Мен да иштеп жүрдүм...

Анын баарын мен азыр жайбаракат айттып отурам. Көп жыл өттү, көтөрүлгөн чаң басылды дегендей. Ал күндөрү болсо жин ургандай жүрүпмүн. Бир мұдүрүлүп алган соң кыйын экен...

Анын баарын бир башынан айттайын.

Алыбекке жолуккандан кийин автобазага кеч келдим. Жатаканага баратып, дагы бир жолу чайханага бурулдум. Ушу күндөрү кызык болуп кеткем. Эс-учуман танганча ичип, болгон иштерди бүт унуткум келген. Көп эле ичтим, бирок арактын таасири жетпеди. Чайханадан эс алыш чыкпай эле, кайра кыжырланып, капаланып чыктым. Карапы түндө көчө аралап бир аз бастым да ойлонбостон эле Кадийчага жөнөдүм. Ал да мени күтүп отуруптур.

Ошол ошо болду, анан кете берди. Ошентип, эки бирдей оттун ортосуна түштүм. Күндүз жумуштамын. Автобазага кеч кайткан күнү ар дайым Кадийчаныңдамын. Мени бирдеме ошоякка тартат да турат. Кадийчаның жанында болуу мага тынчыраак, жайлуураак. Журт көзүнөн, ачуу чындыктан, өзүмдөн качканда Кадийчаның коюнуна барып пааналайм. Кадийча мени сүйөт, түшүнөт деп ойлойм. Өз үйүмө кайрылганда кеткиче шашып турам. Аселим, алда байкүш Аселим! Ишенчээктиги, дилинин аруулугу менен мени үйдөн кубалап жатканын билсе го. Ага таң боло албай жатканымды, анын мага кылган камкордугун актай албай жатканымды мен өзүм моюнга алгым келбеди, алдагым келбеди. Нечен жолу үйгө мас болуп келдим. Асель жадегенде урушуп койсо боло. Ал эмнеси, чабалдыгыбы, жумшактыгыбы, же боору ооруганданбы, же ақыры онолот деп мага ишингениненби, ушул убакка чейин түшүнө албайм. Ырас, ақыры бир күнү өзү эсине келет, бу запкысын силкип таштап, баштагысындай болот деп ал ишенип жүрдү мага. Бирок андан көрө урушуп, мени зордоп токtotуп калса го, атаганат. Ичимдегини бүт айттырса го!.. А балким, мен тартып жүргөн азап жалаң гана иштеги чыр эмес экенин Асель билсе, жооп талап кылып көгөрөт беле?.. Ичимде бороон жүрүп жатканын ал а кезде туйбады. Мен болсом аны аяп, сырымды айтууну

күндө эртенге калтырып жүрө бердим. Күндө эртеси кайра эле аны аяп, ортобуздагы сүйүбүздү, үй-бүлөмдү аяп, айтпай кетем...

Ақыркы жолу жолукканда Асель мени қубанычтуу тосуп алды. Жүзү жадырап, көзү жайнап, көңүлү чак. Чолок тончон, өтүкчөнүмө карабай төркү бөлмөгө сүйрөп кирди.

– Карады, Илияс! Биздин Самат тай туруп калды!

– Ыя! Кайда жүрөт?

– Тигине, столдун астын кара.

– Баспай эле сойлоп жүрбөйбү.

– Азыр көрөсүң! Кана, уулум, атаңа көрсөтчү тай-тайынды! Бери кел, келе гой? Самат!

Түшүндүбү, жокпу, иши қылып Самат столдун астынан эмгектеп чыкты. Анан, керебеттин бутун карман, кадыресе турду. Калтандал эптеп турду, ырсаландап құлұп турду, отура калбаска аракет қылып чымырканып турду. Анан ошо чымырканы күлгөн боюнча полго дүп отура калды. Жетип барып еки алаканым менен жерден сузуп алдым да боорума қыстым, ууз-тунгак жыттанган назик жытынан шоркуратада жыттап өптүм. О, ал жыт азыр да қаңылжаарымдан кетпейт. Баланын жыты, Аселимдин жыты.

– Түмчуктурасың эми, Илияс, абайласаң! – Асель уулун колуна алды. – Ии, чын бекен? Чечин. Жакында уулум чоң жигит болуп калат, ошондо апасы да иштей баштайт. Жакшылық тилесек, баары жакшылық менен бүтөт, ушундайбы, уулум? А сен болсоң, Асель мени муңайым құлұмсұрәй карады. Мен орундукка отуруп калдым. Қөптөн бери көкүрөгүнө толгон бугун Асель ушул сөз менен айтканын түшүндүм. Бу сөзүндө жеме да, өтүнч да, үмүт да бар эле. Мен айттар сөзүмдү айтсам, азыр айтышым керек эле же токтолбостон кетишім керек эле. Кантип айтам? Андан көрө кеткен жакшы. Асельдин оюнда азыр әчтеме жок, көңүлү чак, әчтемеден шеги жок. Мен ордуман турдum.

– Мен жөнөдүм.

– Кайда барасың? – деп Асель чочуп кетти. – Бүгүн да үйгө түнөбөйсүңбү? Жок дегенде чай ичсең боло?

– Чоло жок. Жөнөбөсөм болбойт, – деп булдурадым. – Өзүң билесин, азыр иш кычап турған кези.

Жок, мени үйдөн кубалаган иш эмес эле. Рейске эртен әртеменен гана чыкмакмын.

Кабинага кирип, шылк отурдum да, ич күйүтүмө чыдабай онтоп жибердим. Ачкычты көнүмүш тешигине сала албай уbara болгонумчы. Анан жолго буруп чыктым да артымдагы үйлөрдүн терезелериндеги жарық көрүнбөй калгыча токтобой жүрүп отурдum. Капчыгайга кирген жердеги көпүрөдөн өткөндө машинени жолдон чыгарып, бадалдын ичине айдал кирдим да токtotуп, жарығын өчүрдүм. Ушерге түнөмөкчү



болдум. Папирос алыш чыгып, тамызайын десем, ширенкемде бир гана чий калыптыр. Чырк этти да өчүп калды. Папиросун да, ширенкесин да терезеден ыргыттым, чолок тонумун жакасына башымы катып, орундукка бүрүшүп жата кеттим.

Айдын күнүрт шооласы карайган тоолордун жонун муздак жалайт. Капчыгайдын кара шамалы ышкырып, қыңая ачык турган кабинанын каалгасын кыйчылдатат. Ишимдеги жолдошторуман, үйүмөн, элден айрылып жалгыз калганымдын кусалыгын эт-жүрөгүм мынчалык оор сезген эмес. Мындан ары минтип жашоо болбосуна көзүм жетти. Автобазага баар замат Кадийчага баарын түшүндүрүп, ортобузда болгон ишти унтуууга шерт кылып, кечирим суроону бүтүм кылдым. Ушинткеним адилетчилик, акыйкатчылык болчудай.

Бирок турмуштун бүтүмү башка экен. Андай болот деп ойлосом оюма, күтсөм күдөрүмө кирген эмес эле. Бир күндөн кийин кайрылып бекет ба-задагы үйүмө келдим. Эшик ачык турат, үйдө эч ким жок. Асел отун-сууга чыгып кеткен го деп ойлодум оболу. Тегерете карасам, үй ичи астын-үстүн түшкөн. От жагылбаган кара мештен келген муздак илеп үй ичин көрдүн ичиндей суук көрсөттү. Саматтын керебетин барып карасам, бош.

– Асел! – деп чыга шыбырадым. «Асел» – деп шыбырады муздак дубалдар.

Атырылып эшикке чуркадым.

– Асел!

Эч жооп болбоду. Коншуларга жүгүрүп кирдим, бензоколонкага жүгүрүп бардым, эч ким жөндөп билбейт. Билгендери: кече күнү Асел уулун коншуларга таштап кооп, бир жакка барып келген, кеч келген, дешти. «Кеткен экен да, билип алган экен да!» – деген ой бүткөн боюмdu шыргалаң куйгандай муздак титиретип жиберди.

Шорго малынган ошол күнүмдөгүдөй болуп Төцир-Тоону аралата машинени мен эч качан анчалык кубалаган эместиримин. Тиги бурулуштан, же наркы капчыгайдан, же нараак жолдон кууп жетермин деп, дайынсыз үмүт кубалады мени. Алдымда бараткан машине болсо, шукшурулган бүркүттөн бетер баса калам, анан, жайлатып катар айдал, кабинасынын ичин, кузовун аңтара карайм да жок экенин көргөн соң, суурулуп андан озом. Ошентип, токтолбостон үч saat куудум. Акыры радиаторумдагы суу кайнап чыкты. Токtotуп, кабинадан ыргып түштүм да, радиаторго кочуштап кар чачтым, суу апкелип чачтым. Радиатордон калың буу көтөрүлүп, машине зоруккан аттан бетер өпкө кагып турду. Жаңы эле рулга отуруп жатсам, бет алдыман прищеп сүйрөткөн Алыбектин машинеси көрүндү. Кубанып кеттим. Экөөбүз араздашып жүрсөк да, эгер Асел алардын үйүнө барган болсо, айттар дедим. Жолго жүгүрүп чыгып, кол көтөрдүм.

– Токто, токто, Алыбек!

Айдап бараткан өнөк баласы Алыбекке бурулуп суроолуу карады. Алыбек кабагын чытып, толгонуп кетти. Машине зуу деп жаныман өтө берди. Жол боюнда бүткөн боюм бүт кар, колумду серайтө көтөргөн бойдон туруп калдым. Анан бетими арчыдым. Кантейин, келме кезек деген ушул. Бирок мен азыр Алыбекке таарынар чагым эмес эле. Демек, Асел алардыкына барган эмес экен. Иш кыйындай баштады. Башка баар жери жок эле, демек, айылга, төркүнүң кетип калган экен да. Үйүнө кантип кирип, эмне жооп айтты экен? Ата-энеси маскара болуп кайтып келген кызын кантип тосуп альшты экен? Жалгыз өзү, көтөргөн баласы, каруусуна илген түйүнчөгү бар. О, шордуу!..

Токтоосуз айылга барыш калды.

Тезинен жүктүү түшүрдүм да, машинени көчөгө коё коюп, диспетчерге жүгүрдүм. Документтерди таштап кетиш керек эле. Өтө бериш бөлмөдөн Жантайга оро-пара келдим. Ошондогу анын мыскылдуу мылжындаганын!

Көзөнөк терезеден баш багып, жол кагазды столго таштаганымда Кадийча элейе карап калыптыр. Менин кебетем укмуш болсо керек. Кадийча биресе чоочулап, биресе күнөөлүү тиктей берди.

– Тезирээк кабыл ал! – дедим.

– Бирдеме болдубу?

– Үйдө жок. Асел кетип калыптыр.

– Койчу, ай! – Кадийча ордунан кумсара туруп, эрдин тиштеди. – Кечир, кечир мени, Илияс! Ушунун баарын мен... мен...

– Эмне «мен»?.. Жөндөп айт, баарын айт! – деп мен эшикти ачып кирип бардым.

– Кандайча болуп кеткенин өзүм да билбей калдым. Кечээ вахтер терезени кагат. Бир кыз келиптири, сага жолугайын деп атат дейт. Аседди дароо эле тааныдым.

Телмире тиктеп турду да: «Ошол ыраспы?» – деди. Эмне болгонуму билбейм, өчөшкөнсүп: «Ырас, ошондой. Баары чын. Ал мендик. Ал азыр мени менен!» – депмин. Ал терезеден шарт бурулуп кете берди. Мен стол кучактап жыгылып, жиндицен бетер: «Ал мендик! Мендик!» – деп ыйлай бердим. Башка көрө албадым... Кечир мени!

– Коё турчу. Асел кайдан билип алыптыр?

– Баарын кылган Жантай. Мени да келип коркутуп кеткен. Жантайдын ким экенин билбейсиңи? Сен бар, Илияс, Аседди тап. Мен эми силерге жолтоо болбайм, бир жакка куруйм...

Кар баскан талаада бараттым. Жер тоңголок. Шамал кыран жердин карын арыкка киргизе кууп, таптап салган, кумсарган жердин бети менен камгакты далбактата кууп жүрөт. Алыстан шамалга туурулган айылдын тамдары, кара жалбырагынан ажыраган бак-дарак көрүндү.

Кечке жуук айылга кирип бардым. Тааныш короонун түшүнү токтол, энтиккеними басып алууга папирос чектим. Аны бат эле кайра өчүрүп,



сигнал бердим. Бирок Асельдин ордуна ичигин жамынып, апасы чыкты. Мен тепкичке түшүп, сыйайы саламдаштым:

– Арыбаңыз, апа!

– Ии, бу шүмшүйүп келген сен белең? – деди апасы түксүйө тиктеп.– Кыларын кылып, кыл жип менен бууп коюп, эми мени апа деп турганын кара! Жогол көзүмө көрүнбөй! Сандалган өлүгүндү көрөйүн, алмончоктой баламды азгырып, эми уялбай келип турганын көр! Дагы тиктеп көёт, о тикчийген көзүң менен жерге кир! Жадыраган турмушубузду бүкөн-байран кылдың го, жакшылык көрбөгүр!..

Кемпир мага ооз ачтырабады. Оозунан ак ит кирип, кара ит чыгып жатты. Анын үнүнө коншу-колон, бала-бакыра чогула баштады.

– Жогол дейм көзүмөн, болбосо азыр элди чакырып, териңди тескери сыйрытам! Каргышым соо койбосун сени, ылайым! Көзүм көрбөгөнүм сен болсун! – деп жаалданган кемпир ичигин ийнинен силкип таштап, мага атырылды.

Кабинага отуруп, айдабастан башка чара калбады. Асель чыгып көргүсү келбеген соң кетиш гана калды. Машинени таяк менен сабап, балдар ташка ала баштады. Ошентип, айылдан узатып чыгышты....

Ал түнү көлдү жәэктей басып көпкө жүрдүм. Көл буркан-шаркан түшүп, айдын жарыгына ала көлөкө болуп жатты. О, Ысық-Көл, сен ал түнү сурданып, суук болдун. Мен жәэкте көмкөрүп салган кайыкта отурдум. Толкундар албууттана жайык жәэкти жаба берип, өтүгүмдүн кончун орой калат да, оор үшкүрүнүп кайра тартат...

...Бирөө жаныма келип, қолун абай менен ийиниме койду. Кадийча экен.

Көп өтпөй Кадийча экөөбүз Фрунзеге кетип калдык. Анархай талаасынын жайытын изилдей турган экспедицияга орноштук. Мен шофер болдум. Кадийча жумушчу болду. Ошентип, жаны турмуш башталды.

Экспедиция менен биз Анархайдын түпкүрүнө, Балхаштын жәэгине кеттик. Өткөн турмуштан кол үзгөн соң биротоло үзүлсүн дедим.

Алгачкы мезгилде ич куйкалаган кусалыгымды иш менен басып, иш менен алаксытып жүрдүм. Иш көп болчу. Үч жарым жылдын ичинде Анархайдын тиги четине да, бу четине да чыктык. Канча кудук казбадык, канча жол салбадык, канча кашар курбадык. Азыр Анархай мурдагысындай чак түштө адаштырган дөбө-дөндүү, шыбактуу учу-күййирсыз ээн талаа эмес. Малчылар жай алды. Маданий борборлору, короожайлары бар. Эгин эгип, чөп чабышат. Ырас, Анархайда али да болсо жумуш көп. Асыресе, биздин шофер журтубузга жумуш табылбай калчу беле. Бирок мен кайра кеттим. Үйрөнбөгөн жерде жатыркагандан эмес. Көнүп кетиш оцой эле. Кадийча экөөбүз кыйынчылыктан коркчу эмеспиз, жакшы турдук, сый-урматта жашадык. Бирок сый-урматтын жөнү бир бөлөк, сүйүүнүн жөнү башкача экен. Эки жубайдын бири сүйүп, экин-

чиси сүйбөсө, анын эмнеси жашоо. Башкалар да мендейби, же мен эле ошондой жаралгамбы, айтор, бирдемем кемчил сыйктанып жүрө берди. Ал кемчилигимди ишим да, жакшы мамиле, мээрим да, сүйгөн аялымдын көңүлү да толтура албады. Аседи дагы бир жолу издең чыкпай, аны кайрып алкелишке дагы бир жолу аракет кылбай кете бергениме жаным кейичү болду. Анархайда өткөн соңку жылда Аседи да, Саматты да катуу сагындым. Түнкүсүн уйкудан айрылдым. Калтандал жаңыдан тай турган Саматымдын элеси көз алдымга келе берет. Анын буруксуган назик жыты өмүр бою көөдөнүмө сицип калгандай. Чыдай алар эмесмин, Тенир-Тоонун адыр-жондоруна, чалкыган Ысык-Көлүмө, алгачкы жана акыркы сүйүмү тапкан адыр этегинде талаага тартылып туруп алдым. Кадийчанын ичи сезип жүрдү мунун баарын, бирок мага күнөө жаап, ыйлактаган жок. Бирок жашай албасыбызга акыры экөөбүздүн тен көзүбүз жетти.

Ошол жылы Анархайга жаз эрте келди. Кар бат жукарып, дөбөлөрдүн чокулары карайып, күңгөй беттер жашыл ыраң жамынды. Жылуулук менен нымды соруп, талаага жан кирип келатты. Бирок түнкүсүн аба чыкыроон, асманда жылдыздар чайрыгат.

Бургулоо мунарынын түбүндөгү чатырда жатчубуз. Уйку качкан. Алда кайдан талаанын тынчтыгын бузуп, паровоздун доошу угулду. Бу тегеректе Темир жол жоқ, бизге кантит жеткенин билбейм. Темир жолго чейин жарым күндүк жол. Же мага ошондой угулдубу, билбейм. Эмнеси болсо да солуктап жаткан жүрөгүмдү жулкунтуп, туйлатып кетти. Өрөпкүп жолду эңсеп туруп алдым.

– Мен кетпесем болбойт, Кадийча, – дедим.

– Мейлиң, Илияс. Ар кимибиз өз жөнүбүз менен бололу, – деди ал.

Ошентип, экөөбүз ажыраштык, Кадийча түндүк Казакстандагы дың жерге кетти.

– Жолуң болсун, багың ачылсын, – деп чын ыкластан тиледим. Өздөрү билбей издешкен кишиси бардыр, тагдыр экөөн туш кылса ажеп эмес. Кыз тийген күйөөсүнөн багы ачылбады, мени менен турмушу болбоду. Эми таап калгысы бардыр. Чыныгы сүйүү деген эмне экенин, бирөөгө сүйүктүү болуу, бирөөнү жанындан артык сүйүү деген эмне экенин билбесем мен деле Кадийча менен ысык жашай бермекмин го. Бул өзү адам айтып түшүндүрө алгыс нерсе экен.

Кадийчаны полустанокко алпарып, поездге түшүрдүм. Вагон менен жарышып, бир далайга жүгүрдүм. «Жолуң ачылсын, Кадийча, жаман ойдо кетпегин!..» – деп өзүмчө күбүрөдүм акырымда.

Каркыралар желе тартып, түштүккө учуп баратышты, мен болсом Тенир-Тоому бет алып, түндүккө жөнөдүм.

Келерим менен эч аялдабастан түз эле айылга жөнөдүм. Жолулаш машиненин кузовунда баратам. Алда эмне болот деп ойлогум келбейт.



Сүрдөп да, кубанып да баратам. Асел экөөбүз алгач жолуккан жолдо баратам. Жол азыр баштагыдай кара жол эмес, таш жол болуптур.. Көпүрөлөрү бетондолуп, жол жээгине белгилер коюлуптур. Мурдагы кара жол өзгөрүп кеткенине ичим ачышкансып баратам. Менин машинем тығылган арыкты тааныбай калыпмын. Асел отурган жол жээгиндеги корум таш ордунда жок.

Айылга жуук кирип барган жерде кабинанын төбөсүн кагып токтоттум.

- Эмне болду? – деди шофер башын чыгарып.
- Токтот, түшөм.
- Талаагабы? Коё тур, азыр жетебиз.
- Рахмат! Аз эле калды, – деп секирип түштүм. – Жөө эле жетип алам, – деп акча сундум.
- Жөн кой. Өз кишибизден албайбыз.
- Алсанчы, менин чекеме жазып коюптурбу.
- Баскан-турганыңан билип турам.
- Андай болсо болуптур. Жолун болсун.

Машине кетти. Мен эс-акылымы жая албай жол үстүндө тура бердим. Сигаретаны оозума алпарсам, колум калтырайт. Эки-үч сордум да, жолго таштап, тебелеп салдым. «Мына, келерин келдим», – деп өзүмчө күбүрөдүм. Жүрөгүм тарсылдап, кулагым зыңылдайт, бирөө балкалап башка салып жаткансыйт.

Айыл кадырлесе өзгөрүп кетиптири. Шифер жабылган жаңы тамдар көбөйүп, этеги жайылыптыр. Көчө бойлой зым карагайлар орноп, колхоз башкармасынын түбүндөгү карагай башында радио сүйлөп турат. Мектебине жүгүрүп, балдар барат. Эс тарткан өспүрүмдөр каада күтүп, мугалими менен сүйлөшүп, каадалуу басат. Баягы мени ташка алып кубалашкан мадыра баштар ушуулардын ичинде бараткандыр... Убакыттын өткөнүн карачы. Мен ашыга бастым. Мына, талы бийик өскөн, дубал курчаган тааныш короо. Демимди басып, токтоп калдым. Анан оюм дүрбөлөндөп, бүткөн боюм муздал, каалганы барып кактым. Колуна портфель алган кичинекей кыз жүгүрүп чыкты. Баягыда тилин көрсөткөн кыз. Мектебине шашып бараткан экен. Мени таңыркай карап калды.

- Ўйдө эч ким жок, – деди анан.
- Эч ким жокпу?
- Жок. Апам лесхозго мейманга кеткен. Атам тракторга суу ташыйт.
- Асельчи? Ал кайда? – дедим апкаарып, тамагым кургап.
- Асель эжеми айтасызыбы? – деп таң калды кыз. – Эжем алдагачан кетип калган...
- Ошо бойдон такыр келген жокпу?
- Келип турат, жыл сайын жездем экөө келип турат. Апам айтат, жездем жакшы киши дейт.

Башка эчтеме сурабадым. Кыз мектебине чуркап кетти, мен кайра тарттым.

Бу кабар жаныма катуу батты. Кимге чыкса да, качан чыкса да эми мага баары бир болуп калды. Билгенде эмне? Асель башка бирөөгө тийип кетет деп мен такыр ойлобопмун. Ал боло турган иш эмес беле. Мени качан келет деп ушунча жыл тириүлөй жесир болуп отура бермек беле.

Машина күтпөй жол менен кете бердим.

Ырас, жол жаңырган экен, шагыл төшөлүп, бекем тапталыптыр. Талаа гана баштагысындай айдоо жери карапып, аңыздары кубарып жатат. Бир чети тоого асылып, бир чети көлгө барып чорт үзүлөт. Кары жаңы кетип, жылаңаңтанаып тердеп жатат. Кайдандыр жаздык айдал жүргөн тракторлордун татыраган дабышы чыгат.

Райборборго түндө жеттим. Эртеси автобазага эле барбасам болбойт дедим. Болору болду, баары бүттү. Жашоо керек, иштөө керек, андан нары кудайдын айтканы болор...

Тянь-Шандын кан жолу машинелердин астында кадимкисиндей гүүлдөп жаткан экен. Убап-чубаган машинелер, менин издегеним автобазаныкы. Акыры бирөөнө кол көтөрдүм. Машине күүсү менен өтө чыкты да, сүрдүгө токтоду. Чемоданымды ала шаштым, шофер кабинасынан чыга келди. Карасам, аскерде бир жүргөн – Эрмек. Аякта шоферлукту менден үйрөнгөн. Боз баш бала эле. Бүшүркөп тааный албай, күлүмсүрөп турду.

– Тааныбай турасынбы?

– Сержант Илияс!.. Илияс Алабаев эмессизби? – деди эстей коюп.

– Ошол өзү! – деп күлдүм, бирок көнүлүм сыйздады: эл тааныбай калыптыр, аябай эле өзгөргөн экем да!

Жөнөп кеттик. Ардеменин башын бир сүйлөштүк, аскерди эскердик. Менин турмушуму сурабаса экен деп заарканып баратам. Эрмек билбейт окшойт, сурабады. Көнүлүм тынчыды.

– Аскерден качан келдин эле?

– Иштегениме эки жыл болуп калды.

– Алыбек Жантурин кайда?

– Билбейм. Мен ишке келгенде ал жок экен. Памирдеги бир автобазада башкы механик болуп иштейт деп сөз кылып жатышканын уккам...

«Жарайсың, Алыбек! Азаматсың, досум! Башынан эле мыкты жигит болчусун?» – деп ичимен кубанып калдым. Акыры көздөгөнүнө жеткен экен. Ал аскерде жүргөндө эле автожол техникумунда сырттан окуучу, институтту да сырттан бүтөм деп жүргөн.

– Начальнициер Аманжоловбу?

– Жок, жаңы. Аманжолов министерствого көтөрүлүп кеткен.

– Мени ишке алар бекен, кандай дейсин?

– Сени албаганда кимди алат! Мыкты шоферсун. Аскерде эле мактап жатчу эмес белең.



– Бир кезде болчумун, – дедим өзүмчө кейип. – Жантай дегенди билесиңби?

– Бизде андай неме жок. Уккан эмесмин.

«Автобазада өзгөрүш көп экен го...» – деп ойлодум, анан дагы сурадым:

– Ашуудан прицеп менен өтүп жүрөсүнөрбү?

– Өтпөгөндө эмнеси бар экен, – деди Эрмек. – Жүккө жараша. Керек болгондо чиркеп алып кете беребиз. Азыркы машинелер күчтүү чыга баштабадыбы.

Ошо прицеп чиркештин азабын мен канча тартканымды бу кайдан билсин.

Ошентип, автобазама кайра келдим. Алгачкы күнү Эрмек үйүнө чакырды. Жакшы күттү. Аман-эсен жолугушканга деп, ичклик сунду. Оозума албаганыма көп болгон, ичпедим.

Автобазада жакшы тосуп алышты. Жумушка кирип, жатаканадан орун алдым. Жай-күйүмдү мурунтан билген жолдоштор ардемени сурагылап мазамды албаганына миң мертебе ыраазымын. Четте жүрүп келип, кайра көнгөн жумушумду ак пейил, адал ниет менен иштеп жүргөнүмдү көрүп турушат. Өткөндү козгоп эмне кылат? Өзүм да баарын биротоло унтуууга тырыштым. Баягыда үй-бүлөм менен бир турган жайдан буйтап өтөм. Жан-жагыма кылчайбайм. Бензоколонкага да кайрылбайм. Бирок кандай качып кутулмакмын. Акыры барып тутулдум.

Иштегениме бир топ болгон. Жаңы машинеге жатыгып, моторунун сырын билип калгам. Иши кылышп жумушумду беш колдой билип алгам...

Ошол күнү рейстен кайтып келаткам. Оюмда эчтеме жок. Чылымымы чегип, бир калышта келаткам. Айлана-тегерегиме көз салам. Жер дүйнө жаздын күнүнө магдырап жатат. Малчылар жаздоого чыгып, кээ коктулардан боз үй көрүнөт. Чамгарактан түтүн созолонуп, береги жол боюнда кой жайылып жатат. Айгыр азынап, үйүр кайрып жүрөт. Бала кезим эске түшүп, ичим ачышкансыйт... Анан, көлгө чыга берип сelt эте түштүм: көлдө ак куулар жүрүптүр!

Ысык-Көлгө жазда келген ак кууларды өмүрүмдө экинчи жолу көрүшүм. Көпкөк мелтиреген көл бетинде аппак болгон жарыктыктар көнүлүмдү удургутуп жиберди, жолдон чыгып, дың талаа менен түптүз көлгө айдаганымды өзүм билбей калышпмын.

О, кайран Ысык-Көл! Ысык-Көлүм – өмүр бою ырдалып бүтпөс ырым!.. Дал ушул жар кабактын боюнда Аселиді кучактап турган күндү кайдан эстедим! Баары дал ошо күнкүдөй: ак чалгындуу көк толкундар кубалашып келип, сары жәэkkе жаба берип жатат. Тоо артына күн батып, наркы жәэктин тоолору тамылжып мунарланат. Ак куулар кыйкуу салыш көл үстүндө айлана кайып, кайрадан көлгө конгондо ак көбүк чачыратып, алкак-алкак толкундарды тартат. Баары дал ошол күнкүдөй. Бир гана Аселим жок жанымда. Кайдасың сен, кызыл жоолук делбирим?

Жээкте көпкө турдум. Анан автобазага келдим да, токтоно албадым... жанымды кыйнаган эски кайтыны басайын деп, чайханага кирдим. Аерден кеч чыктым. Асманды кара булут биротоло капитап алыптыр. Боомдон чыккан шамал тал-теректи жерге жеткире ийип, зым карагайлардын башында зунулдал ыйлап, кум-таш аралаштыра бетке чабат. Көл күрүлдөй толкуп, оор онтоп жатат. Жатаканага аран жетип, чечинбестен куладым.

Эртеси эртеменен башымы көтөрө албай калыпмын, сынып ооруйт. Сыртта кар аралаш жүдөткөн жамгыр жаап турат. Ишке чыккым келбей үч сааттай жаттым. Иш да көңүл иренжитет. Бирок акыры уялдым, ишке кеттим.

Машинем илбип келет. Машине эмес, өзүм илбип калыпмын. Анын үстүнө, күн да минтип көз ачыrbай турат. Каршы жолуккан машинелердин үстүндө жуккан кар бар, демек, ашууга кар жааган экен. Мейли, кар жаамактан бороону соксун, коркор жерим жок, акыры башта бир өлүм...

Көңүлүм жаман түнөрүп бараткан элем. Мандайымдагы күзгүдөн карансам, сакалым өскөн, оорудан жаңы тургансып шишип-көөп алгам, өз өнүмөн жипкирдим. Жолдо бир жерден шам-шум этип алсам болор эле, эртеден бери наар ала элекмин, бирок көңүлүм чаппайт, ичким келип баратат. Бир жолу тайсан, кайра оңолуш кыйын экени белгилүү эмеспи. Закусочныйга токтодум. Биринчи стакандан кийин кичине оңолгонсуп калдым. Машинем да көңүлдүүрөөк жүргөнсүйт. Анан дагы бир жерге токтоп, жүз граммды согуп алдым. Анан дагы ичтим. Анан көрүп ал. Жол зымырап, айнек шыпыргычым шакылдал эле калды. Жүткүнө отуруп, сигаретаны чайнап барам. Айнегиме балчык чачыратып, машинелер жаныман зуу өткөнүн гана билип калам. Күн кечтеп баратты эле, мен да ылдамдадым. Түнөргөн капкарангы түн мени ашуудан кууп жетти. Мына ошондо арактын күчү бастанды. Шалдырап, талыкшый баштадым. Көз алдым караң-кураң этет. Кабинанын ичи түмчуктурup, жүрөгүм айныды. Мынчалык эч качан катуу мас болбосом керек. Көз ачыштырып, мандай ылдый тер төгүлөт. Машинеде бараттай эле алдымдагы соймондогон эки устун жарык шооланы минип, кайдадыр бир жакка учун бараткансыйм. Эки шоола менен кошо бирде элишке түшөм, кайра аска-зоону жалмалап өр талашам, бирде бурулуш издең аркы-терки кайсалайм. Күчтөн тайып баратканымды сездим, бирок токтободум, анткени рулдан колуму алсам эле машинени кайра айдай алчудай эмесмин. Каерде баратканымы да билбейм, ашуунун бир жеринде болушум керек эле.

Ох, Долон, Долон, Төцир-Тоонун алпысың! Оцой-олтоң жол бербейсин! Айрыкча, түн ичинде, төтөн, мас шоферге бүтпөс азапсың!

Машине кайсы бир өрдүн кырына ыйлап отуруп араң чыкты да, так ылдый зуулдаган бойдон кетти. Башым айланып, түн аңтар-төңтер боло түштү. Колдоруму башкара албай калдым. Машине улам күүлөнгөндөн күүлөнүп ылдый кетип барат. Анан бир маалда күрс эткен дабыш уктум,



жарық жалт-жулт этти, көзүмө эчтеме көрүнбөй калды. Көкүрөгүмдүн түпкүрүндө гана «Авария!» деген ой ақырын зырп эткендей болду.

Канча жатканымы билбейм. Кулагыма кебез тыгып алгансып, алыстан ақырын үндөр чыгат: «Кана, жарық кылчы!» Кайсы бир колдор башымы, ийиними, көкүрөгүмү сыйпалап жатты. «Жаны бар, мас тура», – деди үн. Башка үн унчукту: «Жолду бошотуш керек».

– Кана, достум, кичине жылып отур, машинени жолдон чыгарып коёлу, – деп бир кол ийинимен ақырын сүрө итерди.

Мен онтоп алып баш көтөрдүм. Башым ылдый бетими жууп кан агып туруптур. Түзөнө албайм, көкүрөгүмөн бирдеме мыкчып турат. Тиги киши ширенеке чагып, жүзүмө карады. Ишенбей калгансып, дагы ширенеке чагып, дагы карады...

– Сага эмне болгон, дос? Бу кылганың эмне? – деди ал караңғыда кейиштүү үн менен.

– Машине... катуу сыныптырбы? – деп араң сурадым кан түкүрүп.

– Анча эмес. Аскага тийип, туураланып калыптыр.

– Анда коё бергиле, азыр жөнөйм! – Калтыраган колум менен ачкыч издең, стартер бастым.

– Токtot! – деп алиги киши мени капшыра кучактады. – Жетишет бейбаштыгың! Түш! Түнөп ал, эртең көрө жатабыз...

Мени кабинадан сүйрөп чыгышты.

– Кемел, машинени четке чыгарып кой, анан териштирербиз!

Колуму ийинине арта салып алып, караңғыда мени кайдадыр сүйрөп жөнөдү. Узак жүрдүк. Анан бир үйгө киргизди. Оозгу бөлмөдө чырак күйүп туруптур. Алиги киши мени орундукка отургузду да, тонуму чече баштады. Ошондо гана баш көтөрүп, жүзүнө карадым. Тааный койдум. Бул баяғыда ашуудан машине сүйрөтүп чыкканда жолуккан жол мастери Байтемир экен. Бетим чымырай түштү, бирок кубанып да калдым. Ке-чирим сурал, ыраазылыгымды айтайын дегенче жерге дабырап кулаган отундун дабышы оюмду бөлүп кетти. Кылчайып карап алып, ақырын ордуман өөдө боло бердим. Ооздо чачылган отундун үстүндө Асель турптур. Элес болуп калгандай селейе катып, алая тиктеп турат.

– Бул эмне? – деди ақырын.

«Асель деп бакырып иие жаздадым. Бакырат элем, бирок Аседин жылуулук сезилбеген жат көз карашы оозуму ачтырабады. Жети өмүрүм жерге кирип, башым шылк этти. Бөлмө ичи тунжурай туштү. Байтемир болбосо, билбейм эмне болмогун. Капарында эчтеме жок, мени ордума кайра отургузду.

– Коркпо, Асель, – деди ал токтоо. – Бу шофер жигит саал жарапланып калыптыр. Жатып тыныксын... А көрө бизге йод берчи...

– Йодбу? – Аседин үнү жумшарыңы, калтаарый чыкты. – Йодду кошуналар алды эле... Азыр.. – Шашкан бойдан чыгып кетти.

Тиштенип, мизбакпай отурам. Мастыгым тарап, көзүм умачтай ачылды. Чыкыйымда гана кан тамырым жарылып кетчүдөй зырп-зырп согуп турду.

– Алды менен канды жууп салыш керек, – деп Байтемир чекемин айрылган жерлерин көрдү да, чака алып, сыртка чыгып жетти. Төркү бөлмөдөн жалаң көйнөкчөн, беш жашар бала баш бакты. Көзүн ачып-жумуп, мени таныркай тиктейт. Көргөндө эле тааныдым, мен эмес, жүрөгүм тааныды.

– Самат! – деп үнүм кардыгып чыгып, кол суну жүткүнө бердим. Ошол учурда Байтемир кирип келди. Мен негедир коркуп кеттим. Баланы атынан атап жатканымды кулагы чалды болуш керек. Уурулугум кармалгансып, жаман онтойсузданып калдым. Уятымы жашырышка мандайымдагы жаратымды сыйпалап, дайынсыз суроо берипмин:

– Сиздин уулунузбу?

Минтип сурал эмне кереги бар эле, ушу бүгүн да бармагымды тиштенем.

– Менин уулум! – деп Байтемир ишенимдүү, жайдары жооп берди. Чаканы жерге койду да, Саматты колуна алды. – Менин уулум болбогондо кимдики болмок, ээ, Самат? – деп муруту менен кытыгылап баланы алкымынан өпкүлөдү. Байтемирдин үнүндө да, кыймылында да кыпындай калпы сезилбеди. – Эмне жүрөсүң? Үнтүзарлыгың ай, кулунум. Бар, төшөгүнө жата кой.

– Апам кана? – деди Самат.

– Апаң азыр келет. Мына, келип калдым. Бар, жата кой.

Асель шашып кирди, жалт бир карап алды да, Байтемирге йодду бере коюп, уулун төркү үйгө алып кирип кетти.

Байтемир сүлгүнү суулап, чекемдеги канды арчыды.

– Чыда! – деп тамашалады йод сүйкөп жатып, анан каттаал айтты: – Ушу жоругүн үчүн йод эмес, уу менен өрттөп ийсе болор эле, мейли эми, конок турбайсыңбы...

– Мына, болду, эки күндө айыгып кетет. Асель, бизге чай бербейсиңби.

– Азыр.

Байтемир кийиздин үстүнө төшөк салды, жаздык койду.

– Кел, быякка отуруп эс ал.

– Эчтеме эмес, рахмат.

– Отур, төшөккө отур, кысынбай өз үйүндөй көр, – деп Байтемир болбоду.

Баары түшүмдөгүдөй. Жүрөгүмү бирөө коё бербей мыкчып тургансыйт. Тиштене чымырканганыман тарамыштарым үзүлө жаздайт. Алда апам ай, мени неге төрөдүн экен?!

Асель чыгып, бизден өзүн ала кача самоорду алды да сыртка кетти.

– Азыр сага жардамдашам, Асель, – деп калдым Байтемир. Артынан жөнөмөкчү болду эле, Самат дагы жүгүрүп келди. Анын уктай турган түрү жок.



– Сен эмне, Самат? – деп Байтемир мээрин төгө баш чайкады.

– Байке, сен кинодон түшүп келдиңби? – деп жакын келип, чындал эле сурады менден.

Бу сөздүн кимден чыкканын дароо түшүндүм. Байтемир каткырып калды.

– Ай, тентегим ай! – деп күлдү Байтемир баланын мандайына жылып отуруп. – Оой, боорум ай... Кенге барып кино көрүп турабыз, – деди мага кайрылып. – Бу жалгыз калмак беле, кошо барат да...

– Ийи, кинодон түшүп келдим! – дедим калтыrbай.

Самат кабагын түйдү.

– Калп!

– Эмне үчүн калп?

– Чабышкан кылышың кана?

– Ўйгө таштап келдим...

– Мага көрсөтөсүнбү? Эртең көрсөтөсүнбү?

– Көрсөтөм. Кана, бери келчи. Атың ким? Самат беле?

– Самат. Сенин атың ким, байке?

– Менинби... – Сүйлөй албай калдым. – Менин атым Илияс, – деп араң айттым.

– Болду эми, Самат, барып жат, түн бир убак болуп калды! – деп Байтемир сөзгө аралашты.

– Ата, дагы кичине эле тұра тұрайынчы, макулбу? – деп жалынды Самат.

– Мейлиң әмесе. – Байтемир аргасыз макул болду. – Азыр чай апке-лебиз.

Самат мага жакын келди. Колунан кармап, сылап отурдум. Мени тартыптыр, куду эле мен. Колу да меникиндей, күлгөнү да мендей.

– Чоңойгондо ким болосуң? – дедим шам кылып уулум менен сүйлөшүп отурууга.

– Шофер болом.

– Машинеге түшкөндү жакшы көрөсүнбү?

– Аябай-аябай жакшы көрөм. Бирок кол көтөрсөм деле әч ким түшүрбөйт...

– Мен эртең түшүрүп, ойнотоюнбу? Түшесүнбү?

– Түшөм. Мен сага чүкөлөрүмөн берем! – Бөлмөсүнө жүгүрүп кирип кетти.

Терезенин сыртында самоордун кернейинен жалындын тили соймондол жатты. Асель менен Байтемир бирдеме тууралуу сүйлөшүп турат.

Самат аркардын терисинен тиккен тулуптагы чүкөлөрүн алып келди.

– Байке, жакшы көргөнүң ала бер! – деп түр түс боёкко салынган байлыгын алдыма чачып салды.

Бир чүкөсүн эстеликке ала кетейин деп ойлоп, колум барбады. Эшик ачылып, Байтемир кайнап турган самоорду көтөрүп келди. Артынан Асель кирди. Ал чай демдеп, Байтемир алдыбызга тегерек стол койду, дастор-кон жайды. Самат экөөбүз чүкөлөрдү чогултуп, кайра тулупка салдык.

– Байлыгыңа мактанып жатасыңбы? Ай, мактанчаагым! – деп Байтемир эркелетип, Саматтын кулагын кашып койду.

Самоорду алдыга коюп, чай ичиp отурабыз. Асель экөөбүз бири-бирибизди эч качан билбегендейбиз. Басмыртыраак болууга тырышып, экөөбүз тен үнчукпайбыз. Самат Байтемирдин алдында ойдолоп эркелеп жатат.

– У-у... мурутун сая берет, ата! – дейт да өзү болбой мурутка жаагын төшөйт. Уулумдун жанында отуруп аны «уулум» деп айта албай, ал башка бирөөнү «аталап!» отурганын угуп, заманам куурулду. Жандай сүйгөн Аселим жанымда отурат, бирок тик багып карай албаганыма заманам куурулду. Кантит мында келип калды экен? Сүйүп тийди бекен? Тигинтип мисирейип, мен таптакыр чоочун кишиден бетер сыр бербей отурса, жөн-жайын кантит билмек элем. Мени ушунчалык жек көрүп калганбы? Байтемирчи? Мен назилимде ким экенимди кантит туйбай койсун? Самат экөөбүздүн окшоштугубузду кантит байкабай койсун? Баягыда ашуудан машине сүйрөтүп чыкканыбызды такыр эскербей койду го? Чындалп эле унутуп калды дейсинбى?

Баарынан да жат-жатка келгенде кыйын болду. Мага төшөктү ушерге салышты. Мен дубал жакка тескери бурулуп жаттым. Чырактын билигин кичирейтиp коюшту. Асель идиш-аягын жыйнап жүрөт.

– Асель! – деди Байтемир акырын төркү бөлмөнүн ачык эшигинен.

Асель жанына барды.

– Жууп койсанчу.

Асель менин кан жайыган чатыраш көйнөгүмдү алыш, жуба баштады. Аナン токтото коюп, Байтемирге барганын түйдүм.

– Радиаторунан сууну төгүп салдыңарбы? – деп сурады. – Аязга тонуп калып жүрбөсүн.

– Кемел төгүп атат болчу. – Байтемир да күбүрөп жооп кайтарды. – Машинеси соо эле экен. Саал эле жери... эртеменен ондошуп коёбуз...

Аны мен унутуп да калыпмын. Радиаторду, моторду ойлой турган чак эмес эле.

Асель көйнөгүмдү жууп бүттү да, мештин үстүнө тартылган жипке жайып жатып, оор үшкүрүнүп алды. Чыракты өчүрүп, кирип кетти.

Там ичине карангылык уюп алды. Баарыбыз тен уктабай жатканыбызды билип жаттым. Ар кимибиз өз оюобуз менен алпуруштук. Байтемир менин уулум менен бир керебетте. Маал-маалы менен эркелете кобурап, ооналактаган баланын үстүн жаап жатты окшойт. Асель анда-санда муунна үшкүрүнөт. Жаш кылгырып жылтылдаган көздөрүн мен карангыда



көрүп жаткансыздым. Ал эмнени ойлоп жатты, кимди ойлоп жатты, кимди ойлоп жатты? Азыркы жаткан үчөөбүз төң Асептеге байланган экенбиз... Мен сияктанып ал дагы экөөбүздүн башыбыздан өткөн жакшы менен жаманды теришитирип ойлоп жаткандыр. Ким билет? Азыр Асеп мен үчүн кол жетпес жерде, ойлогон оюна да оюм жетпейт. Ушул өткөн жылдардын ичинде Асеп өзгөрүп калыптыр, көздөрү да өзгөрүптүр... Баягы нурдай таза жалтылдаган, ишенчээк көз жок. Катаал тартыптыр. Ошентсе деле мага баягы Асеп, тал чыбыктай буралган кызыл жоолук делбирим. Ар бир кыймылы, кирпигинин селт эткенине чейин тааныш, жүрөккө жакын. Ошонусуна ичим күйүп-өрттөнүп, азабы жаныма батып жатты. Жаным кашайганда жаздыктын бурчун кырча тиштеп, таң атканча кирпиктүү көзүм жумбадым.

Терезеден нары көктөн бирде булутка кирип, бирде чыгып тийген ай көрүнөт.

Таң эрте Асеп менен Байтемир чарбасын көздөгөнү сыртка чыкканда, мен да турдум. Жөнөш керек болчу. Бутумун учу менен басып, Саматка бардым, акырын өптүм да, шашып сыртка чыктым.

Асеп таш тулгадагы чоң казанга суу ысытып отуруптур. Байтемир жыгач жарып жатат. Ал экөөбүз унчугушпай, чылым чегип машинеге бардык.

Көрсө, машине түндө жол жээгине кашаа кылып орноткон моло таштарга урунуптур. Экөөсү омкорулуп жатат. Машиненин фарасы сыныптыр, тумшугу майышыптыр. Балкалап, ломдолп жатып, эптеп ондодук. Андан кийинкиси кыйын болду. Мотор тонуп калыптыр. Кендири чыпка күйгүзүп атып картерин жылжыттык, анан эки кишилип тутканы толгодук. Ийинибиз тийишип, алакандарыбыз бир туткада ысыды, бирибиздин демибиз бирибиздин бетибизге тийип, бир эле ишти иштеп жаттык. А балким, бир эле ойду ойлоп жаткандырбыз ошондо.

Мотор эпке келер эмес. Энтигип демибиз буулду. Ушул учурда Асеп эки чака ысык суу апкелди. Сууну радиаторго күйдүм. Аナン Байтемир экөөбүз кош колдолп эки-үч жолу бурадык эле мотор от алып кетти. Мен кабинага отурдум. Мотор какап-чакап жаткан. Байтемир шамын текшергенге балкасын алып астына сүнгүдү. Ушул учурда пальтосун топчуланбай далбалактап, Самат келди энтиге чуркап. Машинени тегерене чуркады, түшүп ойнор келгиси бар. Асеп уулун карман алды да, колунан чыгарбай кабинанын жанында турду. Бир маалда жекире, жаны ооруган аёо менен карады эле өлүп кете жаздадым, ушул азыр күнөөм үчүн башымды аябас элем, иши кылып эптеп уулум экөө кечирсө, кайра кайрылып мага келишсе болду эле. Кабинанын ачык каалгасынан эңкейдим:

– Асеп! Уулунду ал да, түш машинеге. Баягыдай кылып алып кетейин. Түбөлүккө! Түшчү! – деп мотордун доошуна үнүмү жашыра жалбарып жибердим.

Асель эчтеке дебеди, жашылданган көздөрүн ақырын ала качып, башын чайкады.

– Түшөлүчү, апа! – деп Самат колунан тартты. – Ойноп келеличи!

Асель Саматты жетелеп, шылкыя басып кете берди. Самат тарткынчыктап жулунса да коё бербеди.

– Болду! – деп кыйкырып, Байтемир капотту жапты да, аспалтарымды мага берди.

Мен жөнөп кеттим. Кайрадан руль колумда, кайрадан баяғы жол, баяғы тоолор. Эмне окуя болгону менен иши эмне, машине мени алышуп баратат...

Аселди уулум экөөн ашуудан ушинтип таптым, ушинтип жолугушуп, ушинтип ажыраштык. Жетер жериме жеткиче кайра кайтып келгиче мен ойлоп жүрүп отурдум, бирок эчтеме ойлоп таба албадым. Майнабы жок ойлордон чарчадым ақыры... Эми көз көргүс, кулак укус жакка кеткендін башка арга калган жок. Бул жерге мен батпай калдым.

Ушул бүтүмгө бек бекидим. Ушул ой менен кайра автобазага кайтып келаттым. Жол участогунун жаңынан өтүп баратып, жолдон четтерээк жерде өзүнөн элебирээк бир кыз, бир уул бала менен ташкоргон ойноп отурган Саматты көрдүм. Бу балдарды, балким, мурда өтүп жүргөндө деле көрүп жүргөндүрмүн. Демек, өзүм билбей күн ара уулумун жаңынан өтүп жүргөн экем да. Аны башта кайдан билдим.

Машинени токтоттум.

– Самат! – Бир көрүп кетейинчи дедим.

Балдар мага жүгүрдү.

– Байке, бизди машинеге түшүргөнү келдиңби? – деп Самат чуркап келди.

Балдар мага жүгүрдү.

– Кичине ойнотоюнбу?

Балдар талашып кабинага түштү.

– Байкеми мен тааныйм, биздикине келген, – деп мактанды Самат.

Бир аз жерге салып бардым. Көңүлүм балкып, жүрөгүм элжирип, балдардан мен жыргадым. Анан аларды түшүрдүм.

– Эми үйгө чуркагыла!

Балдар чуркап кетти. Саматты токтотуп калдым.

– Самат, токточу, бирдеме айтайын! – Төбөмөн өөдө көтөрүп, өңүнө тигиле карап турдум, анан боорума кысып өптүм да, жерге түшүрдүм.

– Кылышыңды ала келдиңби, байке? – Саматтын эсинде экен.

– Алда уулум ай, унутуп калган турбайымбы. Эмки келгендө ала келем!

– Эми унутпайсыңбы, байке? Биз жанагы жерде эле ойноп турабыз.

– Макул. Бар эми, бара кой.

Автобазада жыгаччылардын устаканасынан үч жыгач кылыш жасатып, ала жүрдүм. Балдар чын эле убадалашкан жерде экен. Мен аларды дагы



бир аз ойноттум. Уулум, анын жолдоштору менен ушинтип ынекташтым. Бат эле мага үйүр алыш кетишти. Мен келатканда алыштан алдымы тосо чуркашат.

– Машине, биздин машине келатат!

Мага жан кирди, киши боло баштадым. Жол жүрсөм да көңүлүм чак. Машинеме оор жүк эмей эле, кубаныч салып бараткандаи болом. Жол боюнда уулум күтүп жүргөнү эсимен чыкпай, жүрөгүмдү жылытып барат. Жадегенде эки мүнөтчө кабинага түшүрүп, жаныма алыш отурам. Эми менде башка ой жок, эси-дартым уулума кечикпей жетүү. Убактымы да ашуудан күндүз өтүүгө чектейм. Жаз күнү жылымдап, балдар азыр-көбүнese сыртта ойношот. Бактыма чек жок, максатым, иштеп жүргөн максатым ошо балдар үчүн сыйктанат. Кээде гана жүрөгүм зырп эте түшөт. Балдарды машинеге салып ойнотуп жүргөнүмдү жол участогундагылар билип калдыбы дейм. Эгер билсе, Саматты үйдөн чыгарбай, жол боюна жибербей коёт эле го. Ичимен Асель менен Байтемирге жалбарам, жок дегенде ушу кичинекей ырыстуу шыбагаман айрыбагыла, күн ара бир көрүп турганыман ажыратпасаңар экен деп суранам ичимен. Бирок акыры бир күнү ошондой эле болду...

Биринчи май жакындал калган. Майрамдын урматына деп уулума бир белек бергим келди. Бурамалуу жүк машине сатып алдым. Ошол күнү автобазада кармалып калдым эле, кечигип чыгып, аябай шашып келатам. Ошондонбу, эмнедендир кооптонуп, себепсиз алактай бердим. Самат бир кубанып калсын деп, мерчемдүү жерге жакынdagанда оюнчукту бекиткен жеримен алыш, жаныма койдум. Өзүнүн оюнчуктары деле бир далай экен, бирок бул бөтөнчө болмок, чоңойгондо шофер болом деп жүргөн балага жолдон өткөн тааныш шофер байкеси бериптири болуп калмак. Бирок ушу күнү Саматты жол боюнан таппадым. Балдар утурлай чуркап чыгышты, арасында ал жок. Кабинадан чыктым.

– Самат кана?

– Ўйундө, тумоолоп калыптыр, – деди бир бала.

– Тумоолоп?

– Жок, тумоологон жок! – деп туура билгенине мактангандай шакылдады бир кыз. – Апасы жибербей койду!

– Эмне үчүн?

– Билбейм. Барбайт деп койду.

Куруган экен деп, түнөрө түштүм.

– Ме, алпарып бер, – деп оюнчук оролгон кагазды балага сундум да, кайра айныдым. – Жок, кереги жок. – Кайра алыш, машенеме түштүм.

– Байке эмнеге бизди түшүрбөйт? – деп сурады уул бала эжесинен.

– Байке ооруп турат, – деди кыз. Кыз таап айтты. Ушудан көрө ооруп жатканым женил болмок. Асельдин бу кылганы кандай? Биротоло ка-

рарганыбы? Канчалык жаман болсом да мага деген бир тамчы мээрими калбаганбы? Ишене албадым... Уулум чын эле тумоолоп калган го деп, ошого ишенгим келди. Анткени бу кылганы Аселге окшобой турду. Бирок ким билсин... Алиги балага ишенбегидей аны бирөө атайы үйрөтүп койду беле. Өз оюма ишенип алганым ошончолук, азыр Самат эти от менен жалын болуп чабалактап жаткансыды... Балким, дары-дармек керек болуп, көлүк табылбай жатпасын, же оору堪нага тезирээк жеткириш керектир? Шаар эмес, турган жери ээн, тоонун арасы... Улам бир ойго уруна берип, жаным кыйналып кетти.

Кайра тарткан жолдо шашып келаттым. Эмне айла колуман келерин өзүм билбейм, тезирээк жетип, уулумду көргүм келди, ушул ой шаштырыды... Же жол боюнан көрөрмүн, – мууну ойлоп алып ого бетер шаштым. Ошентип келатсам, өчөшкөңсүп бензиним түгөнүп калса болобу. Аргасыз бекет базадагы бензоколонкага кайрылдым...

* * *

Сөзүнүн ушул жерине кслгенде Илияс унчукпай калды. Ысып-қүйгөн бетин алаканы менен укалай сүртүп, оор күрсүндү. Вагондун терезесин көтөрө ачып салды да, баятан бери тынымсыз чегип келаткан неме дагы чылымга кирди.

Түн ортосунан ооп калган. Поездде ойгоо бараткан экөөбүз гана болсок керек. Дөңгөлөктөр тынымсыз дүбүртүнөн жазбай шакылдан барат. Терезеден сырттагы шоолалуу жай түнү бизге жарылып жол берип жатты. Полустаноктордун отторуу жылт-жулт дей түшүп, паровоз анда-санда түндү үркүтө кийкырып алат.

– Мына ошол жерде сиз келе калдыңыз, агай. Мен машинеге салбай койдум. Эмнеге салбаганым эми түшүнүктүү болгон чыгар? – Илияс ойлуу күлүмсүрөп койду. – Сиз бензоколонкада кала бердиңиз, анан бир маалда «Победа» минип, кууп өттүнүз. Аны көрдүм. Мен жүрөгүм алкымыма тыгылып, ашыгып бараткам.

Бекер ашыкпапмын. Самат жол боюнда күтүп жүрүптүр. Машинени көрө сала, жолду кесе чуркады.

– Байке! Шофер байке!..

Кудай жалгап, уулум сыркоодон тышкары э肯. Ошондогу кубанганымды айтпаныз, кучагыма батпай чыкты. Машинени токтото сала түшө чуркадым.

– Эмне, тумоолоп калдыңбы?

– Жок, апам жибербей койгон. Апам мени айтат, сенин машинене түшпөгүн дейт. Мен ыйладым, – деп Самат арыздана кетти.

– Анда бүгүн кантип чыктың жолго?



- Атам айтты, балдарды ойнотом деген киши ойното берсин деди.
- Ошондой дечи?
- Мен шофер болом дедим...
- Сен сөзсүз болосуң, Самат, болгондо да мыкты шофер болосуң! Мен сага эмне апкелгенимди билесиңбى? – Оюнчук машинени алып чыктым.
- Мына, карачы, бурама жүк машине, дал сага окшогон кичинекей шоферге ылайыктуу машине.

Уулум жадырай күлдү.

- Мен дайыма, дайыма сенин машинеңе түшөм ээ, байке? – деди Самат суроолуу жалжылдай тиктеп.

– Сөзсүз, дайыма! – деп көнүлүн колдодум. – Жүр, экөөбүз шаардагы Биринчи май майрамына барагы. Машинеге кызыл желекчелерден тагып кооздоп алабыз, шаар аралайбыз. Анан сени кайра жеткирип коём.

Эмнеге антип айттым, кандай акым бар эле? Азыр айтуу кыйын. Баарынан да бу сөзүмө өзүм ынанып алдым. Дагы айттым:

– Эгер жактырсаң меникинде кала бересин биротоло! – Уулума кадырлесе чондорго айткандай сунуш кылдым. – Экөөбүздүн үйүбүз кабина болот. Кайда барбайын дайым экөөбүз бир жүрөбүз. Сенден такыр айрылбайм, эч жакка коё бербейм. Макулсунбу?

– Макул, – деди Самат ойлонбостон. – Машинеде жашайбызы? Жүр анда, байке, жүр, кеттик.

Чоң киши деле баладай болуп кеткен учур болот эжен. Самат экөөбүз кабинага түштүк. Мен апкаарып машинени от алдырдым. Саматтын кубанычы койнуна батпайт, эркелеп этек-женими тарткылайт, жумшак орундугунда секире кетет. Жөнөй бердик. Самат андан бетер сүйүндү, кыткылыктап күлө мага бирдемелерди божурайт, рулду, прибор тактаны көрсөтөт. Аны көрүп мен шайырланым. Бирок ойлой коюп, аза боюм дүр этти. Бул эмне кылганым? Тормоз бердим, бирок Самат ого бетер шаштырды.

– Тез айда, байке, тез-тез айда!

Баланын көңүлүн кантип калтырайын. Газды саал бастым. Машине күүлөнө берген жерде алдыбыздан жол тегиздеп жүргөн грейдер жолукту. Ал кайрыла бергенде нары этекте Байтемир жүргөнүн көрдүм. Алактап калдым. Токтотоюн десем кеч болуп калды. Баланы эмне үчүн мынча алыш алыш кеткениме айттар шылтоом жок. Эңкейе бердим да, газды каттуу бастым. Байтемир чоң күрөк менен шагыл, которуп тегиздеп жаткан эжен, бизге көнүл бурбады. Откөн-кеткен машинеден көп неме жок, кайсы бириң карай бермек. Бирок Самат көрүп калыптыр.

– Тигине атам! Байке, атамы да алыш алалычы, ыя? Токточу, мен чакырайын!

Мен тиштенип унчукпадым. Эми токтош болбойт, эмне дейм? Самат корко баштады, артына кылчактап, чынырып ыйлап жиберди.

– Атама барам! Токто, атама барам! Токто, кереги жок! Апа-а!..

Бурулуштагы асканын далдасына кайрылып токтодум. Уулуму соорот-куча шаштым.

– Ыйлаба, Самат, ушу да болобу! Азыр кайра жеткирип коём! Ыйла-бачы!

Бирок коркүп калган бала уккусу жок.

– Кереги жок! Атама барам! Ач, кетем! – деп каалганы тарсылдата ургулап жиберди. – Ач дейм, атама барам! Ач!

Соорото алсамчы, айлам кетти.

– Сен ыйлабачы, – деп жалдырадым. – Азыр ачам, ыйлабагын эле. Мына азыр, өзүм атаңа жетелеп барам. Кана чык, жүр.

Самат жерге секирип түшүп, артка чуркады. Мен кармап калдым.

– Токто! Жашыңы аарчып ал. Ыйлаба да, садагаң болоюн уулум, ый-лабачы? Ии, машинени ала кетпейсиңбى? Карабы! – Оюнчук машинени алып, ачкычын толгосом колум калтырайт. – Карагын, азыр эле сага чуркап жетет. Карма! – Машине жол менен жөрмөлөп барып, чүкөдөй ташка тийди да, кюветке конторулуп кетти.

– Кереги жок. Албайм! – деп Самат мурункудан бетер бакырды. Алды-артына карабай качып жөнөдү.

Селейип, туруп калыпмын. Ачуу заар томук келип тамагыма тыгылды да, демим кыстыгып кетти. Саматтын артынан чуркадым.

– Токточу, ыйлабачы, Самат! Токто, мен сенин... мен сенин... Билесинбى! – Бирок айтууга тилим күрмөлбөдү.

Самат качып баратты. Артына караар эмес. Бурулуштан көрүнбөй кетти. Жарташка чейин чуркап барып, далдадан баланы карат турдум.

Иштеп жүргөн Байтемирге чуркап жетип, кучактап жыгылды. Баарын көрүп турам. Байтемир отура калып, баланы бооруна кыса кучактады, жашын аарчып, маңдайынан сүйүп, бооруна кысып турду. Бала да анын мойнуна асылып, сыга кучактап алды. Элендеп мен жакты карат коёт.

Анан Байтемир күрөгүн ийинге салып, баланы колдон жетелеп, кете берди. Бир чон, бир кичинекей – эки киши жолдо кол кармашып кетип баратты.

Жарташка сүйөнүп тура берипмин, шылкыйып артка тарттым. Жы-гылып жаткан оюнчук машинеге келдим. Дөңгөлөктөрү көктү карат,

оодарылып жатат. Көзүмөн жаш чыгып кетти. «Мына, баары бүттү!» – деп чон машинем менен муңдашып, капотунан сыйладым. Мотордун ысык деми бетке урду. Уулум менен эң акыркы жолукканымдын жалғыз күбөсү ушу жансыз машине да мага азыр жакын көрүндү...



* * *

Илияс ордунан турун, тамбурга жөнөдү.

– Салкын абага дем алыш келейинчи, – деди ооздон кылчайып.

Мен купеде калдым. Таң куланөөк тартып, чыгыш жәэк шоолаланып калыптыр. Зым карагайлар булаңтыр зып-зып өтөт. Жарыкты өчүрсө да болгудай экен.

Текчеде жаттым. Мен билип, Илияс билбеген тарых бар эле, ошону айтсамбы, айтпасамбы деп ойлоп жаттым. Бирок ал келбей кечиге берди. Ошентип айтпай калдым.

* * *

Жол мастери Байтемир менен таанышканыма көп болду. Асел менен уулу ашууда жашарын Илияс билген кез болуш керек.

Жарыштын натыйжасын текшерүү үчүн жана тажрыйба алмашууга Кыргызстан жол кызматкерлеринин делегациясы Памирге барат деп жатышкан. Ошого карата Тажикстандын республикалык газетасы мага тоодогу кыргыз жолчулары тууралуу очерк жазууну тапшырган болчу.

Белгиленген делегациянын ичинде мыкты жол мастери катары Кулов Байтемир бар экен, ошол Байтемир менен тааныштууга мен Долонго бардым.

Барган эле жерден жолум болуп, оной кездештик. Ашуунун белине чыга бериште биздин автобусту колунда кызыл желекчеси бар жумушчу токтотуп калды. Көрсө, алдыбызда көчкү жүрүп, жолчулар азыр жол тазалап жаткан экен. Мен автобустан түшүп, көчкү жүргөн жерге карай бастым. Бульдозер карды шилеп кургуйга түшүрүп жаткан экен. Ал кайрыла албаган чукул жерде жумушчулар карды таптап жатышат. Брезент плащчан, керзи өтүкчөн бир киши бульдозерге катар басып, айдоочусуна жол көрсөтүп жүрөт.

– Солураак! Дагы бир жолу өт! Стоп! Артка!

Жол онолуп бүтүп калыптыр, өтөр тилкеси таза. Эки тараптан тең күтүп турган машинелерден шоферлор тынбай сигнал берип, тезирээк жол бер деп урушуп жатканы бар. Тиги плащчан киши болсо кабагымкашым дебейт, байсалын жазбай тракторду башкарып жүрөт. Бульдозерду уламдан улам айдатып, жолду аябай таптатып жатат. «Байтемир деген болсо ушу болор. Өз ишине мыкты экен», – деп ойлодум. Жаңылбапмын, Байтемир Куловдун өзү болуп чыкты. Акыры жол ачылып, машинелер каршы-терши өтүп кетишти.

– Сиз эмне калдыңыз, автобусунуз кетип калбадыбы? – деди Байтемир мага.

– Мен сизге келаткам.

Байтемир таң калдыбы, жокпу, билгизбеди, салабатын жазбай колуму кысты.

Коноктун келгени ырыс келгени.

– Сизде жумушум бар, Баке, – дедим түз эле ишими айтайын деп. – Биздин жолчулар Тажикстанга баарын билерсиз?

– Уккам.

– Анда Памирге жөнөөр алдыңызда сиз менен сүйлөшүп калышым керек.

Келген максатымы айткан сайын Байтемир буурул мурутун улам чыйратып, ойго батып, кабагы саландай берди.

– Келгенициз жакшы, – деди акырында, – бирок мен Памирге бара албайм. Мен тууралуу жазып да кереги жок.

– Эмне үчүн? Колунуз бошобойбу? Же үйдөн чыга албайсызы?

– Колум бошобосо ушу жолдон бошобойт. Өзүнүз көрүп турасыз. – Унчукпай калды да, папирос алып чыкты. – Үйдө болсо... элдин үйүндөй эле тирилик... Бирок Памирге бара албайм.

Делегациянын ичинде ага окшогон жол мастери болгону кандай маанилүү экенин тушундуруүгө, ишендирүүгө канча аракеттенсем да, Байтемир сыйлап угуп отурганы менен такыр ынанбай койду.

Мен нааразы болдум, өзгөдөн өзүмө нааразы болдум. Журналисттегим кайда калды бу жолу? Бу кишинин ыңгайын таппадым го. Редакциянын тапшырмасын аткарбай куру кол кетет турбайымбы.

– Болуптур анда, Баке, кечиресиз, мен қайтайын.

Дагы бир жолулаш машине чыгар...

Байтемир мени байыстуу кадала тиктеп калды да, мыйыгынан жымыйды:

– Шаарлык кыргыздар ата салтын унутуп бараткан бейм. Менин да үй-жайым бар, дасторконум жайылуу, конок төшөгүм салынуу. Атайды мени издең келген соң жол боюнан кайра тарткан болобу. Түнөп алыш, эртең үйдөн жөнөөрсүз. Жүрүнүз, үйдө аялым менен уулум учурашсын сиз менен. Азыр капа болбой токтой турунуз, жарыкта жолду бир карап чыгайын. Бат эле келем. Иш ушундай...

– Коё турунуз, Баке. Мен да сиз менен кошо кыдырайын...

Үстүмдөгү шаардык костюмуму карап, Байтемир дагы жымыйды.

– Мени менен кошо жүргөнүнүз анча жарашпас дейм. Барыш-келиш бир топ жер.

– Мейли.

Экөөбүз бирге бастык. Ар бир көпүрөнүн, ар бир бурулуштун түбүнө, жар башына токтоп жүрүп отурдук. Арийне сүйлөшө жүрдүк. Баары эмнеден, кандай башталып кеткенин өзүм байкабапмын, Байтемир кандайча мага чечилип жибергенин али күнчө билбейм. Иши кылып, ал мага



башынан өткөн таржымалын, үй-бұләсүнүн таржымалын төкпөй-чачпай узун сабак сөз кылып айтып берди.

Жолчунун баяны

– Памирге эмне үчүн баргым келбегенин сурадыңыз. Мен өзүм памирлик кыргыздардан болом, бирок минтип Тянь-Шанда туруп калдым. Памир жолунун курулушуна каргадай кезимен баргам. Комсомол ураан таштаганда барганбыз. Жолду жамы жүрт жапа-тырмак курганбыз. Азырқыдай техника жок. Жан аябай иштедик, айрыкча жаштар Памирге жол салыш деген эмне шумдук! Мына ушу бизди әэликтірген. Мен ударник болуп жүрдүм, нечен жолу сыйлық алдым. Муну мен сөз угуна жараша айтканым.

«Ошол курулушта бир кызды кезиктиридим. Ашық болуп арзыдым. Ақыл-естүү, кебетеси келишкен кыз болчу. А кезде кыргыз кызы айылдан чыгып, курулушка барып иштейт деген адам ишенбес жомок эле. Бирок ал кыз айылдан келиптири. Салтыбыз чидерлеп, кыз тагдыры азыр деле онай эмес. Аны өзүнүз жакшы билесиз. Ошентип, бир жылдай сүйлөшүп жүрдүк. Жол бүтө жаздал калган. Жабыла киришип жол сала коюш иштин бүткөнү эмес, анан жолду да багып туруш керек. Хусаинов деген инженер жигит бар эле, ал азыр деле жол тармагында бир чоң кызматта. Экөөбүз ынак болчубуз. Мени курска барып ошол окууга көндүрдү. Мен кайрылып келгенче Гүлбайра күтпейт го, көздүү мончок жерде калмак беле деп жүрдү. Жок, күтүптүр. Экөөбүз баш коштук. Ынтымактуу жакшы турдук. Ошол жол участогунда иштейбиз. Тоо арасында, ашуунун белинде ээн жашаган жолчуга аял, үй-бұлә деген өзүнчө улуу жүрт, өмүргө шерик деп ошону айтса болот. Аны кийин билдим. Мен ушул ишти өмүр өткүчө деп жакшы көрүп калганым да аялым себепкер болду. Аялым кыз төрөдү, анан дагы бир кыз төрөдү. Аңғыча согуш чыгып кетти. Эл чубап, аскерге жөнөп жатты.

Памир жолу өткүн сабап аккан дарыяга окшоп турду ошол күндөрү.

Менин да кезегим келди. Эрте менен үй-ичибиз жабыла жолго чыктык. Кичине кызымды көтөрүп барам, улуусу этегимен кармап, тепендей келет жанымда. Байкуш Гүлбайрам жол кабымды көтөрүп, араң карманып келет. Ээн тоодогу жол участогунда чиедей эки бала менен жалғыз калыш оңай бекен. Айылдагы төркүнүнө жиберсем болбой койгон. Эптең күн өтөр, сени ушерден күтөлү, анын үстүнө жолго көз болгон киши да керектир деп койгон... Жолдун боюнан аялым, балдарым менен коштоштум. Балдар эмес Гүлбайра экөөбүз деле ал кезде бала бойдон экенбиз. Жаңыдан гана гүлүбүз ачылып келаткан экен...

Согушта мен сапёр батальонуна туш болдум. Согуш өткөн жолдордо бир канча көпүрө курбадық, канча өткөөл салбадық. Эсеп жетпейт. Дондон өттүк, Висла менен Дунайдан да өттүк.

Шыргалан сууга тонуп, тұтұн менен от ичинде өрттөнөсүң. Жанындағы эле кишилер окко учуп жатса, тырп этерге ал калбай жан кашайганда ушул оқ мага неге тийбейт деп наалыйсың. Бирок тиги алыскы чыгышта, ээн тоодо күтүп жүргөндөрдү әстегендө кайдан кубат кирерин билбейсин, өжөрлөнүп-өчөшүп кайра тұрасың. Жок, мен алыскы Памирден ушердеги бир көпүрөнүн астында өлүп калайын деп келген әмесмин. Көпүрө бекиткен жоон зымдарды тишим менен бурап бекитип, ажалга моюн сунгун келбейт. Ошентип, ажалым жок экен, Берлинге жетип кайттым.

Почта баяғы биз салған жолдон өтөт да, аялым тындырбай кат жазып турду. Болгон жаңылыктарды бұт жазат, менин ордума жол мастери болуп калған, ошол ишин, жолду жазат. Жол деген жолун әсман тиреген Памирди артылып жатса, аялымдын көргөн күнү оор эле болуп жатканын сезип-билип жүрдүм, билгенде аргам канча.

Кырк бешинчи жылдын жазынан баштап кат үзүлдү. Фронтто әмнелер болбойт, каттары дагы бир бөлүктө адашып жүргөндүр деп өзүмдү өзүм жубатам. Бир жолу мени полктун штабына чакырышты. Жолдош старшина, мыкты согуштуң, мына сага ыраазылыктын белгиси деп сыйлык беришти. Үйүңе кайт, эми сенин керегин ошоякта тиет дешти. Мен кубанбагандачы. Атүгүл телеграмма салып жибердим. Кубанганыман әмне үчүн мени мөөнөтүмү бүтүртпөй бошотуп жатышканын ойлобопмун...

Туулуп өскөн жерге келдим, учетко турушка убакыт болор деп, жолдогу военкоматка да кайрылбадым. Эртерәэк үйтө жеткиче шаштым. Жолулаш полуторка жолукту, ага түшүп алып Памир жолун өрдөп жүрүп бердим.

Канатым болсо учуп кетмекмин. Аскерде туш келди чапкылап жүрүп калған жан, буерде таш бакача жылжып бараткандай болом. Кабинаны каккылап, шоферди шаштырдым:

– Ылдамда, иничек, бу шалдырагыңдын аяр жери калбаптыр, тездет! Үйгө баратам!

Мына жетип да калдық. Бурулуштан кийин эле менин участогум. Қыдай албадым. Жүрүп бараткан машинеден ыргып түштүм да, жол кабымды ийинге арта салып чуркадым. Чуркап баратам, чуркап баратам, бурулуштан бурулдум... анан эсенгиреп туруп калдым. Баары эле ордунда турат: тоолор деле ордунда, жол деле баяғы. Бирок менин тамашым ордунда жок. Тегерегимен қыбыр эткен жан көрүнбөйт. Үйүлгөн гана таш жатат. Биздин үй жолдон четте, тоо түбүндө эле. Суукка ык болгону менен, кысык жер эле. Устүбүздөгү тик бетти карап алып, көзүм тунара түштү. Баяғы тик бет жок, көчкү жүрүп, кургуйлаган жар болуптур. Чон темир ченгел беттен ылдый тырмап өткөнсүп, көчкү жолуна



туш келгендин баарын шыптырп кетиптири. Аялым кийинки катында кар калың жаады, эми жамтырлап турат деп жазыптыр болчу. Оозунуп жардырып, көчкүнү жүргүзүп салыш керек эле, бирок ал аялдын колунан келер ишпи...

Таппасаң сыйпалап кал деген дал мен болдум. Ажал менен миң жолу бетме-бет келип, тозоктун өзүнөн тириүү келсем, мына!.. Кыймылдай албай теңселип тура бердим. Тоо жаңырта бакырып-бакырып алгым келет, үнүм чыкпайт, дарамет жок. Жан кетип, таш болуп катып калгансып, ичим түпөйүл тонду да калды. Ийинимен жол кабым гана жылбышып жерге түшкөнүн сездим. Ал ошо түшкөн жеринде калды. Кыздарыма, аялымга ала келаткан белек-бечкегим бар эле, аскердик көрөбай-шөрөбай жолдо кытырак таттиге алмашып алдым эле... Дагы бир сыйкырдуу укмуш болуп кетчүдөй эсенгиреп тура бердим. Анан бурулуп кайра бастым. Мен бассам, тоолор нары-бери теңселип кетет, мени баса жыгылчудай бери жылып келатат. Бир бакырып алдым да, качып жөнөдүм. Кетейин! Бу каргыш тийген жерден тезирээк жоголоюн! Мына ошондо боздоп ыйлап, качып бараттым.

Каякка, кантип жүргөнүмү билбейм, үчүнчү күнү бир станцияга туш болдум. Ээн талаада адашып жургөнсүп, эл арасында кангып жүрөм. Бир офицер атымы айтып чакырат. Карасам, Хусаинов, аскерден бошонуп келатыптыр. Туш болгон күнүмдү айтып бердим ага.

- Эми кайда баарсың? – дейт.
- Кайда баарымды өзүм билбейм.
- Жок, – деди ал, – кайрат кыл. Сени минтип жалгыз сенделтпейм. Кеттик Тянь-Шанга, барып жол салабыз, анан көрө жатарбыз...

Ошентип ушуюкка келип калдым. Алгачкы жылдары кан жолдогу көпүрөлөрдү салып жүрдүм. Убакыт өтүп жатты, бир жерден орун-очок алыш керек болду. Хусаинов ал учурда министерствого иштеп кеткен. Биз жакка келип калганда дайыма мага жолугуп өтөт. Жол мастерлигице кайра өт деген да ошол болду. Мен даабай жүрдүм. Жүрөгүм өлүп калыптыр. Курулушта көпчүлүк менен билбейсин. Жол мастери болуп, ээн тоодо жалгыз жүрсөм дайынным эмне болот деп түпөйүлдөндүм. Памирде башыман өткөнү эскире элек, эстен чыкпайт. Ошону менен жашоом бүткөнсүйт, алдымда эчтеме жок сыйктанат. Үйлөнөйүн деген ой түк жок. Гүлбайра менен балдарымды ойлогондо башканы көргүм келбейт. Алардын ордун толтуруп берчү жан жоктой. Эптеп эле күн көрүүгө үйлөнгүм келбейт. Андан көрө жалгыз жүргөнүм жакшы.

Акыры жол мастерлигине бармай болдум. Көрөйүн, болбосо бир жакка кете берермин. Мага ушу ашуунун белиндеги участокту беришисти. Акырындал көнүп кеттим. Ашуу эмеспи, көп кол бошобойт, ошого алаксып кеттимбى, билбейм. Жан ооруткан кайгы да бара-бара эски дарттай болуп жымырылып унчукпай калды. Кээ бир түндөрдө гана

Памирдеги жок үйүмдүн ордуна сенек болуп турганым, жол кабым ий-нимен жылбышып түшүп баратканы түшкө кирет... Андай күндөрү таң эрте ишке кетем да, түн киргиче үйгө келбейм. Ошентип жалгыз жүрдүм. «Тагдырын мага деген дагы бир жакшылыгы бар чыгар...» – деп кәэде көнүлдүн терени козголуп калат.

Бар экен. Кыйнап келди. Андай болорун күтпөгөн элем.

Мындан төрт жыл чамасы мурда кошунамын энеси ооруп калды. Өзү иштен, үй тиричилигинен чыга албайт. Кемпир болсо күндөн күнгө ылдыйлап баратат. Ошондо доктурга мен алпарып келмей болдум. Жол башкармасынан көр-жер ташыган машине келип калган эле, ошого салып шаарга жөнөдүм. Догдурлар ооруканага жаткыралы десе, кемпир болбой койду, үйгө, балдарымын кашына барып өлөйүн деп. Эрдик кылсан үүрө кыл, мени кайра алып кет, сообума кал. Болбосо убалыма калып жүрбө деди. Кайра алып жөнөдүм. Каш карайып калган. Бекет базанын тушунан өтүп баратканбыз. Аңгыча шофер машинесин токтотту.

– Кайда баrasыз? – деп бирөөдөн сурады.

Аялдын үнү угулду, шыбырты чыкты.

– Түшүнүз! – деди шофер. – Түшпөйсүзбү? – деп машинени жакын айдады.

Боорунда баласы, карысында түйүнчөгү бар келин борт түбүнө келди. Кузовго тартып алдым да кабинанын түбүндөгү ыктан ордумду берип, өзүм бурчка отурдум.

Нары жөнөдүк. Суук күч. Ызгаар шамал сөөктөн өтүп, чучугуна жет. Келиндин баласы ыйлай берди. Термеп, сооротсо да болбойт. Бала кыйнала турган, апасын кыйнай турган. Кабинага отургуса болор эле, аерде оору кемпир араң баратат. Мен келинди ийининен түрттүм:

– Кана, баланы мага беринизчи, басылып калгысы бардыр. Өзүнүз ылдыйыраак жымырылып отурунуз, шамал тийбесин.

Баланы чолок тонума каттым, боорума кыстым. Басылып, муруну бышылдай баштады. Маалына жете элек наристе экен. Сол колтугума катып отургам. Бир маалда жүрөгүм лакылдап, ок тийген чымчыктай диртилдей кетти. Эмнегедир толкундап сүйүнүп да, каңырыгым түтөп да отурдум: «Мен ушу бойдон эле бала көрбөй өтөмбү?» Бала болсо боорума жабышып, жүрөгүмдү жылытат.

– Уулбу?

Келин баш ийкеди. Пальтосу жука экен, калчылдан үшүп барат. Мен кышкысын да тонумун үстүнөн плащымы түшүрбөйм, ишибиз ошондой. Баланы бир колума кармап, бош женими сундум.

– Плашты чечиниз. Бу кийимициз менен суукка урунуп каласыз.

– Жок, жөн эле коюнүз, – деп болбойт.

– Тартыңыз женди! – Жадегенде шамалга огожо болор.

Келин плащымы оронду, мен этегин кымтылап койдум.



- Кичине жылындыңызыбы?
- Жылындым.
- Ушинтип да жолго кеч чыгасызыбы?
- Ушундай болуп калды, – деди ақырын муңайым үн менен.

Ал ортода капчыгайга кирип калганбыз. Ушерде кенчилердин поселогу бар эле. Баары уйкуда, терезелери караңғы. Иттер арсылдап машине менен төң жарышты. Келин каякка баратканы мына ушунда эсиме келиптири. Кенчилерге келаткан го деп ойлогом. Анткени мындан нары ашуу, анан биздин участок, башка барап элдүү жер жок.

- Сиз келип калган жоксузбу? – деп келинден сурап, кабинаны каккыладым. – Ашууга аз калды, андан нары машине барбайт.
- Бул кайсы жер?
- Кен. Келаткан жериңиз буер эмеспи?
- Ийи... Ийи, ушерге, – деп коомайлана айтты.

Анан шашып турду да, плашты берип, баласын алды. Бала кайрадан кыңылдай баштады. Бу келин жөн келаткан келин эмес, бир балээ болгон окшойт деп мен негедир күдүктөнө калдым. Ушу ит өлгөн суукка таштап кетебизби?

– Сиздин барап жериңиз жок көрүнөт! – деп түз эле айттым. – Оюнузга жаман албаныз. Баланы мага бериңиз! – деп баланы колунан сууруп алдым. – Кыйыктанбаңыз. Биздине түнөп алыныз, эртөн өзүнүз билиниز. Болду! Кеттик! – деп кыйкырдым шоферго.

Машина жүрдү. Келин бетин басып, шылкыйып отурду. Ыйлап отурду бу, ким билсин.

– Чочулабаңыз! – дедим жооштууп. – Сизге жаман оюм жок... Мен жол мастери Кулов Байтемир деген болом. Мага ишене берсөнз болот.

Келинди баласы менен үйүмө орноштуруп койдум. Дагы бир бош бөлмөм бар болчу, мен ошоякка көчүп жаттым. Көпкө уктай албадым. Оюм он талаа. Тынчым кетти. Такып сурай бергенди өзүм да жаман көрөм, бирок дагы бир кереги болуп жүрбөсүн деп, анча-мынча суроо каттым. Келин көнүлдөнгөндөй, чечилбей жооп берип отурду. Адамды кайгы басканда ар бир айткан сөзүнүн артында он сөздүк айтылбаган маани калат. Күйөөсүн таштап, үйүнөн чыгып кетиптири. Өзүн басынтырыбаган неме окшойт. Күйүтү қүчтүү болуп, мунқанып отурса да, басынгысы жок. Арийне, ар кимдин өз ыктыяры. Бир билгени бар чыгар. Ошентсе да, жапжаш келин экен, боорум ооруду. Кыздай болуп тал чыбыктай буралат. Жайчылыкта наздуу, жайдары болуу керек. Ушундай жандын кадырына жетпей айрылып калган ким болду экен? Түшүнсөм буюрабасын. Бирок өздөрүнүн иши го. Менин тиешем эмне. Эртөң бир жолулаш машинеге салып жиберермин. Ошону менен кайыр кош.

Таң ата турдум да, жолду бир кыдырып чыгып, кайра бат эле кайтып келдим. Конокторум эмне болуп жатты экен деп, көңүлүм тынчыбады.

Ойготуп албаска бутумун учу менен басып, оозгу бөлмөдөгү мешти жактым, самоор койдум. Көрсө, келин бая эле ойгонуп, туруп алыптыр, кетүүгө камынып жатыптыр. Раҳмат айтып коёт мага. Чай ичмейин жибербей койдум. Түндөгү чыргоо бала оюну чыгып калган кызык кези экен. Аны кичине ойнотом деп өзүм да ырахатка баттым... Чай ичип отурганды сурадым:

– Каякка бараттыңыз эле?

Келин ойлоно калып айтты:

– Балыкчыга.

– Ата-энениз ошерде турабы?

– Жок. Алар айылда, Тосордон нары.

– О, анда машине которуп, дагы жүрөт турбайсызы. Кыйналасыз го.

– Мен аякка барбайм, – деди ойлуу, анан баласын кошо сүйлөдү. – Биз айылга бара албайбыз. Өзүбүз күнөөлүүбүз.

Ата-энесинин тилин албай, өзү тапкан күйөөгө чыккан го деп болжодум. Көрсө, дал ошондой болуптур.

Жолго камынды. Баланы көтөрүп, жол боюнда суукка кайыгып тура бергенден көрө үйдө отура тургула дедим. Машинени мен деле токтотуп берем.

Жолго жеткиче мени санаа басты. Эмнеликтен экенин билбейм, булар эми кетишет, мен болсом кайрадан жалгыз калам деген ойдун кусалыгы жүрөгүмдү мыжыгып барды.

Оболу жолулаш машине чыкпады. Анан бир машинеге өзүм кол көтөрбөй өткөрүп жибердим. Кайра корктум. Бул эмне кылганым? Мына ошондон эки ойдун ортосунда кыйноо тарттым. Машинелер өтүп жатты, мен өткөрө бердим. Эмкисин токтотоюн дейм, анысы келгенде колум көтөрүлбөйт. Бетим чымырады. Тыякта алиги келин жакшы үмүт менен күтүп отурат. Өзүмө келет, бирок колум көтөрүлбөйт. Жолдо аркы-терки басам. Актанып айттар себеп издейм. Тигинин кабинасы суук экен, айнеги жок, мунун машинеси эски экен, жанагы болсо, шофер аңырандап баратат, маспы, балакет баскыр. Кабинасында киши бар машине өтсө баладан бетер кубанып калам. Азыр эмес, дагы кичине, дагы беш мунөттөй үйдө отура турушсун. «Кайда барат? – деп ойлоном. – Айылга бара албайбыз деп өзү айтты. Балыкчыга барганда баласы менен каерге баш калкалайт? Бу кыштан чыкпай калат го. Андан көрө мениниңде кыштай бербейби. Кичине тура турсун, акыл токтотсун, балким, кайра эрине кайтар. Же күйөөсү издең келип калар...»

Шордуу башым ай! Жана эле ээрчите келип, салып жибербей эмнеге өз жанымды кыйнадым! Үч saatча бир жерде басып жүрө берипмин. Өзүмө жиним келди. Кой, өзүн ээрчитип келип, анан машине кармайын. Болбосо болор эмес. Келин күтүп отуруп жадаса керек, үйдөн чыгып келатыптыр. Уялдым, тентектик кылган баладай жалтайладым.



– Күтүп калдыңызыбы? – деген болдум. – Жолулаш машине чыкпайт. Чыгарын чыкты, бирок ылайыгы жок. Кечирип коюнуз... Оюнуга жаман албаңыз... Кудай акы, үйгө кирип чыгыңызычи. Суранам!

Келин таң кала мунайым тиктеди мени. Унчукпай үйгө кайра кирди.

– Мага боорунуз ачып жатса керек, – деди.

– Жок, андай деле эмес. Билесизби... Сиздин абалыңызды ойлоп корком. Кыйын болов. Кантеп күн көрмөксүз?

– Ишке кирем. Иштеп көнгөн жан.

– Каерге?

– Бир жерге орношормун. Эмне болсо да кайра кайтпайм, айылга да барбайм. Иштесем бир күн өтөр.

Унчукпадым. Эмне демекмин? Ызага ууккан неме оюна орноктуу эчтеме түшпөй, өчөшкөнүнөн ошентип жатат. Босогодон бир чыккан соң кайда болсо да тартынбай кете берери бышык. Иштеп күн көрөм дей коюш оңой. Турмуш деген ойдой женил эмес. Бирок көздөгөнүнө көгергөн аялды кантеп айнытастың.

– Болуптур, чыгалыбы? – дедим акырын.

Турдук. Мен баланы көтөрүп, босого жеткенде кайра токтодум.

– Иш эле болсо бизден деле табылат, – дедим. – Туар жай табылат, иштей бересиз. Чыны менен калсаныз кантет? Ашыкпаңыз. Кетем десениз сизди эч ким кармабайт. Ойлоп көрүнүз...

Келин оболу көнбөдү. Бирок акырында муюп калды.

Асель уулу Самат менен ошентип биздин участокто калып калышты.

Короодо жаңы салынган жалгыз бөлмө үй бар эле, бирок анын ичи суук болчу. Ошол үчүн болбой жатып Асельди уулу экөөн өз үйүмө киргиздим да, өзүм алиги бөлмөгө көчүп алдым. Жалгыз башыма жетет болчу.

Ошондун баштап турмушума өзгөрүү кирди. Көзгө көрүнгүдөй деле өзгөрүү жок, мен баштагыдай эле жалгыз боймун. Бирок жан кирип, адам болгонсудум. Көптөн берки жалгыздыктан жапа чеккен кара башым эми башка киши болуп, көңүлүм жылына баштады. Ырас, мурда деле таптакыр жалгыз эмес болчумун. Кошуна-колон бар, кишилер менен иштейм, аларга жардам берем, алардан жардам алам. Бирок баары бир жашоонун башка булун-бурчу болот экен, ошол учурда жалгыздыгыны билет экенсин. Андан эч ким алаксыта албайт экен.

Балага абдан үйүр болуп алдым. Жол кароого чыкканда да жылуу ороп, ала кетем. Көтөрөм да жүрөм. Биш убактымын баарын анын кашында өткөрөм. Мурда кантеп жалгыз жүргөнүмү түшүнө албайм. Коншуларым да эстүү, жакшы кишилер эле. Асельди да, Саматты да жакшы көрүп кетиши. Баланы ким жаман көрсүн, а Асель болсо ачык, кишиликтүү жан экен, баары менен бат эле ымала таап, синишип кетти. Асельдин ушу мүнөзүнөнбү, айттор, бала менин боор этим менен тең болуп көрүнөт. Эмнесин жашырайын, канча тымпыйсам да өзүмөн өзүм

жашыра албадым. Асеге көңүлүм түшүп калды. Эт-жүрөгүм элжирип, өмүрлүккө сүйдүм. Жалғыз жүргөн көп жылдарым, тарткан азап, көп кайгым, бардык жоготкон кымбаттарым ушу сүйүүмө эрип, сицип кетти. Бирок ачык айта албайм, акым жоктой. Асеге болсо күйөөсүн күтүп жүрдү. Сыр бербесе да, аябай күтүп жүрдү. Жол боюнда иштеп жүрсө, өткөн-кеткен машинелерди үмүттүү карап калат. Кээде баласын көтөрүп алып, жолго чыгат да, мелтирип көпкө отурат. Күйөөсү ким экенин, кандай неме экенин билбейм, же сурабайм, өзү да айтпайт.

Күндөр жылып өтө берди. Самат чоңоюп келатты. Тынчы жок бир тентек чыкты дейсин! Бирөө үйрөттүбү, же өз оюна келдиби, айтор, бала мени ата дей турган болду. Көргөн жерде жүгүрүп келип, аталап моюнума асылат. Асеге муңайым жылмайып карап калат. Мен баланы кучактап туруп, көңүлүм эрип да кетет, каңырыгым түтөп да кетет. Атасы эле болсом го атаганат, бирок кантейин...

Ошол жылдын жайында бир күнү жол ондоп жатканбыз. Машинелер адатынча өтүп атат. Бир маалда Асеге бир шоферго кыйкырып калды:

– Ай, Жантай, токточу!

Машине күүсү менен өтө берип токтоду. Асеге шоферго жүгүрүп барды. Эмне сүйлөшкөнүн билбедим, бирок Асегедин:

– Калп айтасың! Ишенбейм! Кет, жогол дейм! – деп чаңырганын уктум.

Машине кете берди, Асеге болсо жолду кесе чуркап, үйгө кетти. Кыязы ыйлап кетти.

Ошондон кийин иштей алсамчы. Бу ким болуп кетти? Асеге эмне деди? Оюм онго, санаам санга бөлүндү. Чыдай албай мен да үйгө жөнөдүм. Бирок Асеге чыкпады. Кечинде үстүнө кирдим.

– Самат кайда? Сагындым го аны!

– Тигине, – деди Асеге суз.

– Ата! – деп Самат мага талпынды. Баланы көтөрүп алып эркелеттим, ойноттум, Асеге унчукпайт, кападар отурат.

– Асеге, эмне болду сага? – дедим акыры.

Асеге оор үшкүрдү.

– Баке, мен кетпесем болбойт, – деди ал. – Бу жерди чанып жаткан жерим жок. Сизге мин мертебе ыраазымын. Бирок кетейин... Кайда ба-рарымды өзүм билбейм, баш оогон жакка кетейин...

Байкасам чын эле кетчүдөй. Мен чынын айтпасам болчудай эмес.

– Кантейин, Асеге, карман калар акым жок. Силерсиз мен деле буерге тура албайм го. Мен да бир жакка жөнөөрмүн. Бир жолу жер баскан үй-жайымын ордунан кеткеним бар эле. Анын эмнесин айтайын. Өзүң билесин да, Асеге. Эгер сен кетип калсан, мен үчүн бу жер да Памир-дегидей эле болот. Ойлон, Асеге... Агерим ал издең келип калса, аны менен кетүүгө жүрөгүн тартылса, мен бөгөт турбайм. Качан болсо жолун ачык, Асеге.



Ушуну айтып, Саматты алдым да, жолго кеттим. Экөөбүз көпкө жүрдүк. Бөбөгүм эчтеме менен иши жок, дүйнөкапар...

Асел кете койбоду. Бирок эмне ойлоп, кандай бүтүмгө келгенин билбейм. Санааркап жүрүп, ошол күндөрү өзүм түнөрө катып кеттим.

Бир күнү короого кирсем, Самат там-тун басайын деп жүрөт. Асел сүйөп-таяп алыптыр, жыгылабы деп корккону да. Мен карап туруп калдым.

– Баке, карачы, уулун басып калды! – деп Асел сүйүнчүлөдү.

Эмне деди? Уулун дедиби? Колумдагы күрөктү ыргытып жиберип отура калдым да, баланы чакырдым.

– Тай-тай, тайлагым! Келе койчу, кана, өзүн басып кел, коркпо!

Самат канатын жайып, боюн таштады.

– Ата! – деп тыптың-тыптың бут шилтеди. Мен илип алып көкөлөтө көтөрдүм да, боорума кыстым.

– Ата деген сөзүңөн айланайын, кулунум!

Анан Асельге апкаарыбай кайрылдым:

– Асель, эртең Саматтын тушоосун кеселичи! Балдарды жарыштырып, эл-журттун батасын алалы.

– Жарайт, Баке! – деп Асель жадырай күлдү.

– Анда даярданалы. Сен ала жип эшип кой...

Ошентип аттандым да, тамыр-тааныш малчыларга чаптым. Бир жандық, кымыз апкелдим. Эртеси кошуна-колоңдорду чакырып, тойчук бердик.

Саматты жерге коюп, эки бутун тушап, жанына кайчы койдум. Анан балдарды жарыштырдым. Балдар чуру-чуу түшүп, чуркап келишти. Чыгып келгени тушоону кести.

– Кана, уулум, чурка эми! Алгыла, балдар, жетелеп кеткиле! – дедим.

Балдар чуркап кетишти. Самат алардын артынан тепең-тепең жөнөдү.

– О, журт! Менин кулунум жер бетине даң салып жөнөдү! Өмүрүндө мүдүрүлбөй жүрсүн, батаңарды бергиле! – деп кыйкырдым.

Тургандар жабыла бата беришти.

Самат балдардын артынан бара түшүп, бир кылчайып: «Ата!» – деди да жыгылып кетти. Асель экөөбүз тең жүгүрүп бардык. Баланы жерден көтөрүп алсам, Асель көзү жалжылдан мага:

– Баке, ниетине жаным курман! – деп айтты.

...Ошентил экөөбүз баш коштук.

Кышында балабызды алып, айылдагы ата-энесине барып келдик. Таарынычка биротоло карайып алышкан экен. Асель экөөбүз жөнжайыбызды айтып түшүндүрдүк, кечирим сурадык. Мен аларга болгон ишти болгондой айтып бердим. Жээн небересин көргөн соң, анан дагы биздин келечек ынтымагыбызга деп, ақыры кемпир-чалдын таарынычы тарады, Асельдин күнөөсүн кечиришти.

Мезгил билинбей өтө берди. Самат азыр бешке чыгып калды. Асел экөөбүз ынтымактуубуз. Бир гана сөздү козгобойбуз, эскербейбиз. Ал киши биз үчүн жок эсептүү, унчугушпай ушуга макулдашып алгандай-быз...

Бирок турмушта баары эле ойлогондой боло бербейт. Кече жакында ошо жигит пайдада болду.

Жолдо авария болуптур. Түн ичи эле. Мен жардамчы коңшум экөөбүз эмне болгонун билмекке жүгүрүп бардык. Барсак, жүк машине жол жээгиндеги калканыч молого урунуптур. Шофер жарапалуу, анын үстүнө мас, эс-учун билбейт. Тааныдым, бирок атын эстей албадым. Мурда бир жолу бизге жардам берип, ашуудан сүйрөп чыккан эле. Долондун ашуусу оюнчук эмес. Мурда ашуудан машине сүйрөп чыгыш деген болгон эмес. Ал жигит өжөр, көк неме экен, акыры бизди участокко жеткирген. Анда мен аны абдан жакшы көрүп калгам, тобокелчил эр мүнөзүн жактыргам. Кийинчөрээк бир шофер прицеп сүйрөтүп келатып, ашуунун белине аз калган жерде кюветке оодарып алып, таштап кетиптири. Ошол кызуу кан-дуу жигит болду бекен деп мен биле албай калгам. Аз болсо көздөгөнүн жетmek экен, бечара деп аяп калгам. Андан соң машинелер прицеп сүйрөп, ашуу аша баштады. Эбин тааптыр, балдар туура кылган.

Ачыгын айтсам, Асел чанып кеткен жигит ушул экенин алгач билбедин. Бирок билсем деле ошону кылмакмын. Ўйгө апкелген жерден билдим. Асел кучактап келаткан отуну колдон түшүп, алайып калганда эле билдим. Бирок бирибиз да сыр бербедин. Жаңы тааныш сыйкタンып койдук. Баарынан да мен өзүм карманбасам болмок эмес. Экөө тил таап, кайра жарашып алабы, кайдан билейин, эгер андай болсо байкоосуз сөз менен жараларын жаңыртып, жолтоо болбоюн деп кармандым. Менин тиешем да жок эле, эчтеме бүтүрө алмак эмесмин. Бүтүрсө экөө бүтүрмөк. Экөөнүн башынан бир өткөн мурдагы таржымал турмушу бар, экөөнүн ортосунда бала бар. Баланы эркелетип, боорума кысып, мен керебетте жатам.

Ошол түнү эч кимибиз уктабадык, таң атканча ар кимибиз өз тагдырыбызды ойлоп жаттык. Мен өз тагдырыымды...

Асел баласын алайп кетсе кете берет. Жолун тоспойм, башы бош. Эмне кылышты ақыл ойлоп, экөө чечсин. Мен болсом... Мен эмне, менин катышым жок, мен жолтоо болбошум керек...

Ал жигит азыр да өтүп жүрөт ушу жол менен. Ушунча жылдан бери кайда жүргөн, эмне иш кылган, билбейм, билгенде эмне кылмакмын. Өздөрүнүн иши...

Байтемир экөөбүз жол кыдырып бүтүп келаттык. Күн батып бараткан. Тенир-Тоонун көк жалтаң чокулары батып бараткан күндүн нуруна көгүлжүм-кызыл тамылжып, тунук көк асманды челип турду. Жолдон тынбай күркүрөп машинелер өтүүдө.



– Акыры ушундай болуп чыкты, – деди Байтемир ойлуу баса түшүп.
 – Мен ушул үчүн үйдөн алыс кеткеним болбойт. Эгер Асель кетем десе, көнүлү таза кеткендей болсун, мага ачыгын айтып, баласына ак батамы алып кеткендей болсун. Самат мага өз уулуман да ысык. Бирок ата-энесинен ажыратып кала албайм... Ошол үчүн аттанып, үйдөн алыс чыкпайм. Памирге төтөн бара албайм. Баятан бери бу тарыхты да гезитииз үчүн деп айтып жаткан жерим жок. Жөн эле адам менен адам сырдашпайт бекен...

Эпилог ордуна

Илияс экөөбүз Оштон кош айтыштык. Ал Памирге кетти, мен өз жолума түштүм.

– Барып Алыбекти табам. Жаңы турмуш баштабасам болбойт! – деп кыялдана айтты Илияс. – Мени куруган адам экен деп ойлобонуз. Мезгили келсе мен да үйлөнөрмүн. Үйлүү-жайлуу, бала-бакыралуу болормун. Жаңы дос, жолдош күтөрмүн. Бирок түбөлүк жоготкондорум кайрылып келбес, орду толбос... Асельди, аны менен бир өткөргөн өмүрүмдүн сонун кезин өлөр-өлгөнчө унута албасмын.

Илияс башын жерге салып, ойлонуп калды. Анан дагы кошумчалады:

– Биякка жөнөөр алдында көл жээгине, баягы жаркабакка бардым. Тенир-Тоо менен, Ысык-Көл менен коштоштум. Армандуу өмүрүмдүм күбөсү, Ысык-Көлүм, кош! – дедим. Сары жээк, көк айдың көлүм, ушукоркүң менен кошо ала кетсем болор эле, бирок сүйүктүү кишимин сүйүүсүн алып кете албадым, анын сыңары сени да алып кете албайм. Кош, Асель! Кош, кызыл жоолук делбирим! Кош, сүйгөнүм! Бактылуу бол!..



Омор Сұлтанов

75 жашта



Омор
СҰЛТАНОВ



АК ЖОЛ, КӨК АСМАН

(Повесть)

(Уландысы, башы өткөн санда)

Анан урушка кеткен Ак-чийликтерди айтып: – Мурда күнү Жунуштун Акунун угзудук – деп, күнөөлүгдөй үнүн аста чыгарып жер карады.

– Олдак-катигүн ай... Олдак-катигүн-ай. – Карылар туш-туштан шыпшынышып, айла кеткендей жан жактарын сыйпалап, желбегей отурған немелер тондорун ондол күмтуланып, үрпөйө түштү. Анан эч кими унчукпай бир биринен көздөрүн ала качып, чыгдан жакта үкөктүн үстүндө үлүңдөп күйгөн шишелүү чыракты тайсалдай карашты. Бир паска боз үйдүн ичинде күнүрт тынчтык өкүм сүрдү.

– Андан бала калган жок, э? – деди Болжур карғылдана.

– Жок, – деди Сатыбалды, – бала калган жок.

Күнүрт тынчтык кайрадан өкүм сүрдү, бу сапар далайга эч ким унчукпады. Дабыркай самсаалап эрип отко куюлуп жаткан коломтодон гана отундун чатыраган үндөрү чыгат. Кургак жалын тулгада асылуу чоң кара казанды өйдө көтөрүп кетчүдөй туш-тушунаң алоолонот.

– Кайран гана Акун. Кайран гана жигит – деп, Болжур терен үшкүрдү. Чепкенинин чөнтөгүнөн жүз аарчысын алыш «пр-рыт» дедире мурдун аарчыды.

Эки көзүн эки жакка жанып алды. Сакалдуу киши, көзүнүн кычыктарына жаш толуп, өзүнө өзү ээ боло албай арапакай коюу сакалы дипилдеп, коломтону тиктеп тура берди. Сырттан сууп турған аттардын анда-санда ооздук кемиргени угулат.



Болжур чоң атам коломтону тиктеген боюнча башын жерге салып отурду. Башка кепке аралашкан жок. Те-е, бир топтон кийин барып, ызалуу кумсарган калыбында:

– Алакчы дүйнө деген ошол, – деп койду. – Кайран гана жигит! Кайран гана Акун!

X

Күндөгүдөй баарыбыз заардан турдук. Тoo. Карагайлуу бет. Калың кар. Мелтирип сыр каткан жаратылыш. Сүрдүү тынчтык. Артыкча бул Көк-Булак өзүнчө бир табышмак дүйнө. Карагайларды араласаң алар үнсүз сүйлөшүп жаткандай; сен алардын тилине түшүнбөй тургандай болосун. Тонкулдактар тынчтык бузушат. Алар карагай көзөштөт. Узун түмшуктары менен карагайга жармашып бир керекке жаратчудай тынбай көзөп жатышкан болот.

Аба чайыр жыттанат. Муздак. Төмөнүрөөк энкейиш. Жанытма боор. Жол ошону менен көтөрүлүп келет. Тээ ылдый ойдо агарып чоң суу жатат. Ал Ак-Чийдин суусунун башы. Кычыраган тунук абада «уу-аа, уу-аа» деген добушу чоң суунун сүрүн ого бетер күчтөүп, бери эле жондон карап турганда да көзүңө алда немeler элестеп, ичиркенип кетесиң. Бийик.

Абанын ырайы кетип, карагай ичине боз түшүп, чытыраган суук бир жактан, аттардын бакайырларына шагырап муз тонуп, кыраан чилдеде калч-калч этип титиреп турушту. Күнгө карагай тарткан жол жалап таштагандай жалтырап жатат. Карагайчылар: «Аттар да тың, куда кааласа бүгүн жумуш арбыйт» – дешти.

Өндүрдө кулакты кыйып түшчүдөй какшаган таңкы сыйырым жүрүп турду. Карагай жыккандар өз иштерине киришти. Ыш-шаа, ыш-шаа, – деп араанын үндөрү карагай ичин толтуруп, бир жактан балта чабылып качыр-кучур; тоонун белин омурчудай карагайлар биринен сала бири күп-күп жыгылып жатты.

Атчандардын иши: көзөөлүү даяр карагайларды илип алышып учурмага сүйрөтүп барып, ойго учуруп жиберүү. Жедеп жол болуп бүткөн бийиктен зуулдап учкан карагай жерге тийсе тийип, тийбесе жок, тээ ойго барып бир түштөт. Ойго түшкөндөн кийин ошончо килейген неме чикит болуп гана көрүнөт.

Кээде өгүз белиндей жоон карагайлар ойго түшкөнчө чамындыланып сынып, карга сайылып жолдо калып, эмгекти талаага таштайт. Опурталдуу. Коркунчуттуу. Жер бийик. Тайгак.

Жыл сайын малданбы, жанданбы кырсыкка учурабай койбойт, бу жерде.

Өгүнү кошуна колхоздун карагайчыларынан киши өлдү. Алар биздин катарыбыздагы коктуда эле. Ат-маты менен карагай алып кетиптири. Кабар келип... Биз барып... Жүрөк түшөрлүк... Карагай кишини ат-маты менен жан жипке ороп оркайгон аска таштуу бийиктен кулаптыр. Аттын төрт шыйрагын тарамыштары гана кармал турат. Сөөктөрү жанчылыптыр. Күкүм. Киши таанылбайт. Аны Алты да көргөн. Зыркырап келген:

– Жер каап ка-ал, биз өлүмдө жүргөн турбайбызбы?

Жаңы келген аттарды бөлүштүрүп... Бакалчынын кашка айгыры мага тийди.

Кашка атты талашып, чыр болуп. Алты таарынып:

– Жылда эле жаман ат мингизесиңер. Ушунча жыл карагайда иштеп жүрөм. Акыры Кашка айгырды бир минсем боло?

Сатыбалды болбой койду.

– Ишенимдүү айгыр. Кадик. Өспүрүм балдар минсин.

Бакалчынын Кашка айгырын билбеген Ак-Чийлик жок. Жыл сайын карагай тартып келгендер Кашка айгыр жөнүндө: «Сүйлөбөгөнү болбосо адамдан эстүү» – деп бардык кылыш-жоруктарын айтып жомок кылып келишет. «Көз кыйыгы менен артынан соё кууп алган карагайды бир, алдыда жолду бир карап куюлуп турат го, жаныбарың!»

Быйыл Кашка айгырдын сүмбөдөй жумуру кези экен. Сатыбалды Алтыны айтты:

– Балдар кичине, Кашка айгыр менен бир-эки курдай учурмага барып келе кал. Жылкыга ишенчилик жок. Семиз неме эмеспи.

Алты беттен алды:

– Бер десе бербейсиңер. Ит өлчү жерге жумшайсынар-э. Минбейм, – деп, мурду алдынан күңкүлдөп, бир топ кычы сүйлөп келип:

– Алты саны амандар минсин, – деди.

Алтынын акыркы сөзү түптүз Сатыбалдыга тийди. Ал томсоро түшүп айтты.

– О, ойрон, о ойрон. Алты саны аманың мобу тырмактай балдар го? Билсең булар мындаи суукта чондор менен тең жүрүп иштеп, асмандын башына келип карагайдын атына минмек түгүл, тамак ичип берсе сүйүндүргөн наристелер эмеспи. Амал жок. Боор менен жылып калдык. Кантели? Булар да өз бактыларын көрүшсүн. Шарт ушу. Сен эмес шартты ушулар түшүнүп турат. Ай, сен... – Сатыбалды сөзүнүн ар жагын айтпай таштады. Астыңкы эрдин тиштегилеп жер карап унчукпай калды. Чолок жак ийинин күйшөп койду. Сынган чырпыкка окшоп колу жок жеңи салбаң этти. Үндөгөн жок. Үндөбөй барып бармагы менен сөөмөйүнөн башкасы жумулган колу менен Кашка айгырдын кыл чылбырын мамыдан сыйыра тартып чечти. Учуп жөнөчүдөй алкынып турган айгырдын ыйык жалын тизгинге орой жалгыз майып колу менен кармал шап этип жепженил ээрge отурду. Чылбырды ээрдин кашына шашылбай ороп



бекитти. Жалаң тизгин. Камчынын бұлдұргөсү билегинде. Оодарышка түшчүдөй әңкес отурду:

– Кана, аттанғыла.

Жапырт атка миндик. Аナン адатындай тамашага өттү. Алтыны шылдыңдал...

... Жайында дейт. Алтылар мал багып тоодо получу. Атасы Макем чепендерген жөніл киши эле. Құүгүм талаш. Макем жаза отурғаны кабакка басат. Қоқ дөбөтүр артынан кошо келгенин байкабалтыр. Бир оокумда артына караса чочоюп карап отурған карышкыр көрүнөт көзүнө. «Ба-а» – деп чалкасынан кетиптири. Булғанып дейт.

Дуу күлүп калдык.

– Алты ошол күз төрөлгөн экен, – деп койду жылдырып. Дагы күлдүк. Кызырып-татарып Алты ыза болду...

Өзү тандап бир карагайды илдирип алды Сатыбалды. Тоң тиштеп, жерден ажырабачудай зыңбырып катып калган опсуз чоң карагай экен. Жермери менен кошо сүйрөп кетчүдөй сандарынан кой таштай булчундар түйүлүп чыга түшүп, мандайында алакан тағындай кашкасы бар сулуу жээрде айғыр чирене тартып жөнөдү. Берки аттар муну алалмак эмес.

Кар буруксуга ойго учуруп жиберип, көкүлүн ыргыттыра закылдата бастырып кайра келди. Кашка айғыр Сатыбалдынын жалғыз майып колун жулуп алчудай алкынып, сүмбөдөй неме ойдолоп турду.

– А жаныбар калыбындай экен, Алтыны мынча семиртсе тецирин тааныбай калмақ, – деп, бизди күлдүрдү.

Кайран гана Сатыбалды байкем. Көңүлү көтөрүлүп алыштыр. Ар кимибизди тамашалап... күлдүрүп... өзү да күлүп... ойноктогон Кашка айғырдын үстүндө тизгин менен кошо кетип, кайра ондоно отуруп. Кашка айғырчы?! Ал да ошондо бир көрүнөйүн деген экен, ооздукту жара чайноочудай катырата кемирип, жамажайынан шүйшүн кан аралаш көбүк ағып... Алмак-салмак такалуу буттары менен кар чапчып ыргытып... Сатыбалды менен Кашка айғыр экөө төң бир сонун, суктанаңлык шаңдуу эле.

Сатыбалдынын чолоктугу унтуулуп калды. Биз баарыбыз кандайдыр демөөрүн алыш, иш үстү көңүлдүү боло түштү. Эмнеси экенин билбейм, ошондо Сатыбалды байкем эмне айтса эле текши қыраан-каткы күлүп калыш жаттык.

Сатыбалдыдан кийин карагайлар аттарды, же аттар карагайларды сүйрөгөнү билинбей ийрелендеген боор жол менен эмчектүү такалардан муз даңкан чачырап, карагай тарткандар төмөн карай биригинин артынан бири зуулдал жөнөштү.

Ошол бир коркунчутуу да, кубанарлык да көрүнүш эле. Мен күтүп, бери жондо отурдум. Камчым колумда. Эмнегедир сүйүнүп турам. Сүйүндүргөн Кашка айғыр. Кашка айғырды миниш. Кашка айғырды

минип карагай тартыш. О, бул оңой жумуш эмес. Балдардын эч бирөөнө берилген жок. Мага берилди. Мени атка чыйрак дейт Сатыбалды.

Сатыбалды байкем учурмага дагы барып келди. Утурлап бастым. Кашка айтырга мени мингизип жатып айтты:

– Камчы салба. Оюна кой.

Килейген айтырдын үстүндө тоо мингесип отурам. Карагай өтө зор болучу. Таманын жымылдатып аарчып коюшуптур. Сатыбалды байкем өзү илип берди.

– Чу де!

– Чво!

Карагай ордунаң козголгондо жанын чыгара баскансып кар кычырады. Опсуз соң карагайды Кашка айтыр чирене тартып, эңкейиштете алып баратты. Бир аз бара түшкөндөн кийин эле кудай урду, айтырдын да, сүйрөлгөн карагайдын да жүрүшү ылдамдал, уламдан-улам күчөй берди.

Мен адегенде эчтеме оюмда жок демейки карагай тартуудагы ылдамдык деп ойлоптурмун. Артымдан үндөр чыкты:

– О кудай, колдо!..

– Коқуй, коқуй!...

– Тарт өйдө!..

Анан элирген айтырдын багалчагына карагай тийдиби, сыррак эте бир мөңкүп алып ала качты. Артынан кууп алган карагайдан жаны калбай үркүп, жолдон бурулуп, жануур менен ызылдал жөнөдү. Айтыр учуп баратты. Мен тизгинди тигиндей, мындаи тартууну да унутуп... какшаткан шамал... Көздөн жаш ыргып...

Алдыда Ак-Чийдин чон суусу аккан капчыгай. Капчыгай бийик. Тик. Кашка айтыр ошону көздөй зуулдал келатты.

Жаныбар Кашка айтыр. Оңтоюн таптай келаткан экен көрсө. Бир кооганы ал да сезиптири. Капчыгайдын кырына кандай жетип калганын билбейм. Үйрөткөн немедей капчыгайдын миз кырына жетер-жетмексен келгенде ойт берип сол жакка чыга бергени. Башынан алыс карга сойлоп түштүм. Өлгөн экемин деп эсим чыгып кетти. Ордуман тура калдым. Жан жиптен жырык көзөө чыгып кетиптири. Карагай бырыксыта кар жиреп, кудум ыргыткан найзадай абада калкый учуп бараткан экен. Ал улам ылдыйлап барып, соң суунун аркы өйүзүнө тикесинен сайлып түштү.

Кашка айтыр жаналгыч душманын женип кутулуп жаны тынгандай, бир аз ақыл токтолуп, тиги карагай барып түшкөн Ак-Чийдин соң суусу тарапка шамдай күйгөн эки кулагын сая тиктеди.

Карагайчылар бүлүк түшүп, аттуу-жөөлүү жапырт бери чуркап калышкан экен. Сатыбалды баарынын алдында. Түшүп калган менин тумагымды чолок колтугуна кысып, эмне дээрин билбей далбактап чаап келатат:

– Баабедин! Айланайын, баабедин!



Гимнастеркасынын жакасы чечилип, шимилген арык неменин жүзү ого бетер кумсарап кетиптири. Купкуу. Атынан ыргып түштү.

– Эч жерин оорубадыбы? Амансыңбы? – деп чебеленип үйрүлүп, шашып-бушуп «апаптап» жиберди. Ордуман тургузуп, жерге үч түкүрттү. Аңгыча калгандар келишти. «Ой-тобоо» – дешип, менин сыйкыр менен аман калганымды айтышып... Бир даары: «Жаныбар, мал болбосоң коё кал» – дешип, Кашка айғырды мактоого сөз табалбай аны бир, карагай түшкөн өйүздү бир карашып, айран-таң таңдай шыкылдатып жатышты. Ошол учурда Ажам... Устүндө тону жок. Жалаң күрмөчөн. Бүткөн бою агала кар. Кийиз өтүгүнүн кончуна кар солонуп... Жыгылып-туруп жөө... Демигип алыштыр. Ал, тегеректеп турган элди жарып кирип, женибашыма солонгон карды силкип, жардаган элдин ортосунда күнөөлүүдөй жер карап отурган мени көрүп, көргөн көзүнө ишенбегендей мандайыма бир саамга тура калды. Көзү алайып... Көрсө, мени зиян болду деп ойлоп, элдин жыйылышинын дагы ошого жоруган экен.

Кеп-сөз жок, «уу-у» деп ыйлап келип, мени орой кучктап, көкүрөгүнө басып, ошол буркураган үнү менен жүрөгүндөгү бардык датын айтып түшүндүрүп жатканып, көпкө коё бербей турду. Анан күйүгө солуктап, эң кымбат жоголгон нерсеси колуна тийгендей, аны эми колдон чыгарбачудай, бардык жакшы көрүүсүн айтпай түшүндүрүп, бетимен чоло жер калтыrbай өбө берди.

Тургандар шалдайышып, жеңемин жоругуна айран калышты. Мурда антпеген неме эле да. Унчукпай карап турушту.

Тээ бир оокумда, боз ала болуп ыйлаган жүзү менен, жоолугу шыптырылыш жүрөт, жел учуруп сенсөлген саамайын жайына кооп, эсине бир унуткан нерсе түшкөндөй башын жулуп көтөрдү. Демейде алдыларынан кыя басып өтпөгөн сакалдууларды тыйынча көрбөй түз эле Сатыбалдыга бир тийди:

– Мында кишинин баары тукум курут болсун дейсиңерби? Тырмактай баланы карагайдын атына мингизесинерби... Фронтко... Атасын да фронтко... агасын да фронтко... өзүн да фронтко... Фронт эмне, жалгыз ушул экөөбүз үчүн бекен? – Женем ачуусуна думугуп, жан кечиленип, фронт Сатыбалдынын биринен бетер ага ызырынды:

– Фронтуңардын өлүгүн...

Сатыбалды болсо... камчысын да, менин тумагымы да, Кашка айғырдын да, өз атынын да чылбырын жалгыз колуна ченгелдей кармап, бүкүрөйүп жер карап, демейде кайраттуу эле неме алсыз байкүштай Ажаман тил угуп мелтирең турду. Эмнегедир эч ким үн каткан жок. Бул ишке бардыгыбыз күнөөлүүбүз деген кызда турушту алар. Болжур чоң атам болбосо ошол муздак, туюкка камалган аргасыз тынчтык канчага дайре созулуп, кандайча аяktамак, муну эч ким билбесе керек.

Ажам жеке эле Сатыбалдыны капитал тим болбой, кимгедир белгисиз бирөөнө ызырынып, анын колуна азыр өлүп берчүдөй жаман сөзүн аябай

бардыгынан аша кечип сүйлөнө берди. Беркилер да кызык. Минтээри эп дегенсип бир да бирөө унчугуп коюшпайт. Баштарын саландатышат.

– Ажаркүл балам, – деди Болжур жаранын оозуна тийип албайын дегендей чебердеп, – сен антпе. Жакшы келиним элең, жакшы келиним бойдон кал. Сени да түшүнүп турабыз. Кантебиз. Бала аман калды, олжо ошол. Сатыбалды кара санаган жок. Уруш деген уруш. Жеке сага эмес, жумурай-журтка келген апаат. Урушта киши өлөт. Уруштун расми ошол, балам.

Болжур дагы бир нерсе айтчудай оозун эптеп келатып, бирок атын моюнга бир чаап бурулуп кетти.

Төбөдөн уюта басып турган салмак женилдей түшкөнсүп шылкыйып турғандар түйшөлүштү. Ажам обу жоктонуп, кайра буркурап боздоп:

– О, журт! Эмне унчукпайсыңар... Эмне унчукпайсыңар дейм? – деп жин тийгенсип кыйкырды.

Бир аздан кийин эл өйдө, карагай кескен жакты көздөй чубап жөнөштү.

XI

Ажаркүл жеңем карагайдан капалуу кайтты. Адамдын өзгөрүшү бат эле экен. Аз гана убакыттын ичинде мынчалык болуп кетерин ким билиттир? Дарты ичине түшүп кеткендей кабагы ачылбайт.

Ошентип жүргөн кезде, Ажамдын капасын Калыйпа ого бетер күчтүп кетти.

Биз баарыбыз карагай кескенден келдик. Ошондон кийин эле «Калыйпа кетет экен» деген сөз тарады.

Мен «Калыйпа кететти» укканда өзүмчө туталанып кызык болдум. Эмне үчүндүр Калыйпанын Ак-Чийде эле жүрүшүн дегдеп каалайм. Өзүмчө жүрүп бушайман болом.

Адырга жаз келди.

Койчулардын алды кыштоодон түшүп, жашыл адырдын этегиндеги чоң арыктын үстүнө конушуп... кой туудуруп... биз, балдар, кээде окууданбы, жумуштанбы тараган соң кечке жуук барып козу салышып, ууз ичиш... эрте чыккан жоогазындар адырдын бетинен от өнүп чыккансып күйүп калат, издең жүрүп аны терип алабыз.

Бир күнү кечинде кезүүдөн эчкини Калыйпа экөөбүз бирге айдан калдык. Эмнеси болсо да сурайын дедим. Мурунку күнү барып, жок жерден таап үч тал жоогазын алыш келгем. Ошону бердим.

– Калыйпа, жоогазын аласыңбы?

Ал аябай сүйүнүп кетти. Азыр жоогазын гүлдөй электе кайдан таап келгеними сурап, гүлдөрдү улам тегеретип карап, эрин-бетине тийгизип... Анан томсоро түшүп айтты:



- Жоогазынга барбаганыма көп болду.
- А, Калыйпа сен кетесинбі? – дедим мен.
- Ал бир пас унчукпай туруп:
- Эмне экен? – деди.
- Эл ошентип альптыр го?

Көк кууп кечке чарчаган калак сан әчкілер суу бырыксыта чүчкүрүшүп алдыда баратышты. Түккәрәнан суюк чаң көтөрүлөт. Желиндери толгон немелер талтактап баратышты.

Калыйпа жоогазындарын оозуна такап, әчкілердин шагыраган туяктарынан көзүн албай тунжурайт. Бара түшүп дагы айттым:

- Кетпей эле койбайсунбу?
- Кетпей койгондо эмне? – Ал мұқактана түштү.
- Кайда кетесин?
- Сарууга.
- Құйөгө тиесинбі аяктан?
- Ким билет. Чыкса тийбегенде эмне кылам?
- Эпадам, Айтпай келип калсачы?

Калыйпа айрөктөгөнсүп мурдун чүйрүдү:

- Өлгөн киши да келчү беле?
- Жаңылыстық болсоочу. Түйрүк Мукамбет деле ушинтпедиби?
- Келсе эмне, башка бирөөнү алат да, – Калыйпа согончоктоп басып, жоогазындарын жыттагылады. Үйгө жетип калыптырыбыз. Жолдун айрылышинаң:
- Ай, аны эмне сурап калдың, ыя? – деди ал.

Унчукканым жок.

- Кий-и-ин, кийин Сарууга барып калсаң жолук, – деди кайра.

Унчукканым жок. Әчкілеребиз өздөрү эле үйүр алган короолорун көздөй бөлүнүштү.

Ошондон көп өтпөй эле Калыйпанын төркүндөрү дейт, еки аял ырды-бандуу араба менен Байзактардықына келип түштү. Жаактарынын эти качкан арық аялдар экен.

- Буйрук ушу... Биздин тилек деле жакшылык болчу, куда-кудагый.
- Көздүү мончок жерде калбасын... Өлгөндүн артынан кошо өлмөк жок...
- Ушунтип, биринен жулуп бири айтып, төргө сыңар тизелей отуруп, каштарын туш-тушка ыргытып бир топ сөз сүйлөштү.

Байзак кемпири экөө үндөбөй отуруп беришти. Тигилер бир-еки чыны чай уурташты. Дастроң жыйылды. Арық еки аял чоюштап төрдө отурушту.

Байзак болсо лам деп ооз ачпаган боюнча ордунан турду да, аттанып бастырып кетти. Сонун чоң энем Калыйпаны чакырып:

- Балам, каалаганыңды ал, – деди, – мына оокатың. – Өзү ийик ийрип отуруп алды. Ошондон кийин арабага бир топ оокат салынды.

Айыл-ападагылар жардап карап турушат. Аңғыча талаадан арық чапкандан Ажам келиптири. Калыйпа экөө тартыша кетти. Чыр Байзактардын жез самоорунан чыкты.

– Бир араба оокат алышсың, кудайдан корксон карыган кишилердин чай кайнаткан самоорун таштасаң боло, – деди Ажам эмнегедир өзүнөн өзү эле кызыраңдал.

– Мен эмне, ашық алышбатамбы? Өзүмө тийиштүүсү, – деп Калыйпа айтты.

Ажам болбойт, Калыйпада алышбай кетчү кеги бардан бетер күчөнө берди. Уруш уланып «сен акмак, мен акмакка» барып... биригин быкыйын бири чукуп... айтылбай турган сөздөр айтылып... кой дегенге болбой улам ачуураак сөздөрдөн чукуп таап бири-бирине узатып жатышты. Ошондой сөздөрдүн биринде: «Сени да көрөмүн. Кара көзүн кашайганын бүгүн билбесең эртең билесин» – деди Калыйпа. Ушундан кийин баятан эргип урушуп турган Ажам муздак суу сепкендей ичиркене түштү. Унчугалбай будаланып, же ыйларын, же урушарын билбейт. Туш-тарапка кайсалактап алапайын табалбай тура калды да, жин тийгенсип, далбактап жүгүргөн бойdon үйдү көздөй кетти. Баятан, эки келиндин урушу эмес, дүйнө өрттөнүп кетсе да иши жоктой, ийигин үстү-үстүнө чимирип «Күлүстөн күндү карай учкан-бы-ы» дегенин адатынча же кошок, же ыр кылып айтыбатканы билинбей калтыраган мундуу конур үн созуп отурган Сонун, ойлогон ою менен кошо жүгүрүбаткансыган коргошун ийигин саамыктатып барып токтотту. Ушмөгүн салаасынан чыгарып, ийик-мийиги менен өзү отурган кара келдөлөндүн үстүнө коюп, жер таяна өйдө болду. Анан басып барып, үйдүн бир капшытын жаап, илинип турган килемди эти качкан тарамыш колун калчылдатып барып силкип-силкип койду эле көлдөй болуп түшүп калды. Төрт бүктөп көтөрүп барып арабага салды. Анан кетчү келиндин чыгышын күтүп, аны токтоосуз алыш жөнөөгө даяр турган топурак жолду ээги менен жаңсан:

– Бар, балам. Ак жолун ачылсын, – деди Калыйпаны. Араба ордунан козголду. Үстүндө арық эки аял. Калыйпа Сонун менен коштошууга даай албай бүжүрөп, мурдунан суу куюлуп ыйлап, арабанын артынан жөө басты. Короодон чыга бергенде: «Энеке» – деп эчкирип ыйлап, эки колу артында шалдайып карап турган кайненесин канатын жайып барып кучактады. Сонун чоң энем ташка айланып кеткендей мостоюп, көзүн карыктыра жолду карайт:

– Бар, балам. Ак жолун ачылсын!

Калыйпа жолуна түштү. Жолдун ар өйүз, бер өйүзүндөгүлөр кооролорунан башбагып, кетип бараткан Калыйпага жаман да, жакшы да айтталышкан жок. Арабанын дөңгөлөктөрү майланбаптыр, мээнин таарып түшчүдөй чыйкылдайт. Каржайып арыктаган эки ат кулактарын иттикиндей шалбыратып ыкшоо кетип баратышты. Араба көп узай



элек болчу. Ажам утурлап келип калган экен. Кумсарып өң-даалат жок. Жоолугун да ондуу байланбайт. Саамайлары кылжуугучтай тытышып, көзүнө түшүп жүрөт.

Ал араба менен тушташа түшкөндө укмуштай бир ачуу үн менен: «Калыйпа-а» – деп кыйкырып, эки аттын ортосуна боюн урду. Араба тык токтоду. Эл чогула түштү.

Ажам арабанын ок жыгачына өбөктөй аттарды суулуктап:

– Калыйпа, өлтүрүп кет, – деп өксөп жатты. Өзү эле бер жактан ыйлап келаткан Калыйпа Ажамды тургузуп, анан баятан берки урушкандары унут калып, экөө бир туугандай кучакташып алыш, айласыз бир канырык түтөткөн ыйга киришти. Экөө бир бирин тиктеп алыш кайрадан буркурап боздоп ыйлап калышат. Көпкө ошентишти. Аларга эч ким барган да жок. Көргөндөрдүн баары турган-турган жерлеринде чолок жаш болуп ыйлап жатышты. Бир оокумда аялдар: «Койгула» – деп экөөнү эки жакка алыш кетиши.

Калыйпа женелери менен Сарууга, төркүндөрүнө кетти. Ажамы болсо: «Калыйпа ич күйдүлүк менен айтты да» – деп сооротушту.

* * *

Калыйпа кетти. Байзак чоң атам менен Сонун чоң энем жалгыз калышты. Мен эртели-кеч отун-суусуна карапалашып жүрдүм. Булардыкына качан келбейин бир гана сүрөт турат: Сонун чоң энем каны качкан, ширидей кара колу менен ийикти санына жанып, үшмөгүн согулап:

Кү-үлүстөн күндү-ү кара-ай учканбы-ы!?

Кү-үлүстөн күмүш боосу-ун тытканбы-ы? –

деп кошок ырын муңдуу кайталап отурат. Ийик болсо бир калышта чи-мириле берет. Анан колу талыйт. Ийигин токтотуп жанына коёт. Каттай салып олтурган көлдөлөңдүн астынан төлгө таш салынган боз баштыкты алыш чыгып: «Өшш-шү» – деп, ичи өрттөнүп бараткандай үшкүрөт да, телгө тартып кирет. Адегенде таштардан кол учу менен чымчып алыш жүзүнө үч тийгизип өөп коёт. Ошондон баштап төлгөнүн кырк бир ташына күнү түшүп, алар менен жалооруп сүйлөшөт. Карап отуруп айран калам. Төлгөнүн кырк бир ташы Сонун айткандай, «кеткенди кел-келтирип, кемтики толтуруп коёбу? Төлгөнүн касиетинен айбыгып, демими катып тиктеп отурам. Садагасы кетейин жарыктык «корккон менен жүрөк айрылбайт, сүйүнгөн менен маңдай жарылбайт. Айтбайымдын чымындај жаны аман болуп, ар жактын колунда жүрсө деле мейли, акыры ак жолу ачылып, жаркырап-жайнал: «Энеке» – деп бир күнү босого аттап кирип келе турган болчу болсо» – дейт да андан аркысын ичинен кайрып, кишиге угубай коёт. Ушуну кайра-кайра айтыш, кайра-кайра төлгө тартыш көпкө

отурат. Кәэде: «Айтбай келатат» – деп бирөө сүйүнчүлөгөндөй «ак сары башылың азыр, кудай» деп өрөпкүп сүйүнүп, төлгөсүнүн башын эле тартып жыйып алат: «Айтбайым тирыү эле. Эмчегим зыркырап кетпедиби. Караптады аман». – Карыган кишинин жүзү жылуу боло түшөт. Ошондун кийин, төлгөсүн токтотуп коёт. Төлгө жакшы түшкөндөгүсү ал.

Бирок төлгө дайыма ойдогудай түшпөйт. Андайда, катуураак бирдеме десе таштардын көңүлүнө кетип, экинчи жазылбай койчудай: «Айланайын жарыктык» – десе деп, шагы сынып муңайып калат.

Барсам Сонун кара көлдөлөндүн үстүндө сыңар тизелеп, адатындай ийигин чимирип отуруптур. Үйдүн ичи жылуу күүгүм экен. Сонун ийигин токтото калып бүшүркөп тиктеди:

– Кайсы баласың, ботом?

– Мен эле, чоң эне.

– И-ии, – деп койду үнүмөн таанып. Ийигин кайра ийрип кирди.

– Байзак чоң атам: «Бүгүнчө почтону тартып тур» – деди эле. Тоого Шаняз өлүп калган турбайбы – деп, жумушумду айттым.

– И, тарт балам. Тартпай анан, – деди Сонун таптакыр кайдыгер. Сыртта жалгыз түп таш алманын башынан сагызган шакылыктады. Сонун жакшылыкка жоруду.

– Башындай май, өзүндөй өпкө. Жакшылык кабар угузасыңбы, жарыктык. Айтбайыман кабарың барбы? – Сагызган бир аз туруп учуп кетти.

– Эмчегим зыркырайт да, – деди Сонун өзү менен өзү сүйлөшүп. Буттарын алмаштырып отурду эле муундары сынып түшчүдөй качырады:

– Ог-го-кууй. Айран куюп ич чунак, менде тизе жок.

Мен айран куюп ичтим.

– Шапалак кайда, чоң эне?

Сонун уккан да жок.

– Алды каткан Шаняз да өлүп жаны тынды, – деди ал.

– Баласынан кат барбы?

– Жок го андан да.

– Жалгыз неме аман болгой эле. О, балам аман болгой эле, – кемпир эрдин шалп дедире шыпшиныды. – Жоголушту. Ме өгүнкү какшаал чилеп тигилердин колунда жүрөбү. А-а байқуш, качып коёт.

«Какшаалы» туткун немис. Ак-Чийден аркы Санаторийдин үйлөрүн салышчу. Бирөө качыптыр. Артынан куугун келип... чычтымканага жашынып калган жеринен куугунчулардын ити тиштеп чыкты. Ак-чийликтөр тирыү немис көрөбүз деп бүт келишип... Сонун чоң энем да бада тоскону келиптирип ошондо.

Бети-башы кир. Күнгө каарып қүйгөн сары чач, жапжаш неме экен. Коркконунан титиреп жаш балача солуктап ыйлайт. Иттин тиши тииптирип, сол колунун билеги канап турат.



– А-а, какшаал, жаш неме турбайбы, – деди Сонун аябай таң калып. Анан аярлап басып автоматтарын кезеп турған эки аскер жигитти көзүнө илбей тутқундун маңдайына барды:

– Ай, алда колуң әмине? – деди жаңсан көрсөтүп.

Немис канаган колун бир, Сонунду бир алмай-төлмөй жалооруп қарыйт. Сонун әэги түшүп калчудай оозун ача шалдайып турду да, башынан жоолугун алып, четинен бир тартып айрыды. Анан дүлөй менен сүйлөшүп аткансып кыйкыра айтты:

– Ай, какшаал, ке таңып берейин.

Айтканды дароо түшүнгөндөй колун сунду. Сонун чоң энем калтыраган колу менен ороп таңды. Туткун «ракмат» дегенчелик кылып «гүңк» этти.

– Ок, өлүгүңө... – Сонун колун тиштетип алғандай селт этип чочуп кетти.

Аңғыча кампа ачылып, туткунду камап коюшту. Эртеси түшкө дейре кампада жатты ал. Биз окууну таштап «немис көрөбүз» деп, кампаны тегеректеп жүрдүк. Шашке ченде Сонун чоң энем келиптири. Колунда көөкөрү бар. Айран экен көрсө. Кайтарып турған аскерге сунду:

– Курсагы ачпадыбы тигиницин, ме бер.

Жаш баланы «мокой» деп коркуктансып, аскер сөөмөйүн көтөрдү:

– Нельзя, старуха!

– Ооба, ооба. Жаш неме экен, какшаал – деди Сонун.

– Не положено. Понимаешь старуха? Не по-ло-же-но!

Сонун түшүнүп койчудан бетер аскер сөзүн таптап айтты. Анан кaryган киши кыстал туруп алган соң башын чайкады.

– Вот дает.

Аскер көөкөрдү мойнунан карман оозун бурап ачып, адегенде жыттап, анан даамдап көрдү. Кампанын эшигин ачтырып немиске берди.

Күтүп туруп бошогон көөкөрдү алыш, кемпир өрдөкчө чайпала басып, үйүнө кетип калды. Түш ченде машина келип, туткунду район жакка алыш кетишикен.

Сонун ийигин токtotуп, капортосунан айраны бар чөйчөктү карады:

– Ичип алсаң боло, чунак жетим. Күн узун. Жолдо курсагың ачат. Же нан жок, чайнал алганыңа.

– Ичтим чоң эне.

– Көөнүн.

– Шапалак кайда?

– Шапалак? Аш үйдөн кара. – Сонун тарамыштары көрүнгөн арык манжалары менен үшмөгүн созгулап, ийигин чимирип кирди:

Кү-үлүстөн күндү-ү кара-ай учканбы-ы!?

Кү-үлүстөн күмүш боосу-ун тытканбы-ы?

XII

О, ошол түнгө карғыш тийсин. Бардыгы ошондон башталбадыбы. Ажам күн-түн дебей қырманда сапырыкта жүрчү. Эгин қыйын чыгып, оруп-жыйнаганга гана кол жок. Кары-жаш дебей конуп-түнөп талаада.

Айдын жарығына салып эгин оруп, арабалап, чийнелеп боо ташып... ай батканча эгин да кыйрайт... Боо жазданып орокчулар да жыгылат. Үйку. Құн чыгалекте кайрадан орок.

Колхоздун қырманы – соң жолдун жээгинде. Бака-шака. Тоодогу субай-салт жылқыларды бүт алып келишкен. Ар-ар жерде чимирилип темин айдалып... Ку-у, ку-у-лаган теминчилердин үндөрү... Моло таштар жер титирете дүңкүлдөйт. Созолонтуп шамал чакыра ышқырган сапырыкчылар... Бир четте сары қыр болуп саман үйүлгөн. Шалтактап такымы ылдый тер куюлуп теминден чыккан жылқылар күйрук улаш байланып сыртта шылкыйып турушат. Аңғыча эгин оодарылат. Теминдин жылқылары кайрадан чимирик. Үзүк-созугу жок иштеген жалғыз молотилка. Анын сынып калмайы көп. Буруксуп күз жыттанат.

Қырман таңга маал гана бир тынчыйт. Ошондо да сапырыкчыларда тыным жок. Үлп этип адашкан желарғы келе калса уйкудан башын жулуп алып бир-еки күрөк топон ыргытып калууга шашат. Калган эл сүй жыгылып чарчап, таң кароологондо бүкүлүү боюнча саманга кулашат. Чырм этесин, күндүн мурду чачырай келет. Кайрадан бака-шака. Үйку бетин эч көрбөгөн Сатыбалды болуш керек. Барк-барк этип күнү-түнү оректо да, қырманда да ошонун үнү. Эл: «Бу Сатыбалды менен жалдуу чабдарда жан деген жок» – деп таң калышат.

Сатыбалды болсо шек алдырып койбойт. Бозо сүзгөн келиндерди эрте ойготуп, өзү кошо кармалашып бозо сүздүрүп, тамак даярдатып... Эл текши ойгонгон кезде бардыгы даяр. Өзү болсо эл менен кошо отуруп тамактанат. Анын ортосунда ар ким менен тамашалашып... бир нерселерди айтып күлдүрүп... анан эл текши жумуштарына кирген кезде талаага, орокчуларга чапкылап жөнөйт...

Кечинде чабарман келиптирип: «Башкарма чакырып жатат».

Конторуна бардым. Сатыбалды байкем, колхоздун бир-еки активи, да бир чоочун киши, Айдай, Алтылар олтурушкан экен.

Алты Айдайды сабаган имиш. Ошону текшерип жатышыптыр. Айдайдын чачы-башы саксайган, көйнөгү чылбыр болуп айрылган. Сатыбалдыга атырылып кирди:

– Мына көйнөк... мына дамбал. Мына бет... мына, мына... Мунунарды эмне аңги саласыңар я? Эмне тебелетесиңер я? Ыя... ыя...

Алты экөө бирге иштечү. Анысы безеленет:



– Кудай уруп кетсин. Кырчылып калайын. Бoo алып бербейт. Түймө түйүп олтуруп алат. Иштесен иште, болбосо башкармага айтам десем моминтип ит кылды, – деп ордунан тура калып шымынын айрык көчүгүн, тытылган кулагын, колдорун көрсөттү. Карагылачы... Долуланып өз кейнөгүн өзү тытты...

Башкарма жини келип экөөнү төңиттей тилдеп, контордон кууп чыкты:

– Экөөндү төң Боомдун жолуна айдайм. ФЗОго жөнөтөм. Тынч оокатынарды кылгыла... акмактанып...

Анан чоочун киши арызданды. Этке кой айдап бараткан неме экен. Төрт кою бөлүнүп калса кызыл эт кылыш жүнүн тоноп алышыптыр.

Шекшигени ошол тараапта эгин оруп жүргөн аялдар.

«Териширип көрөлү» – деп башкарма аны да узатты.

Сатыбалды экөөбүз жалгыз калдык.

– Байзак тумоолоп жатып калды. Сени чакырткан себебим Байзактын ордуна поштоону тартып тураласыңбы? – деди Сатыбалды.

– Билбейм, байке.

– Ойлоп олтурсам сенден ылайыктуусу жок көрүндү. Анын үстүнө Байзак абышка да сени тартып турса дептири.

– Билбейм? – дедим мен.

– Бир иши – жоопкерчилиги бар, – деди Сатыбалды ойлонуп, – бирок сага ишенем. Өзүң көрүп атасың – мукурап отурабыз. Малда киши жок. Өнөктүк бир жактан. Элде тумоо бар. Эптер, абышка баш көтөргүчө чымырканып иштеп бер, айланайын. Теминди кой.

Мен Сатыбалдыны угул, бир чети өзүмө өзүм ишене бербей «билбейм байкеден» башка сөз айтпай дулдууюп отурдум.

Анан ал: «Фронттон Ак-Чийге кара кагаз келе турган болсо, элден мурда мага көрсөтөсүң, ал жөнүндө жан кишиге оозуңан чыгарбайсың» – деп бек тапшырды.

Почта бир колхоздон экинчи колхозго тартылат. Бизден ары жакын. Тамгага түш жарымда барып кайтасың. Ал эми Ак-Чийден бери Тонго чейин жүктүү арабага бир күндүк жол. Алыс. Андыктан почто жолдон алмашат. Жол ортосу – Шарпылдак. Шарпылдактан атынды арабандагы бир боо чөбүңө чалдырып алыш, түнгө калып кайра тартышың керек.

Ажам менин почта тартмай болгонумду укканда эле алдыны билип турган немече безеленди:

–«Коку-уй, кой. Тарталбайм де. Элдин каргыш сөзү болот. Жек көрүнөсүң». Андан барып мени: «Кичине, алы келбейт, түнгө калып эси чыгат» – деп, башкармага барып, бирок Сатыбалды болбой коюптур. Ошондон кийин Ажам буркуюп коркутуп жүрдү. Алгачкы күндөрү почта тартып келген сайын коогаланып, Мукаш байкем туурасында суук кабарды эртедир-кечтир сөzsүз мен алыш келчүдөй почтаны кеп салсам кыртышы сүйбөйт.

Бир жолу Ак-Чийге катары менен эки кара кагаз келиптири. Ажамдын коогасы ошондон кийин ого бетер күчөбөдүү! Аларды угузгандын эртеси ўйдө отуруп сурады:

– Тигилердин кара кагазын сен алыш келдиң беле?

Мен жер карадым. Ажам да унчуккан жок. Айткандан:

– А мени кайсы күнү кашайтар экенсин, – деп улутунуп койду.

Унчукканым жок. Эмнегедир Ажамдын алдында өзүмдү күнөөкөр сезе берем.

Анткени элге фронттон кат, «бошонуп баратам, тозгула» деген телеграмма келет. Анын баарын мен алыш келем. Өз колум менен үй-үйлөргө таратып кубандырам. Алар алкашат. Сүйүнчү беришет. Бирок гана Ажамды кубандыра албайм. Бизге кабар келбейт. Кабар кечиккен сайын Ажам мага ишенбейт. Мукаш байкемдин дайынын мен билип, бирок ага айтпай жүргөндөй көрөт. Ажамдын мунусу ашынып баратты. Ар күнү почта тартып келерим менен айтканыма ишенбей почтаны өзү антарып кароочу болду. Андан эч нерсе таппай шагы сынат. Ыйлайт. Кишинин мазесин кетирет. Айлам жок, унчукпай отуруп берем.

Ошентип жүргөн кезде өмүр бою унтуулгус, өмүр бою эстегенде жүрөк сыйздатып өкүнтүп жүрө турганата кетирдим. Ал ката – бирөөнүн нечен жылдык көз жашы, саргарып күткөн үмүтү болду. Ал үчүн өзүмдү өзүм күнөөлөйм, өзүмдү өзүм жемелей берем. Бирок ошо менин гана күнөөм беле?



«Кунажыныңар өйдөлөнүп өлүп калды» – деп, кабар келиптири. Ажам бир күнгө суранып алды. Кайра ойлонуп: «Мен барганды эмне, тиргизет белем? Өлөр кунажын өлүптүр. Бүгүн почтодон өрүүн эмессиңбі, барып уйчуга сыйыртып кел. Кокочо болуп кеттик, мен кир-гок жууюн» – деп, мени жиберди.

Барсам бөлөк бирөөнүн мала кунажыны өлүптүр. Биздики аман-эсен. Кайра тарттым. Келатсам Ак-Чийден бери, обочодон кылкылдан көрүнүп, текши баш алыш чыккан апийим талаасында Ажаркүл женем жапжалгыз жүрөт. Баш алган апийимдин үстү көлкүлдөгөн от болуп желге термелип туруптур.

Мени көрүп Ажам жолуман чыкты. Чачын тарап, өрүп, жуунуп, жаңы көйнөгүн кийип алыштыр. Колунда жалгыз тал эгиз урук. Ушундай, ушундай деп кунажындын жайын айттым. А-а байкуш Ажам. Ошону дегеле жакшылыкка жоруп: Ишибиз оңолот экен. Жакында тууп берет. Байкенден кабар келиши ажеп эмес, түшүм жакшы деп энтигип, жаш балача сүйүнүп жүрбөйбү?! Анан айтты: токтоналбай койдум, кичине бала. Көптөн бери кызматтан бошоп эркин болбогондукубу, талааны



көргүм келди. Өзүбүз иштеп, аралашып жүргөндө байкабайт турбайбызы. Талаа сонун экен. Бир айыбы – жаздагыдай гүлү жок. Баары саргаяш кетиптири. Саргая элек гүл табылабы десем – табылган жок – деп, бирөөнөн шагы сынгандай муңайшп койду. – Адам дегениң деле ушуга оқшош тура. Көгөрөт экен, саргаят экен. – Менин көзүмчө жашырганын байкабай айтып жибергендей тартына түшүп, сөзүн бура тартып кетти: – И, уйчулардан эмне көрдүн?

Мен Ажама: сүзөнөөк бука уйчуунун аялынын кардын жара сүзгөнүн, уйчулардыкынан ириген сүттүн быштагын жегенимди айтып бердим. Үйдү көздөй келаттык. Көлдүн жәэги даана көрүнүп турду. Колхоздун алты калактуу эски кайыгы мурду менен жәэк сүзүп, кум ширеп жатат. Муну менен пристанга эгин төкпөгөнгө көп болду. Те, Мукаш байкемдер фронтко жөнөгөндөн бир жылдан кийин эле ташталган. Суу кирип какжырап керекке жарабай калыптыр. Кургакта жаткан жарымы ысыкта салаалап мому ағып, жыгачы көрүнүп, көлдө жаткан жарымын болсо жашыл эцилчек басып, жыл сайын күмга чөгүп жоголуп бараткан экен.

– Э, кичине бала? – деп койду Ажам эсине бир нерсе түшө калгандай. Көзү эски кайык жакта. – Э, кичине бала?

– И, – дедим мен.

– Ба-ап-баягы бир кездер эсинде барбы?

Женем Мукаш байкем аскерге кетелекте, кайык менен пристанга эгин төгүп жүрчүдө, биз Ажам экөөбүз жолун тосуп барган кездерди айтып жатканын билдим. Анан: «Эсимде эмей» – деп айтып ие жаздал, эмнегедир токтоло калдым.

– Кайсы кездерди айтасың, Ажа?

– Ба-ап-баягычы? Байкен урушка кетелектечи.

Мукаш байкем жөнүндө кеп козголгондо, эмне үчүндүр ынгайсызданып кетем.

– Анда эмне болду эле, Ажа? Эсимде жок – деп, маңыроолондум.

– И, макоо десе, ошону унуттуңбу? Баягы, байкенди күнүгө барып тосуп жүрчү эмес белек? Үчөөбүз жылдыз энчилешпедик беле? Сен албай коюп... байкен мага жылдызын энчилеп... Ошол жылдызды күнүгө карайм. Бар. Тураг. Экөө төң турат.

Мен Ажама: «Таң, эсимде жок» – дей бердим. Бирок оюмда башка келатты.

Ошондогу Ажам кана? Байкем кеткендөн бери аз эле болбодубу? Ажам саргарып кетиптири. Ушунча да болобу? Же жаш бала эмес? Күйпүл болуп жүдөгөн. Кайда мунун бая мен көргөн кубанычтуу ойноок мүнөзү? Көздөрү да кургап бараткансып жансыз. Бетинин чүкөлөрү томпоюп чыгып кеткен. Бутум ооруйт деп жатып калат. Же ошонукубу? Бут ооруга болсо сугаттан чалдыкты. Бирок баарысы кеп эмес, Ажам Мукаш байкемди гана ойлойт.

Эчтеме ойдо жок. Ээрчишип үйгө келдик. О, ошол түнгө карғыш тийсин. Ал каражолтой түн турға. Уктап калған экенбиз. Эшик караңғы. Кайсы маал экени билинбейт. Терезени муштап каккан бирөө бар. Ажам экөөбүз жарыша суралтырызы:

– Сен кимсин?

– Мен эле – бая Жаманкаранын Батмасы. Кырманчыларга тамак бышырып берчү. Өлкөсү оозуна тыгылып демигет:

– Ажаркул... Ажаркул... Мукаштар келатып... Кырманга кел... Шашып жүрөм... Жаманкара да... болгула... тургула...

Батма ушинтип коюп, коруктагы бышып турған буудайды шабырат аралаган бойдон каяккадыр сиңип жок болду.

О, ошол түн. Андай түнгө адам баласы кабылбасын. Андай түн адамды бир өлтүрбөй эки өлтүрөт экен. Андай түнгө эч ким, эч качан кабылбасын. Ал түн каражолтой түн турбайбы?

Батма көзгө көрүнчүдөй келди да, бышып турған эгинди тебелеген боюнча жок болду. Сырттан да эч шыбыш угулбайт, үй да тымтырс. Үйдө тириү жан жоктой ээн.

Бул бир түшкө киргендей көрүнүш. Мен эмне кыларымды билбей караңғы үйдө, кроваттын үстүндө сокуюп отуруп, өнгүрөп коё бериптирмин:

– Жене-е. Жене де-ейм.

Ажам те-е далайда барып, бирөө баятан думуктуруп ошондон арандан зорго кутулгандаидай, ийин кага демигип түшшөлдү. Кандай жеткенимди билбейм, жанына учуп түшүптурмун. Ажам, эки мүрү тен талкаланып калгансып, дарманы жок. Оң колун алсыз кыймылдатып Батмакан келген терезе жакка булгалап атыптыр.

– Батма! – деп чакыра кыйкырып жиберди Ажам.

– Ажа, кетип калган, – дедим. Өзүм титиреп турам.

– Жараткан-ай, – деди ал кыйналып үшкүрүп, – кичине бала?

– Ия, – дедим мен.

– Жараткан-ай, – деп, дагы үшкүрдү.

Ажам башка сөздөрдү экинчи эстегис унукандай: «Жараткан ай! Э кичине бала!» – дей берди.

Канчага чейин ошенткенибизди билбейм. Эртеси ақыл токтоткон соң териштирип жүрөбүз.

Ажам экөөбүз маңдай-тескей отуруп... же жөндүү сөзгө келбей, же ейдө туралбай, шал тийгесип караңғы үйдө эмне кыларыбызды билбей беймаза боло бериппиз. Аナン кийинип... Көйнөктүн женин таппай далайга убараланып... бир топчууну бир саат бүчүлөп... жаш балача бут кийимдин оң тетирисин билбей... Койчу, эт бышымда араң үйдөн чыгыппыз.

Кызык. Эшикке чыксак же караңғы эмес, же жарык эмес түн бир укмуш болуп турған экен. Жылдыз толуптур. Асман жарык, жер караңғы.



Бадырайган жылдыз нурлары жерге түшүп келатып ара жолдо калгандай; жүргөн жел, көчкөн булат, толкуган көл, үргөн ит үндөрү баары, баары авада токтоп туруптур.

Ажам экөөбүз кол кармашып, түз жолду жаза басып, кудум коштошкон мас кишилердөй тамтаңдал кырманды көздөй келаттык. Жолду каратай ооз ачып сүйлөшкөнүбүз жок. Ажам гана жөөлүгөнсүп: – Э, кичине бала? Жараткан-ай, – дей берди. Жолдон чыгып аңыз аралап кетиппиз. Мұдүрүлүп жыгылып жол таппай... Кырманда боз үйдүн чамгарагынан от учту.

– Э кичине бала, түшүбүз эмеспи бул? – деп сурады Ажам.

– Жок, Ажа. Түшүбүз эмес, – дедим мен.

– О Жараткан!

Чамгарактан удаа-удаа оттор учту. Кобур-собур үндөр. Үйгө кирсек толтура киши. Ак-чийликтөр. Төрдө жылаңбаштанып Сатыбалды байкем. Алдыларында дасторкон. Мукаш байкем көрүнгөн жок. Чыгдан жакта бозого салынган кара сузгуну таяна кармап Батма отурат. Балбалап тердеп алыштыр. «Жаманкарасы кайда?»

Кирип баратып экөөбүз тең томсоруп, улагада туруп калыптыз. Бүткөн боюбуз чаң, топурак, окшошуп экөөбүздө тең өң-даалат жок. Жакшылыкка эмес, жаманчылыкка келгендей түрүбүз бар.

– Ажарқұл бери өт... Кел... отур... – дей беришиптири тигилер. Ажам болсо алактап тинтип үйдүн ичин карайт.

Сөз кулагына кирбейт. Таштай катып тура берди.

Жүрөк сезет деген чын турбайбы, Ажам Мукаш келди деп укпай эле, Мукаш өлдү деп уккандай болду ошондо.

Отурғандар да эч нерсеге түшүнбөй жалдырап калышты. Ажамдын түрүнөн чочушуптур көрсө.

– Сүйүнчү, Ажарқұл, – деп жиберди Батма. Колунан кара сузгу чыгып, бозонун үстүндө калкып калды.

– Ыя, кана? – деди Ажам жүрөгү оозунан ыргып кете турғансып.

Ошондо араң Сатыбалды байкем түшүнө койгон экен.

– Келатыптыр. Мукаш менен Жаманкара жолдо экен. Мына, жанынан киши келиптири, – ал өзүнүн оң жагында козырегу мулук, жашыл кепкачан, шинелин жамынып отурган, кара немеге жаңсады. Шиштей кара неме алактап:

– Келиңиз... келиңиз, – деп ордунан тура калды.

– Мукаштын келинчеги ушубу?

– Ооба, ооба, – деп жаалап жиберишти.

Кара неме жапылдан сылык:

– Олтурунуз, келиңиз. Өмүрлүк жолдошуңуздан ысык салам! – ал дасторконду кечип кете турғансып эңкейип кош колун сунду, – колунан кармап кой деди эле.

Ажам бирөөнүн колун берип жаткансып оң колун шалдайтып сунду. Анан ага капшыттан орун беришти. Мен улагада кепичтерге аралаша отурдум. Шиштей кара неме шыпылдал мурда айтып отурган сөзүн үзүп-үзүп кайра айтты:

– Ошол, Балыкчыда калышты алар. Эл көп, батпайт. Пароходдо чогуу түшмөк элек, алар калып калышты. Мукаш чөнтөк саатын берип жиберем деп... Пароход жуп жүрө береринде эстеп... жетпей калды. Эртең-бүрсүгүндөн абийзателне келишет...

– Ийи, – деди Ажам жалдыраган калбында.

– Ошол! – кара неме мукактанды. Анан Мукаштын чон олжосу бар дегенсип, – Мукаштын оң колу жок – деп койду.

Баятан кара неменин оозун нес болуп тиктеп, ишнер-ишенбесин өзү билбей турган Ажам:

– Мейли, – деп сүйүнчү аралаш эчкирип жиберди.

Бер жакта отурган эл кажы-кужу боло түштүү:

– Өзү раний болсо, эл көп, түртүшүп батпай калган да.

Кара неме эңкейип коломтонун чекесинде жаткан ак чамындыдан бир сындырып тишин чукуп:

– Госпиталда жаткандыкы эмеспи аз гана шапая түшкөн, – деп койду.

– Мейли, – деди Ажам маңдайы жарылып кетчүдөй сүйүнүп, – мейли.

– Ой, ошо да кеппи, – деп туш-туштан дуулдашты, – чымын жаны аман болгон соң...

– Ка-ап. Эки ооз кат жазып берем деп турду эле, үлгүрбөй калбадыбы, – деди кара неме шыпшинып.

– Ой, мейли – Ажамын чеке башынан тер кетип, эзели толбос бөксөсү толгонсуп, оозуна «мейлиден» бөлөк сөз кирбей тиги жакшы кабар алыш келген шиштей кара немени төбөсүнө көтөрүүгө даяр турду.

Кара неме эртеси түш ой кетмек болду. Кайдан тапканын билбейм, Ажам сүйүнчүсүнө бир топ акча, анан Мукаш байкемин жапжаңы хром өтүгүн берди. Ал дагы бир күн, жарым күн Ак-Чийде мейман болуп турмак эле. Жаманкараныкында болмок. Биз чакырганбыз. Ажам: «Коё туруп, Мукаштар келгенде тоюн чогуу тойлоп, анан кетициз» – деп кыстаган. Ал: «Көрөбүз аяш» – деген.

Бирок эле эртеси түш ченде: «Мен кетишим керек» – деп калыштыр. Анын айныкейин эч ким билген жок. Ар кимиси айтышты: келе берип эл жадатып жиберишпеби? Жадатканы ошол: өздөрүнүн кара чекей жакындарынан бетер, ким болсо эле атайлап келип учурашып, аны көралган жоксунбу, муну көралган жоксунбу? – деп, өздөрүнүн аскердегилерин сурашып... балдар сонуркап ээрчишп... Айтор, өлдү деп угузган Жаманкара менен далайдан бери кат жок түңүлтө жаздаган Мукаш байкемди келатат деп сүйүнчүлөп келген немени колдон келишинче урматтап жатышкан.



Ак-Чийге түндө сүйүнчү келгенин үйүндө жаткан Сонун чоң энем да угуптур. Үйүнөн карыш жылалчу эмес. Кантип жеткенин билбейм, кырманга барыптыр. Чачы-башын тараптады. Кара баркыт чепкени бар эле аны кийиптири. Белдемчесин байланыптыр. Бутунда көлөч-маасы. Кара бөртмө жоолугун салынып... Майлап катып жүргөн табылган таягы колунда. Сонун чоң энем мурда, Айтбайын угуза электе, тизеси ооруу электе ушинтип жасанып алыш тойго барчу.

Ал таягын бирде таянып, бирде белине арта сала кайкалап турға калып, улам тынып, эки бутунан тең мөгдөп аксап, кызуу эгин басылып аткан чоң кырманга келатты.

Обочодон: «Бул ким болуп кетти» – дешип, кырманчылар таанышкан жок.

Сонунду мында жөө басып келет деген эч кимдин оюна келбеген жумуш да. Сонун экенин даана тааныганды баарыбыз эле анкайып карап калышпаз.

Алдынан чыккан келин-кезек жүгүнүп өтүштү.

Бир-эки абышка: «Байбиче, амансызы?» – деп учурашкан болушту. Алар деле: «Байбиче келчү эмес элениз, келип калыпсыз» – деп сураша турган. Бирок сапырылган кызылды жоруптамыш болуп жер карашты. Эмнегедир аны менен сүйлөшкөндөн баарысы кашшты.

Сонун болсо адатындай «күлүстөн күндү карай учканбы» дегенди адамдын жүрөгүн калтыраты күнгүрөнүп, эч ким менен иши жок, бу дүйнөдө жалгыз өзү калгансып жылып келатты. Менин каршыма жеткенде таягын белине арта сала кайкалай тынып, тигилип карады.

– Чунак жетимсиңби? – деди ал.

Эмне жүрөсүн дегенчелик карап калсам керек.

– Жаңкы сүйүнчүлөп келген эме кайда, чунак, – деди. Башы калт-калт этип турат.

«Быякта» – деп тигилер бозо ичип олтурган боз үйгө ээрчитип кирдим.

Сүйүнчүлөп келген кара неме бозого кара көк болуп чыңалып, Алты менен «Жыйырма бир» ойнооп олтуруптур. Башка эч ким жок. Алдыларында бир чыныдан көбүгү үй тиккен бозо. «Сал, түштүң» – деп жаткан экен Алтыны. Бардык дитин картага алдырып койгон немелер үйгө киши кирдиби, ит кирдиби назар салышкан жок. Экөөнүн тең жандары карап алышпаз, бирин бири жеп ийчүдөй тиктешет. Сонун түгүл, суу капитап келатса да козголушар эмес.

Сонун тигилерди үркө карап, чыгдан жак менен өтүп төргө отурду. Ал мулук кепкачан кара немени жоголгон баласын бүшүркөп жаткансып карап, ээги саландап далдырай түштү. Балким, аскер кийимчен түшкөн Айтбайынын сүрөтү менен мууну окшоштуруп жатты. Тунарынкы, күчү кайткан эки көзүнө ишеналбай тигинин аяк-башын нечен курдай тинтип карап ичинде өзү менен өзү көп сөз сүйлөшүп, ошонун жыйынтыгын чыгаргандай шалп дедире шыпшынып алды. Анан үнү каргылданып:

– Ой, балам, аманбы? – деди картадан бошбай жаткан кара немени.
– Аман... Аман... – деди ал «алаксытпасаңы ойноп жатканда» деген мүнөздө.

Кара неменин колу бошой тұштұ.
– Ой, балам, – деди Сонун дагы.
– Кулак сенде... Тәэк... Үстөк болду го дейм.
– Жок, – деди Алты лыптылдатып карта алмаштырып, бирди өзүнө таштап, бирди тигинин колуна карматты.
– Сени ошо, уруштун күйгөн жеринен келди дейби? – деп сурады Сонун.

– Ананчы? – көнүлү бүт картада. – Тә-эк, үстөк ә?
Алты корс этти.
– Тололек.
– Келе анда, жарымына, «пу» – деп, кол учунан түкүрдү. Алты утуп алды. Дагы бир ойноду, дагы Алты утту.
– Ой, балам, энең барбы?
– Бар.
– Атаңчы?
– Жок, – тиги корс-корс жооп берип жатты.
– Эче бир туугансың?

Тиги картага алаксыган боюнча:
– Бир тууган – деп койду.
Сонун унчукпай калды. Тигилер болсо: «Он сегиз», «он тогуз» – деп карта эсептеп жатты.

– Уруш басылғаны калды дегени распы? – деди Сонун.
– Жаныңды бек уучта кемпир, аз калды, – деди колундагы картанын арасын үйлөп ачып, аз калды... аз калды... аз калды. Тә-эк ылдыйлабайсың?

– Алсан алып кет, – деди Алты, – ылдыйлабайм.
– Жо, жарымына бер, карта алам.
Алты кежелип болбой койду:
– Алсан алып кет, акыркы оюн.
– Жо, бу үстөк да ылдыйла, карта алам.

Алты болгон жок.
– Үлдыйлабайм дедим, ылдыйлабайм!
Сонун дагы бир нерсе сурачудай:
– Ой, балам, – деди эле тигилердин кыжылдагы басып кетти.
– Үлдыйла,
– Болбойт.

Кара неме колунан карталар уча кашчудай мыкчып, ызаланып отурат.
Анан тобокел дегенчелик алаканына түкүрүп алды:
– Келе!



– Ой, балам, ошояктан Байзагұп Айтбайымды көрө алған жоксунбу? – деп Сонун оозун жыйып алғыча тиги карталарын жерге бир чаап, дарк этти:

– О, жо-ок. Жок.

– Атаң башы, – Сонун чочуп кетти. Уттурган неме, баарысына Сонун соң энем айыптуудай колун жайды:

– Мына күйдүм.– Анан өтүгүнүн кончунан тартисиз бырышкан сомдорду сууруп, Алтынын алдына бирден ыргытып жатты. Пристанга эгин тарткан арабага түшүп жөнөп кетти ал.

* * *

Ажамды күнөөлөбөйм мен. Ажамда эмне айып? Анын ордунда ар ким ошентмек.

Бирок ушундай болот экен э? Адамга келе турган жакшылық саргарып көп күттүргөн үмүт, бардык талап-тилегин орундал, мына эшик аттап кирип келчүдөй болгондо ушинтип да кыйчалышат экен э? Ушинтип да калп айтат экен э? Ким болсо да оңбосун, оңбай калсын. О менин бала кыял армандуу женем! Өнөктүк кызуу күчөп, кызыл кырман болуп жатса утурлайм, жол карайм – деп суранып алып жүрбөйбү? Сүйүнчкө демигип күн-түнү уктабайт. Заардан мени ойготот.

– Тура гой, байкенин жолун тособуз.

Мен уйкуга карамыгат окшойм го:

– Тур, байкеси уруштан аман келаткан киши да ушинтип уктайт бекен, апе-ей, – деп айрөктөп...

Анан бери айылдын четине, жалғыз бакка келип жол карап... жол болсо тагдырга окшоп өнгүл-дөңгүл, жол уятына чыдабай каякадыр качып бараткандай. Жолдун астында Кара-Ой. Ал жападан жалғыз, эгинин оруп кеткен. Мая саргайып жатат. Кара-Ой да уруштан аман келаткан өмүрлүк жарын күткөндөй, күтүп жатып саргайып кеткендей. Жалғыз бакка эртеси да келип... Жол карап... Жол болсо тагдыр сыйктуу белгисиз болуп жатат.

О, менин шертине бек, таптаза женем. Өзүн бир кызык неме эмессиңби? Ырымчыл. Жакшылыктан үмүт үзбөгөн. Үйдөн азық ала келип жол карап... Күтүүдө отуруп тамактанып... «Бул байкендин шыбагасы» – деп, тамактан өзүнчө бөлүп коюп...

Кезинде эгин көлдөй толукшуп, бирде ак күмүштөнүп боорун көрсөтүп, бирде жапырылып көк жашыл түс алып, коюу жаш чөп жыттанаңып буруксуп турчу Кара-Ойдун да мезгили кеткендей, өкүттө калгандай томсорот. Ал да алыссы сапардан киши күткөндөй, күтө берип аз сөздүү мереске айлангандай.

Жалғыз бакка анын эртеси да келип... жол карап... Бактын түбү менен табышмактуу кужурап, али күчүнө кирелек муздак илеп уруп күзгү суу

агат. Аны тыңшап отуруп: «Байкемдер келчү жолду ким талбай тиктер экен» – деп, көпкө дейре кирпик ирмебей зоок қылып карап...

О, менин ыр сүйгөн жене-ем-а!

Гүл издең келем деп, қырка жәэги али көк-жашил тартып жаткан алышты бойлоп басып... (Кеч күздө да талаада гүл болмок беле?) жакшы көргөн аванына салып, астaa созуп уккулуктуу ырдан барат:

Жаш өмүр өтүп бар-ра-та-ат,
Сыдырым соккон ша-мал-да-ай.

Ажам бул ырды дайыма эле ырдай бербейт. Жалғыз жүргөндө анда-санда гана ырдайт. Болгону эки сап ыр.

Мен ар качан дем катып, уурданып тыңшап турам. Биз жалғыз бакка құн сайын келип жүрдүк. Жол карадык. Бирок эч ким келген жок. Ошо құнұ жалғыз бакка түштөн кийин барганбыз. Құндұн илеби кайтты. Көл жактан кеч күздүн сыдырымы сого баштады. Алыстан кашкайып көрүнгөн жол бетинен буралып чаң көтөрүлдү. Кадалып тиктедик. Бирок ал Мукаш байкемдер түшүп келаткан машинанын чаңы эмес, куюн экен. Куюн жолдун бетинде ойдолоп жүрдү. Аナン кайдадыр житип жок болду. Куюн алдамчы. Бая, карғыш тийген тұндо сүйүнчүлөп келген шиштей кара неме сыйктуу алдамчы. Жол менен теректей буралып көтөрүлгөн куюндан башка эч ким келген жок. Жол менен эч ким келер эмес.

* * *

Мен андан кийин өмүр бою кимдир бирөөнүн алдында құнөөкөр болғондой, ал құнөөмдү эч качан, эч нерсе менен жууп кетирие албачудай, егер Ажам: «Кечтим құнөөндү, сенде эмне кеп, ойно бала элең да» – деп, бардығын эсепке албай айкөлдүк қылып кечирген құндө да кандайдыр бир салмак тута боюма уюп калғансып качан, кайда болбосун кошо жүргөнү жүргөн.

Балалық эле токтотпогондук беле? Кайда-а балалық? Балалық менен биз жолугушпай кайчы өтүп кетпедикипи.

Бирок ошентсе да турмуштун өйдө-төмөнүн тааныбаган экем. Уза-гыраак ойлосомчу. Убал-сооп деген бар эмес беле?!

Билгеним жок. Эч нерсе билгеним жок.

Денеге түшкөн жарат айыгат. Аманчылығы болсо кеткен келет, кемтик толот. Бирок мен қылган құнөөнүн кемтигин эч ким, эч качан толтуралбас. Анын жараты эч качан айыкпас, эч качан бүтпөс.

Ар кандай ала салдырып ойлойм. Оюма түркүн нерсе түшөт. Тескеп келип азыр да акылым жетпей калат бул ишке. Ошол құн эсимдө турат: агарып жол жатты эле. Көгөрүп асман турган. Көл мелтирип тыптынч. Бет маңдайымда Калқактын қыры ажыдаар жондонуп, анын чыгышты бет алган тарабы сүрдүгө созулуп жаткан. Эгер ошол құнұ әчтемеден капар-



сыз Мукаш байкем бүгүн келбесе эртең келет деп, өрөпкүп сүйүнүп почта тартып келаткан жолдо байкемдин өзү келбей анын кара кагазы колума тийип, ээн жол, арабанын үстүндө ботодой боздоп ыйлап, акыры жеңеми ойлоп, анын түрүнөн чочулап кара кагазды таруудай майдалап, Ак-Чийдин кебүктөнгөн чоң суусуна ағызып жибербегенде Ажам кантмек? Ал мынчалык болbos беле? «Өлбөгөн киши алтын аяктан суу ичет» – дейт. Ажам да бет алды жашап, бактысы ачылат беле? Ал, жаштык өмүрүнүн жакшы учурларын саргарып күтүп өткөрдү. Күтүп жүрүп карыды. Күтүп жүрүп чачы агарды. Ургаачы өндөнүп жок... жок... Турмуш которуу, башка бирөө жөнүндө ойлонуу Ажамын оюна түк келген эмес. Ал эмне, ант ичкенбى?

Менин асыл Ажам! Кечиккен сайын үмүтү күч ала берди. Убакыт өткөн сайын бая туталанганды жоголуп, пейили да кенелип... Болор-болбоско жалынып жалбарып... Байкемдин илинүү турган кара суусар тебетейин күнүгө бир маал алыш үйлөп тазалап... кыпын чаң жолотпой.. Бурчта кызыл кайыш боосу менен байкемдин кош оозу илинип тураг эле. Өмүрү андай буюмду колуна алыш койбогон Ажам мылтыктын чаңын ардактап, катып жүргөн кара баркытынын өөнү менен сүртүп... кээде майлап, кайра кынаптап өз колу менен ордуну илип... антип коюп өзүнчө бир канагат алыш сонуркап карап калчу.

Байкем аскерге жөнөрдүн алдында кийип жүргөн кара чийбаркыт кейнөгү катылып жүрчү. Ажам ар күнү бир маал чамаданын ачып, эмнегедир көйнөкту жазып көрүп, кайра этияттап бүктөп ордуну салыш коюп...

Жылдар куушуп билинбей бат өттү. Ажам болсо үмүтүнөн эч бир жанган жок. Күнү бүгүнкүдөй күтө берди. Мукаш байкем адеп аскерге барганда бир айча ойноп, анан фронтко кире берерде пилоткасын чекесине түшүре кийип түшкөн сүрөтү бар эле. Артына «эстеликке» деп сия карандаш менен жазып койгон. Ошону өзүнүн тун баласындай жапжаш кылып маңдайына илип алат. Тааныбаган, билбеген бирөө үйдөн сүрөттү көрүп: «Бул ким, уулунарбы?» – деп сураганда бер жакта менин шагым качырап сынып түшөт. Ажам болсо наристече жазыксыз жылмайып, тигилер бардыгына дароо түшүнө койчудан бетер: «Жо, бул Мукашым эмеспи» – деп, апендиленип жооп берет. Ажамдын ошондогу түрү – өзүнүн турган турушу менен көргөн адамды эркисиз багындырып койгон азис пейил карыны элестетет. Жыйырмадан ашык жыл жалыны өчпөгөн кандай сүйүү?! Ойлогон сайын айран кала берем.

Мейли деп жүрбөйүмбү: көп элдики жаңылыш өлүм болуп, кара кагаздын артынан өздөрү кирип келибатпайбы? Түйрүк Мукамбет эмне? Коё турайын. А мүмкүн бир күнү кирип келер?!

Ошентип жүрүп мен да үмүткө алдатып койгон экем.

Ажамдын күйүп турган үмүтүн өчүрбөйүн дебедимби?!

1966-жыл.



Жаштар үнч



**Элдар
АТТОКУРОВ**



Жаңырык

Тұфат жолдор әң тарапка кетпеген,
Тұрам мен да максатыма жетпеген.
Тұрган өңдүү бүт адамзат ордунда
Бир күнүмдүк жашоо менен эштеген.

Жалғыр менен кыялдағым токтогон.
А үттүтөр очқон отко оқшогон.
Соодасы жок сатуучудай отурам
Мезгили отқон азықтағын топтогон.

Башқалағдай башылды ийип өтүнбөйл.
Жетпегенге, ич оорутуп өкүнбөйл.
Мен өтөмүн, билем ошол чындықты,
Өлгөндөргө: «Мен да олом» – деп, өкүрбөйл.

Жалған дүйнө кызығына арбалып,
Ақчасына, мансабына алданып.

АТТОКУРОВ Элдар – 1977-жылы Талас облусунун Талды-Булак айылында туулган. 2002-жылы Бишкек гуманитардык университетинин маалымат, социалдык қызмет жасана психология факультетин артыкчылық диплому менен бүтүргөн.

2003-жылы Эл аралык Айтматов фондунун «Әң жасакы поззия үчүн» дипломунун лауреаты. 2010-жылы Ч.Айтматов атындағы Жаштар сыйлығының адабият боюнча лауреаты.

2007-жылы «Сырдуу түш» китеби орус, англий, түрк тилдерине которулуп, жарыкка чыккан.

Учурда Кыргыз-Түрк Манас университетинде эмгектенет.



*Боорум ооруйт анда жүргөн кулдарға,
Чыкпай калган тұблукқо жалданып.*

*Жетемин деп канат болсо алыска,
Учтум, учтум дарай жолду арытып.
Жетәримде мен эңсеген жайыкка,
Мезгил мени коёт оқишойт карытып.*

*Бир түшүнүп, жашоону бир түшүнбөй
Жашап келем бирде үзүгүп, үзүлбөй.
Жаралбастан калсам этне дүйнөдө,
Бул дүйнө да өтөр бир күн түшүмдөй.*

*Алданамын бул жашоодон баладай.
Күрөштүн анысына карабай.
Мага ал күндөр зор жеңишидей сезилчү
Чөнтөгүмдү калган күнү санабай.*

* * *

**«Акыл турса ичпей аны чөмүчтөп,
Биздин акын шарабынан көп ичмек.
Атак-даңқын миң жылдарга татыган
Бир күндө эле ичинп бүтүп, төгүшмөк».**

*Дарысы жок бул сыйкырдуу кеселдин!
Боло электе кейпинде мен – кечелдин...
Хикаясын окуп алып таң калгам
Сүйүү учун чуркан кеткен бечелдин.*

*Бүт ааламды ыры менен арбаган,
Омар Хаям көктөн түшө калбаган!
Сулуу көрсө, ичен ашын таштаган
Омар кантит аялзатка барабаган?*

*Билбейт Омар кай тарапка табынган?
Сөздөрү көп туура жолдон жаңылган.
Сол тараптын – осуятын көп айтып,
Оң тараптын – жайнамазын салынган.*

Адаштырып канча адамды ақылдан,
Орто жолдо жүрүп болду ақылман.
Бирок Омар ойлорундай дапдаана
Көрө электін, әч бир ырды жазылған.

* * *

«Сен аялзат – сенден кылым жараптан,
Сен аялзат – сенден жашоо тараалган.
Женсе женәэр согуш менен дүйнөнү,
Сүйүгө ким, кылыш менен бараган?..»

Сен кеткенде, бакыт менен коштоштум,
Аз гана өтпөй календерге окшоштум.
Жылдыз болуп жол көрсөткөн бакытка,
Билбептирилдин сенин сүйүң болгонун.

Таң алдында күштай тукам сайраган,
Үндү берчи, оо Жафараткан, кайрадан.
Колдо турған кезинде аны көтөрүп,
Өтө албадыл сүйүү толгон дайрадан.

Бактысызды издел таап көчөдөн,
Сооп издел алтын акча төшөгөм.
А азырчы, өзүт калдым көчөдө,
Көрсө бакыт, сенин жибек кошөгөң.

* * *

«Жандашып – жалғыз жургөн сезимдерге,
Ыр чыгат миң толгонуп эзилгенде...»

Күтөйүн, эми күтөйүн
Бакытты келбес жагынан.
Кай тарап менен жол узун?
Кай тараптан жаңылам?

Эки жол ача, кайрылыши...
А бакыт түпкүн жанылда?



*А бирок калбай ыф жүрөт
Айланып бүтпөй канымда.*

*Өзөккө түшкөн ой жаман,
Өфтөнүп барап, өфтөнүп!
Ой жетпес ушул дүйнөнү
Кеталсам кана көңтөрүп?*

* * *

*«Улуу күчтү сезген да бар, сезбеген бар,
Жандүйнөнүн аралын кезбеген бар.
Жалдырап ички руху ач турса да
Кечээги ичкен ашын эстеген бар».*

*Кыялдарым ак канатка айланып,
Учат, учат бизден алыс сезилбей.
Жашайлычи кайгы-туңду унутуп
Тумчуккан бир туман ойго эзилбей.*

*Күүгүп кирди кусалыкка окиоишкон,
Жылдыздарды кучагына толтуруп.
Түндө келбей, бүргүн келди досторум
Чакырды элеп кеңеэ жалгыз олтуруп.*

*Коңиу үйүндүн шам чырагы очпөдү,
Терезеси ким бирөөнү күтүүдө...
Үлүт очпой жана берет кайрадан
А шам чырак түгөнүүдө, бүтүүдө.*

* * *

*«Чөлдө жаткан кумдардан көп ой менен
Ар күнүндө кылар ишиң чечилет.
Ошончо ой, акыл менен жашаган
Адам качан адам болуп жетилет».*

*Күбүлүп жалбырагы дарактардын...
Мезгил менден жаштыкты карактадың,
Мен дагы кем калыштай жазып жатам,
Китебимдин баш сөзүн, барактарын.*

*Байлыкка, тансапка да берилбедим,
Даңқыма, таалайыта кефилбедим.
Болгону «адам» болуп калгым келет
Мына ушул – жашоодогу өңүм тенин.*

*Жаңылган жолума эч кайрылбадым,
Анда да бүтпөй келет жаңылганым.
Кыйналып, азап тафткан күндөр үчүн
Жазылып жатат окишойт жаңы ырлафым.*

* * *

*«Узун жолдо, узун жолдо баратыш,
Чегип жаттым «сасык», «ачуу» чылымды.
Түгүн кылып, андан сөздү жаратып
Калеми жок жазып жаттым ырымды».*

*Болсо дагы тенин башым тинц
Тизмегиндей кара чачымдын.
Өлөөр күнүм жакын туфгансып
Душманыма келбейт катылгым.*

*Бирде түз да, бирде жаңылып
Жүрөгүлдө жашайт жаңырык.
Изин таппай чыгар жолумдун
Келем күндө, келем чалынып.*

*Бир туугандан, достон алыстан
Жалгыз өңдүү жашап келемин.
Менден өтөөр ушул өтүр да
Колдон түшүп, жазган калемим.*

*Менден бетер жалгыз кызыым бар
Үйдөн чыксам дароо сагынган.
Анан жалгыз көктө Тенцирим
Мээримине күндө табынган.*

*Мен бакыттын чыгып тоосуна
Түштүп кайфа жалгыз салпактан.
Этне үчүн деп, суроо салбагын?!
Ар түнөттү жаша, ардактан.*



* * *

**«Кудай көзү так төбөмдө тургандай,
Капталымды кайыштырып ургандай.
Жашап өтүү кандай кыйын адамга
Ак жолунан тайгаланбай, булганбай».**

*Турмушумда эч өзгөрүү болбогондой,
Жашоот да күндө күчөп оорлогондой.
Кадамдан ийгиликтүү жафатсам да
Максаттын чети оюлуп койбогондой.*

*Жетем деп, кол сунганга жетпегендей,
Жаңы күн жарыгы жок эптегендей.
Кайдандыр капитан келген сүр булаттар
Үстүндө калкып алып кептегендей.*

*Арышым күндөн-күнгө токтогондой,
Жарык күн мени таптай жоктогондой.
Билбестик менен баскан жолдор үчүн
Тагдырдын таразасы соттогондой.*

Коррупционерге

**«Баар жерден кеч калып кечикпегин,
Орун тийбей кеч калган эшиктегим.
Төрдө отурган калп сөз менен аш жегиче,
Улагада жакшы адамдан кешик жегин...»**

*Женцилгендер женцгендерге дос болбойт,
Күрөш болбой, чындык жерден козголбойт.
Алтындын да баасы түшөр кездер бар,
Тигил дүйнөң бул дүйнөдөй кооздолбойт.*

*Жалган сүйлөө азабынан арылбай,
Жалган үйгө жалган бакыт курабыз.
«Оо, бул адам кыйын чыкты!» –деп айттып,
Билсек дагы, көздү жумтуп турабыз.*

Кана, чындык кайсыл жерде? Айткыла!
Баарыңафын көзүңөргө күм толгон.
Кошоматчы болуп алып философ,
Билимди да бурталаган тұз жолдон.

Периштелең ыйлан тұрат артында
Жалған айткан ар бир сенин сөзүң.
Көрдө жатып кыйкырганың кеч болор,
Ал тараза тириүлүктө өзүңдө.

Эй, жасалта! Качан бүтөт жоругун?
Бетиндең паранжыңды сыйрычи!
Сенден сулуу, сенден таза көрүнот,
Көчөдөгү нан сұраган кайырчы.

Жүргөн жерин дайыл сенин бут тосмой,
Тұз бараткан иштен дагы акча алуу.
Сен өндүрғон ар тыйындын эсеби,
Жараткандын архивинде сакталуу.

70 жыл — соңу шитиш ташы болуп...

Аз да болсо ордо күтүп онолдуң,
Жетимши жыл жерди казып торолдуң.
Өз алдыңца тына туруп кетээрде,
Жети күнгө жетпей жатып тонолдуң.

Колдо кетмен жаткан жеңи «сыз» болуп,
Жетимши жыл чоғултканың «тұз» болуп.
Ортолук,— деп элим жыйған чоң байлык,
Амалдууга конуп калды күши болуп.

Дүйнө кезип кетти Қыргыз тасқагы,
Тирилик, — деп акча издең тапканы.
Чөнтөгүңө салсаң салғын, а бирок
Жандүйнөң сала көрбө акчаны.



Конкурска



**Жибек
КУДАЙБЕРГЕНОВА**

ЖАПАЙЫ БАЛА, ИТ ЭНЕ

(Повесть)

(Уландысы, башы өткөн санда)

Ит жакындап келди. Жерде чачылып жактан таштанды кагаздарынын шыбыртынан бир убакта аял «селт» этип кеткендей болду да, ит тарапты бир карал алып, өзүн карап шоңшоюп отурган иттен коркуп кеткендей азга катып калды да, бооруна баскан нерсесин берип: «Ме, алсан ал... Бирок мага тийбе...» – дегендей жерге акырын коюп, артты көздөй кетенчиктей баштады. Ошо убакта жерде жаткан эмеге жан киргендей кыймылдап жиберди эле, ал азыр аны карман калчудай болуп, ого бетер шашкалактап калды.

Аялдын алыстап, таштап кетип баратканын сезгендей, ошо убакта алиги кыбырап жаткан немеге эми үн бүткөндөй, баркырап ыйлай баштады. Бала экен...

Аял ага деле кайыл өндүү, иши кылыш эле ушу тегеректен өзү аман-эсеп кетип калууну каалагандай калдандал, бир далай жерге чейин кылчактап жүрүп отуруп, бир маалда буту-бутуна тийбей чуркаган боюнча кетти.

Баланын ыйы Кумайыктын шаштысын кетирип баратты. Антсе да, аны таштай коюп качып бараткан алиги адам баласынан ыйбаа кылгандай, энеси азыр кайра келип баласын ала чуркачудай, ошо ордунда бир топко жылбай отурду.

А бирок аял кайрылып келмек турсун, таптакыр караан үзүп кетти да, ың-жыңсыз жок болду. Аны артынан чакыргандай, Кудайга үнү жетип,

ансайын чыңырып-чычып ыйлап жатты бала. Кумайык аялдын келбей турганына көзү жеткенде гана балага учуп жетти.

Жанына бир тириү жан келгенин аңдагандай, ымыркайдын ыйы бастап, ай-аалам заматта жымылдаган жымжырттыкка ороно түшкөндөй болду. Эски-уску чүпөрөккө чала оролуп, буттары бошоп, тарбандаң сыртта жүргөн кызыл эт ымыркай жанындагы тириү жандан сүттүн жытын же энелик мээримдин илебин туйгандаң эмчек издең, эки жагына кайсалай баштады. Аны карап турган иттин сүтү али тарай элек эмчектерин титирете тээп, энелик сезими ойгонуп кетти. А бирок канчалық баланы эмизгиси келип, эмчеги ийип турганы менен экөөнү жымжырт болуп тиктеп турган ай-ааламдан айбыгып, антүүгө батына албай, даай албай, а бирок канжаны менен удургуган бир энелик албуут сезими башына тээп, алапайын таппай турганда алда кайдан шокшондоп, дагы бир караан көрүндү. Кумайык ичинен «жым» это түштү. «Ымыркайдын энеси келатат», – деп ойлоду. Бирок ошол, көзүнө аял кейиптенип көрүнгөн караан сөлтөндөп итке окшошуп келатты... Чын эле ит экен! Шукшундап түз эле Кумайыкты көздөй келатты. А бирок ал жакындай электе эле Кумайык ордунан ыргып тура калып: «Ошол жерден бери өтпө! Болбосо бирди көрөсүң!» – дегендөй мурду-башын тырыштырып, тиштерин көрсөтө ырылдады. Берки ит сес-тене да, таң кала да түштү. Анткени ал буга чейин башкаларга караганда кыйла адептүү көрүнгөн Кумайыктын мындай ич тардыгын такыр көргөн эмес болчу. Эми болсо майлуу-сүттүү олжо таап алып, өлөрчө тоюп, кардына батпай калганын кайтарып жаткандаң сезилди ал курдашына.

Ороо-чулгоонун ичиндеги ымыркай уктап кеткен окшоду.

Эки ит да эки жерде бири-бирин аңдып, көз ирмебей жатышты. Кумайык балким жоошуп, жоомарттыгына тартса же аябай «тоюп алган» неменин көзү илинип, ныксырап уктап кетсе, чоочун ит ары жагындагы олжону «шып» иле каччудай комдонуп, улам тура калып ошо жакты карап, ансайын написи ачылып кыңышылап, жаланып-жуктана калып жатты. Кумайык да ошо сайын баш көтөрүп: «Көчүгүндү кыс!» – дегендөй обдула түшүп, сес бере ырылдаган болот.

Айлана-тегерекке аппак жарык түшүп, бирин-серин машинелердин үнү угулуп, жашоого жан кире баштагандай болду. Ансайын алиги аялдын кайрылып келээри күмөндөп, Кумайыктын үмүтү үзүлө баштады.

Ошо кезде шокшондоп дагы бир ит пайда болду да, мурунку келген ит аңдып жаткан табылгасын андан кызгандыбы же эки күч боло калышканына шердene түштүбү, ордунан ыкчам тура калып, Кумайыкка: «Сенден келгенди көрдүм эми!..» – дегендөй кадам таштады. Кумайык да ыргып тура калды. Көз ачып-жумганча анан иттер бири-бирине тиши салышып, бир түйүнчөктөй томолонуп-жумаланышып, кимиси экени белгисиз ичинен улам бири «каңк!» этип ачуу каңышылап, ырылдап-дырылдашып калышты.



Кумайык мындаи уруштун далайын көргөн. Адегенде сыйпайычылык кылам деп, далай жолу таяк жеп эти ачынган болсо, бара-бара көгөрүп, көшөрүп жемин жедирбегенге үйрөнгөн. Бу саам да женилбеши керек эле! Ал үчүн азыр этинин ачынганы эч нерсеге татыбай, эси-дартында көздөрүн жылтыратып, эч нерседен капарсыз эмчек издең кайсалап жаткан бала болуп жатты! Эгерде азыр Кумайык жаза тайып уруштан чыга качса же жарадар болуп дармансыз калса, анда мобу ачынган экөө аны... заматта жара тартып, үзүп-жулкуп жеп коюшат!..

Баланы Кудай колдоду! Бир убакта иттердин бири топтон сууруулуп чыга качып, төкөрөндөп канкылдаган боюнча алда кайда кетти. Алиги, биринчи келген ит гана утулгусу келбегендей көшөрүп, бир далайга кармашып жатып, акыры ал да кетти. Ошондо да улам артын карап, кылчактап баратты.

Кумайык баланын жанына келип, бир азга солуп жатып калды да, бир убакта оюна бир нерсе түшүп кеткендей ордунаң туруп, алиги аял кеткен тарапты карады. Бирок көзүнө анын карааны чалдыккан жок. Ошондон кийин гана баланы ороо-чулгоосу менен тиштеп, көтөрүп алыш, алда кайда – ээн талааны көздөй алыш учуп жөнөдү. Анын оюн сезгендей, кыңылдал ыйлай баштаган бала да жоошуп, ороо-чулгоонун аягынан эми-эми сууруулуп түшүп калчудай эки буту серендерен боюнча кетип баратты.

Ал экөө бул үйгө Кудайдын кудурети менен келгендей болду.

Анткени эчактан бери эч кимдин буту басып келбеген, кыңылдал жымжырттыктын ыры ырдалып турган бул жаман тамды ит өмүрүндө көргөн эмес.

Келди да, баланы жерге коё коюп, тээ артта калган шаарга бир кылчайып карап алыш, коркунчтардан алыштап кетишкенине кубангандай, баланын жанына актап азга жатты. Анан эшиги жыгач менен каршы-терши бекитилген жаман үйдү айланта карап келе койду. Ичкери кирүүгө жол издең, урап түшкөн дубалдын ары жагына секирип түшүп кетип, кайра чыкты. Эми баланы ары жакка кантып ашырып түшүштүн амалын издеңдей, чокчоюп отуруп алыш, акыры каниет кылган окшоду. Жана кандай тиштесе эми да так ошондогудай ороо-чулгоону чогулта, бурдай тиштеп, бир топко чейин артка кетенчиктеп барып, күү менен чуркап келип дубалдын кырына чыкты. Андан аркысы женилирээк окшоду. Анткени алдыда дүпүйгөн кык бар болчу. Күнгө ысып турган жумшак кыктын үстүнө женил секирип түшкөн сон, жанагысындай эле баланы жанына коюп алыш, карап жатты. Бала бир убакта бети-башын бырыштырып ары жак, бери жагын кайсалап, эмчек издей баштады. Ошону эле күтүп тургандай ит да диркиреп ийип турган эмчектерин баланын оозуна салууга онтой издең, убаралана баштаганда, бала да бир убакта оозуна уруна түшкөн үрпүт «чоп» эттирип эриндери менен «кармап» ала коюп, жанталашып соро баштады...

Экөөнүн эне-балалық турмушу ушинтип башталган.

А бирок бала эмизип, энелик бакытка бардүйнөсү балкып турган маалда да, баласынын чымындай жаны чыркырап, чырылдап ыйласпап турган маалда да баягы, баласын таштай качкан аял көз алдына тартыла берет. Кээ бирде ошо аялды издең таап, ушундай керемет баланы төрөп койгону үчүн таманын жалагысы келсе, кээде баланы итке сала берип, артын карабай качканы үчүн итче талагысы келет. А бирок адамдардын арасынан канчалық караганы менен аны кайра экинчи көргөн жок. Балким, убагында анын өңү-түсүнө анчейин маани бербекени үчүн таппай жүргөндүр, эмнеси болсо да аялдын жүзү эмес, таңкы үрүл-бүрүлдөгү күүгүмдөнгөн элеси, эрбендер качып бараткан карааны гана эсинде калыптыр.

Уктап жаткан баласынын жанында көздөрүн жумуп, көшүп бараткан эмдей үргүлөгөн ит ушулады ойлоду.

Бала болсо бая суу ичкенден кийин анын үстүнө мурунку күндөрү жакшы уктабаганы үчүн го, бут серпүүгө да алы келбей, дагы эле ойгоно элек болчу.

* * *

Саксайып өсүп кеткен чачтары көзү-башын жапкан наристе бир убакта оонап, ары карап кетти. Ит да анын ойгоноор маалын туйгандай, ордунан «шып» тура калды. Энесинин шыбыртын сезген наристе кайра бери оодарылып, жанында өзүн тиктеп отурган ит энесине эркелегендей жылмайды. Баланын бешенесин жапкан жумшак чачтарынын арасынан анын бажырайган жылдызыдуу сурмалуу көздөрү, кол менен жасап койгондой быйпайган мурду көрүндү. Баланын антип кадимкисиндей күлүп турганына жетине албай кеткендей, ит энеси боортоктоп жата калып бети-башын туш келди жалап-жуктап жиберди.

Баласы боору эзиле кыткылыктап, күлүп жиберди...

Ит энеси ага жооп кылыш: «Арс-арс!» – үрдү.

Ошентип, экөөнүн бактылуу ирмемдери кайтып келди. Кечээтен бери сулк жаткан бала анан турууга далалаттанып, башын көтөрдү... Анан кадимкисиндей төрт аяктап турду да, адегенде алдыңкы оң колун шилтеп, улам артка кетенчиктеген энесин эрчиidi. Анткен менен баласынын муун-жүүнү саал калчылдап турганын көрдү ит.

– Мен азыр!.. – дегендей белги кылды да, ошо замат дубалдан ары ашып кетти.

Ансыз да күнүрттөнгөн уянын ичи саамга тыптынч боло түштү. Бирок энесинин кандай тез чыгып кетсе, кайра эле ошончолук бат кирип келерин билгендей, бала ал кеткен тараапка аңкая караган боюнча күтүп калды.



Айткандай эле бир убакта дубалдын кырында токоч тиштеген энеси пайда болду. Кубангандан канатын каккылап, кытылдап күлүп жиберген бала дубалга чейин шашып-бушуп, төрт аяктап келди да, тамга сүйөнүп эки бутуна турду.

Энеси анда да түшкөн жок. Баласынан алда нени күткөндөй, демей-дегиден башкача бир көз кубантып, кулак сүйүнткөн жаңылык көргүсү келгендөй, оозундагы кыпкызыл, жыты буркураган токочко баланын көзүн кызыктырып, куйругун чамгарактатып бир топко түшпөй турду. Атүгүл дубалдын кыры менен басып, бала турган туштан жылып да кетти. Айткандай эле, бала да дубалга эки колу менен сүйөнүп, ит энесин ээрчий басты. Кумайык кайра да орун которду. Бала кайра да ошентип артынан ээрчип, акыры чыдамы кеткендөй энесин туурап:

– Аф-аф! – деп борсулдап үргөн болду. Бирок анысы ит энесин анчейин деле кубанткан жок. Шаабайы суугандай уяга секирип түштү да, колдорун быттыңдатып, оозундагы нанды тартылган бала менен бир азга талашып-тартышкан болду. Колунун күчү келбесине көзү жеткендөй, бала анан энесинин оозундагы нанды тиштеп аракеттene баштады.

Ит да болсо баласынын майпаңдап нан жегенине маашыркагандай, көз албай карап жатты. Ошол эле убакта буту-колунун тырмактары өсүп кеткен кичинекей адамчасынын адам баласына окшобой, жапайы өсүп келатканына жүрөкзаада боло түштү ит.

Эмнегедир, ушу убакта баласын баягы жылжыма булакка алып ба-рууну ойлоп кетти. Адамчасы тамагын жеп бүткөн кезде анан ордунан шашпай турду да:

– Жүрү! – деп куйругун шыйпаңдата булгалап, эшикти карай жол баштады. Ит энесинин бул чакырыгы бала үчүн күтүүсүз болду. Анткени апасы аны буга чейин эч качан сыртка алып чыккан эмес болчу. Ага ушул гана кепе, ушул гана төрт дубалдын ичиндеги жашоо буюргандай сезилчү ага. Ошондуктан:

– Мени ээрчи, – деп босого тараапты баштанып турган ит энесин дале ишенип-ишенбегендөй карады бала.

– Арс! Арс! – үрдү энеси. Анысы: «Эмне турасын, жүрү?!» – дегени болчу. Ошондо гана каректеринен кубанычтын учкундары «жылт» эте түшкөн бала бойтондоп, Кумайыктын соңунан ээрчили. А бирок ит энеси бат эле сыртты көздөй секирип түшүп кетти да, баласын күтүп, өйдө жакты карап аңкайып туруп калды. Баласы азыр дубалдын кырынан «култ» этип көрүнө калчудай куйругун шыйпаңдатып кыңышылап, үмүт менен үрүп турду да, баласынын ары жактан айласы куругандай акырын-аста кыңышылдап-кыңышылаганын уккан соң гана «шып!» этип кайра дубалга секирип чыкты. Айткандай эле баласы дубалдын түбүндө сүйөнүп, энеси ашып түшүп кеткен тараапты карап, эки аяктап турган болчу.

– Бери чык, ашып түш! – дегенсип жатты энеси арсылдап. Бала да аны түшүнгөндөй, дубалдан ашып-түшүгө аракет кылгандаи эки согончогун көтөрө талпынган болуп, бирок такыр ордунан козголо албай койду. Эки аягы талып кеткендей анан бат эле төрт аяктап, сыртка чыгууга жылчык, жол издеңдей дубалдын түбү менен ары-бери баса баштады.

Дубалды ашып чыгууга адамчанын азырынча дарамети жетпей турганын түшүндү да, Кумайык кайра ичкери секирип түшүп, канткенде аны сыртка чыгарып кетүү керек экенин ойлоп, амал издей баштады. Бир убакта анан өзү да адамчасына окшоп тамдын түбүн шимшилеп жүрүп, онтойлуураак бир жерин таап, эки аягы менен чапчылап каза баштады.

Көп өтпөй эле дубалдын түбүнөн көзөнөк пайда болду. Адегенде а жерден өзү боортоктоп чыгып, кайра кирип көрдү. Оюктун тар экенине көзү жеткендей дагы чапчылап, тереңдетип казды эле, бир топ көнгөй түшкөн тешиктен эми өзү «шоп!» этип ээн-эркин кирип-чыгып калды. Ошондон кийин гана баласын алып чыгууга аракет жасады.

Сыртка чыккан бала күндөн көзү уялыш, быйтыйган эки алаканы менен бетин жаап, бир азга отурду да, учу-кыйыры жоктой мелмилдеген ээндикти айланта аңкай карап, адатынча күн баласына окшоп күлүмсүрөдү... Ушу саамда сырттан караган кишиге ал күндүн алтын нурларына киринип отурган бала-периштеге окшош эле...

Ит энеси да баласын бир топко жайына коюп, шоншоюп карап отурду да, бир убакта:

– Болду эми, кеттик, – дегендей белги берип, кайдадыр жол баштады.

Ит энесинин соңунан калбай, төрт аяктап чуркап, тепендей келаткан бала улам бир жерден токтой калып чоочун да, кызыктуу да көрүнгөн, өзүн курчап турган айлана-тегерекке сонуркай карап, кээде ар нерсени бир колу менен чукулап, кармалап да көрүп, качан ит энеси арсылдап үргөндө гана жүрүшүн улап кетип баратты.

Ага бу дүйнө таптакыр чоочун да, жаңылык да эле.

Асмандын, ай-ааламдын ушунчалык чексиз, учу-кыйырсыз кенен э肯дигине атүгүл башы айланып да калды.

Кызыл эт кезинен жаман кепенин ичинде кык жыттап, ит жыттап чоңойгону учүнбү, береги көпкөк, жапжашыл болуп буралган чөптөрдүн, көздүн жоосун алган кызыл-тазыл гүлдөрдүн ар бири өз-өзүнчө буруксуган керемет жыт чыгарып, баланын кичинекей жандүйнесүн ого бетер козутуп коюп жатты. А бирок ал эзели көрбөгөн айрым ачуулуу чөптөр анын буту-колдорун, денесин тызылдатып туш-туштан сайып да алып, андайда кемшөндөп ыйлап ийип, бирок болбой эле ит энесинен калып калбаганга аракеттенип баратты.

Алар жылжыма булакка келип токтошту. Бала баягыны көргөндө ого бетер аңкайды. Мындай нерсе анын түшүнө да кирген эмес. Бетин жашыл-көк балыр баскан жылмакай чоң таштын түбүнөн билектей булак



жылжып чыгып, кичинекей көлмөгө чогулуп, андан ары аナン ийрелендең каяккадыр сапарын улап кетип атат...

Суунун жээги болгонгобу, башка жерге салыштырмалуу бу жер бетегелүү, салкын да экен.

Ошо маалда кайдан-жайдан желип-жортуп келген айдарым жел анын чачтарын дирилдетип, бети-башынан сылап, көңүлүн элеп-желеп кылып жиберди. Ошого маашырланып, адатынча ээгин саал өйдө көтөрүп, көздөрүн жумуп, кыткылыктап күлүп, айланасына күлкү чачып жатты бала.

Энеси да баласынын кубанычына жетине албай, куйругун чамгарката «арс-арс!» үрүп, аナン булакка ээк салып, көздүн жоосун алыш, мөлтүрөгөн нерсени тим эле ырахаттануу менен шалпылдатып иче баштады. Энесин таң калгандай карап туруп, баласынын да табити ачылып кетти аナン. Шилекейин «кылк» жутуп, бирок кантип ичээрин билбей жаткандай сууга жакындап келип, энесин туурал энкейе калып, сууга тилинин учун салып көрдү да, аナン кадимки ит энесиндей бирде шалпылдатып, бирде шимирип иче баштады.

Ушул тапта Кумайык адамчанын суу ичкенин ырахаттана тиктеп турup, оюна бир нерсе түшүп кеткендай аナン ыкчам туруп келип, баланы сууну көздөй жөөлөп, түртүп өттү.

Муздак сууга кулап түшкөн дырдай жыланач бала адегенде эмне болуп кеткенине түшүнбөй ичиркенип, тегерек-четин туш келди чапчыгылап, какап-чакап, суудан чыга качууга аракет жасады. Ушу саамда ит энеси да суу кечип, уулуна көрүнүш үчүн атайын эле суунун үстүндө ары-бери оонап, билектей жылжып аккан булакты чалпылдата шапшыгылап жиберди. Аны саамга нес боло карап турган бала аナン өзүнө чачыраган суудан качып, кыткылыктап күлүп жатты.

Экөө антип көпкө ойношту. Бир убакта аナン чарчагандай көк майсаң чөптүн үстүндө экөө тен күнгө жондорун кактап, эс алыш жатышты да, үйлөрүнө тээ көз байланган кезде кайтып келиши.

Ошол күнү бала бут серппей, тынч уктады. Ит-энесине баласынын дene-бою жылмакай тартып, жыты да онолуп калгандай сезилди.

Ошондон кийин экөө эрчишип алышып, жылжыма булакка келип суу ичип, ойноп кетип жүрүштү. Бара-бара баласы энесинен калбай, бучкактап ээрчигенге үйрөндү. А бирок күндүз артынан калбай чуркаган баласына сес көрсөтө ырылдап, ачууланып жүрүп, ақыры аны түнкүсүн да эмес, таңга маал гана ээрчигенге үйрөттү Кумайык.

Анткени бир сапар караңгыда бала түптүз барып эле чункурга түшүп кетип жүрөт. Бети-башы тытылып, анысы кийин карттанып, далайга чейин карала-торала болуп жүрдү. Буга окшогон жагымсыз окуялар андан кийин да бир топ жолу кайталанып кетти. Ошондон кийин гана адам баласы караңгыда көрбөй тургандыгын билди ит. Баланы кечкисин үйдө калтырып, таңга маал гана алыш чыкчу болду. Андайда таттуу уйкунун

кучагында уктап жаткан баланы түрткүлөп, жалап-жуктап жатып ойготот да, зээчишип алышып шаарды көздөй жөнөшөт.

Экөө адегенде эле баягы таштандыга келишет...

Андан ары Анжелиналардын үйүн акамалап карап отурушуп, жерге жарык түшө баштаган маалда қайтып кетишет...

* * *

Адегенде кожноунун, андан кийин өз балдарын жоготуп, адамчаны асырап жашагандан бери алты жолу кыш, алты жолу жаз келди.

Андан бери Кумайык аябай эле өзгөрдү. Өзгөргөнү ошо – баягыдай болбой денеси оордоп, мүнөзү токтоо тартып, улгайгансып калды.

Тээ, ошо алты жыл мурун адамчасы чоңойсо эле бар азаптан арыла түшчүдөй сезилчү ага. А бирок улам барган сайын түйшүгү, убайымы арбып барат. Адам аты болгону менен адамдардан алда канча айырмаланган баласы кайсы бир каргашалуу қүнү таш боор адамдар менен жырткыч айбандардын назарына илинип калабы деп коркот.

Бала болсо эч нерседен капарсыз, анда-санда гана эки аяктап «кас» тура калганы болбосо, дале баягыдай – төрт аяктап чуркап жүрөт.

Убакыттын өтүшү менен балага адамча тил бүтөөр деген бүдөмүк үмүтү да бар эле иттин. А бирок андан да дайын жок.

Ит эне шаарды аралап чыккан сайын өз баласына окшогон балдарды байырлап, алардын баскан-тургандарына, кыймыл-аракеттерине, сүйлөгөн сөздөрүнө назарын төшөйт. Өз баласынын да ушулардай, кадырлесе адам болушун каалайт. Кээде-кээде балдарын ээрчиткен адамдарды көргөндө аларды айлана карап, атугүл далай жерге чейин ээрчип барып калып калчу адат тапты. Ошолордун катарына өз баласын кошуп жибергиси келип кетет... Бул анын баласынан кутула тажаганынан эмес...

А бирок анын баласы адамдардын караанын алыстан көрүп, аңкайып караганы эле болбосо, өзүнүн да адам тукуму экенин ойлой элек.

Бир сапар жылжыма булакка ит энесинен мурда жетип алып, тунуп турган булактан өз кебетесин көрө коуп ыргып-секирип кеткен. Сыягы, ал ошол убакка чейин өзүнүн кебетесин да кудум ит энесине окшош деп жүргөн окшобойбу. Суу түбүндө аны өзү эмес, эки аяктуулардын бирөөжарымы тиктеп тургандай сезилип кеткен. Качан гана артынан ақактап, тилин салаңдатып жетип келген энеси адатынча сууну шалпылдата иче баштаганда жүрөгүнүн лакылдай түшкөнү басылган. Ит энеси булакты кечип, аナン ага бүт денесин салып, боортоктол жата калып, тұра калып атып ылайлаган булакка кайра да абай салып, бирок жанагы чачы-башы саксайған адамчаны «таппай» калған.



Андан кийин суунун астындағы, өзүн тиктеп турған сурмалуу көз, эки ууртунда уячалары бар, сүйкүмдүү баланы издеңү болгон. Аны көрүш үчүн сууга дайыма ит энесинен мурда келгенге аракеттene берүү. Бирок ошол бала – анын өзү экенин боолгологондон кийин деле өзүнүн да адам экенин этибар албай жүрө берди бала. Анткени ит энеси менен жаны бир эле. Айрыкча аны менен эрчишип чыккан кездери жыргал. Анан калса, башка иттер менен да ығы келе калганда ырылдашып, кээде төрсүлдөп үргөн болуп, сүйлөшө турған болуп алды.

Канткен менен адам баласы да, адегенде иттер кичинекей адамча энеси менен эрчишип келатканда саксактап качып, ал тегерекке алар кеткендөн кийин гана пайда болушар эле. Кийин болсо анын деле өздөрүнө окшоп кара курсактын айласын кылып жүргөн бирөө экенин билгенгеби, анчалык коркпой-үркпөй калышты.

Ошондо да алар Кумайыктын түмшүгу таштандынын ичинде болгону менен эки көзү, кулагы, эси-дарты баласы тарапта экенин жакшы билишет. Кокустан бирөө-жарымы эле бала тарапка жакындағанын байкаса, ит энеси аткан октой атырылып келет да, ай-буйга келтирбей баса калат. Баяғы сылық-сыпаа, боорукер Кумайыктын әмнеге мындай каардуу карып баратканын иттер түшүнмөк беле қаңқылдал, каргап-шилеген боюнча күйрукту кысып чыга беришет.

* * *

Бу сапар бир күтүүсүз жолугушуу болду да, Кумайыктын көкүрөк-көңүлүндө үлпүлдөп жанып жүргөн бир үмүттүн үзүмү «үлп» этип өчүп калды...

Адамчасы уктаган кезде, күндөгүдөй эле жаман кепеден сууруулуп чыгып, түз эле эски үйүнө келди ит. А бирок ал кирип-чыкчу баяғы «эшикти» бүтөп коюшуптур. Ошондуктан, короонун сыртында ошо тегеректи айланып-тегеренип бир азга турду да, бир убакта баарына кол шилтеген сыйкуу артына карабай желип-жортуп кетти.

Андан ары түз эле баяғы эки бала таап берген «үйүнө» келип, жыгылып-туруп, томолонуп ойногон күчүктөрүн эстеди. Ошолорго кусалангандай саамга тынып жатты да, бир убакта а жерден да шарт турup жөнөп кетти.

Эмнегедир алдыда аны кандайдыр бир башкача жолугушуу күтүп турғандай сезим келди ага. Мындай туюм анда кичинекей кезинен боло турған. Адаттан тышкary бир окуя болоордо ушинтип өзүнө өзү батпай калчу араты бар. Кожоюну өлөөр алдында да, Анжелиналар көчүп кетээрде да, күчүктөрүн жоготоордо, анан кызыл эт адамчасын таап алаарда да ошондой болгон.



Бу саам да жүрөгү опкоолжуп, кыжалаттана баштады. Оюна өзүнүн адамчасы түшүп, жүрүшүн ылдамдатты. Эч жакка бурулбай, түз эле жаман кепесине кетүүгө ниеттенди. Бирок эмнегедир эле баягы таштандыга жакын калганда аяктары ошол жакка «ала качып» туруп алды. Боло турган нерсе ошол жакта болуучудай көнүлү да анан ошого макул болду.

Ал жаңылбаптыр..!

Шаардын чет жакасындагы узун-туурасы алда кайда кеткен таштанды жайга жетип-жете электе көзүнө бир нерсе чалдыга түштү да, токтоп ло-куюп отуруп калды. Тумшугун алдыга созуп, жыт искеди. Бирок аралык алыс болгонгобу, таштандынын қаңырысыган ачкыл жытынан башканы ажыратып биле албай койду. Жанагыдай алып-учпай, эми жылжып өтө сак, бирок көздөрү бир орунда турбай, ары-бери жылып жүргөн «кара чекитти» жаздым кетирбей теше мээлеген боюнча келатты.

Ал жакын келгенде да алиги караан аны байкаган жок.

Анын үстүнө Кумайык анын далысынан тиктеп турган болчу.

Издегенин тапкан окшоп, Кумайык бир убакта серпиле түштү..! А бирок анын ошол экенине ынангысы келгендей капиталдай басып, бет маңдайына келди да, тигинин көзүнө илинип калбаш үчүн жалпайып жатып калды.

Бет маңдайында отурган аялды таанып да, тааный албай да, окшоштуруп да, окшоштура албай да турду. Көз алдына мындан алты жыл мурунку окуя – ошондогу баласын атайылап эле таштай салып, артын карабай качып кетип бараткан, а бирок азыркыдан алда канча жаш, жакшына аялзаты элестеди. Анын чачтары анда минтип түйдөктөшпөй, айдарым желге дирилдеп, желбиреп учуп турган. Кийингени да мындай самтырак эмес болчу. Турган турпаты да башкача – жаш, шайдоотураак өндөнгөн...

Караңынын кара боёгу жанагыга караганда суюлуп, айланы-тегерек ағыш тарта баштады. Бул убакта анын адамчасы уйкудан ойгонуп, энеси менен «сейилге» чыгыш керек эле. Ошо эсине түшүп кетип, тээ жаман кепеси тарапты бир серпиле карап алды да, бирок бу жерге байланып калгандай туруп кете албай койду.

Аял бир нерсе издегендей, колундагы таягы менен ар кай-ар кай жерди чукулап, же ыйлап жатканы, же ырдап жатканы белгисиз кыңылдап, кээде эт бетинен, кээде чалкасынан кулап түшчүдөй алдыга-артка ыргалып барып, бирок өзүн өзү карманп, боюн түзөп бир азга туруп калат деле, кайра баштан издегенин улантат.

Кумайык анын бар кыймылынан көзүн албай, былкылдабай жата берди да, ал так бет маңдайына келе калганда гана тура калды.

Аял да коркконунан ыргып секирип кетти! Бири-биринен чочулаган экөө тен артка эки-үч кадамдай кетенчичеп барып, бири-биринен бир нерсе издегендей тиктешип, катып калышты.



– Ошол... сенби?! Сенсиңбі?! – бир убакта аялдын көздөрүндө, ыраңында ушундай ачуу кыйкырык пайда болду. Ошону түя койгон ит да же күйүнгөнү, же сүйүнгөнү белгисиз, оқтоло түштү.

– Сенби?! – деди өпкөсү қебе түшкөн иттин көздөрүндөгү жазуу. – Акыры бар экенсин го?!

Ушу саам анын көкүрөгүн жек көрүүгө да, а бирок кандайдыр ишеним, үмүткө да окшогон бир нерсе тиреп, тээп чыкты:

– Баланы таштаган, ал экөөбүздү канчалаган азапка салган... таш боор эне сен экенсин да?! Канча издедим сени?! Карагим, эси-дартым, жылдарым сени издөө менен өткөнүн билесиңбі?!

Аял дилинде жансыз немедей катып калганы менен муун-жүүнү титиреп, колу-буттарын майда толкун сияктуу калтырак баса баштаганын сезди ит. Ушул убакта ит аял менен баланын бири-бирине куюп койгондой окшош экенин көрдү. Ушу азыр кейип кетип турганына карабай, кой көздөрү балбылдап, узун кирпиктери төгүлүп, эриндери бөрсөйүп, кол менен жасап койгондой татына болчу аял. Кол менен жасап койгондой...

Кумайык аны уулу менен элестетип да жиберди. Тигине, эне-бала башкалардай жетелешип алышып, кайдадыр кетип баратышат... Экөө тен ушунчалык бактылуу. Ушунчалык сулуу... Бул дүйнөнүн жарашигы ушул экөө сияктуу...

Ангыча кумайык «сelt!» этти. Анткени элесиндеги татынакай кийинген сулуу эне капысынан эле эки тизесин муштагылап, ай-ааламды жаңырта чаңырып жиберди:

– Жого-ол-л дейм!!!

Иттин эмелеки аз-аzdap жумшарып, жакынсый баштаган дүйнөсү бир катуу силкинип, башка жеген эмедей дене-бою муздай түштү.

– Ыр-р-рр! – деп анан арсайған тиштерин көрсөттү. Ошондо да анын: «Айланайын, балам кайда?! Баламды бер?!. Мен акмак болупмун, мен жаңылып калыпмый!» – деген өтүнүчтү, өксүктү күттү. А бирок аял анткен жок.

Чачы-башын саксандатып, же акылынан айнып калганы, же алагүү болуп алганы, же коркконунан өзүн жогото салганы түшүнүксүз, албууттанып кыйкырып-өкүрө баштады:

– Эмне?! Жейсіңбі мени?! Баламды жегениң аз келгесип, эми мени да жегиң келип жатабы?! – Колу менен шаар тарапты жаңсал койду.

– Андай кыйын экенсин, эмне үчүн тигилерди жебейсін?! Же байкуш, алсыз балдар менен ар ким тепсеп, тебелеп, акыры кереги жок кагаздай ушалап-ушалап ыргытып жиберген дармансыз аялдарга гана алың жетеби?! Билесиңбі, мен сени жеп, тоюп алсын деп төрөгөн эмесмин баламды! Керек болсо... төрөбөйт да болчумун! Мени ошого мажбур кылышкан! – Аял анан дарылдап ыйлап, өз башын өзү муштагылап, тизе бүгүп отуруп калды. – Аа-а-а!!

– Мен – өз баласын ыргытып, тириүлөй итке салып берип, өз кара жанын калкалай качкан сен эмесмин, келесоо! Дагы мени «жедин!» деп коёт! А сен азыр анын кандаи бала болгонун билесиңбى?!

Ит аялга бир-эки кадам жакын келип, а бирок көк желкесин түктүйтө тиктеп туруп алыш ушинтип ырыллады:

– Мен баланы аңкелдек атып ачка жүргөн ит-мышыктардан коруп, канча отурдум ошондо?! Андай балам дейт экенсин, эмнеге ошондо кайрылбадың?! Андан кийинчи?! Мен ушул тегеректи канча акамалап, айланып-тегеренип жүрдүм?! Анда кайда элең?!

– Көргүм келбейт сени! Жек көрөм!!! – Жер чапчый жыгылды аял. – Баарыңарды жек көрөм! Кусур урсун сilerди!

– Ыр-р-р-р-р-р-р!!!

– Эмне ырылдайсың?! Унчукпай эле өлүп беришим керекпи?!

Бир убакта аял эсine келе түшкөндөй: «Балким, бул түшүм болуп жүрбөсүн?» – дегендей көздөрүн ушалап, кайра-кайра ачып-жуумп, анан жакшылап карады. Тилекке каршы, бет мандайында турган ит эми ага ого бетер дааналанып көрүндү. А бирок анын көздөрү бу саам аялды кудум адам баласына окшоп аяп да, жекирип да карап тургандай сезилди.

– Эмне?! – деди ошого аял жанагыдан жоошуй унчугуп. – Эмне карайсың антип?! Же сен да мени күнөөлөгүң келип турабы?!. . . Ооба, күнөөлүмүн! Бу жарық дүйнөгө сулуу, бирок жалгыз, бактысыз жаралып калганым үчүн күнөөлүмүн! Жок дегенде балам болгондо эмне?!. Аны да сен жеп алдың го, жырткыч!!!

Бул сөз Кумайыкка жакпай кетти:

– Ыррр-рр-рр!!! – каяша айткандай катуулап ырыллады. – Ким жырткыч?! Ит болсом да, сенден айырмам бар го, сен ыргытып салган адамчаны канаттууга кактыrbай, тумшуктууга чоктурбай багып-тектим!..

– Мен сени жек көрөм!!! – эмнегедир аял итти бир топко чейин тикире耶 тиктеп туруп, үнүн пас, бирок ушул сөздү бүткүл жандүйнөсүнөн сыйылтып, сыйып алыш айтып жаткандай баса айтты.

Ит унчуккан жок. Ал ырылдаганы менен деле баары бир аял аны түшүнбөйт болчу. Ошондуктан айтчусун ичинде айтты:

– Адам болбой калганың кандаи өкүнүчтүү! Болбосо, ушу азыр айбүйга койбай ээрчитип барып, боор этинден жаралган баланды колуна салып берет элем го! Балам үчүн ушул күндү, ушул жолугушууну күттүм эле го?! Өз энеси менен табышса, бала бактылуу болот деп ишенчүмүн?!

Анын эмнени ойлоп жатканын аял кайдан билсин? Унчукпай карап жатып алган итке эми өзү жакындал, тизелеп жыла баштады:

– Эмне?! Эмне тиктейсин, антип?!

– !!!

– Сен эле калдың эле, мага сугунду артпаган!.. Жегиң келип, шилекейин чууруп, напсиң бузулуп атабы?! Бу замандын иттери да бузулган!



Өзүнүн дақдайып ачылган көкүрөгүн, бир карыш болуп керилген мойнун, бети-башын сыйпалап, өксүй да, аялуу да айтты эми:

– Кайда калбаган дene, кайда калбаган жан..! Таждадым баарынан... Ме, жей бер эми! Кел, күчү-күчү?... Шык-шык... – тандайын шыкылдатты.

Ал бир топ жакындап келгиче Кумайык аны кыймылсыз, телмире тиктеп турду да, эмнегедир ыйлагысы келип, муун-жүүнү бошой түштү. Аナン так маңдайына келип калган, чачы саксайып кеткен, оозунан ач-кыл, денесинен тер жыттанган, боору ачылып, эки эмчеги булайган жаш аялдан көздөрүн шарт тартып алды да, андан ары артын кылчайып да койбой, өзүнүн адамчасын көздөй алыш учуп баратты...

Бул анын өмүрүндөгү дагы бир сокку, дагы бир үмүт-ишениминин кыйроосу болду...

* * *

Кумайык келгенде бала ойгоно элек болчу. Ит энесинин дабышын түя, кудум иттей сергектик менен баш көтөрүп тура калды да, көздөрүн ушалап, сейилге камдана баштады. А бирок ит энеси таарынган эмедей буркуюп, эки астыңкы бутуна ээгин жөлөгөн тейден, кыймылсыз жата берди.

Бала ит энесинин мойнунан кучактап, жароокерлене көздөрүнө тигилди. Ит энеси аны ақылдуу, бирок муңайым көздөр бир азга тиктеп жатты да, ичи ысып же каңырыгы түтөп кеткендей ақырын кыңшылаган үн чыгарып, баланын бетин жалап-жуктап койду.

Энесинин өзүнө карата эч кандай таарынычы, капачылыгы жок экенине ынангандай, бала эми аны мойнунан тартылап:

– Жүрбөйсүнбү? Турбайсынбы? – дегендей ишарат кылды. Ит:

– Жок, бүгүн эч кайда барбайбыз! Тынчымды албачы! – дегендей ырыллады.

Ошону түшүнгөн бала шаабайы суүй, таарынгандай ары карап унчукпай жатып алды.

Кумайык түтпөй кетти. Баласына жакын келип жатты да, дальсынан жыттагылап, анын кичинекей ийинине ээгин жөлөп, бирок унчукпай жата берди.

* * *

Эртеси аял таштанды жайга дагы келди.

Бу жолу да бир нерсе издегендей жер чукулап, ырдаганы да, ыйлаганы да белгисиз кыңылдап басып журду. Өзүнөн мурда келип, бар кыймылына назар салып жаткан итти байкаган жок. А бирок улам айлана тегеректи, кечээ ит жаткан тарапты улам кылчайып карап коёт.

«Баласын издең жүрөт...» – Кумайыктын оюна ушул келди. Балким, баласын таап алса, аял бакыттан башкача болуп өзгөрө түшчүдөй сезилди ага. Көздөрүн жумду... Алыстан эле бири-биринин жытынан сезип, айланып-тегерене түшүшүп, анан бири-бирине кучак жая чуркашып, ку-чакташып альшып, кубанычтан көл-шал түшүп ыйлап алышкан экөөнү элестетти... Өзү да дene-бою балбырап, муун-жүүнү бошоп, эмне кылаар айласын таптай алдастап калды...

Ушул сезимди жоготуп албайын дегендей, көздөрүн жумуп дагы бир азга жатты ит. «Эмнеге болбосун?! Эмнеге ошол ирмемдерди жасаганга болбосун?!..» Ушуну ойлогондой, ордунан «шарт» турду да, жаман кепесин көздөй алып-учуп баратты!

Үйүнө жетип-жетпей эле арсылдан үрүп келатты ит. Ит энесинин дабышын уккан бала ойгонуп, энесинин адаттан тыш жоругуна таң калгандай, элейип сыртка кулак түрүп калды.

– Арс! Арс!!! – шаштырып кирди ит. Бала көздөрүн ушалап, ордунан тура жөнөдү.

Алар баланын өз энеси жүргөн жерге бат эле жетип келишти. А бирок бала таштандылардын арасында киши жүргөнүн көрүп, эмнегедир жүрөгү «болк» дей түштү. Анткени буга чейин ит энеси эки аяктуулардан баласын ала качып, алардын көзүнө чалдыктырбаганга аракет кылчу. Ошондуктан бала аларды кандайдыр өтө коркунучтуу жандыктар катары түшүнчү.

Ит да басыгын жайлаташып, чакан бадалды далдоо кылып токтоду.

Буга чейин адамдарды мынчалык жакындан көрө элеги үчүнбү, же тигинин өз энеси экенин сезидиби, айтор, кичинекей жүрөгү азыр көкүрөгүнөн чыгып кете турғандай катуулап согуп, түрсүлдөтүп ургулай баштады. Ошол түрсүлдөктүү бүтүндөй аалам тыңшап калгандай, атүгүл азыр алиги аял да угуп койчудай ынгайсыздана баштады.

Кумайык анын денесин майда калчылдак басып кеткенин сезди.

Өзүнүн да тулку-боюн кызганычка окшогон бир кызыктай сезим каптап, каны дүргүй түштү. Кантеп кыншылап жибергенин өзү да байкабай калды анан...

Ошону эле күтүп турғансып, аял да алар тарапка «жалт» карап алды..!

А бирок Кумайыкка артка жол жок сыйктуу сезилди.

«Канча жыл мурда баланы ушул жерден, ушул аялдан алган болсо, эми кайра энесине бериш керек!..» Кечээтен бери ушул ой көкүрөгүнө кыттай болуп уюп калганы үчүнбү, кандайдыр бир күч аны ошол жерге матап, кадап таштады.

Аял да жүрөгү бир нерсени сезгендей, аларды көздөй келатты..!

Бала өзүнүн жандүйнөсүндө, көкүрөк-көңүлүндө болуп жаткан бей-тааныш, белгисиз бир туомга түшүнө албай, көрүп жатканына таң калып да, коркуп да, бу жерден бат эле көздөн кайым болуп кеткиси келип, а бирок ит энесинин кебелбей жатканына ишене албай, эс-мас боло берди.



«Шырп-шырп...!» – мына, келатат!.. Аз-аз... Аз эле кадамдар калды!.. Мына азыр эне-бала бири-бирин тиктешип, селейип саамга катып калышат да, анан бири-бирине кучак жая чуркашып, бу тегеректе Кумайыктын бар экенин унутуп калышып, деги эле бул ааламда өздөрүнөн ашкан бактылуу адам жоктой сезилишет!..

Канчалык кыйын болсо да ушундай элестетип, ушундай болушун каалап, унчукпай жата берди ит.

Бирок... Ал ирмемдердин келиши учу-кыйыры жоктой, өтө узакка созулуп баратты.

Экөөнө он-он беш кадамдай жакын келип калган аял кудум кечээкисиндей артка-алдыга акырын тенселип, кечээкидей эле көкүрөгүн дақдайтып, береги экөөнү бүшүркөй тиктеп калды... Ошол тапта тээ тоо тараптан келген айдарым жел аялдын чачтарын, этек-жөнин делбектетип өттү эле, кечээкидей эле ачкыл жыт берки экөөнү капитап өттү.

Жапайы бала менен итти нес болуп тиктеп турган аялдын колунан бир убакта бөтөлкөсү түшүп кетти. Ошону да байкабай, аларды карап анкайып катып турду да, эсине келе түшкөндөй «селт» этип алды аял.

«Мына, тааныды! – деди ит оюнда. – Азыр...»

Жок! Ал ойлогондой болбой калды. Аял уйкудан ойгонгондой эсине келе түштү да, оозунан билинер-билинбес суусу ағып, жерде жаткан бөтөлкөнү өтө аялуу бир нерсесин түшүрүп жибергендей баса калып алды да, баары ағып калган жокпу дегендей, шищенин түбүн шыкаалап карап койду. Дагы төгүлүп, бөөдө жок болбосун дегендей анан калганын кылкылдатып жутту да, бошой түшкөн идишти ары ыргытып койду.

«Мына, эми... эми башталат!» – Ит эне-баланын жолугушуусун күтүп жатты.

Бир убакта бала бир нерсени ойлой койду. Жок, ал ит энесинин тынч, камырабай жатышынан ушуну чала-була боолгоду: Энеси аны береги, саксайган эки аяктуу немеге салып бергени жатабы?! Кантип эле?!

– Ырр-р-р... – саал калчылдап, дирилдеген үн менен ит энесинин анысына макул эмстей, айбаат кылгандай акырын ырылдады да, артка кетенчиктеди бала.

Ушуну эле күтүп жаткандай, ордунан «шарт» тура калып, баласына жооп кайтарды ит эне:

– Ырр-рр-рр-р!!! – Кумайык өз тилинде баласына иштин чоо-жайын түшүндүрүп, бул аял анын өз энеси экенин айтып жатты. А бирок бала ит энесине бирде түшүнүп, бирде түшүнө албай койду.

Баарынан өкүнүчтүүсү, мас аял береги кудум бала түспөлдөнгөн, саксайган эменин, мындан канча жылдар мурун ушул жерге, ушул итке таштай качкан өз баласы экенин эч сезбей койду. Анын жедеп таш, муз болуп, энелик бир үзүм да мээрими калбай, акыркы убактарда ачуу суудан гана жаназык алыш калган жүрөгү сезбейт да болчу аны...

Тек гана, жаман оюнда бу саам да өзү тууралуу гана ойлоду аял:

– Токто-от!!! – деп кыйкырды ырылдашып турган экөөнө. Айткандай эле экөө аны сестене карашты.

– Талашынар менби?! – деди «ыйк» эттире кекирип алыш, мына азыр кулап түшчүдөй ыргалган калыбында. Анан айланы-тегеректи жаңырта, маашырлана каткыра баштады:

– А-ха-ха-ха! Ой, боорум, ай! Ушу силер да?!! – Соолуга түшкөндөй заматта анан күлкүсү тыйыла түштү. – Билесинерби, мени кезегинде «мен» деген эркектер талашып, бири-бирин кызматтан кууп, бири-бирин бычактап, бири-бирин карактап!.. Жараматтанып алдымга ай, үстүмө күн төшөшүп!.. Кийбегенди кийдирип, ичпегенди ичирип!.. Укмуштун баарын убада кылышып!.. А бирок бири да сөзүнө турган жок! Баары алдамчы, баары..! Керек болсо эми бир бөтөлкө арак да алыш бергенге жараашпайт! А убагында, билесинерби, француз конъягы, грузин виносу... деп, башы айланткан керемет шараптарды оозума кармашчу эле! А мен келесоо жашоо деген дайыма эле ушундай экен депмин! Акыры, мени бу дүйнөнүн бардык башка кызыкчылыгынан да, арак-шараптын кудурети багынтып алды!.. Ал бар – мен бар! Ал жок – мен жок!.. Эмне, эмне тиктейсинер мени?! Токточу, тетиги эмне өзү?!. – көздөрүн чоң ачып, балага үңүлө карады. А бирок анда деле акылы жетпей, тааныбай койду баланы:

– Шайтансынбы?! – деди анан чочуп кеткендөй «селт» этип. – Же кимсин?! Жалаңкычсынбы?.. А балким, албарсты болуп жүрбө?!

Ушуларды угуп, Кумайыктын жаны ачып кетти! Жүнү түктөйүп, ке-жигеси үрпөйүп, жаалы кайнап чыкты! Эмелеки сөздөрү үчүн аялды азыр баса калыш, үзүп-жулкуп жиберчүдөй жаалданып, а бирок анын баланын энеси экенин ойлоп, токтоп калды.

Ошондон көп өтпөй эле экөө кайра ээрчишип алышып, артына кайтып баратышты...

* * *

Баланын энесине жолуккандан кийин Кумайык бир топко чейин чөгүп жүрдү. Эми анын баланын өз энеси жөнүндөгү үмүтү таш каап, ал тууралуу экинчи ойлобой турган болду.

Ошондой күндөрдүн биринде ит түш көрдү. Түшүндө – Анжелиналар менен аралашып, баягысындай эле камыр-жумур болуп жашап жүрөт! Бардыгы тең ушунчалык бактылуу! Атүгүл кичинекей адамчасы да бойтондоп аларга кошулуп алыштыр. Баарынан кызыгы – ал да башка балдардай кийимчен экен. Ошолорго окшоп эки аяктап чуркап, ошолорго окшоп колу менен тамак жеп, кадимкидей эле адам болуп алыштыр!..



Аларды карап, кайсы бирине кубанаарын билбей, бакыттан каректерине жаш тегеренип, буттары жер баспай, тим эле аба менен учуп жүрөт Кумайык.

Адамчасы болсо абалкысындай эле ит энесинин ұстұнө үйрүлүп түшүп, аны аяп, жакшы көрүп, быйтыйған алакандары менен көзүндөгү тамчыларды аарчыйт...

Ойгонуп кетсе, чыны менен эле адамчасы анын жаактары ылдый сыйзылып ағып жаткан жашты арчып, аялуу тиктеп жатыптыр.

– Эмнеге ыйлап жатасың? – Ит энеси көзүн ачаары менен баласынын ушу азыр өзү кошо ыйлап жиберчүдөй болгон жүзүнөн, көздөрүнөн ушуну окуду ит.

А бирок эч нерсе деп айта алган жок. Өкүнүчтүүсү, анын баарын түшүндүрүп айта албайт да болчу.

Бара-бара жол жээгине шондооп отуруп алып, ары-бери өткөн машинелерди карай берчү адат тапты. Анткени бир саам жол бойлой желип-жортуп баратып, капысынан эле кулагына бир тааныш үн угала түшкөн – кожоюнуун машинеси! Бул үндү ал жазбай, миндеген машинелердин уу-дуусунан айрып билер эле. Болгондо да тәэ алыстан таанышу да, кулак түрүп, тыңшап калчу. Чындал эле кожоюну экенин билгенде гана туралып, дарбазанын оозунда отуруп калчу.

– И, жер тыңшаар Маамыт, – дечү анда кожойкеси ичи жылып. – Кожоюнуң келатабы?

Ушинчү да, өзү да күйөөсүн тосконго камынып, кызын ээрчитип дарбазаны ача баштачу.

Мына эми, кожоюну өлгөндөн бери уга элек ошол добуш! Адатынча кулагын түрүп, саамга демин ичине ала катып калды да, жол бетинде кумурскадай кылкылдан, кыйма-чийме зулдаган машинелердин ар бириң жанталаша карап, тааныш машинени издең жатты. Тапты – так өзү! Машинени тааныды ит. Өчөшкөңсүп, бирок ал жолдун аркы өйүзү менен бараткан!

Жанталашып чуркап да, мойну кайрылгыча карап да баратты. Айрым айдоочулар аны көрүп, уурттарынан жымыйып күлүп, ал тууралуу алда нелерди сүйлөшүп коюп жатышты. Бир гана тааныш машинесинин айдоочусу аны байкаган жок. Үйлагысы келди иттин. Антсе да үмүтү үзүлбөй, айдал бараткан адамдын ким экенин билбесе да тааныш машинени эш тутуп, өмүрүнүн акыркы күндөрү бүт издең жүргөн ыйык нерсесин таап алгандай, эми бир аз эле жаза тайса ошол бакыттан кол жууп, андан кийин мындай учур эч качан кайра табылбачудай сезилип баратты!

Жок! Тилеги таш каты! Бир убакта Кумайык машинени жоготуп койду. Анткени ал кайсы бир жерден ары имерилип кетчү жолго түшүп, таптакыр тескери тарапка бурулуп кеткен болчу!

Балким, карылыктын белгисидир, балким, бул ага каттуу сокку болгондур, айтор, ушу саам ага жер айланкөчөк болуп, бардык нерсе ордуларынан жылышып, аңтар-тентер болуп жаткандай сезилди.

Эмне болуп жатканына түшүнө албай, дәндароо же оорулуу иттей ошо ордунда теңселип, тегеренип турду да, бир убакта барып эсине келди.

Бирок бул анын бүлбүлдөп өчүп бараткан үмүтүн кайра жандырып, кадимкидеги жандантып, чыйралтып салды. Эми элдердин арасынан адамчасынын төрөп-таштаган энесин эмес, өзүнүн кожайкелерин, машинелердин арасынан тааныш машинесин издең, атүгүл көптөн бери барбай калган баягы үйүнө кайрадан бара баштады.

* * *

Бир күнү да бир укмуш окуя болду!..

Бирок бу саам бактысын кайра да жоготуп албаш үчүн ушунчалык аракеттөнди ит...

Адатынча жол боюнда жатып, бир убакта «селт» этип тура калды да, азыр чуркап жөнөөчүдөй комдонуп, эки кулагы менен эси-дартын жолго төшөп, нес болуп катып калды. Айткандай эле кулактын кужурун алган миндеген уу-дуунун арасынан баягы добушту үзүл-кезил айырмалай баштады. Жүрөгү лакылдап, денесин майда калтырак басып кетти.

Мына! Мына, ал жакындан келатат!..

Бу саам да баягыдай, машине аркы өйүз аркылуу өтүп кетчүдөй, элендеп ошо тарапка өтө албай турду эми. Улам өтүп кетем деп алдыга умтулган сайын, улам жетип келе калган машинелер андан буйтап, айрымдары айнектен башын чыгара калып тилдеп, ага деле болбой чый-пыйы чыгып, ақыры чоң жолдун так ортосуна туруп алды да, машине келаткан тарапка беттенип, азыр тең жарыша чуркачудай ондонду.

Бетмандай келатканدارга ал, кудум азыр машиненин түмшүгүна жашишып, кол салып бой таштаганы турган жырткычка окшоп кетип атты.

Мына, жакындан калды машине! Ого бетер кулактары тикчийип, көздөрү чычаладай жанып, ары-бери «зуу-зуу!» өткөн машинелердин дөңгөлөк алдынан чыккан шамалдан дene түгү бирде өйдөнү карай, бирде ылдыйды карай жапырылып, көк желкеси түктүйүп, тарамыштай түйүлүп турду ит.

Бир убакта анан машинени көрдү! А бирок айдоочунун ким экенин дароо аңдай алган жок. Анткени сааттай болуп, экөөнүн ортосунда зымырап башка машине келаткан болчу. Антсе да чымын-куюн болуп, дөңгөлөктөрдүн арасында бирде дөңгөлөктөй тоголок боло түшсө, бирде узунунан чубала түшүп, чуркап баратты ит.

Ортодогу машине өтө берген кездө рулдагы айым да жандай чуркаган итти байкай кооп, эмнегедир кайра-кайра үңүлө карап, анан шашкалак-



тай түшкөндөй болду. Бир маалда ит машиненин айдоочу тарабына өтүп, саал ақырында калган машиненин айнегине жакында түшүп жатты.

Айым да эмне кылаарын билбей, алдастай түшкөн окшоду! Сыягы, ал да Кумайыкты тааныды! А бирок машинени токтотконго ылайыгын таптай, «аварийка» жарыктарын жалпылдата жандырып таштады. Бат эле анан жол жээгине жылып чыкты да, машинени токтотуп, сыртка чыкканча шашты.

А бирок тээ канча чакырымдан бери буту-бутуна тийбей чуркап келгенге күйүгүп, көл-шал түшүп, тили салаңдаган Кумайык кожайкесин көрүп эле өзүн таштап жиберди!

Баш көтөрүүгө дарманы жок, жерде сулап жатты ал.

– Кумайык?! Кумайык?! – Иттин жаагына алаканын төшөй коюп, ала-пайын таптай, ыйлап жиберди аял. – Сенсиңби, Кумайык?! Айланайыным, ай! Бар белен сен?! Тирүү белен?! Кантеп калгансың деги?! Байкушум, ай?!

Баягы жумшак, мээримдүү алаканы менен иттин башынан сылап да, өткөн-кеткени эске түшүп, солуктап ыйлай да берди аял. Анын каректеринен тамган ысык жаштар иттин түмшугуна, бети-башына таамп жатты. Кожайкесинин ый аралаш болсо да тааныш, жагымдуу үнү... мээримдүү, жумшак алакандары... Мындай күндү ал качантан күттү эле?! Канчалык кыйын күндөрдө да ушуладын элесин эш кылып, кайраттанып, ушул күндү келет деп ишенип жашачу эмес беле?!

Бир чети мунун баары тен түшүндө болуп жатканда, уккан кулагына, көргөн көзүнө ишенип да, ишенбей да, айтор, бакыттан бүт тулку-бою, сезим-туюмун жогото эс-мас болуп, антсе да, эгерде азыр көздөрүн жумуп же башын башка жакка буруп кетсе, ушул бактысы жоголуп кетчүдөй, кожайкесин жалдырап тиктеген тейден жата берди.

– Кечир мени? – деди аял ыйлап жатып. – Башкалардын тилине кирип, сени журтка таштап кеткеним үчүн кечир?! Кожоюнуңду жанында көрчү эмес белен, ал кирип-чыккан жерди акамалап жашасаң, женил болоор дебедимби, курган жаным. А кийин телефон чалып сурасам, сени эчак өлүп калды дешкен?!. Эмнеге антишти десен?!

Тээ бир оокумда итке жан кире түшкөндөй болду. Адегенде куйругу аста кыймылдап, анан түмшугун жылдырып, кожайкесинин алаканын жалады.

– Кумайык?! – ыйын токтото, шашкалактап кетти. – Анжелина эсиндеби? Ал сени дайыма эстейт. Атүгүл канчага чейин ыйлап да жүрбөдүбү! Эгерде азыр сени тапканымды айтчу болсом... – жанын сыйпалап, телефонун издегендей болду, – билесиңби, кандай кубанарын?

Чыны менен эле телефондун номуурларын тере баштап, бирок оюна бир нерсе түшүп кеткендей кайра токтоп калды да, Кумайыкты үңүлө карады:

– Эмне кылайың, айтайынбы?..

Бул көп чекиттин артында: «Өлүп калбайсыңбы?» дегендей маани жаткан. Ошону түшүнгөн окшоп, Кумайык ордунан турууга аракет кылды.

Адегенде буттары шалактап, жансыз немедей сезилгени менен бара-бара өзүнө келе баштады. Аны көрүп, кубангандан аялдын көздөрүнө кайра да жаш тегеренип, жүзүндө жылмауу пайда болду:

– Кумайык?! Тура гой, – деди өзү да жөлөп-таяган болуп. – Коркуп кеткенимчи...

Кумайык ордунан турду да, жанатан берки дене-боюна жабышкан жанчылууну күбүп салгысы келгендей силкинип-силкинип алыш, айткандай эле кадимкисиндей тириле түштү. Экө эми көрүшүп жаткандай анан күйругун чамгарактатып, адатынча «арс-арс!» үрдү да, кожойкесине бой таштады! Аял да кудум кадыресе киши менен көрүшүп жаткандай тизелеп отура калышп, кучак жайды.

Жол боюнда кучакташып, ыйлап турган экөөнү жолоочулар аңкай карап түшүнүп да, түшүнбөй, ар ким ар кандай боолгоп, өтүп кетип жатышты.

* * *

Кумайык адатынча салондун ичине атып кирип ары жакты, бери жакты жыттагылап, сагынычы тарабай, кубангандан эмне кылып иер айласын таппай, кайсалактай берди.

– Айтчы, кайда жүрдүң? – деди аял да жетине албай.

– Эптең күн өткөрүп жүрдүм да, – дегенсип ит арсылдан үрүп койду.

– Саал токтолупсун, – Иттин кирдеп, жүдөп калганынан улам ушинти аял. – Кыйналсан керек?

– Арс! Арс!

– Эч нерсе эмес, баары жакшы болот. Үйгө барабыз... Жуунуп-тазаланаңың...

Оюна бир нерсе түшүп кеткендей анан тунжурай түштү:

– Эсиндеби, баягы биз көчүп кеткен күн? Ошондо сени журтка калтырырын калтырып коюп, жол бою Анжелинага кошуулуп өзүм да ыйлап бардым. Көздөрүң жалдырап, бир заматта мусаапыр кейипин кийип, адам түгүл Кудайдын боору ооругудай элең ошондо..! Бирок силерсиз жашоо бизге деле оңойго турган жок. Көпкө чейин кыйналып жүрүп, жакындан бери эле өзүбүзгө келдик. Чынымды айтсам, мени Анжелина гана сактап калды. Ошол кызы үчүн кармалып калдым да, болбосо мага жашоонун кызыгы деле жок болуп калган... Анан минтип, кайра өз калаабызга көчүп келдик. Өлгөн күнүндө куран окуттук. Киши аябай көп болду. Бирок баягы эки досу бар эмес беле, ошол экө гана келген жок. Акбардын тириүү кезинде тим эле жайдандашып, төрүбүздү берчү эмес эле. Ал өлгөндөн кийин акыбалыбызды сураганга жарашкан жок. «Адам аласы ичинде» деген чын окшобойбу. Кийин бирөөлөрдүн айтмында,



Акбар менен тымызын жоолашып, бизнесине билгизбей душмандык кылып, кара санап жүрүшкөн экен. Эмнегедир, өлтүргөндөр ким экенин деле ошолор билчүдөй сезчү болдум. Бир-эки жолу кеп кылсам, ыргып-секирип уккулары да келишкен жок.

Баягы каргашалуу караптагы түндү эстеп кетти Кумайык. Аскарды жайлап кооп, түн жамына качкан эки «достун» тарбандаған карааны көз алдына тартыла түштү. Так ошондогудай жаалы кайнап, көк желкеси түктүйүп, денеси тарамыштай түйүлүп:

– Ыпп-ррр!!! – этти. Өткөндү эстеп, жайбаракат сүйлөп отурган Жамийла уйқудан ойгонгондой боло түштү. Бирок ал Кумайыктын баятан айтылгандын баарын угуп, түшүнүп, кимгедир кыжына түшкөнүн баамдады да, эки ийнин солкулдата тәэ теренден үшкүрүп:

– Болуптур... Баарын Кудай көрүп турат. Айтмакчы, алар деле жыргап кетпептир. Бирөөсү өгүнү бала-чакасы менен жол кырсыгына кабылып, кыйын абалда жатат дешкен. Бирөө да банкрот болуп, үй-жайын сатып, бизге окшоп тентип калышкан имиш.

Жамийла өзүн тиктеп, угуп отурган иттин башынан сылады:

– Экөөбүздүн жолукканыбызга Акбардын арбагы деле сүйүнүп жатса керек, ээ? Ал сени алыш келген күнү баарыбыз ушунчалык сүйүндүк эле... Мына, эми үйүбүз дагы бирге толукталды... Бир гана Акбар жок...

– Кың-ң... кың-ң... – Зээни кейигендей кыңшылап ийди ит.

– Баса, биз менен жашайсыңбы эми?

Көктөн тилегени жерден табылгандай кыңшылап, кожойкесинин колдорун жалагылап жиберди ит.

– Жарайт, – жылмайды кожойкеси. – Анда кеттик. Анжелинаны бир сүйүнтөлү дейсин!

Машине от алыш, ордунан козголду. Баягы бактылуу кези кайрылып келгенине ишенип да, ишенбей да, буга чейинки бардык кыйынчылыктарды, азап-тозокторду унутуп, кудум абада учуп, булуттун үстүндө бараткандай жаны жыргап, жумшак отургучта баратты ит.

А бирок бир убакта эсине адамчасы түшө калды да, кекиртегине каттуу бир нерсе кептеле түшкөндөй боло түштү. Кылчайып, артты карады. Машиненин дөңгөлөктөрүнүн алдынан сууруулуп чыгып жаткан жолдор чубалып, ийрелендей калып жатат...!

Кумайыктын көз алдына тәэ алда кайда калган жаман кепенин ичинде ит энесин чыдамсыздык менен күтүп, эски дубалдардан башын соксойтуп шаар жакты карап, беттери ботала болгону менен көзгө эң эле сүйкүмдүү көрүнгөн наристеси элестеди. Ошого удаа эле баягы-баягы, кожойкеси менен Жамийла көчүп кетип бараткандагы өзүнүн жан чыдаткыс абалы кайра баштан дene-бою, жандүйнөсү аркылуу сыйылып ётө баштады.

Кыйпычыктап, кыңшылап, жандалbastap калды.



– Эмне болду, эшикке чыгасыңбы? – деди аял машинени жол жээгине токtotуп. – Же... Барғың келбей жатабы?

«Ээн, жапайы турмушка көнө түшсө керек. Канткен менен ит да», – ушуну ойлоду аял.

Арт жакка өтө аялуу, кымбат нерсесин унутуп калгандай кылчактап, катуу-катуу арсылдап үрүп жиберди ит.

– Жарайт, – аял «кантээр экен?» дегенчелик кылып, машиненин ит тараптагы эшигин ачып койду:

– Калғың келип атса, өзүң бил...

– Арс! Арс! – машинени жүрүп кетпесин дегендей, тулкусунун тең жарымын гана сыртка чыгарып, тең жарымы машиненин ичинде калган ит алда нени айта албай жаткандай чый-пыйы чыгып, тыбырчылап турду. Атүгүл анын каректерине жаш кылгыра түшкөнүн байкады аял:

– Балким, ал жакта күчүктөрүң бардыр? – деди.

Ошондо гана боолгогондой.

– Арс-арс! – «ошондой» дегенчелик маани берди ит.

– Жарайт, анда. Кайра баралыбы?..

Кумайык сүйүнүп кеткендей аялдын колдорун жалап-жуктап жиберди да, машинеден кайра ошончолук тез шыптырылып түшүп, жогоруну карай баштанып, кожойкесин күтүп калды.

Машине бирде алдыга өтүп кетип, бирде артта калып, жол баштап келаткан Кумайыктын соңунан баратты. Качан гана алар шаардан чыгып, ээн талаага келишкенде иттин карааны тикенек-чөп баскан талааны аралап, көздөн кайым болуп кетти.

Аял машинеден түшүп, ал кеткен тарапка көз жиберди. «Жакын арада күчүктөрү болсо керек», – ушинтип боолголовду да, айланы-тегерекке кулак түрдү. А бирок ага жымылдаган жымжырттыктан башка эч нерсе угулган жок.

Тээ бир убакта алда кайдан иттин арсылдап үрүп, чакырганы угулду. Машинесин кулпулап коюп, кожойкеси эми ошол тарапка беттенди.

Бийик, шиш такалуу айымга бу жалгыз аяк жол менен жүрүү бир топ машакаттуу болду. Антсе да итинин көңүлүн кыйбай, анын ар кайсы жерден булактап көрүнө калган караанын ээрчип, бара берди. Ит да кожойкесинин ошонусуна курсант болгондой, анда-санда гана чокчоюп отура калып күтүп, анан күйрук-башын кыйшандата эркелеп, жароокерлене калып, бирок баары бир эси-дартынын баары башка жакта сыйктуу кыншылап, шашкалактап баратты.

«Канткен менен эне да! – деди оюнда аял. – Ка-ап, күчүктөрдү салып алганга бир нерсе алып алсам болмок экен. Бу жерден аларды кыбыра-тып, канттип ээрчитип кетебиз. А балким, көздөрү да ачыла электир? Же чоноюп калышты бекен?..»



* * *

Ит энесин күтүп, дубалдын қырына минип отуруп алган бала аларды алыстан эле көрүп, бир топко элейип карап турду да, чоочун караандан чочуркап, алардын «үйүнө», алардын турмушуна кандаидыр алай-дүлөй келатканда сезип кетти да, денеси жыйрыла түштү. Дубалдын ары жагына кайра шыпырылып түшүп, эми ар кайсы тешиктен карай баштады.

Бала көргөн көзүнө ишенбей, дендароо болуп турду. Жагымдуу да, жагымсыз да экени белгисиз бир чоочун сезим бүткөн боюн бийлеп алды. Каны дүргүп, башына тээп чыкты. Кудум өгүнкүдөй болуп, жүрөгү да көкүрөгүн катуу-катуу ургулап, бат-бат сого баштады.

Кептин чоо-жайын, эмне болуп жатканын түшүнгүсү келгендей, кудум ит энесине окшоп тумшугун өйдө көтөрүп, жыт алып көрдү. А бирок майнап чыккан жок. Баары бир эле жанагыдай, баары эле түшүнүксүз бойдон кала берди. Бирок бир гана баамдаганы – бул келаткан аял алиги аял эмес, таптакыр башка болчу.

Алар жакындап калышты!

Бала тар кепенин ичинде ары чуркап, бери чуркап, жанын коёрго жай таптай калды. Кудум итче қыңышылап, бурчка тыгылып отуруп калды анан.

Дубалдан адегенде ит энеси кирип келди да, баласынын кебетесин көрүп, өзү кошо үрпөйүп, жандалbastap кетти. Адатынча адамчасын жыттагылап, бети-башын жалап-жуктап жиберди. Ошондо гана бала анын кадимки энеси экенине, ага жамандык алып келбекенине ишенгендей, эреркегендей мойнунан «шап» кучактап, көпкө чейин коё бербей туруп алды. Эгерде азыр ит энесинен ажыраса эле алиги эки аяктуу неме дубалдан артылып түшүп, баланы эңип алып, кайдадыр алып учуп барып, тытмалап жеп салуучудай сезилип кетти ага. Атүгүл, көздөрүн да бекем жумуп алган.

– Коркуп жатасынбы? Коркпо! Ал андай эмес, ал жакшы адам! Биз эми бил жерден кетебиз да, адамча жашайбыз! – Ит энесинин қыңышылап, арсылдан үргөндөрүнөн ушуну түшүндү бала. Анан калса ит энесинин кыймылында, добушунда баягы жолкудай болбой, кандаидыр бир кубанычтын, жакшылыктын жышааны бар болчу. Ошону туйду бала. Анын үстүнө ортодон саал убакыттын өтүшү да адамчанын бүткөн боюндагы эми элеки коркунучтун ордуна белгисиз бир жагымдуулук таратып келатты. Ошону түшүнгөн ит эне да баладан боюн оолактата калып, кайдадыр шаштыра баштады:

– Коркпо! Сен да адам экенинди унутпа. Сен адамдар менен жашашың керек! – деп жатты ал. Бала анын эмне тууралуу айтып жатканын түшүнбөй калды. Тек гана Кумайыктын соңунан ээрчили. Бери имериле

бергенинде иттин көзүнө Анжелинанын куурчагы уруна түштү. «Мени таштап кетесиңерби?! Кантип?!.» – дегендей эки колун алдыга сунуп, өзүн тиктеп, бурчта отурат...

Бул убакта Жамийла Кумайыктын чыгышын күтүп, эшик-каалгасы тээ бир убакта жыгач менен бекитилген эски урандынын жанында, качан күчүгүн тиштеген ит дубалдын кырынан көрүнө калат деп чыдамы кетип турган.

Айткандай эле, бир маалда Кумайык «сорок!» этип дубалдын кырына чыга калды эле, кожойкеси ага нес боло карады.

Анткени анын оозунда тиштеп турганы күчүк эмес – куурчак болчу!

Анан калса куурчак аялдын көзүнө тааныштай көрүндү. Көйнөгү да, бети-башы да карала-торала болуп кирдеген оюнчукту тааный албай жаткандай бүшүркөй карап калды.

Дубалдан секирип түшүп келген ит оюнчукту кожойкесинин жанына таштады.

– Ализа?! – деди аял куурчакты тааный коюп.

Анан эки ууртунан күлкүсү төгүлүп кетти: – Бул биякта кайдан жүрөт?!

Колуна алып, айлантып-тегеретип карады:

– Муну... Анжелина кошунанын кызына таштаган болчу. А сен андан кантип алып кеттиң?

– Арс! Арс!..

– Түшүндүм... Кичинекейинде буга Анжелинадан башка эч кимди жолотчу эмессин. Анткени ал муну аябай жакшы көрчү эле да... Ошо адатына салып, дагы алып баса берген экенсин... – анан каткырып күлдү аял. – Бу кыздын кебетеси кантип калган?

Же таарынганы, же уялганы белгисиз, кожойкесин карабаган боюнча кыңышылап койду ит.

– Жарайт, – деди Жамийла аны түшүнгөндөй. – Түшүндүм... Айтмакчы, биякка ушул үчүн келиппиз да? Кеттикли эми?

– Жок! – дегендей ордунан тура калган ит дубалдын ары жагында дагы бирдемеси калып калгандай, ошол тарапка арсылдап үрдү.

Ушу азыр дубал ашып, кудум Кумайыктын өзүнө окшогон күчүктөр чубуруп түшө баштачудай сезилип кетти аялга: – Деги, канча күчүгүбүз бар?

А бирок... ошондон көп өтпөй эле бир укмушту көрдү аял!

Жүзүндөгү эми элеки жылмаю жоголуп, томсоро түштү.

Анткени дубалдын кырынан иттин күчүгү эмес, башка бир түшүнүксүз нерсенин башы көрүндү!

Жүрөгү оозуна кептеле түштү! Жандилинде далbastап, жардам сурагандай Кумайыкка жал-жал карап алды. Бирок Кумайык белгисиз нерсени баягысындаи эле мээримдүү көздөр менен тиктеп, бери чыгышын күтүп, атүгүл үрүп, чакырып жатты...



Бул – Жамийланын удургүй түшкөн коркуу сезимин саал басандаткандай болду. Ошондо да көргөн көзүнө ишенип да, ишенбей да, дубалдын ары жагында шоңшоюп карап турган, бир карасаң адам баласынын башы кейиптенген, а бирок бети көрүнбөй, чач баскан жандыкты нес боло тиктеди...

Кумайык болсо анын эми бери секирип түшүшүн күткөндөй, ошого шыкак бергендей башын улам бир жагына кыйшайтып, көздөрүн жайнатып күтүп турду.

Аялдын корккон кебетеси баланы ого бетер чочутту.

Турган жеринде анын турпатына, кыймыл-аракетине, өнү-түсүнө көз салып, атүгүл чоочун эменин кирпигинин ирмелишинен бери изилдеп, аз-аз эле жагымсыз бир нерсени байкаса ары жакты көздөй «ойт» берүүгө даяр эле.

Кумайык адамдарга жолтоо болбоюн дегендей эки бутуна ээгин төшөп, жата кетти. Анткен менен эки көзү, эси-дарты алардын бири-бирине болгон «мамилесинде» болчу.

– Сен кимсиң?! – Адам эненин көкүрөк-көнүлгүндө, көздөрүндө ушул суроо айланып турду.

– А сен кимсиң?! – Бала да ага таң кала суроо узатты.

Ортодогу аралыктын, убакыттын мынчалык узарып кеткенине ақыры чыдамы жетпей кетти Кумайыктын. Ордунан тура калып, баланын бери келишин талап кылгандай ектөм-өктөм үн катып, буюргандай үрдү эми. Ошондон кийин гана бала да, аял да жандана түшкөндөй болушту.

Анын үстүнө, алиги саксайган жандык бир убакта кудум адамчанын колуна окшогон быйтыйган колун өйдө алыш чыгып, бетин толук жаап калган чачтарын ары алганда, анын бажырайган сүйкүмдүү жүзү, көздөрү жайнай түштү!.. Ошондо гана анын кадимки эле адам баласы экенине ынана түшкөн аял: «Ой, кудайым ай!..» – деп ийди.

Өнү өзгөрүлүп, денесине жан кирип, а бирок же сүйүнүп жатканын, же күйүнүп жатканын билбей, бир кызыктай абалга кептеле түштү.

Эки бети дуулдап, от менен жалын болуп ысып-күйүп чыккан адам эне бир убакта эсине келе түшкөндөй, алдыга бир-эки кадам таштап:

– Кел, келе гой? – деп баланы карай эки алаканын жайды. – Келчи, бери? Келе гой?

Аялдын эмне деп жатканын сөзүнөн түшүнбөсө да анын жүзүнөн, балбырай түшкөн энелик мээриминен, сунган колдорунан, атүгүл көздөрүнөн тыптылдап таамп кеткен көз жашынан түшүнгөн бала өзү да белгисиз, бейтааныш сезимге тушуга түштү. Эмнегедир ал ушундай мамилени, сүйүүнү, ушундай үндү башта да каяктандыр уккандай сезилип кетти.

– Келе гой, коркпо? – деди аял да аны чочутуп албайын дегендей, эки жаагы ылдый куюлуп, агып жаткан жашты да аарчыбай, үнүн ақырын жумшак чыгарып.



Адамча ит энесин карады. Ал да адам энедей мээримин төгүп, баласын бери чакырып турду. Ошондон кийин гана бала дубалдын берки тарабына шыпырылып түштү да, ошондо да үрпөйүп, сактанганып турду.

Энеден туума жыланач, болгондо да төрт аяктап турган, чачы белине жеткен жапайы балага адам эне дагы бир кадам жакындал:

– Атың ким? – деди.

– ? – бала анын эмне айтып жатканына түшүнгөн жок. Болгону эле, адам эне жылган сайын ал дагы бир кадамдан артка жылып, коргонгондой түр кылып, ақырын ырылдаган болуп жатты.

Түтпөй кеткендей, ушу маалда ит энеси баласына учуп жетти! Жетти да, эмне болуп жатканына ақылы жетпей, коркуп турган адамчасынын бети-башын жалап-жуктап жиберди. Бала да ит энесинин мойнунаң «шап!» кучактай калып, анын саксагай жүндөрүнө тумшугун катып, эреркеп кетти.

Ансайын ит эне баласына жаны кейип, эбедейи эзилип, өз тилинде жалынып-жалбарып жатты...

Аларды карап туруп, адам эненин муун-жүүнү бошоп, өпкөсү ого бетер көөп, көзүнө жаш көлкүлдөп чыкты.

Эңкейип отура калып:

– Келчи, мага? – деди аナン балага колун сунуп. – Бери келгилечи?..

Бала саал ырылдап, ит энесин ого бетер бекем кучактап алды.

– Кумайык, кеттик үйгө? – бир убакта аял бир нерсени ойлогондой ектөм, чечкиндүү ушинтти да, машинесин көздөй басты.

Кумайык менен бала ошо ордуларында алда нени ақылдашып жаткандай «өбүшүп-жытташып», ақырын ырылдашып турушту да, улам артына кылчактап карап, кээде аларды күткөндөй токтоп калып, жай кетип бараткан аялды ээрчий басышты...

Ойлору удургуп, чакчелекей түшүп баратты аял. Адамдын кызыл эт ымыркайы менен иттин эне-балалык дүйнөсүнө таңданып да, алардын башынан өткөргөн, өзү үчүн бүдөмүктүү күндөрдүн, азап-тозокторун өзүнчө боолгоп элестетип, а бирок бирине ақылы жетсе, бирине жетпей, түйшөлүп келатты... Бир заматта быкпирдай кайнап, бардүйнөсүн быкычыкы ойлорго чулгап таштаган суроолорго кайдандыр жооп алгысы келди.

А бирок анын жообун тээ кийинчөрээк, бала адам болуп, ага адамча тил бүтүп, адамча ойлонуп, адамча ак-караны боолгоп, ақыл-эси киргендөн кийин гана алмак. А бирок а кезде Кумайык алардын жашоосунда эчак «кетип калган» болот... «Жакшы ит өлүгүн көрсөтпөйт» болуп, атүгүл жакын адамдары анын денесин да көмбөйт, анткени тагдырдын жазғаны ошондой болчу...

Тек гана, ал дагы эле каяктадыр жашап жүргөндөй сезимде жашап кала беришет.



Ал эми азыр, артында келаткан экөөнү улам кылчайып карап кооп, тамагы жашка муунуп, канчалык токтотоюн десе да болбой, жаагы ылдый булактап төгүлгөн көз жашын улам алаканы менен арчып, өзүн өзү ишенидирип, өзүнө өзү убада берип келатты аял:

– Ал сөзсүз адам болот...

Эпилог

Бул чыгарманы жазуу оюомда да жок болчу. Анын каармандары менин жандүйнөмө минтип, капысынан кирип келишти да, көпкө чейин мени менен жашап жүрүштү...

Бир күнү телевизор көрүп отурган кызым мени шашкалактап чакырып калды. Андрей Малаховдун «Пусть говорят» деп аталган автородук көрсөтүүсү болуп жатыптыр.

– Апа, карасаңыз! Укмуш окуя экен! Мына бул баланы ит багып чоңойтултур. Кийин таштандылардын арасында ит энесин ээрчиp жүргөн жеринен адамдар таап алышыптыр. Адегенде ырылдап, кишилерди жанына жолотпой качыптыр. Эми карасаңыз, кандай жакшынакай... – деп чебеленет Мырзайым.

– Койчу? – Он жаштагы, тим эле жутуп жибергинди көлтирген, ушунчалык жылдыздуу, жароокер, ак саргылынан келген, чачы саал тармалданган, бешенесинен нур төгүлүп турган баланы таң кала карадым. – Кантип эле? Жөн эле элди кызыктырыш үчүн ойлоп табышса керек?

– Жок, апа, чын экен. Келсениз, көрсөңүз?..

Бара-бара анын чыныгы турмуштан алынган сюжет экенине өзүм да ынана түштүм.

Бала жаңы баскан наристеге окшоп, элдин алдына кадамдарын акырын жай таштап, аяр басып чыкты да, өзүнө тигилген ушунчалык көп көздөрдөн сүрдөгөндөй, бүшүркөй түштү.

Алып баруучу аны ыңгайсыз абалдан заматта алып чыгып кетти (Аябай кызыгып, ойлонуп кеткендиктен, атүгүл каармандардын аты-жөндөрүнө да көнүл бурбай калыпмын). Ал баладан сурады:

– Иштерин кандай?

– Жак-шы... – Сөздү муунга бөлүп, жай сүйлөдү бала.

– Ўйде эмне иш кылып жатасын?

– О-куп, жаз-зып, та-мак жеп...

– Азамат! Ийгиликтериң абдан жакшы! Буюрса, келечекте сенден бир жакшы адам чыгат! Балким, экөөбүз кийин ушул сценада бирге иштешербиз? – Алып баруучу ичи ысып кеткендей, жароокер баланы бооруна бекем кысып кучактап койду да, андан аркы сөздү баланын үй-бүлөсүнө берди.



Баланын кээде-кээде эле адаша түшкөнү болбосо, кашык кармап, кадимки адамдардай тамак жегенге үйрөнүп, эки аяктап басып калганын, атүгүл онго жакын тамганы жаттаң, онго чейин санап калганын айтышты алар. Итче ырылдаганы да калыптыр.

Баланын бул үй-бүлөгө келгенден кийинки, құндөлүк турмушунан видео-тасма көрсөтүлдү...

Ошол ирмемдерде маалым болғондой, жаңы табылған кезде бала төрт аяктап басчу экен. Тамактанганда да иттердей болуп, түмшугун малып жечү экен.

Ушуларды карап отуруп, карегиме жаш кылғырды. Мен эле го дейин десем, телеберүүгө катышкан көрөрмандар да көздөрүнүн жашын арчып үлгүрө албай отурушту.

Бирок мени бир өкүндургөнү, көрсөтүүдө адамчаны багып чонойткон иттин андан аркы таржымалы айтылбай калды.

А балким, мурунку көрсөтүүдө айтылгандыр (бала жаңы табылып, адамдардын колуна берилген кезде да көрсөтүү болгон экен).

Эмнеси болсо да, ошол белгисиз ит жөнүндө ойлонуп калдым. Анын турган турпаты, кыймыл-аракеттери, кыял-жоруктары, баары-баары мурда көрүп, билип жүргөндөй көз алдымга тартыла берчү болду.

Акыры, жапайы бала жана ит эне жөнүндөгү ушул чыгарма жазылды...

6-сентябрь, 2010-жыл.



Жаңы китептөн



**Уркаш
МАМБЕТАЛИЕВ**

САГЫМБАЙ, САЯКБАЙ, УРКАШ...

Откөн кылымдардагы улуу манасчыларбызын ороишон сапарын XXI кылымга ийги улап откөн азыркы манасчыларбызын көч башы Уркаш Мамбеталиев – 1934-жылы Түп районундагы Талды-Суу айылында туулган. Атасы Улуу Ата Мекендиқ согушта каза болуп, Дүйшалы чоң атасынын колунда тарбияланган. «Манасты» Саякбай менен Ыбраимдан, Молдобасан Мусулманкулов, Мамбеталы Ашымбаев жсана Шаабай Азизовдордон угуп, жсогортон шыпа алып, 1957-жылдан тартып Манас айта баштаган. Жарым кылымдан ашык мезгил бою улуу эпосубузду дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө айтуу менен кеңири жайылышына зор эмгек сиңире алды.

У.Мамбеталиев «Манасты» өзү айтып да, өзү жазған да сейрек талант. Андан сырткары «Көктөм», «Тоо жылдызы», «Таазим», «Ашуу», «Тултар», «Алтын аяк», «Жол ырлары», «Арча жысты», «Кабылан кулак дүбүртү» ж.б. ыр топтомдорун жаратып, жарыкка чыгарган. 1982-жылдан тартып, КР Жазуучулар союзунун мүчөсү. 1991-жылы КР эмгек сиңирген артисти, 1994-жылы Кыргыз Эл артисти наамдары ыйгарылган.

Кашкой таланттын элине сиңирген эбегейсиз эмгеги өлкө жетекчилери тарабынан татыктуу бааланбай келсе да кыргыз эли жсогору баа берип, астейдил урматтан келет. Зор таланттар бала мунөздүү баёо, таза келип, сыйлык-даражасага муктаж эмес. У.Мамбеталиев да оишондои ороишон талант, ууз мунөз, угуттуу инсан. Окурман жсурттубузга сунуш кылымын жаткан «Семетейдин жылкы тийүүсү» бөлүгү У.Мамбеталиевдин жеке өзүнүн сүрөттөөсү болуп саналат. Ал жазған «Семетей» эпосу жасында 2010-жылы «Туар» басмасы тарабынан жарык көрдү. Ал 1994-жылы чыгарылган алгачкы китебинин толукталып, кайрадан шителип чыккан толук варианты. Мамлекеттик жсогорку сыйлыктарга толук татыктуу эбегейсиз эмгек экендиги талашсыз.

СЕМЕТЕЙДИН ЖЫЛКЫ ТИІҮҮСҮ

Астындағы Тайбуурул
Ай тұяқтуу учкулдан
Астына чыккан кай Буурул!
Чу деген жерде атылып
Коёндой кулак жапырып.
Алгандай тапка саяпкер,
Ай табын мыктап катырып.
Куюн сала жұғуруп
Күйругу жел сапырып.
АЗУСУ болот сайгандай
Алдыңқы төшү салынып.
Аркар кууган тайгандай.
Көкөлөп көккө дайырып
Көкүл желеқ жайгандай.
Алтын канат күш кандай
Айдын бурчу алты сан
Алты айланып учкандай.
Жез канаттуу күш кандай,
Жердин бурчу жети сан
Жети айланып учкандай.
Көрсөтпөй бирде карасын,
Көз ирмем басып өткөндөй
Күндүк жердин арасын.
Чаң ызғыта дыркырап
Чапкан сайын зыркырап,
Кош таноодон чыккан буу
Кол ыштыктай буркурап.
Оргочордой төрт түяк
Тийип өткөн таштары
Үбөлөнүп быркырап.
Учкан чоктой данканы
Төбөсүндө чыркырап.
Күн эңкейген кечинде,
Намаз дигер бешимде.
Жетик төрөн темине
Жетип жетер жерине.
Бура тартып токтолуп,
Буурулдуң башын имерсе.
Ак чаңғыл тарткан мунарык
Айланта көз жиберсе.
Касман тоонун оюнда
Кара суунун боюнда
Конурбайдын сан жылкы
Жаткан экен тер жайнап.
Куюлгуп жүнүн жегендей

Күш базары көл жайнап.
Каккылап күнгө канатын
Жез кемпир санап бүтәлгыс,
Жеткире айтып санатын.
Түндө куду мончоктоп
Сан-мин жылдыз жангандай.
Дүйүм гүлдөй кулпуруп
Кездүн жоосун алгандай.
Бир жылкысы түрүнүн,
Сагызгандай сарала.
Бир жылкысы түрүнүн
Чыйырчыктай карала.
Бир жылкысы түрүнүн
Кегүчкөндөй көкала.
Көз боочудай кубулуп
Көрсөң мин түр өңала.
Чабдары бар торусу
Көмкөргөн таш казандай
Көк муздай жангандай соорусу.
Жекеге минип чабарга
Жетпестей эрдин кол учу.
Боз бышты, чымкый сарысы,
Мингенин жөө калтырбас
Жөн көрүнбөйт баарысы.
Сурнай моюн сур жорго,
Илинбестей кур колго.
Булуттанган булача,
Үкү түяк кулача.
Тик түшөрдөй илинбей
Тигил беттен куласа.
Жүнү тайкы макмалдай,
Алтын көкүл ак мандай.
Жетик тулпар кайып сын,
Желдиргени чапкандай.
Казы алуучу боор эт,
Карчыгына каткандай.
Карандайт тигил капчалда
Кара малдан төөлөрү.
Куру оттоң, төштө беймарал
Кулуңду сүрөк бээлери.
Кайып буудан тукуму,
Камбар ата казан ат,
Үйүр талаш чайнашып
Айғырлары азанап.
Эр канаты кыл куйрук



Эзелден малдын кымбаты
Буудан Семен сырттанга,
Буруусуз толуп сымбаты.
Тогуз мин үйүр жылкысы
Тогуз жүздөй жылкычы.
Карагул анын баштыгы
Каардуу эрдин бири – дейт
Кара суудай ташкыны.
Жарлыгын жоонун бөлүшө...
Жатарбыз эртең көрүшө...
Кара үнкүр сактап кол салган,
Каракыдай болбоюн,
Түн жортуулдаш жылкы алган
Түн уурусу болбоюн.
Тике тийип күндүзү
Жылкычысын тымтымдал,
Карагулун сомдоюн.
Чыры бүтпөс кандуу кул
Чыккан чыйкан чекеге.
Коломолоп кол алыш
Конурбай чыкса жекеге.
Короздой мойнун толгоюн.
Жүз мини келсин бир өлүм
Жүрөксүнсөм онбоюн!.. –
Деп, ошентип ой катып,
Жата турсун эр Семен
Жапсарда черге бой катып.
Аны таштай салалы
Опол-тоодой чон Конур
Опкок дөө соргок жан түткүс
Ойротту бузар онбогур
Ошондон кабар алалы.
Мындан алты күн мурун
Мыкчыгер өктөм тунжурун
Омуроолой бастырып:
– О, Карагул, барсынбы!?
Мында кел – деп, шаштырып.
Жылкычы бүткөн топ кандай?
Жайыт кандай, от кандай?
Тал куйругун жылкынын
Чыгашасыз баккандай.
Жанга өлчөлүү кара атты –
Жанган чырак көзүндөй.
Асырап бергин аз күнү
Абыгый көрсөң өзүндөй.
Алтындан ээр токулуу,
Алымбай жондон токуму.
Кезип жер койбай сыйагы
Кетилгендей таягы...

Тап этинен бөксөрүп,
Талыгандай туюлат.
Казат – деп, жүрүп, кан кечип,
Карыгандай туюлат.
Сергип бир жазбай кабагын,
Наалыгандай туюлат.
Тек бир түшпөй жүктөрү
Төө кербендей жүктөлүү.
Сындан тайый түшкөндөй
Сырканактап түктөрү.
Жолго бөгөт, эрге кырс,
Жортуп жүрөт ит, бөрү.
Иттик кылып алдырсан,
Ичээр суун бүткөнү...
Анда өзүндү такалай
Жылас кылып коёрмун
Жылан соргон бакадай!..
Алты сан жылкы ичинен!
Айыrbай көзүн карагын!
Бек бол беймал дебейин
Беш кыбыла тарабым...
Аттанган жагын сел алган
Абалкыдай демим жок...
Арстан бурут Семетей,
Аны арзан жоо эмес дегим жок.
Шейит болуп бу колдон,
Шер атасы өлгөнү.
Кур атанаын уул окшоп,
Кунун кууп келбеди.
Жер жазданбай койбойт дейм
Жекелешип келгени.
Билалбадым куу чунак
Күтүп турат эмнени?
Керээтим башта турганда
Келсе келер өлгөнү...
Көп кобурап нетейин,
Алгарам кошуп жылкыңа,
Эртелеп үйгө кетейин.
Алп Калча айтса өкүмүн
Аткарбас ким бар чечимин?
Жараган жаадай сур жорго
Жасоotttotup алдырып
Көздөн кайым болгону,
Көшүлтө жорго салдырып.
Карагул андан кабаарып,
Жанбоочудай каарып.
Жемесин угуп кектенип,
Чалгайы кармап тим эле
Чалуучу каман беттенип.

Бороон түшкөн айкашта,
Болсом да найза сайчусу.
Топ жылкычыга башчы эмес,
Отунчук кул, чайчысы.
Анык кулга окшодум...
Ар качандан, бир качан
Айдагында чокконун.
Оолак көзү жогунда,
Оттой дуулап жанайын.
Чыгаан айын тойлоп бир,
Чын кумардан канайын!
О жылкычы, баарыңар,
Төрөлүгүм чын болсо
Төп көрүп кулак кагыңар!
Чыгаан айдын шаны үчүн,
Чындап тойлоп ал үчүн.
Семизден тандап чалыңар,
Узатпай карман жондуусун.
Укурук учтай салыңар.
Кандык такка өкүмзар,
Карагул бүгүн ээ болсун!
Соорулуудан союшка
Так алтымыш бээ болсун.
Татыган мейиз, май болсун.
Кысырларын кошкондо
Кырк-элүүдөй тай болсун.
Көмкөрө ич кара арагын
Көнүл каркап шай болсун...
Төгүлүп көрбөс эгерде
Төрөсү мындай дегенде.
Ачылып көрбөс эгерде
Абыгый мындай дегенде.
Баары ыраазы дуулдап,
Базар түшүп тимеле
Бал аарыдай чуулдап.
Кудай бетин салбасын,
Кулан кууса куткарбас
Курала чалып чалмасын.
Тоо түшүп кыл куйруктар
Токсондон ашун союлду.
Таш казандар асылып,
Кемегелер оюлду.
Ағылып суудай кара арак
Опкоктор этке тоюнду.
Казыга мурут майланаип,
Калмак бий салып хайлашып.
Кыялда тоону омкоруп
Кыргындан жосун жайлышып.
Көмкөрө сайып алптарын

Көрүнөө коштой чалышып.
Көркөм күлүк аттарын.
Кулкуну койбой кулкулдап,
Баса ичиш шыпкай шарабын
Башы ооган жакка шылкылдап.
Кызыгы курсун куурадык,
Деген менен жыргады...
Таяп-жөлөп бир бирин
Тал сүзүшө ыргалып.
Тарс кирди алп уйкуга,
Таш жаздана кырданып.
Тайбуурулу табында,
Каканга калбаа саларга.
Кабылан Семен камында!
Андал турган жапсарда,
Тап бергени кылыштап
Таман алды жанчарга.
Камоого алып качырдай,
Кара кулун качырбай.
Конурдан тил аларга,
Колго тийсе донуздун
Коондой ичин жаарага.
Ак доолду карс коюп,
Арстаның куру дүрмөттөп
Ак келтени тарс коюп.
Куруatkан мылтык дүрмөттөп,
Түтүнү көккө түрмөктөп.
Күн көзүн каптап тумандай.
Алаамат түшүп бир укмуш
Ачуу үнү тоону жаргандай.
От бүркүп соргок ажыдаар,
Ободон түшө калгандай.
Курусун дешип тойлору
Соолуга түшүп бойлору.
Башынан учуп малакай,
Жин-куюн ойноп өткөндөй.
Кымкуут кыйды калакай.
Шол эмей коркуп качканы,
Өнтөлөп бар тоо-ташقا
Өтүгүн таштай качканы.
Октой болгон Буурулун
Окторулта ойнотуп.
Оёнун Семен кылыштап
Онду-солду сойлотуп.
Тап берип айбат кылганын
Такыр кырып таштады.
Топтон буйтап өткөнчө
Тоодой жөөт Карагул
Тору айтырга жеткенче.



Күнду жайлап бачагар,
 Көз жазғырып кеткенче.
 Алтын жака шубул тон,
 Тұп этектен алганы.
 Оңтуна келтирбей
 Оңқосунан салғаны.
 Тоодой дөөнүн шапа-шуп,
 Төшүнө мине калғаны.
 Мойнунан тер сызылтып,
 Моло таштай салмагы.
 Ықтап тизелешерге
 Ырп этер алы калбады.
 Айга-уйга келбестен,
 Аюудай күлдүн апсайған
 Сакалын жулуп алғаны.
 Чын ажал қыстап алкымдап
 Чымындаі калбай дарманы.
 Ошондо ойлоп бир арга,
 Ордунан аман турарга.
 Ыйманың күйгөн жөттүн
 Ыйлап айткан арманы:
 – О, балакетиң алайын!
 Алдыңа кетип калайын.
 Өз колундан өлөрдө,
 Айтылбай сырым туокта
 А дүйнө сапар жөнөрдө...
 Байланып келбей бул күнгө
 Менин башынан тайкы таалайым.
 Күлдугум бар кудайга,
 Куран кармар бир кепти
 Кулагына салайын!
 Бош эмес башым байлоодо
 Баор толгоп жөн көрсөн
 Болуптүр – деп, әңгерсөн
 Туура сөз чындық өлөйүн.
 Түйгүнүм болбой шектенсөн
 Тузуңа сийип берейин!
 Башат суудай эмесе,
 Башынан сөздүн келейин.
 Айтса оозго толгондой,
 Абалгадан Ала-Тоо
 Ата конуш коргондой!
 Түпкү ата бири ногойдур,
 Ногой кайдан онайдур.
 Ошонун бири үрөндөш
 Атка салса жүгөндөш.
 Тукумунун биримин.
 Серп албай канат әркинче
 Сенделип мында жүрүмүн...

Анткенин себеби,
 Анткор Конур атасы,
 Алооке кан дегени
 Жарателек кезинде
 Жараткан эгөн Манасты.
 Калың кошуун эл алыш,
 Кыргындалып бүткөндү.
 Таласка жете сел алыш,
 Ашуусун бузуп жол салыш,
 Андоосуз түндө кол салыш,
 Кызыл уук талоондоп
 Чамгарагын чапканда
 Чагыш отко жакканда.
 Эр бүлөсүн таратып
 Эсебин минтип тапканда.
 Ошондон бери айдалыш
 Оңбогондой талыпмын.
 Жер оодарып айтору,
 Коржондогон Конурдун
 Колуна түшүп калыпмын.
 Чыйрагымдан этимдин
 Жылкычы баштык болупмун.
 Болбой куруп калайын,
 Карасам көзүн башка элдин
 Кайдан жаным толукмун?..
 О, Семетей түйгүнүм!
 Учсам канат конорго,
 Учур биргэ күйругум!
 Кездештирген өзүнө
 Төцирдин көр буйругун!
 Эр көркү сакал, муруттун,
 Ээгиме бир тал койбостон
 Эңшайе жулуп куруттун.
 Кечирип кылдай кектебей
 Келгени аны унуткум.
 Уу ичет дейт билбеген,
 Уулум, кетсин сууга ағып
 Ущул чатак түн менен.
 Түйгүнүм келсөң ақылга
 Туугандыкка жаналы.
 Турпатың көрүп атандай,
 Туу туткан шордуу агандын
 Турбайбы калбай жан-алы!..
 Кол курап келип кийинге
 Конурдан кекти алалы.
 Коёндой жанчтап аганды
 Корголорго дарман жок,
 Тирилтип өлгөн жанымды.
 Тилге келсөң арман жок



Айкөлүм салсан қендиғин,
Агалық ордум билгизем.
Айда сүрөп суулуктап
Айкын жолго киргизем.
Алдыrbай колдон мөрөйүн,
Айкашта жооң сүргүзөм.
Кололуу колго алдыrbас
Кошуп кеткен жылкыга
Конурдун атын мингизем.
Сайда калар чендейбей,
Сай күлүк буудан сан аттар.
Күштай учкан кубулуп
Капталында канат бар.
Кулан чөлдөп сусатпас
Күйругунда кудук бар.
Атасы кайып кыл жейрен,
Ааламда болбос тунук мал!
Арманын айтып буркурап,
Акботом менин дегенде.
Ашкере чечен жөкүй кул
Антип аман калуунун,
Алдан камын жегенде.
Арстан Семен дегениң
Айдың көлдөй ичи кен
Алагөөдөк беренин.
Чыккандай жара эсine
Карагул кыйма чочкодон,
Карагым сак бол дешине.
Келбээрсип тууган тапканга
Балээ басып кулактан,
Бакайдын кеби акканда.
Атып туруп үстүнөн
Арстаның жибиp чечиле:
– Кетти иттик менден билбестик
Кечирегөр – деп, кечире.
Бул айтканың чын болсо,
Буйдалбай нары өтүүгө.
Бороондуу далай өтмек бар,
Болормун мен да көптүрө...
Тагасын тапкан сүйүнтүп,
Таласка биргэ кетүүгө.
Сан жылкысын Калчанын
Саларга тийип кечүүгө.
Алгара колго тийгиз – деп
Абалап турду өтүнө!
– Макул болсоң, балам – деп,
Мага десен ташка сал
Марчайбай белен агаң – деп.
Жоолашкан жоодо бел болор

Жөн эмес билсөң тагаң – деп.
Жан бооруң берген убада
Жанбастьай шерти маган – деп.
Алгарадан айырып,
Алаткак соргок манжуунун
Айласын өзүм табам – деп.
Баатырим көз алдыңда,
Башыңа дүмөк салам – деп.
Алгара жайын айтканда
Айта түшүп кайтканда
Тайгылтар көзүн караган,
Тартылган жаадай жараган.
Эсепсиз сыны артылган,
Эликтей ичи тартылган
Ай тутулуп, жер көчүп,
Астын-үстү бузулган.
Айкашып эрлер окко учуп,
Ат тушардан кыянданап
Аккан жерде кызыл кан.
Сактап ээсин оболоп,
Сары жылдыздай сыйылган.
Жел-түяк кош канаттуу
Тээ көрдүнбү от чалбай,
Четтеп турган кара атты.
Оттой жангандай көзү ошол,
Октой болгон жаныбар
Алгаранын өзү ошол!
Жез акырда ак күрүч,
Жемдел бере салайын.
Кокуй анда кара атты
Коштоп келе калайын!
Карагулдуун билбестен,
Кандуу кызык ойнуна.
Тайбуурулду жайдактап,
Ноктосун түйүп мойнуна.
Жол баштарым бар бол – деп,
Кожом колдоп жар бол – деп.
Жер жайнаган жылкыга
Кошуп туруп калды эле.
Алгара жонун минүүгө,
Тосуп туруп калды эле.
Керектүү ишти кара saat
Кечиктүрчү жан беле?
Окторулуп ойноктоп
Ошол келген кара аты
Оён Семен чунактын
Астында турду сойлоктоп.
Баракелде, аба – деп,
Бала төрөң опулдан.



Алтын каштуу ак канкы эр,
Ары-бери токумдал.
Үзөңгү бутка салганда
Артын сүрүп жылкынын
Кайырмак болуп калганда.
Кутургурдун кара аты,
Салдыrbай камчы карачы!
Тоодой эрди үстүндө
Томуктай бала санабай.
Ооздук бербей, баш чулгуп
Ой келди чуркап талаалай.
Обочодон бир укмуш
От учкандай жаркырап.
Азыр тырмак салардай,
Алл кара күш баркырап.
Алдыңкы кара дайрага
Ала качып аркырап.
Бери болсо терени,
Беш терек бою береги.
Болжолсуз кан дайрага
Боюн уруп шарп этип.
Ок жеп куду жыгылган,
Ор текедей шалп этип.
Ала салып булт берип,
Айга атылып ойногон,
Ак чабактай жылт этип,
Суу кундуздай жалт берип.
Качкан күштай колундан,
Күйрук үзүп мант берип.
Семенди серпип өткөнү.
Болду эми, өлүм таптың – деп,
Бошотуп боюн кеткени.
Суурулган кыйды караанын,
Суучулдугу эмей неткени?
Калчанын көрсө бу да бир,
Калканыч кылар жан экен.
Ары тил билги союлгур
Алгарача бар экен.
Күп адис көз буучудай,
Кубулмалуу мал экен.
Кутулдук – деп, буруттан
Күйрук түйгөн чагы экен.
Семетей ағып анетип,
Сел алган кандуу дайрага
Серпинди болуп шар этип.
Алдатканга чочкого,
Ичинен кара кан өтүп.
Ак олпоктой себил тон
Ай көтөргүс темир тон

Алма-чөлмө суу болуп.
Үйөр алып күркүрөп
Үстү көбүк буу болуп.
Кулак тунуп, көз айнып
Жер жарылган чуу болуп.
Агыны кайнап бороктоп,
Ак сорполоп шороктоп.
Бирде шарга көмүлүп
Бирде башы төрөндүн
Чыга калып короктоп.
Торпоктой таштар серпилип,
Тозону чыгып борпурап.
Ажыдаардай оп тартып,
Алкымын ачып коркурап.
Тек ажалы жетердей
Тегеренип терс ағып
Теренгө чөгүп кетердей.
Агымдан улам маталып,
Аманат жандын эрмеги
Ак келтени дат алып.
Ак күбө жондо көлкүлдөп,
Теменедей жерде кургак жок,
Теке шым көттө шөлпүлдөп.
Ажал кыстап алкымдал,
Кетердей соруп кан дайра
Кекиртектен калкылдап!
Кара жандан түңүлбөй,
Алачык үйдөй алл төрөң
Акса кантет дүмүрдөй.
Кулаткан таштай калдактап
Кулак тунуп алдастан.
Төбөдөн түтөп буу чыгып
Бууданың окшуп оо десе
Булактап кара суу чыгып.
Кетерине көз жетип,
Керээз айттар кез жетип:
– Кара корум кайнаган,
Буудан өлмөк болдум – деп.
Жоодон эмес, курган жан
Суудан өлмөк болдум – деп.
Так ушундай абалда,
Карагулдай жөөт кул
Чалдырганга каманга.
От учкундап сөзүнөн
Эмчектеш кош чоросу
Учуп турду көзүнөн...
Үйдө жүрсө бир чором,
Жоодо айбаттуу миң чором.
Жолдошко бек, жаз көнүл

Жоо жолборсу Күлчором!
Бул абалым көрсөчү,
Бурулуп колун берсечи.
Өчкөн отум жансачы,
Өмөлгөн каскак душмандан
Өкүртө өчүм алсачы!
Аяш атам Чубактан –
Мураска калган белегим!
Сайыштуу күнү чөлдөсөм
Саябан чынар терегим!
Карапдаш тууган жан чором,
Канакей болсо Канчором!..
Калат белем бул күнгө
Кашымда болсо ал чором!
Башымдан укпай учуроп
Бакайдын накыл санатын.
Астымда Буурул атым жок
Асмандан учар канатым!
Күнүм бүткөн экен – деп,
Күкүк таңшык чечен тил
Үнүм бүткөн экен – деп.
Үзгөндө жарык дүйнөдөн
Үмүтүн балаң бекемдеп...
Кырк чилтен жалгап жолунан
Кызыры чалган сырттандын
Туугандай айы оңунан...
Көз ирмем жетип аңгыча
Көк зонгок ташка урунду.
Жараткан эгөн бир сактап,
Жар ташка кош кол сугулду.
Сур ташты жууп урунган.
Суу кетип кулак, мурундан.
Куйгандай жамғыр көнөктөп.
Солтонун сыйкан олпоктон
Шорголоп суусу чөлөктеп.
Арстан Семен көңгиреп,
Келип-келбей ақылга,
Турганында эңгиреп.
Асмандан тээ шыбырап,
Ак периште жалгады...
Ошондо бир иш момундай
Оюна келе калганы:
– Овайт, овайт, Торум – деп,
Оёнун үндү салганы.
Ызалуу ачуу үнүнөн
Буурул ат таанып Семендин
Буйгутту жарган дүнүнөн.
Куркурап кирген дайрага,
Кулуну аккан бээгэ окшоп.

Болбосо куду баласаак,
Ботолоп жаткан төөгө окшоп.
Аялуу төрт, беш кишенеп
Кашына жетип барганы.
Кулачтай кундуз куйругун
Карматай колго салганы.
Эми ажалдан калдым – деп
Эр Семен бурдай кармады.
Кара сууну бир демде
Как жарып Буурул кечкени
Сүйрөткү кылып төрөсүн
Өйүзгө аман өткөнү.
Кек жалың айтып баабедин
Көөхардай жангана Буурулдун
Көзүнөн сылап өпкөнү.
Таз карды толуп аңгыча,
Тайбуурул чөп чалгыча.
Сооругуп олпок сыйма суу,
Кабыланың бир аз дем алып
Кайратын жыйып алгыча.
Белеси тайгак учма ашшуу
Белге салган Карагул.
Семенди алдап азгырып
Селге салган Карагул.
Андаласка түтөгөн
Азаптын өзү мына бул...
Баркырап шамдай күйгөндө,
Бая Семетей жылкы тийгенде.
Жылманнаган Буурулду
Жылкыга кошуп ийгенде.
Камбар ата казанат
Асман жара азанап.
Таласка арым таштаган
Тайбуурул жолду баштаган.
Ошондо куюлган күмдай
жылкынын
Куюну капитап осалбай.
Толкуган сан жылкынын
Тозону капитап осалбай.
Тосотоп алдын тосалбай.
Буктабай жатып чалдырбай
Бурутка бүгүн алдырбай.
Эмгеги өткөн малымын
Эптеп бөлүп калайын
Эч дегенде жарымын.
Семиз эмес арыгын,
Серкеси эмес чабырын.
Тажатып баспас миң чапсан
Ташчобур карды салыгын.



Куласы эмес аргымак
 Куланжал сыйда шамкулак.
 Марал сындуу мыктысын
 Майданга минип чыкчуусун.
 Элик сын не бир мыктысын,
 Эреөлгө минип чыкчуусун.
 Күмүш көкүл, ай тяж
 Күлүк чырма быштысын.
 Алты сан кыл күйруктан
 Айгыр салчуу мыктысын.
 Бой-бойлоп тобун сөгүлтүп,
 Болушунча бөлүнтүп.
 Каспан тоо беттей ашыртып,
 Туюк-Төргө жашыртып.
 Ит бурут, эми шашпа – деп...
 Ичте кегин ачынтып.
 Өлүксүз мүмкүн өлгөндүр
 Өрт алган кандуу дайрадан
 Өле кордук көргөндүр...
 Калса да аман тириүү өлүк
 Кашиктай каны калгандыр.
 Эңгезердэй бадырек
 Эңгиреп эстен тангандыр.
 Тумшугу сууп, таш сүзүп
 Тууш күч бойдо жангандыр.
 Кудай мындай бербестир
 Эми челише кетсе чантуу кул
 Чөнгөлиме келбестир...
 Кармалbastan барайын...
 Кабаттаап өчүм алайын.
 Калжан урган буурадай,
 Калган жинин кагайын.
 Кара күшкү жем кылып
 Кардын койдой жарайын! –
 Деп, ошентип күпүлдөп
 Каары кайнап түтүндөп.
 Соо койбостой сурданып
 Соёруна кырданып.
 Алгарасын зыргытып
 Артынан чаңын бургутуп.
 Темине жетип барганы:
 –Дем кандай–деп, баатырым
 Демите кебин салганды.
 Суратпай көрдүм чаманды,
 Султаным, жаның аманбы?
 Таң берип сырттан буулугун,
 Тарталбай аттын суулугун
 Талаптуу мырза далбактап
 Тал түштө суудан агарбы?!

Келишпей эр эниште
 Керээленип турарбы?
 Кезмексиз найза сунарбы?
 Эс тайкы албуут катындей
 Эр сакалын жуларбы?
 Төгүлтүп суудай эр наркын
 Төбөдөн тенир урагы:
 – Айтып турган сөзүн көр,
 Алакчы кулдун көзүн көр.
 Түлкү мүнөз жакыр кул
 Түк жукпастай боюна
 Түмөндөн чыккан капыр кул.
 Актыкты сүттөй талдабас
 Алдамчылык жалгабас...
 Жулунса теке сакалың
 Жуукур кул ошол чатагың...
 Кујулган уудай чөөгүндөн
 Күпшүндаган ит чиркин.
 Кур сөзүң өттү сөөгүмдөн.
 Күзгүндаган көк дайра,
 Кубатым алды дебейин.
 Кел анда, көксөн суусун,
 Кезегинди берейин!
 Керүүгө буруп ат башын
 Кериле туруп берейин!
 Жаза тайсаң шорундан
 Жан тасилим болорсун.
 Жардай чочко колумдан!
 Арстандын уулу канкор–деп,
 Айбаты катуу, заары күч,
 Атадан өткөн анткор – деп.
 Дегенде жандан чочунуп
 Буудан эрге батымбай,
 Бурканына чокунуп.
 Атка минди дегиче,
 Алдырбасы көрүнүп...
 Кыйма кара каманга
 Чалдырбасы көрүнүп.
 Аттангыча Семетей,
 Алактаган каскак кул
 Алгараны булкунтуп
 Башын чукул имерди.
 Эсеби он кез укурук
 Эмил чокмор союлдай.
 Саат баскыр карандын
 Салмагы кара чоюндай.
 Кантсе да эми бадырек,
 Калбассың – деп, союлбай...
 Кара шили тушу – деп,



Кайтар жери ушул – деп.
Тартып-тартып жиберди.
Кара жаак, айдалы
Кан сзыла жондонуп.
Тел оору болгон жылкыдай
Тенселе түшүп ондонуп.
Абдан ачуу келгенде,
Колдоочу кожом кана – деп,
Колун жая бергенде.
Айбаты окшоп бут салып
Алл кара күш эңгөнгө.
Аккуласын алкынтып,
Атасы Манас Айкөлдүн
Арбагын тириүү көргөндө.
Кыбыласы кырк болуп,
Кырк чоро сүрөөн бергенде.
Өлтүрүп, же өлдүм – деп,
Асманың таштап ийсен да
Азыткы ит, сенден көрдүм–деп.
Кеттиби акыр шаштың – деп,
Күйругун түйүп түлкүдөй
Куу манжу кайда качтың–деп.
Кубулуп айды алты айлан,
Куу изиңе чөп салып
Күткара койбос чактым–деп.
Жаадай күлүк Буурулга
Жайдак ыргып мингени.
Жансыз кулду узаттай!
Жагалмайдай илгени.
Жоо куралсыз болобу?
Жол боюнда оногу.
Чоктой кызыл терек – деп,
Чокмор орду керек – деп.
Түп орду сууруп алганы.
Бабасы Кошой сыйктуу
Баландын эмей балбаны!
Түпөктүү көк наизадай,
Түз сундура кармады.
Чыкыгя жетип бир салса
Чыры күч капыр манжунун
Чыгуучудай далдалы.
Түнүлтө жандан этектеп,
Түлкү куумай салганы.
Беттөп кангай тарапты,
Булуттай учкан кара атты
Узатпаска алыска,
Буурул да келип намыска.
Ээсин сактай жүгүрүп,
Эки тулпар арымдал.

Обону көзөй бир көрсөн,
От учкандай жалындал.
Ак шамал ағып жалынан,
Аткан октой арылдал.
Түйгүндай сзып зыркырап,
Түягы тийген туура таш
Таруудай быркырап.
Даңканы көктө чыркырап,
Кош таноодон чыккан буу
Кол ыштыктай буркурап.
Сапырган сындуу чөмүчтөп
Аккан тери булактай
Ак сорполоп көбүктөп.
Жал, куйругун шүйүлтүп
Аңгек-чөңгөк жар келсе,
Ач күсөндөй түйүлтүп.
Эниш жерге келгенде
Алгара озуп закымдал
Өрлүү жерде Тайбуурул
Күйрук улаш такымдал.
Жер жарылта дүбүртү
Жетип-жетпей жакындал.
Бир карасаң сыйктай
Изде кетип баратат.
Бир карасаң айнектей
Түздө кетип баратат.
Бир карасаң көйкөлгөн
Көлдө кетип баратат.
Бир карасаң күм күйгөн
Чөлдө кетип баратат.
Бир карасаң түн түшкөн
Черде кетип баратат.
Зоолдогон шиш чоку
Зоодо кетип баратат.
Киши кийик капчалдуу
Тоодо кетип баратат.
Карагат чайлап төгүлгөн
Коодо кетип баратат.
Бөрү жүрбөс ач кайкан
Белде кетип баратат.
Жоготуучу сормо саз
Жерде кетип баратат.
Канчалык учкул болсо да,
Кара аттын кетип шайманы.
Жеткайтка кире качса да,
Күткарбастай чалма уруп
Байланган бейм багым – деп,
Балакетке кайдагы...
Айласы кетип алактап,



Эки өңүрү далактап.
Касаптал жоосу кетчүдөй,
Казыр жетип карактап.
Ордо калаа, чоң Бээжин
Ошонун бери тушунда.
Кабат там үстү кай бири
Камыштан жапкан учурма.
Кичи Бээжин, Тунча – дейт,
Конурбай жаткан ушунда.
Жер жутпаса нетер – деп,
Жетип бирди жарымы
Ажыратып кетер – деп.
Чукулдай бери айкырып,
Какандал ураан чакырып:
–Жеди эле, бурут жеди –деп,
Жерди жара бакырып.
Алгара мына жетерде,
Алтымыш байса таш коргон
Ары аттатып кетерде.
Оёнун жете бурулду,
Он кулач алтын куйругу
Сунганда колго урунду.
Чап орой белге артканда
Чатырдай төрөн чыңданып
Чалкалай түшүп тартканда.
Калып аз боло сүйрөткү,
Кара атты кудай атканда.
Коргондон каргый бурулду.
Так чычаң түптөн куйругу
Тал неме калбай жулунду.
Түйшүгү оор жара жеп
Түшпөсүн мыдыр колуна.
Чалынарың акыр – деп,
Шашпай тур, манжум торума.
Кантсе да канып кыбаасы
Кабыланың түштү жолуна.
Капчалды баса күркүрөп,
Кар көчкөндөй дүнүнөн.
Кара кулдай шойкомду
Капыр кулдун үнүнөн.
Сакчылары шашылып,
Дарбазасы ачылып
Октоло чуркап тимеле,
Өрт чыккандай ашыгып.
Эзелден кент – деп, коюшат
Эл жыйналчу бул ара.
Кош добуш жез казандай,
Конгуроолуу мунара.
Конгуроосу кагылып

Кыяндуу селдей агылып.
Келе бакан, куу союл,
Жайсандары жабылып.
Бороон-чапкын алгандай
Болбосо, жоо кыргындал
Боо түшүрүп салгандай.
Бул не деген жумуш – деп,
Мынча журтту дарбыткан
Чыга келген Конурбай
Алтын тактуу чарбактан.
Болуп түшкө кирбестей,
Ботом мындай укмушту.
Болгон пендे билбестей...
Көрүп турган көзүнө,
Ичиркенип бой үркүп
Ишеналбай өзүнө...
Бир жемогуз шоп этип,
Көлдөн чыга калгандай
Көрсөн суук дидарын,
Көрдөн чыга калгандай.
Бу Карагулдуң көзүбү?
Дардайган кулдун кызарбай
Дарт айтып турган өзүбү?
Же келтегин жеп буруттун
Келжейген иттин келжиреп,
Келип турган кезиби?
Мыкчыйган итти өлүксүз,
Мыкты десем начарбы?
Муздай суук кабарды,
Жүрөгүмө басарбы?
Карт жорудай үнкүйүп
Көзү кирип теренге
Чаары чыгып чункуюп.
Сай чычкандай момолой
Сакалы жок мултуюп.
Күштай учкул Алгара
Куйругу жок чултуюп.
Көркөм болбос буудандын,
Көркү кетип уркуюп.
Жаалы кайнап бороондоп
Жардай Калча намыстан
Жарыла жаздал орондоп:
– Сазайынды берген ким?
Сакал менен мурутун
Санап туруп терген ким?
Таш бакадай жанчылтып,
Талпагын ташка керген ким?
Тулпарымды молтойтуп,
Туу кийругун чолтойтуп,

Чолок кара ат кылган ким?
Мурунунан тынган ким?
Эрсинип басып жүргүстөй
Элге шылдың қылган ким?
Болгондой айт болгонун,
Болбосо азыр колумдан
Сөөгүң сөпөт шорлодун...
Соо койбостой эгерде
Сокмокко алыш каарлап:
– Болуптур, төрөм толгонбай
Болгонун айтсам болгондой.
Манастын уулу бадырек,
Жоо көрүнбөйт онгондой...
Олуттуу эрдин бири экен,
Ок жетпес бийик коргондой!
Урушка туулган бачагар,
Узанып ок жонгондой.
Ак дөө келсин аңтарып
Ат-маты менен соргондой.
Төрө атам Манас айкөлдүн,
Төлөнгүс кунун алам – деп!
Кырк капкалдуу бекем жол
Бээжинге чейин барам – деп.
Атасынын арбагын
Эстеп калган чагы экен.
Аллайган Калчам өзүндү
Беттеп калган чагы экен.
Көбүргөн иттин жан түткүс,
Көөрүктөй жанып айкашты
Көксөп калган чагы экен.
Топ жылкычы токсондуу,
Топ ордуна көрбөдү.
Аркы-терки сулатып,
Ач албарсын сермеди.
Качканы качып кутулду,
Өктөмсүп айбат қылганы
Өлүм таап тутулду.
Чалышмак болсон күтүнүп,
Чалкамдан уруп түшүрүп.
Көлөкөсүн ажалдын,
Көрсөтүп итиң көзүмө.
Өкүртө кордук көргөзүп,
Өтгүздөй минип төшүмө
Бар жылкычын кууруп
Баштык болсоң ага – деп,
Кара келтек чабары
Калчага болсон даба – деп.
Кара аюудай көсөрүм
Көрөлегин эмесе,

Көрсөтөйүн сага – деп...
Алуучу тоо бүркүттөй,
Алп ченгелин салганы.
Балбан таштай орноткон
Баландын жанчып салмагы.
Тогошорго бут серпип,
Томуктай алым калбады.
Саксайган арам мына – деп,
Сакалым жулуп алганы!
Балжа-булжа болордо
Баатырым, боорун болом – деп,
Менин бал тилим жаным
жалгады...
Оён башчы жылкычың
Онок қылган көсөрдү.
Чолосуз учкул бууданын
Чолок қылган көсөрдү.
Андей жерде чоң адис,
Аярлыгын билгизип.
Анкоо көөдөк ойронду
Алдап тилге киргизип.
Алгаранын дал өзү,
Коштоп чабар кара атың
Кубулма кыйдың чиркиндин
Кайдан билсин санатын...
Агыттырып өз атын
Арсандата күлгүзүп.
Ал кара атты токумдал
Алгара – деп, мингизип.
Касман тоонун кара суу
Кан дайрага киргизип.
Ана ошондо жаныбар
Амалын артып көрүнтүп.
Алачақтай бурутту
Ала-салып бөлүнтүп.
Сууруулуп суудан кеткени
Суук колдон ажырап,
Кайра үйүрүнө жеткени.
Ал тийген сан жылкынын
Арымдуусун айырып.
Туура мүшкүл күч менен
Туюк төргө кайырып.
Кылыштап судан көз жумду,
Кылгыча кайтып эренди.
Кургактан көрдүм чала өлүк
Шай колдогон беренди.
Айтасың, төрөм, эмнесин,
Айттырайын энди – деп.
Ант урган кулдун келмесин...



Үзөңгү бутка салғыча
Буркурап кайра күч алып
Буурулду минип аңғыча.
Уруштуу күнү чоктонгон,
Укурук учу чокмордон
Далдай кармап имердим.
Чоку талаш, көк шили
Тартып, тартып жибердим.
Чиркейчилик анымды,
Чакканчалык көрбөдү.
Бөктөрүнүп кеткендей,
Дөө бүткөндүү жердеги.
Кармашып каруум жетпестей,
Казатка туулган бул кулга
Атындын жулуп күйругун
Алды катуу куугунга.
Жеке кыргын кылардай,
Жер жайнаган баарынды.
Күлгүнөн ал кара
Алып калды жанымды.
Көрүнө шердин өзү экен
Көрүп келдим анынды.
Көп кол курап барбасаң
Кетирер төрөм санынды.
Дегенде Конур октолуп,
Олтуралбай токтолуп:
– Келжирейсин, эмне – деп,
Кеби бузук, шойком кул,
Мени өзүндөй көрбө – деп.
Желмогуз болуп кетсе – деп
Жеке өзүм ага барам – деп.
Кубалай тийип жылкымды
Кун алчу жинин кагам – деп.
Карыса бөрү бир койлук,
Кап этпейт Калча аган – деп.
Сексен жаш деген – сенир тоо
Сел алгыс түптүү дабан – деп.
Жеткилең күчүм баарында,
Жээликкен жалгыз жетимди
Жер жаздантып салам – деп.
Абыгый дейин сойлотом,
А бирок муун ойлосоң…
Чолок ат менен уялбай
Чолтоңдоп кантип барам – деп.
Жер бузар кара доңуздай,
Коркондоп кантип барам – деп,
Ааламга татыр алп Калча,
Анда эле сөзгө калам – деп.
Ал ошентип оңбогур

Ачусу кайнап буркулдап
Алаптаган чон Конур.
Атка тилмеч аярын,
Азыр кылып даярын
Айырмасыз ондотуп.
Алгаранын күйругун
Алтындарып сомдотуп.
Көк күбөсүн жамынып,
Көрөр болсоң кутургур
Көк жолборстай чамынып.
Ай мүйүздүү айбалта
Ач билекке чалынып.
Кылышын кынсыз байланып
Кынтыксыз жоого шайланаып.
Жетип жутуп иердей
Жетимди жиксиз жайгарып.
Алгарасын зыргытып,
Алтындарып суулугун
Аркардай башын чулгутуп.
Жосуну катуу эр Калча,
Жолго түштү бургутуп.
Калчаны көё салалы,
Кабылан Семен канетти
Кабарын угуп алалы.
Жылга жыртып тынч албай
Жылас алсын жылкы албай.
Кур чечип бир тынч албай
Куруп кетсин жылкы албай.
Ачуу, кыйгыл кеп угуп,
Абасы берен Бакайдан
Антип Семен тил угуп.
Кур жылкы тийип Кытайдан
Кун албай калгыр – деп, угуп.
Демимди суутуп бул жылкы,
Дегендигим кур жылкы:
– Жарты алачык мискиндей,
Жалгыз саан төөсү бар.
Көбү чийкил тай, кулун
Көбө курсак бәэси бар.
Дем уруп айдал көөдөксүп
Дегенсип муунун неси бар?
Топ жылкыдан жеткенсип,
Тобурун айдал келипсин
Койго жетпес Койкүрөң
Чобурун айдал келипсин.
Үтүрөң тиштәэк ырысты,
Тепчүсүн айдал келипсин.
Тутам шыйрак, көк чеке,
Эчкисин айдал келипсин.



Коён качки жалт берме
Коркогун айдал келипсин.
Жүрүшү жаман ичти эзме,
Домпогун айдал келипсин.
Бала болбой куруп кал!
Баатыр эмес өлүксүн...
Аты бар текши кыл куйрук
Дебейин болбос мал экен.
Кайырмакка илинер
Каралдуусу бар экен.
Уй куймулчак, марал баш
Чу дегенде жүгүрөр
Тизгин бербей шамалдан.
Айкашка минер эрөөлдөп,
Жарандуусу бар экен.
Көп кейитип Бакайдын,
Көңүлүнө толмогу,
Кытайдан тийген жылкынын
Көбү чобур болгону.
Семетейдин жазасын,
Берип калган эмеспи.
Анткендиги Карагул
Анык балээ мына бул
Алакайыр шамалдан,
Арстаныңды дүмүрдөй,
Ағызып сууга амалдан.
Ал арада мыктысын
Бөлүп калган эмеспи.
Кайрылсак аз өткөнгө
Кечээ чоң казатта кан Көкчө
Окко учуп шейит кеткенде.
Кыл куйруктун дулдулу
Жанга өлчөлүү Көкала,
Жаратып минген дулдулу.
Конурбайдын колуна
Кокустан түшүү калыптыр.
Жылкычылар мингичтеп,
Жылдыrbай коруп багыптыр...
Буудандын жөнү улуктур
Буркурап учкан булуттур!
Айтайын десе тили жок,
Акылы айдан тунуктур!
Суу кундуздай жылт кооп,
Суурулуп топтон чыгыптыр.
Тайбуурулдум ордуна

Жыбыткы жерди карапдан...
Жылкыны баштап бугуптур.
Бакайды таанып баш катып,
Окуранып туруптур!..
Эбедей эзилип,
Боору бирге көкчөгө
Тургансып тирүү кезигип...
Бакай да турду жаш алып...
Кубанбаса неткени,
Күлүктүн бири ушу – деп,
Күлүскө белек эткени.
Жөн эле көккө учкансып
Жөө калган чороң жайдандап.
Альшар жоого демденди
Ат жарагын шаймандал.
Кызыр жалгал кабылып,
Кан чоронун багына
Да бир бээ-дөө табылып.
Даяр болду астына
Дароо чалма чалынып.
Азамат минер айкашقا,
Анын аты Кулансур.
Темир түяк, жез билек
Кырк күн кыргып, чөп чалбас
Кызыл кыргын таймашта!
Тайыбастай табынан
Таза тулпар абыдан.
Жайыты бир желелеш
Алманбеттин Сарала
Айтымда көргөн, билгендер
Аны менен энелеш.
Урукташып эл талаш,
Кытайдан Алмаң качканда.
Кызыл чок кечип жер талаш.
Конургра карап калыптыр,
Казыналык буудан – деп,
Кайбарың атак алыптыр.
Тийбесине жаман көз
Мойнуна тумар тагыптыр.
Ошол күндөн ушул күн
Касиеттеп багыптыр.
Кабыл ал – деп, кутмаарек
Аны Канчорого мингизди.
Кантсе да Семен бул ирет
Кабыландыгын билгизди!..



*Лауреаты
Нобелевской премии*



**Уильям
ФОЛКНЕР**

ЗАКАТ

(Рассказ)

Конец черного бандита

Вчера вечером пулеметным огнем одного из отрядов Национальной Гвардии был убит негр, в течение двух дней терроризировавший всю округу и убивший трех мужчин, двух белых и одного негра. Перед рощей, где скрывался чернокожий, был поставлен пулемет, и когда бандит перестал отвечать на огонь, капитан Уоллэйс вошел в лес и нашел негра мертвым. Причина преступления не установлена, хотя предполагают, что чернокожий был сумасшедшим. Убитый не опознан.

«Клерион-Игл».

Часть пути он проделал на товарном поезде – на крышах, в вагонах и даже под ними. Но чаще всего он шел пешком. От Кэрролтон-авеню до Кэнел-стрит он добирался целых два дня, потому что боялся автомобилей; вот наконец он стоит, испуганный и ошеломленный, со своим узлом и дробовиком на Кэнел-стрит. Его толкают со всех сторон, над ним смеются даже негры, полицейские ругаются, но он знает одно: надо перейти улицу.

ФОЛКНЕР Уильям (1897–1962), великий американский писатель, прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе (1949). Автор романов: «Солдатская награда», «Москиты», «Сарторис», «Шум и ярость», «Когда я умирала», «Святынище», «Свет в августе», «Пилон», «Авессалом, Авессалом!», «Деревня», «Особняк», «Город».

И вот наконец, собравшись с духом и закрыв глаза, он слепо бросается в самую гущу движения. Машины окружают его со всех сторон, шофер такси кричит ему страшные проклятия, но, сжимая ружье и узел, он переходит улицу. И потом добрый белый человек показывает ему, как пройти к реке.

Вот и корабль. Чтобы попасть на него, он перепрыгивает через шесть футов воды и чуть не роняет ружье; и тут другой белый человек с проклятиями прогоняет его.

– Капитан, – протестует он, – я хочу только ехать в Африку. Я могу заплатить за себя.

– Африка, черт возьми! – орет белый человек. – Убирайся к дьяволу с этого корабля! Попробуй еще раз показаться здесь, я пристрелю тебя! Если хочешь ехать, отправляйся вон туда и купи билет.

– Да, господин. Виноват, капитан.

– Что? – с удивлением переспросил кассир.

– Билет в Африку, пожалуйста.

– В Алжир, что ли?

– Нет, в Африку,

– Тебе нужен билет на паром?

– Да, господин, наверное, так: мне нужно вон на тот пароход.

– Не задерживай, не задерживай! – раздался голос из очереди.

Он купил билет и, протиснутый толпой в ворота, снова очутился на пароме.

К его удивлению, судно, вместо того чтобы плыть вниз по реке, где, как он смутно предполагал, находилась Африка, двигалось прямо наперек течению, и его, как барана, согнали на берег. Вцепившись в дробовик, он беспомощно озирался вокруг. Наконец решился подойти к полисмену.

– Господин капитан, это Африка?

– А? – произнес тот в изумлении.

– Пожалуйста, господин, я хочу попасть в Африку. Это правильный путь?

– Африка, черт возьми! – сказал этот белый человек, так же как и тот, на пароходе. – Послушай, ты что это?

– Я хочу вернуться на родину, откуда мы пришли. Так говорит наш проповедник.

– Где ты живешь, черномазый?

– Вон там, далеко от моря.

– В каком городе?

– У нас нет города, господин. Только мистер Боб, его семья и негры.

– Миссисипи или Луизиана?

– Да, господин, наверно, так.

– Вот что я тебе скажу. Отправляйся обратно с первым же поездом. Здесь тебе нечего делать.



– Я хочу ехать в Африку, капитан.

– Забудь про Африку. Тебе нужен билет на поезд, и как можно дальше отсюда. Понял?

– Капитан...

– А теперь проваливай. Или ты хочешь, чтобы я забрал тебя?

Он с недоумением осмотрелся: опять Кэнел-стрит. Как же попасть Африку? Его толкали туда и сюда, и он отдался в руки судьбы, которая несла его сейчас вдоль берега реки. Вот еще один корабль, привязанный к пристани; по доске ходят негры с какими-то предметами и кидают их на пол. Сразу же бросился в глаза белый человек без пиджака. Он все время что-то громко кричит.

Вокруг с грохотом и звоном негры возили тачки. К тому же они и пели. Его продолжали толкать, и, отпрянув от одной тачки, он сразу попадал под другую. «Поберегись, чернокожий!» Вдруг, словно вихрь, на него налетел босс:

– Какого дьявола ты здесь околачиваешься? Шевели руками или убирайся! Мне не нужны зрители, Понял?

– Да, господин. Конечно, капитан.

Через несколько минут он уже накладывал мешки на тачку. От работы он разгорячился, вспотел и начал петь. Здесь впервые за дни он почувствовал себя как дома. «Африка, где ты?» – пел он.

Время кончать работу: на западе висело красное солнце; длинные тени, плоские и неподвижные, ждали наступления темноты. Вьющиеся в последних лучах золотые пылинки замедлили свой круговорот. Руки других людей взяли одежду и сумки, в которых приносили завтраки, и унесли их к сверкающим огням улиц, туда, где уже готов ужин. Он поднял с земли ружье и узел и перешел на корабль.

Улегся на большие мягкие мешки и принялся жевать кусок хлеба. Стало совсем темно, шум воды за бортом и острый аромат зерна в мешках скоро усыпили его.

Приснулся он от движения – равномерные взлеты и падения, ровный гул машин. Вокруг свет, лежать так удобно, он даже ни о чем не думает. Потом захотелось есть, и, стараясь понять, что с ним происходит, он встал.

Как только он вышел на палубу, на него обрушился другой сумасшедший белый.

– Я хочу ехать в Африку, капитан, – стал возражать он. – Вчера, когда я помогал неграм грузить, я подумал, что это как раз тот пароход.

Белый человек изверг на него потоки проклятий:

– Видит бог, эти черномазые сведут меня с ума! Ты что, не знаешь, куда идет этот пароход? Он идет в Нэтчиз.

– Это подходит мне, господин. Лишь бы он шел в Африку. Вы только скажите, когда мы приедем туда и, если не будет остановки, я спрыгну и доплычу до берега.

Человек долго смотрел на него, ничего не понимая.

– О деньгах не беспокойтесь, господин, – поспешил заявить пассажир.

– У меня есть деньги, я могу заплатить за проезд.

– Сколько у тебя?

– Много, капитан, – с важностью ответил он, роясь в карманах.

На его протянутой руке лежали четыре серебряных доллара и несколько мелких монет. Белый человек взял доллары.

– Хорошо, я довезу тебя до самой Африки. Но ты будешь помогать неграм грузить.

– Да, господин! – с готовностью воскликнул он и, помолчав, добавил:

– Только вы скажете, капитан, где мне выходить.

– Конечно. Ну, хватит, помогай другим. Пошел!

И он помогал другим, а пароход переходил из одного рукава реки в другой, и уже опять на западе повисло красное солнце. Где-то раздался бой колокола, и пароход направился к берегу. Опять колокол; пароход остановился и уткнулся носом в берег, на котором рядами лежали бочки. Белый капитан, который кричал, как сумасшедший, высунулся из двери и заорал над его головой:

– Все в порядке, Джек! Приехали, помоги-ка грузить эти бочки. А Африка вон за теми полями, около мили отсюда.

Он стоял и смотрел, как пароход удаляется от берега, волоча за собой сквозь вечерний воздух черный дым своих высоких труб; потом вскинул на плечо дробовик и зашагал от реки. Через некоторое время ему пришло в голову, что, может быть, придется встретиться со львами и медведями. Он остановился и зарядил ружье.

Когда стало совсем темно и на востоке величественно взошла Большая Медведица, он остановился и подумал, что опять надо есть и спать. Завтра, может быть, удастся подстрелить кролика. Неожиданно он наткнулся на изгородь; за изгородью виднелось нечто похожее на стог сена. Он перелез через изгородь и вдруг с ужасом увидел, как что-то зашевелилось прямо у него под ногами.

Он почувствовал острый, сковывающий страх. В темноте прогремел дробовик, и лев или кто-то другой с ревом нырнул в ночь. На лице у него выступил пот, холодный, как медные монеты. Он побежал к стогу и бешено вцепился в него, стараясь влезть наверх. Это не удавалось ему, и страх становился сильнее и сильнее. Потом он начал успокаиваться и кое-как вскарабкался по скользкому сену. Наверху, лежа на животе и всматриваясь в ночь, он, хоть и чувствовал себя в безопасности, все-таки на всякий случай положил поближе дробовик. То, во что он стрелял, смолкло, но ночь была полна звуков.

По земле пополз свет, и он увидел двигающиеся ноги и услышал слова на незнакомом языке. «Дики, они едят людей», – подумал он, еще теснее прижался к сену. Свет и голоса направились туда, где исчез подстреленный



им зверь. Потом свет задержался около лежавшего на земле пятнистого предмета; голоса усилились, послышались проклятия.

«Белые господа! – прошептал он. – Кажется, я убил их домашнего льва».

Но лев – это только лев. Он лежал, скрытый темнотой, а свет стал двигаться дальше и дальше и наконец исчез совсем. Над его головой качались звезды. Он заснул.

Его кто-то тряс. Он проснулся и протер глаза. Опять в его ушах зазвучал этот непонятный язык. Он открыл глаза и увидел над собой маленького темнокожего человека с пистолетом. Он не знал, что говорит этот человек, но язык пистолета был понятен ему.

«Они хотят съесть меня!» – подумал он и ударил человека ногой. Тот опрокинулся и упал на землю. Потом, словно зверь, он скатился вниз. Раздался пистолетный выстрел, и что-то тупо ударило его в плечо. Он вскочил и побежал. Вокруг выли пули. Вот, перед ним изгородь, он повернулся и побежал вдоль нее, ища выход.

Левая рука была горячая и мокрая. В углу изгороди он увидел калитку. Сзади продолжали кричать. Он увидел бегущую фигуру: ему хотели преградить путь к калитке. Вот они сблизились, это тоже чернокожий.

– Дай дорогу, негр! – задыхаясь, прокричал он. Когда дробовик выстрелил, на лице человека появилось выражение какого-то нелепого изумления.

Его легкие судорожно глотали воздух. Нужно остановиться. Вот канава, а за ней длинная насыпь. Чуть подальше, около другой насыпи, маленький лесок. Он нырнул туда, и деревья скрыли его. Часто и тяжело дыша, он лежал на спине. Легким стало легче. Потом обнаружил рану в плече и с удивлением смотрел на кровь. «Ну и дела! – подумал он. – Эти африканцы стреляют в негров не хуже, чем белые».

Крепко завязав рану, он осмотрелся. У него есть укрытие, и это все. Осталось еще восемнадцать зарядов. И они ему понадобятся: ярдах двухстах уже стоял человек и наблюдал за роющей. «Не похоже, что они скоро потревожат меня, – решил он. – Отдохну здесь до темноты, а потом отправлюсь обратно к мистеру Бобу. Африка не годится для цивилизованных людей: наступаешь на львов, в тебя стреляют, приходится самому стрелять в людей. Но африканцы, наверно, привыкли к этому».

Он почувствовал глухие удары в плече. Становилось все жарче и жарче; он изгибался и переворачивался с боку на бок. Как хочется пить! Он голоден, но сейчас чувствует только жажду. Вспомнил прохладный коричневый ручей и ледяной ключ в лесу, там, дома. Приподняв покрытое потом лицо, он увидел, что следивший за ним человек подвинулся ближе. Он поднял ружье и, держа его одной рукой, тщательно прицелился. Потом выстрелил. Человек упал на спину, потом вскочил и, петляя, отбежал подальше.

– Ага, испугался! – прорыготал он.

Все это становилось подозрительным, к тому же страшно болело плечо. На мгновение он задремал, и ему показалось, что он вернулся домой; проснулся от боли и снова заснул. Время от времени он подползал к канаве и пил грязную, вонючую воду. Так прошел этот долгий день. Наконец он проснулся, и вокруг была ночь, фонари и огни, при свете которых переговаривались и ходили люди.

Он с трудом дополз до края канавы; и когда возвращался обратно, на него неожиданно направили слепящий свет автомобильных фар. Он бросился в лес и, не глядя, выстрелил по огням. Раздался крик человека, зашелестел разрываемый пулями кустарник, ветки дрожали, словно над ними пронесся вихрь. Тело горело, как под раскаленными утюгами; он опустил голову и прижал лицо к грязной земле.

Внезапно стрельба прекратилась; наступившая тишина вывела его из забытья. Выставив дробовик, он ждал. Наконец темнота расступилась, появились два движущихся предмета; дробовик выстрелил, и при вспышке он увидел двух ползущих людей. Один из них выстрелил почти прямо ему в лицо и побежал.

Снова рассвет. Солнце поднялось, нагрелось и прошло над его головой. Он дома, работает в поле; он спит и хочет уйти от страшного кошмара сна; он опять ребенок, нет, он птица, которая чертит на голубом небе бесконечные черные круги.

Снова зашло солнце. Запад, как кровь: это его кровь,красившая стену. Вот ужин в котелке, и уже наступает ночь, без огней и без этих людей, которые то ходят вокруг него, то останавливаются, будто ждут чего-то.

Он поднял лицо из грязи и посмотрел на опоясавший его круг огней. Казалось, все собрались в одном месте, прямо перед ним, и все смотрят или, может быть, ждут чего-то. Пусть ждут: завтра он вернется к мистеру Бобу, Мистер Боб обругает его своим тихим голосом, и снова можно будет работать, смеяться и говорить с настоящими людьми.

Поднимался ветер; внезапно он яростно захлестал по кустам и веткам; они вззвизгивали и клонились к земле. И он тоже был деревом, захваченным этим же ветром: он чувствовал его тупые удары, под которыми падали пробитые и разорванные листья.

Ветер стих, и все, что было сломано им, тоже затихло. Его черное, добродое и усталое лицо смотрит вверх на небо, на холодные-холодные звезды. Не все ли им равно: Африка или Луизиана?

Перевел с английского **Д.СОЛОВЬЕВ**



Конкурска



**Абды
Жусуп Өзү**

НЕ КАРЫП?

*«Айдалбаган жер карып,
Тенгтишүү жок чал карып»
Эл макалы*

*Искектелип жулуунуп,
Орду калган каш карып.
Берип коюп кор болгон,
Көңүл жумшак тарпт карып.*

*Жуулбаса жыттанып,
Кийим, жондо кирп карып.
Көрүнгөнгө жек көрдү,
Көңүл булгар жин карып.*

*Кыргый түшиүп эртепелеп,
Үшүк жүрсө күз карып.
Жорулбаса жакшиылап,
Түндө кирген түши карып.*

*Аязы жок, кары жок,
Айрым жерде киши карып.
Ордуна нык кире албай,
Ийри урулган тык карып.*

*Өнбой калган себилип,
Айдоодогу дан карып.
Өлүм болгон көрғөнү,
Өйдө асылган даф карып.*

*Ишеничке кире албай,
Айттылбаган ой карып.
Калкы жарды айла жок,
Тонго жетпес жон карып.*

*Эки чыны өң берип,
Кызыарбаган чай карып.
Көр садага төлөнүп,
Тар казылган жай карып.*

*Эчен жылдан чокуда,
Эрибеген каф карып.
Эл коргоодо каза таап,
Эрсиз калган жарп карып.*

Тигил этне дей берген,
Күрчү кеткен көз карып.
Маңыздардын оозунда,
Мааниси жок сөз карып.

Кабыргасы санаған,
Карапбаган тал карып.
Кайып күндө, мас болгон,
Каадасы жок чал карып.

Ақтап ичпей тамакты,
Бекер откон күн карып.
Соолуп турган үйүндин,
Суу көрбөгөн гүл карып.

Шыбак түшүп сыйфылган,
Карапбаган тал карып.
Көркү кетип тарбайган,
Буталбаган тал карып.

Зар какшатып, боздотуп,
Каны кырган эл карып.
Тери сымал кесилип,
Соодалаган жер карып.

Куруштурган куйкаңды,
Жек көрүндү үр карып.

Айла жоктон кошолат,
Жалган болгон сый карып.

Жамбашыңда, жонуңда,
Жайлансышкан кал карып.
Кадыр билбес аялга,
Калк сыйлаган эр карып.

Байтал кезден баркы жок,
Желедеги бээ карып.
Ойду-тоону урдурган,
Солтук сөздүү тээ карып.

Саалып келип чакага,
Ирип калган сүт карып.
Сакал эмес, тери эмес,
Эктеңи түк карып.

Аялың көз салбаган,
Алаасы айрык шымт карып.
Калп заманда кашайгыр,
Чыркыраган чын карып.

Жардал-көмөк болбосо,
Жалгыз калган дос карып.
Калкы тынчып калбаса,
Коогалаңдуу Ош карып.



Дүйнөтааны и



**Бозум
АЛЫШБАЕВ**

ТҮПКУ ТЕГИҢ ТЕРЕНДЕН

Ар бир тириүү организм өзүнүн түпкү тегинин жаралып, калыптанган шартына абдан ылайыкталгандыгы, анын жашашы үчүн ошол жердин шарты гана керектиги илимден жакшы белгилүү. Ал шарттар кайсылар: жылуулук, нымдуулук, жарық абанын жана минералдык элементтердин жетишерлик санда жана бири-бирине белгилүү катнашта болушу, жарыктын, жылуулуктун белгилүү өлчөмдө суткалык жана сезондук өзгөрүлүп туруусу, атмосферанын басым деңгээли сыйктуу шарттар. Бул шарттар жер шарынын ар бир точкасынын түндүк көндиктен, бийиктик зоналыктан алган ордуна жана мезгилдин, сутканын убактысына байланыштуу болору белгилүү.

Ошол тириүү организмдин кай бири өзүнүн жашоо шартына, мезгилдик өзгөрүшүнө таң каларлыктай ылайыктанып калат. Алсак, биз жашаган жер шарынын түндүк жарым шарынын мээлүүн алкагында жашаган ар бир жаныбар жана өсүмдүк өзүнүн чөйрөсүнүн сезондук өзгөрүп туруусуна укмуштуудай ылайыктанган. Ар бир ақыл-эстүү адам алдыда келе турган мезгилге алдын ала даярданышат. Кыш айлары аяктаарга жакын эл жазда кие турган кийимге, жасай турган ишине даярданышат. Жазында жайлата жасай турган ишине, жайында күзгү иштерге, күзүндө кышкы иштерге жана шартына кам көрүшөт.

Ушундай эле, балким, адамга караганда келүүчү мезгилге көбүрөөк кам көрүү ақыл-еси жок делүүчү өсүмдүктөрдө да, жаныбарларда да байкалып жатпайбы. Көчөдөгү, кородогу бак-дарактар, чөп өсүмдүктөрү деле жанданып, жалбырак жайыл өсө баштап, гүлдөп, урук, мөмө байлап, тукум калтырууга кам көрө баштаары, ал урук-мөмөлөрдү жайлата жетилтип, жайдын ақырында, күздө уруктарын алдыдагы каардуу кышка жабыркап калбагыдай кылып даярдап, жайгаштырып алышат. Дарак-бадалдар жалбырагын түшүрүп, денесиндеги сууну азайтып, кабыгын калынданып, кышта жабыркабоого даярданышат. Кызыктуусу, өсүмдүктөр кыш жакындан келатканын кантип сезишет?

Окумуштуулардын атайын жүргүзгөн тактоосу боюнча ачык асмандын астында кыштап чыгуучу өсүмдүктөр сырткы факторлордун күздүн күндөрү болуучу өзгөрүлөрүнө карап, кышка даярдана баштайт экен. Бирине күндүн кыскаруусу таасир этсе, бирине абанын, топурактын температурасынын төмөндөшү таасир этет. Кай бир даракты эрте күздөн баштап жасалма жол менен жарык кылып, узун күндө турса алданып кышка даярдануусун жүргүзбөй, кышка даярдыгы жок келип (жалбырагын түшүрбөй, кабыгын калындалтпай, денесинде сууну азайтпай) кышында катуу жабыркашат экен. Кай бирин жылуу жерде кармаса да кышка камынуусу кечендейт экен. Жаныбарлар дүйнөсүндө дагы майда курт-күмүрскалардан баштап, ири айбанаттарга чейин кыш камын көрүүсү даана байкалат: бири чээнге кирет, бири жылуу өлкөлөргө учуп кетет, бири калың жүнгө жамынышат ж.б. Таң каларлык бир нерсе, бардык жаныбарлардын төлдөөсү эрте жазга туура келүүсү. Бүт жаныбарлардын мүнөздүү белгиси – алардын өзүнө окошош тукум калтыруусу. Ошол, көп түрдүү тирүү организмдин дээрлик бардыгы сүйлөшүп, макулдашып алгандай эрте жазда төлдөй башташат. Бул жаныбарлар балдарын курсакта ар түрдүү убакытка көтөрөт, үйүгүшүү, үйүрүнө кошулуу мезгили да ар кимисиники ар кайсы мезгилде жүрөт, бирок балдарынын жарыкка келүү мезгили ар биринин өзү жашаган аймактын жазгы катаал мезгили аяктаган учурга туура келет. Мисалы, жазы эрте келүүчү аймактын жапайы жандыктары чон-кичинесине карабай эрте төлдөйт, жазы кеч келүүчү жерлерде төлдөө дагы кеч башталат. Жаныбарлардын эрте жазда төлдөөсүнүн биологиялык зарылчылыгы бар экендиги түшүнүктүү. Эгер жайында, күзүнде же кышында төлдөсө, төл чоноюп өз алдынча жашап кетүү даражасына жетпей кыш шартынан жабыркабайт эле. Ал эми ой сезими ар кандай денгээлдө жаныбарлардын баары төлдөөнү эрте жазга кантип тууралап алары биз учун табышмак. Анын үстүнө алардын бала көтөрүү мезгили өтө эле ар түрдүү эмеспи. Бул өңүттө кыргыздардын дагы кызыгусу бардай сезилет. Болбосо: «Очогой катын (киши) баласын курсагында он ай көтөрөт, үрөгөн катын (ит) үч ай көтөрөт, жакшынай катын (өзү) жарым ай көтөрөт деп түлкү айтат имиш» деген сөз жаралбайт эле го? Энциклопедиялык маалымат боюнча жаныбарлардын бала көтөрүү мезгили төмөндөгүдөй:

- Чычкандыкы – 20 сутка
- Бакма коёндуку – 29–31 сутка
- Коён, түлкүнүкү – 51 сутка
- Мышыктыкы – 56–67 сутка
- Иттики – 58–66 сутка
- Карышкыр – 62–64 сутка
- Арыстандыкы – 103–110 сутка
- Кой, эчкиники – 145–157 сутка
- Жолборстуку – 154 сутка
- Топоз – 250–257 сутка
- Уй – 270–300 сутка
- Жылкы – 320–355 сутка
- Төө – 397 сутка
- Жираф – 446 сутка
- Пил – 660 сутка



Энциклопедиянын эскертуүсүнө караганда жаныбарлардын кош бойлуу мезгилиниң узактыгында жылдын мүнөзүнө жана баласынын жынысына карата бир аз гана өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Айбанаттардын бала көтөрүү мезгилиниң ушунча ар түрдүү узактыгына карабай бардыгынын төлдөө мезгилиниң башталышы өзүлөрүнүн жашаган чөйрөсүнүн эрте жазына туура келүүсү кызык. Биздин көп мезгилден бери «жаныбарлардын жашоо мүнөзүндөгү ар түрдүүлүк, табигый тандоонун гана жыйынтыгы» деген түшүнүк кай бирде күмөн саноого алыш келет. Кыргыз элинин улуттук эски түшүнүгү боюнча жапайы айбанаттар жергиликтүү шартта келерки жаздын эрте же кеч келерин алдын ала билип, ошол учурга тууралап кам көрүшөт. Элдин, айрыкча, мергенчилердин байкоосу боюнча тоо эчкилердин текелери куут мезгили жакындаганда эчкилеринен бөлүнүшүп бөлөк жүрүп, текелердин бири асканын башына чыгып, асманdagы ай-жылдыздарга байкоо жүргүзө баштайт. Ушул окуяга байланыштуу эл ичинде «ай караган текедей» деген сөз жааралган делет. Качан ошол текенин баамы боюнча ай-жылдыздардын болжолдуу учуре болуп, кийинки жазда катаал мезгил аяктаган учурга туура келген мезгилде байкоо жүргүзгөн теке башка текелерди баштап барып эчкилерине кошулат имиш. Элдик ишеним боюнча текелер эч жаңылбайт, алардын төлдөөсү эч качан жазгы каатчылыкка учурбайт. Тоо текеден башка ири айбанаттар деле төлдөөсүн эрте жазга, бирок жазгы кайталанма катаал учур өтүп кеткен учурга тууралап үйүрүнө кошулушары туулат. Топоздордун букалары деле жайында бөлүнүп оттоң жүрүшүп, өзүлөрүнө белгилүү мезгилде гана ургаачыларына кошулушат. Бирок алардын табийгаттын кайсы кубулушуна таянып, жаздын толук кандуу башталарын аныктап алары же баары эле ай-жылдызга карап аныктап алабы, бизге белгисиз. Жапайы жаныбарлар дагы, бакма жаныбарлар дагы төлдөөсүн эрте жазга тууралоо менен төлүн кышкы катаал шарттан аман сактоого аракети байкалат. Бирок ушунча түркүн жаныбарлардан өзгөчөлөнүп бизге жакшы белгилүү жана дээрлик бүт өлкөлөрдө кенири тараган кой менен эчки гана адам кийлигишпесе, тукум жаратуу аракетин биздин шартта эрте жайда баштап, төл берүүсү кеч күзгө туура келип калат. Демек, жаш мал катуу суукка туура келип, мал эссиен аларга жылуу сарай, жетиштүү тоот даярдоо түйшүгүн талап кылат. Ошол себептен илгерки көчмөн кыргыздар ар бир кочкорго, текеге белдик байлан, төл жазгы «бештогоол» учуру өтүп кетчү мезгилге тууралап же тоо текенин кайсы мезгилде үйүрүнө кошуулганына чамалап белдикти пайдаланып жүрүшкөн.

Таңдантканы кой, эчкилер өз түкүмuna кам көрбөйбү же башка жандыктардан жана далай өсүмдүктөрдөн сезими төмөнбү? Кой, эчкиниң сезими башка көпчүлүк айбанаттардыкынан төмөн эмес. Алсак, кочкор, текелер мурда кочкор, текеден чыгып калган кой-эчкилерге эч качан жолобойт. Кызыз, алардын өзүлөрүнө белгилүү жыт өзгөрүү же башка белгилери болсо керек. Мындей касиет жан-жаныбарлардын эң акылдуусу деген адамда да жок. Атайдын адистешкен адамдар койлорду жасалма жол менен уруктандырганда, кой арасында уруктанбаганын байкоосуз калтырбаш учүн кочкорлордон жардам күтүп жүргөнү дагы белгилүү. Демек, мындей жөндөмдүүлүгү бар кой, эчки куут мезгилини баштоодо эле жаңылып, төлдөөсү ыңгайсыз мезгилге туш келип калышы мүмкүн эмес. Ар тараптан ойлонуп, иликкеп келген ишеним боюнча

кой-эчкинин түпкү теги биздеги кеч күз (ноябрь, декабрь) мезгилиnde жаз келе турган чөлкөмдө калыптанган. Ошондой эле койдун түпкү теги, кай бир илимий-популярдуу адабияттарда жазылып жүргөндөй биз билип жүргөн аркарлар менен дагы генетикалык байланышы жок. Анткени биздин аймактагы тоолордо жашаган аркарлар жаз мезгилиnde гана төлдөштөт. Бизде күз аяктап баратканда жердин түштүк жарым шарында жаз келе баштайт. Демек, кой-эчкинин түпкү теги жердин түштүк жарым шарында калыптанган жана ошол тараптан жаз мезгилине туура келгендей учурга тууралап төлдөп калган. Кадимки төө күштүн Түштүк Африка тараптан келип чыкканда жана тарагандыгы белгилүү. Ошол себептен алар өз мекенинин жазгы айында (бизде кыш) төлдөтүү биздин аймакта деле уланып жүрбөйбү. Демек, кой-эчки деле ушундай мыйзамченемдүүлүккө баш ийип, түпкү тегинин жаз мезгили учурунда төлдөп жүрүшпөйбү. Бирок кой менен эчкинин келип чыккан жери бир жер эмстей туулат. Кой салкын жайлоону жакшы көрсө, эчки аска таштуу, ысык жерди сүйөрү белгилүү. Демек, булардын түпкү мекени айтылгандай сапаттагы жер болушу мүмкүн. Ўй жаныбарларынын түпкү теги келип чыккан мекенин так билип алыштын практикалык мааниси да болуп калчудай туулат. Жакынкы эле өткөн жылдары биздин республика койду асылдандырыбыз деп, Австралиядан кымбат баалуу кочкорлорду алып келгендиги, бирок тукум ала албай койгондугу белгилүү. Биздин оюбузча ал кочкорлорду өз мекенинин убактысы боюнча жүгүрбөй турган учурда койго кошсок керек. Биздин пайдаланып жүргөн кочкорлорубуз деле декабрь айынын ақырынан кийинки жылдын июнь айынын ақырына чейин борго байласа да «жүгүрбөйт» эмеспи.

Советтик доордун ақыркы жылдары: «Кышкы тууган койлордун козулары тың болот, өлүмгө сейрек учурайт жана эрте жетиilet» – деп биздин республикадагы колхоздордо койдун кыйла бөлтүгүн кышкы туутка кооп жүрдү эле. Бул чара кыйла түшүкту талап кылганы менен чынында эле мындай козулар ошол туулган жылдын жайында эрте жетилээр эле. Биздин оюбузча мындай козулардын тың болушунун себеби, алардын кышкы суукта туулушунан эмес, ал койлордун генофонду шарттап түпкү тегинин төлдөө мезгилиnde төлдөгөнүнөн деген ойдобуз.

Бардык эле жандыктар өз төлдөрүн жылдын төлдү жакшы сактоого ылайыктуу мезгилине тууралап төлдөшөрүнө ынандык. Эмне себептен адам жаныбарлар дүйнөсүнүн жогорку түзүлүштөгү хордалуулар тибине, сүт эмүүчүлөр классына, приматтар отрядына кирип туруп башка жаныбарлар сыйактуу эле жыл мезгилин ылгап тондобойт деген суроого такалабыз. Сүрүштүрсөк жер бетинде өсүмдүктөрдүн мезгилди ылгабай өсө бере турган аймак дагы бар экен. Ал жер – тропика. «Тропикада кыш мезгили болбогондуктан өсүмдүктөрү жана жаныбарлары мезгилди ылгабай эле төлдөп, өсө беришет экен». Демек, адамдын түпкү теги тропика алкагында калыптанган деп айтууга toluk негиз бар. Биздин мындай ой толгообузду адис окумуштуулар дагы айтып жүргөнүн эшитуудөбүз.



Афоризидер



Бальтасар

ГРАСИАН

испан жазуучусу

(1601–1658)

Азчылыкка келгенде – акылдуубуз, көпчүлүккө келгенде – оомабыз.

Чычканга кебек алдырбаган сараң, карышкырга келгенде алдырат.

Адам өмүрү пендечилик жорук-жосундар менен кармашып жүрүп өтөт.

Өкүмдарың мойнуңа жүк артаарда айкөл көрүнүп, ағынан жарылып сүйлөйт.

Товарынды ким жамандаса, сатып алчу кардар ошол.

Акчаңдан күйсөң да, товардын сапатынан күйбө.

Эс-акыллы жок үчүн көпчүлүгү эс-акылын жоготпой жүрөт.

Достордон айрылгың келбесе, алардын чоң ийгиликке жеткенин тилей көрбө.

Сенин көзүңчө бирөөгө «жок» деген адамдан бир нерсе суранба, демек, ал экинчи тилемчиге да оңай шылтоо табат.

Ишиң илгерилебегени – өзүндүн эле макоолугундан.

Сага эч качан каршы сүйлөбөгөн кишини мактаба, демек, ал сени эмес, өзүн жакшы көргөн үчүн дудук болуп жүрөт.

Сага ишенбегендей түр менен караган киши карандай калпычы.

Калпычынын алдында эки кыйынчылык бар. Биринчиси, ага эч ким ишенбейт. Экинчиси, өзү да эч кимге ишенбейт.

Жайнаган кирешени жалгыз чыгаша алып келет.

Аянтта айкырып аткан адамдын ақылдуу же ақылсыз экени арсар. Анткени ал аянттагы аңкоолордун ақылы менен өзүнүн жүрөгүндө макул болбосо да, баары бир элдин атынан айкырат.

Эки жәэкте туруп алып, бириң бири «акмак» дегендин баары амак.

Сууга чөгүп бараткан адамдан абайла. Куткарғаны кол берсөң, сени кошо тартып кетет.

Жомоктогудай жашоого жеткениң – жашоондун бүткөнү.

Эң коркунучтуу душман эски достордон чыгат.

Эх, десен... кептин баары, келатканынды алдында жамырагандар көрүп кубанганында эмес, чыгып баратканынды көрүп, өкүнүп калгана-нында.

Келесоо көрүнгөндөрдүн баары келесоо, соо көрүнгөндөрдүн да жа-рымы келесоо.

Ким келесоону ажыратпаса, ал келесоо. А келесоонун келесоо экенин билип туруп жанында жүргөн андан бетер.

Ким жытчыл болсо, былыктын баары ошондо.

Бир арстанды көргөнүң, баарын көргөнүң; бир койду көргөнүң, баа-рын көргөнүң. А бир адамды көргөнүң, бир эле адам, бирок анын да заадисин көрбөйсүң.

Илимге ашкере башын сайган адамдар оңой алданышат, себеби ан-дайлар турмуштагы эң жөнөкөй, эң зарыл нерселерден алыс.

Кыргызчалаган **Олжобай ШАКИР**



АДАБИЯТ ЖАҢЫЛЫҚТАРЫ

Ким күнөөлүү: өкмөтпү, М.Байжиевбى?

Кызык иш болду: быйылкы жылдын март айында 75 кутман курагын белгилеген белгилүү жазуучу, драматург жана киноишмер Мар Байжиевге декабрда «Кыргызполиграфкомбинатына» 400 мин сомдон ашык акча карызын төлөө доосу менен сотко чакырык келиптитир. Көрсө, М.Байжиевдин 70 жылдыгын белгилөө боюнча 2005-жылы республикасыздын өкмөтү атайын токтомун чыгарып, ага ошол кездеги премьер-министр Ф.Кулов кол койгон экен. Анын негизинде юбиярдын кыргыз тилинде эки, орус тилинде дагы ошончо китебин «Кыргызполиграфкомбинатынан» чыгаруу үчүн каражат бөлүп бермек. Анткени ал китеpter Билим берүү министрлиги тарабынан кошумча адабият катары мектептерге сунушталган жана аларга таркатылып берилмек. Мында иш мурдатан эле болуп келген. Бирок аталган китеpter чыкканы менен анын чыгымын өкмөт комбинатка төгүп берген эмес, анын жыйынтыгында мектептер каражаттын жоктугунан китеpterди алуудан баш тартышкан экен. М.Байжиев китеpterди чыгарууга зарыл (жалпы нускасынын чыгымы 400 мин сомду түзмөк) акчанын жарымын «Кыргызполиграфкомбинатына» өз жанынан төгүп берген. Качан, 2008-жылы «Кыргызполиграфкомбинаты» банкрот болгондо (аны атайын эле ошентишken деген кеп бар) 200 мин сом М.Байжиевдин карызы катары кала берген. Өкмөт болсо өз токтомунда каралган китеп акчасын төлөп берүүнү «унутуп» калган. Эми ал акчанын проценти өсүп олтуруп эки эсеге, б.а., 400 мин сомго жетип, басмакананын администраторунун арызы боюнча сот иши козголуп, М.Байжиевди «карзызызды» төлөп бериңиз деп доолап жаткан кези экен. Ошентип, Кыргызстанга гана эмес, КМШ өлкөлөрүнө чейин таанымал жазуучубуз мурдагы өкмөттүн дагы бир «өрдөгүнүн» курмандыгы болуп олтурат. Ал азыркы өкмөткө кайрылып, иштин чоо-жайын түшүндүрдү. Эми мурдагы өкмөттүн «өрдөгүн» азыркы өкмөт жоюп, аксакал жазуучубузду актайбы, же жөн жеринен жазага жыгып береби деп жалпы жазуучулар чөйрөсү өтө кызыгдар болуп, кулактарын түрүп жатыр. Аткарылбаган токтомун токуган Ф.Кулов кургак бойдан. Көзү тирүү. Ал жооп бербейби?



Китепке жүз бурулду

Мурдагы мамлекет башчыларынын куру сөзүнөн башка колдоо болбой келген китепке Р.Отунбаева жүз буруп, сентябрь-декабрь айларынын аралыгында «Китеп – 2010» кайрымдуулук марафонун жарыялаган эле. Эми анын жыйынтығы чыгып: марафондо чогултулган 1,7 миллион сомду, компьютерлерди, көчүрүүчү жабдууларды, эмерек, килемдерди китепканаларга бөлүштүрө баштады. Демөөрчүлөрдүн күчү менен бир канча айылдык китепканалар оңдолуп, жакшыртылды. Эми ар бир областтык китепканалар 250 мин сомго 2 000 нускадан китеп альшат. Жазуучулардан, интеллигенция өкүлдөрүнөн сырткары эл аралык уюмдар китепканаларга ыроолгон китептерин, кошумчаларын беришти. Эми алар ортодо «адашып» қалбай айылдык китепканаларга аман жетсе айылдагы китепкөйлөр, жалпы эле элет эли кайрадан китепке жакындаар эле.

Немат Келимбетов каза болду

Казак элинин көрүнүктүү тилчиси, жазуучусу, котормочу, окумуштуу түрколог, гуманитардык илимдердин академиги Немат Келимбетов дүйнөдөн еттү. Анын «Үмүт үзгүм келбейт» аттуу китеbi жана «Балама кат» эссеcи анын атагын айрыкча арттырган эле. Узак жылдар төшөккө жатып калса да чыгармачылыгын улантып, адамдарды чынчылдыкка, абиийрдүүлүккө үндөп, элинин, кийинки муундардын камын көргөн. Анын эл-журту алдында абиими ак. Артында опол-тоодой эмгеги калды. Жаткан жери жайлуу болсун...

Балдар сыйлыгынын женүүчүлөрү

Россиянын балдар адабиятындагы Корней Чуковский атындагы чоң сыйлыгы 2010-жыл үчүн жазуучу Эдуард Успенскийге ыйгарылды. Айтылуу Чебурашка менен дядя Федордун автору «Балдар адабиятындагы өзгөчө чыгармачылык жетишкендиктери үчүн» жогорку наамдан сырткары 200 мин рублге да ээ болду.

Андан сырткары үч: «Жаңы салттуулукту өнүктүрүү», «Балдардын китепке болгон кызыгуусун арттыруудагы ийги ишмердүүлүгү үчүн» жана окурмандардын сыйлыгы да үч калемгерге ыйгарылды.

Женүүчүлөр такталды

Россиянын «Триумф», «Дебют» адабий чоң сыйлыктары женүүчүлөрүнө ыйгарылды. Арасында бир да кыргыз акын-жазуучусу жок, катышкан эмес көрүнөт. Болбосо, 2006-жылы «Русская премия» сыйлыгынын эки башкы сыйлыгын жазуучуларбыз Т.Мадылбай («Чоң проза») жана Т.Ибраимов («Кичи проза»), ал эми 2009-жылы А.Торк (А.Ниязов, «Кичи проза») женип альшып, даңазалуу жазуучубуз Ч.Айтматовдон кийин да кыргызстандык калемгерлердин дүрмөтү али күчтүү экенин ырасташкан эле.



Биз, өлкөдөгү жалгыз адабий «Жаңы Алға-Тоо» журналы да жыл башында жарыялаган конкурсубуздан жыйынтыгын чыгарып, январь айынын экинчи жарымында женүүчүлөргө сыйлыктарын салтанаттуу тапшыруу аракетин көрүп жатабыз. Конкурсса жүздөн ашык авторлордон бир нечеден эмгектер сунуш кылынган. Айрымдары журналыбызда жарык көргөн менен калганы жарыкка чыга элек роман, повесть, ыр, ангеме ж.б. Калыстар тобу аларды окуп, мыктыларын тандап жатышат. Жыйынтыгын январь айындагы саныбызга толук жарыялайбыз. Адабий жашыруун аттар менен журналда жарык көргөн чыгармалардын авторлорунун чыныгы аттары да ошондо ачык айтылат.

Алыкул сыйлыгынын жаңы лауреаттары

Атактуу ақыныбыз Алыкул Осмонов атындагы сыйлык 28-декабрь күнү Т.Сатылганов атындагы улуттук филармонияда женүүчүлөргө салтанаттуу тапшыруу аземи болуп өттү. Ақындын элеси түшүрүлгөн медаль, лауреаттык күбөлүгү жана 10 миң сом жазуучу жана журналист Мундузбек Тентимишевге, ақын жана жазуучу Жыпар Исабаевага, драматург Бурул Калчабаевага, котормочу Му坎 Асаналиевге жана А.Осмоновдун Каптал-Арық айылындагы музейинин директору Даражан Сыдыгалиевага тапшырылды.

Лауреаттарды Маданият жана маалымат министри Н.Шакиев, Бишкек шаарынын мэрийнин милдетин аткаруучу И.Өмүркулов күттүктап, Алыкул ақындын быйылкы, 95 жылдыгына туш келгендигин баса белгилешти. Салтанат соңунда женүүчүлөрдүн урматына жана катышуучуларга концерт берилди.

Бул салтанат-сыйлыкты ақындын жердештери жана туугандары, жаны уюшулган фондун жетекчиси Жылдыз Муслимова уюштурду.

Казакстанда Ч.Айтматов эскерилди

Улуу жазуучубуз Ч.Айтматовдун 82 жылдыгына карата Казакстандагы кыргыздардын «Кыргызста–Астана» этно-маданий борборунун демилгеси менен дүйнөлүк атактуу калемгерибизди эскерүү күнү 22–23-декабрда болуп өттү.

«Мындай салтанат иштери казак-кыргыз коомчулугунун жана улуу жазуучубуздан окурман-күйөрмандарынын колдоосунда жылыгы өтүп турат» – дейт аталган борбордун төрагасы Шавкат Исмаилов. Ага «Кыргызстан–Астана» борборунун чакыруусу менен улуу жазуучубуздан 2008-жылы Казакстанга барып, кыргыз диаспорасы жана казак коомчулугунун жолугушуусу дем берген.

Бул «Тамыры бир байтерек» аттуу долбоор Астана шаарынын акимиаты, Казакстан элдер ассамблеясы, Казакстандагы Кыргыз Республикасынын элчилиги тарабынан кенири колдоого алынып келет.